



# Жаны Ал-Тоо

2011, 9 (29)

ЭЛ АРАЛЫК АДАБИЙ-КӨРКӨМ ЖУРНАЛ  
кыргыз жана орус тилдеринде

Директор, башкы редактор Тилек МУРАТАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

**СУЛТАНОВ Омор –**

редакциялык кеңештин төрагасы,

Кыргызстан:

**АБЫЛКАСЫМОВА Майрамкан,**

**АКМАТАЛИЕВ Абдылдажан,**

**БОНДАРЕНКО Олег,**

**ЖЕТИМИШЕВ Сейит,**

**КАЛБАЕВ Абдыромун,**

**КУЛТЕГИН Кожогелди,**

**ҮКҮБАЕВА Лайли**

**АБДУЛЛАЕВ Чингиз** (Азербайжан),

**ДЕЛИӨМЕРОГЛУ Якуп** (Түркия),

**ОРОЗАЛИН Нурлан** (Казакстан),

**МАРКИШ Давид** (Израиль),

**МЕХМОН Бахти** (Тажикстан),

**КОВСКИЙ Вадим** (Россия)

РЕДАКЦИЯЛЫК ЖАМААТ:

**Айдарбек САРМАНБЕТОВ –**

башкы редактордун орун басары

**Жылкычы ЖАПИЕВ –**

редактор

**Алым ТОКТОМУШЕВ –**

редактор

**Жакин ТЕҢИРБЕРГЕНОВА –**

корректор

**Рахим ТӨЛӨБЕКОВ –**

дизайнер

**Нурлан КЫДЫКОВ –**

дизайнер

**Альбина КАСЫМОВА –**

оператор

Кол жазмаларга пикир айтылбайт жана кайтарылып берилбейт. Редакция бардык авторлор жана заказчылар (китеп, жарнама, плакат, буклет ж.б.) менен кызметташууга дайыма кызықдар.

Журнал редакциянын басма-компьютердик борборунда даярдалды.

РЕДАКЦИЯНЫН ДАРЕГИ:

720031, Бишкек шаары,

М. Горький к. – 1А. Тел: 53-08-84

E-mail: Jany.alatoo@gmail.com

Күбөлүк: № 1510

Терүүгө 10.06.2011. берилди.

Басууга 04.10.2011. кол коюлду.

Форматы 70x100<sup>1/16</sup>. Көлөмү 15 б.т.

Заказ № 762. Нускасы 2000

---

## Бул санда

---

<b>Мелис АБАКИРОВ</b>		<b>Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ</b>	
Канталамай .....	3	Толувай сынчы	
		жана Эшкара ырчынын	
<b>Абдил ШЕРМАТОВ</b>		урпактарызы	154
Ырлар .....	37		
<b>Бейшебай УСУБАЛИЕВ</b>		<b>Мухтар Ауэзов:</b>	
Баягылар .....	42	«Манас» бойонча сүйлөгөн сөзү	163
<b>Ильгиз ТАЛИП</b>		<b>Чыңғыз АЙТМАТОВ</b>	
Өктөлүү кеп .....	63	Ауэзов жөнүндө сөз	170
<b>Бұбұсара КАЛЫКОВА</b>		<b>Зияш БЕКТЕНОВ</b>	
Ырлар .....	70	Мухтар Оморханович Ауэзов	179
<b>Орозобек АЙТЫМБЕТ</b>		<b>Раиса КЫДЫРБАЕВА</b>	
Аруу жесир .....	76	«Манас» эпосунун катаал бир учуру	193
<b>А.С. ПУШКИН</b>		<b>Мырзаян ТӨЛӨМҮШЕВ</b>	
Бекетчи .....	100	Санжыргалуу Санарбек	197
<b>Лариса САПЕГО</b>		<b>Марк ФРЕНКЕТТИ</b>	
Стихи .....	111	Олигархат ооматы:	
<b>Рюносскэ АКУТАГАВА</b>		кантип келип, кантип кетти?	201
Эргежээлдин экимети .....	117	<b>Эзоп</b>	
«Манас» эпосунун айдыңындағы		Эзоптун сапары	212
акырқы айгай? .....	135	Адабият жаңылыктары	223

Мукабанын биринчи бетинде Кубанычбек Маликов, жазуучунун 100 жылдыгына  
карата чыгармасы келерки саныбызда.

---

### УРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!

Бардык почта түйүндөрүндө  
«Жаңы АлА-Тоо» журналына  
2012-жылдын I жарым жылдыгына  
жазылуу жүрүп жатат.  
Жазылуу индекси – 77324  
6 айга – 480 сом  
3 айга – 240 сом (редакциялык баа)  
«Жаңы АлА-Тоо» журналын 1-санынан баштап окуйм деген  
окурмандар редакциядан алышса болот.

---



**АБАКИРОВ Мелис**  
— 1940-жылды 15-мартта  
Чүй районунун Бурана айылында туулган. 1963-жылды  
Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн.

Эмгек жолун 1963-жылды мугалим болуп иштөөдөн баштап, бир катар республикалык ММКларда, басмаларда жетекчilik кызматтарда шитеген. Студенттик жылдары алгачкы аңгемеси жасырк корғон. Ондогон повесттердин, эки романын автору. Чыгармалары орус, түрк, озбек, түркмөн тилдерине көтөрүлгөн, көтөрмочу. «Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сицирген иммери» (1988-ж.).

1983-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү.

2011-жылды августта «Кыргыз Эл жазуучусу» наамы ыйгарылган. Таланттуу жазуучубузду абройлуу наамы менен күттүктөп, окурмандарбызызга кийинки чыгармасынын бирин сунуштайбыз.

## Проза



# КАНТАЛАМАЙ

(Эки сааттык экилтик трагифарс-повесть)

(«Көкөйкести» китебинен)

Мурза ГАПАРОВго арналат.

**Автордук ремарка:** Кадырман карапаман калайык, анан да айымдар менен мырзалар! Автор катары айттар сөзүм бар. Анткени араңардан: «Эмне учун эки сааттык экилтик? Эмне учун трагифарс-повесть?» – дечүлөр чыгаар. Аттайы түшүндүрө кетейин. Бу, айтайын деген оюмду жеткируүнүн аңкоолонгон айла-амалы. Оолукма окурманга да, урушаак угарманга да, көшөкөр көрөрманга да жетсе деген ниетим бар экенин жашыргым келбейт. Узүктой-үзүктой училтик романдарды, жүздөгөн баракта баяндалган повесттерди азыр окуганыңар барбы?.. же калдыбы?.. Сабыр кылышыздар, ар-намысыңарга шек келтирсем, кечиресиздер. Ага сипер күнөөлүү эмессиздер... «Күнөө сенде эмес, Күнөө менде эмес, Күнөө жалгыз сүйүүдө» – деп какишап ырдал журушишебү. Так ушинтүп тайсалдан баарыбыз тең актансак, анда күнөө – заманда. Зуулдаган, дуулдаган заманда. Аппалап, айлан повесть, роман окый турган убактыңар да жок. Андай китеpter деле чыктай калды. Азчылыгың зуулдан-дуулдан, көпчүлүгүң көшөрүп-көжөрүп



жүргөн чагыңар. Азыңдын акчаны сааттап санаганга убактың жетпейт, көбүңдүн жыртык көчүгүңдү көрсөттөй кечкиртүүгө убактың оттойт. Дал ошондуктан бириңдин чардаган учуруңду, миңиңдин ыйлаган кезиңди аяп, сүрөттөп-баяндоодон баш тартып, эки сааттык эле драма-повестти суңуш кылыш отурамын.

Анда алдыңыздарда – шыкыбоздорго гана арналган спектакль. Режиссёру озүмүн (кааласа, эгер жаңы трагифарсты койгусу келсе, абсурд театрынын режиссёру кошавтор боло алат). Сүрөтчү-коюучунун кереги жок. Бул спектаклге декорация да, бутафория да талап кылынбайт. Актёрдүк анча-мынча шығы барлар турган турпаты менен, күнделük кийин жүргөн эле кийими менен, мындағы ролдорун аткара алат. Дал азыркы замандын турушуңдай, күнде көрүп, уккандай. Эч кандай жасалмауулукка жол берилбейт, гримденүүнүн да кереги жок. Уна, бетмай, эндик, кына сатып алганга автордун пулу да, спонсор-демоорчусу да жок, ал эми театрлар болсо каражаттан таптақыр күржасалак.

Кеп нокотто демекчи, кептин баары чыгарманын маңызында, кептин баары Сөздө, ооба, Сөздө анын маанининде. Улуу дастан «Тооратта» – «Библияды» айтылгандай: «БААРЫНЫН БАШАТЫНДА СӨЗ ТУРГАН». Андыктан окуяга эмес, кыймыл-аракетке эмес, Сөзгө басым коюлат. Сөздү угумдуу, жугумдуу кылыш көпчүлүккө жеткире алсак, анда өз максатыбызга жеткенибиз.

Баса, экилтик демекчи. Анын чоо-жайын да чечмелейин. Убакытты уномдоө үчүн сахнаны шарттуу – күңгөй, тескейге болуп, бир жасагын ачык жарық, бир жасагын күңүрт жарық кылыш улам алмаштырып окуяны улап туртууга жөнжөнөкөй ылайыкташтырса болот (Айланма сахнасы бар театрларда бул эч кандай машакатты түзбөйт). Эки тараптагы паузаларды пайдаланып, бир учурда эки жасагында төң окуялар отө берет. Ага режиссёрдүк өзгөчө таланттын деле кереги жок.

Баарыңарга бир собол: «Канталамай» кандай оюн? Теги кайдан, эмнеден келип чыккан?!»

Өзөк каарманыбыз, бул деле шарттуу түрдө, башкаларды байланыштыргандан улам баш каармандай туюла турган Абдынасыр Искаков темгектен темгек мансабына мынчалык тез көтөрүлөм деп өзү деле ойлогон эмес, аны билгендер деле мындей секирик жасайт деп күтүшпөгөн. Кара мурут кезинде эле катардагы кабарчыдан, арадан айлар айланбай, бакыйган гезиттин башкы редактору болуп отуруп калса онойбу. Бир кездеги анын баштыгы, бөлүм башчысы, отуз жылдан ашуун, өзү айткандай тырмалаңдап жүрүп араң редколлегия мүчөсүнө илинген, ак көңүл Сабыр Атагулов карт бөрү курбалдашы Касым Мусаев кирип келгенде тура калып учураша, тигинин оозун ачыrbай эле даттанып кирди:

– Ээ, Касыке, биздин өмүр бир көз ирмемдей текке кетиптири. Отуз жылдан ашуун көз майыбызды коротуп, тирмейип тамга тиктедик. Бармагыбызды жоорутуп, көчүгүбүздү оорутуп кату үстөлдө кабар жазып отурдук. Элди агарталы, көгөртөлү дедик. Партиянын идеясын ишке ашырабыз деп делбектеп, дырдай жыланач жүрө бериппиз. Ардак наам, Грамота берсе корстон болуппуз. Кана, биз, бизден мурдагылар, пир туткан идеалдар?! Кайда жоголду? Бир заматта астын-ұстұн болду да калды. Тополон дүйнө. Кечәэ эле акелеп алдында эпилдеп-жепилдеген – күйкөнүн сары ооз балапаны эми ителги болуп төбөдөн тепкиси бар...

– Эми көзүң ачылып отурабы... – деди көз айнекчен курбалдашы бөлмөдө аркы-берки баса.

Телефон шыңғырап Сабыр Атагулов: «Алекисалам, Муке...» – деп бир топко сүйлөшүп калат (*Пауза. Сценаның оң тарабы күңүрттөнөт. Сол тарабы жарық болот*).

\* \* \*

Депутаттын чакан кабинетине тарткынчыктап Абдынасыр Исаков кирет. Төр жакта депутаттык төш белги тагынган жигит отурат. Улага жагындағы столдо жаш жигит бирдемелерди көчүрүп жазып жатат.

– А, кел, мырза корреспондент. Отур. Фамилияң Исаков беле? Аз эле болду го аккредитация алғаныңа.

– Ооба, агай. Жаңы эле парламенттик кабарчы болдум, агай.

– Ошондой. Мага сени рекомендовать этишти. Элпек, кезит сөзүн жакшы жазат деп айтышты. Силердин кезит керек бизге. Тиги жардамчым – ки-иргиз. Сөз түшүнөт. Тил билбейт. Орусча чиймелейт. Спортсмен – мастер. Бир чети телохранителим. Мен – технократмын, бизнесменмин. Орусча айтканда, не владею пером. Сенин жардамың керек. Трибуналдан, микрофондон кыргызча сүйлөш керек болуп жатат. Кезит сөзү менен сүйлөш керек, жалпы элге жагуу үчүн. Эмне жазуу-коюну мен айтамын. Жазасың, окуп бересин, анан добро дейбиз. Статья жазасың, интервью жазасың, речими жазып бересин. Кандай караисың, буга?

– Билбейм, агай. Шефифиз сиздин кабинетти айтып, киргин деген.

– Анда билесиң. Канча аласың?

– Эмнени, агай?

– Зарплатыңды айтканым жок. Жазганың үчүн канча табасың.

– Ар кандай, агай. Кәэде үч жүз, кәэде төрт жүз сом... айына... – бул сөздү Исаков уяла ақырын айтты эле, тиги муну уккан да жок.

– Анда мындай. Ар бир речь, статья үчүн, мага жакса, башкалар молдец десе, үч жүз синий... Устраивает?!

– Макул, агай, макул.



- Агай... Агай... Ровесниктей эле көрүнөсүн, канчадасың?
- Отуз жетидемин, агай.
- А мен отуз экидемин.
- Билбепмин, агай.
- Что за покорность. Кыргызчылык калбайт экен го... Жолой Аликеевичмин, мен.
- Жакшы болот, Жолой Аликеевич.
- «Тайм из мани» – «Время – деньги» дейт американлыктар. Бош убакыт жок. Менин интервьюму ал азыр. Кезитиңе чыгартуу жагын өзүмө кой. Адегенде жазып кел.
- Эмнени, агай, кечиресиз... Жолой Аликеевич.
- Интервьюму. Кана баштадык, мен тезистерин айтам. Сен аны газетный кыласың...

Искаков костюмунун ич чөнтөгүнөн блокнотун, калем сабын алышыгып, жазайын деп даярданып калат.

– Что за допотопный аксессуар? Өспөйт экенбиз го, бу кыргыздар. Өкмөттүк кезиттин корреспонденти допотопное орудие труда менен жүрсө... Алик, отдай ему свой мини «Сони». Тебе новую достанем.

Улага жакта отурган жаш жигит тамекинин кутучасындай магнитофонду Искаковдун колуна карматат. Ал делдее эмне кылаарын билбей туруп калат. Аны баамдаган депутат мыйыгынан күлүп, ордунан туруп магнитофонду алыш тигиге көрсөтөт.

– Деревенщина... Муну бассаң – сөздү жазат... Муну бассаң – токтойт... Муну бассаң – түрөт... Муну бассаң – сүйлөйт... Мунусу – громкосту. Каалагандай үнүн чыгарсаң болот. Безотказный, всеулавливающий и производящий экстраклассный магнитофон, последнее поколение, жапондуку. Бир жагына эки saatтан, төрт saatтык запись жазылат... Алик, отдай ему, инструкцию «Сони», пусть потом изучает. И заодно, отдай ему, собранные тобой чубайсовские речи, вступления, статьи.

Алик столунун тартмасынан инструкцияны, газет-журналдарды алыш Искаковго карматат.

– Ты, что, Алик? Он так будет уносить? Отдай, свою турецкую кожанную сумку. Себе приобретешь более приличную, итальянскую.

Алик сумкасынын ичин бошотуп, Искаковго карматат.

– Газет-журналдарды салыш ал, алдагыга. Кичине, корреспонденттердей жүрсөңөр, бу силер, кыргыздар деле... Ничего, бир кезде куур тончон ата-бабаларбыз деле, феодализмден капитализмди аттап, түз эле социализмге чокой-чарыкчан өткөн. Эми социализмден капитализмди аттап, түз эле эл аралык экономикалык системага өттүк. Биз баарына бат өтөбүз. Бат көнөбүз. Эртең эле канга салам бербей каласың... Анда жазып ал.

Искаков блокнотун ачып, калем сабын камдап калат.

– Тигини бас. Магнитофонго жаз деп жатпаймыныбы. Ничего, үйрөнөсүң. Услужливылыгың көрүнүп турат. Данныйлар бар: бой бар, өң бар, а түгүл мурут да бар экен. Так что, бат эле өсөсүң. Жакшы кызмат кылсан – өстүрөбүз. Примерно, интервьюмудун заголовкасы: «Приватизация – сегодняшняя необходимость и наше будущее».

– Кыргызчалатамбы, агай, ...кечиресиз Жолой Аликеевич?

– Анан эмнени айттым, эртеден бери. Орусчаны тиги деле жазат, ар кайсыдан көчүрүп. Сен нак кыргызча, макал, притча аралаштырып сайратасын. Эски сөздү жакшы билет, макалалары штампный эмес, художественный деп рекомендовать этишкен мага сени. Так что, так ошондой кылыш жазасын. Ошо сөздөр – менин сөзүм болот. Түшүндүнбү? Анда мындай. Приватизациянын пайдасы кайсылар? Менин жообума тиги Чубайстан алыш кыстарасын. Илимде, экономикада эч ким эч нерсени өзү чыгарган эмес. Бирөөдөн уурдал алган, анча-мынча кошкон. Ушундай. Интервьюма мисалды мен приватизациялаган арак заводун, мен жетектеген АОну – акционердик обществону аласын. Совет доорунда арак заводу эки смен менен иштеп жылына он миллион сомдук продукция чыгарчу. Азыр жумушчулардын саны төрт эсе кыскарып, бир сменада иштеп, былтыр эле элүү миллион сомдук продукция чыгарды. Же беш эсе өстү. Быйыл жүз миллионго жеткирип, он эссе өсүш беребиз. Пайдасы зор бекен?!

– Укмуш зор экен, агай... Кечиресиз, Жолой Аликеевич.

– Анда түн бою жазып, эртен апкелип көрсөт, калган суроо-жоопторду башынан чыгар, алдагы Алик топтогондордон пайдалан. Макулдаштыкпыш?

– Хоп, агай... кечиресиз, Жолой Аликеевич.

– Коп болсо – коп. Алик напиши на ведомость четыреста пятьдесят долларов. Кол коюп, жүз доллар ал, мырза корреспондент. Атың ким дедин эле?

– Абынасыр, агай...

– Абдель Насер... Бир кездеги президент. Атың ничего. Далеко пойдёшь. Кол коюп бер тигиге.

– Эмнеге, агай...

– Агайынды кой, мындан ары. Официалдуу сүйлөшкөн жакшы. Политэкономия окудуң беле? Ленин эмне деген? «Социализм – бул учёт» – деп баса белгилеген. Ал эми капитализм болсо эки эссе учёт. Бир тыйын киреше да, бир тыйын чыгаша да эсепке алышын керек. Туурабы?! Баса, жанагы менин интервьюма Ленинди, анан ушул ойду да кош. Коппу?..

– «Сони» – үч жүз доллар. Сумка, импортный, – элүү доллар. Интервьюм үчүн аванс жүз доллар. Итогу – төрт жүз элүү доллар. Эч ким эч кимди алдаган жок. Мунун баары сенин жеке менчигиң. Биздин АО сага подарить этии. Биз сарптаган каражатты чыгыш кылышыбыз керекпи?



Керек? Сөзсүз керек! Мында эч кандай криминал жок. Кол коюп доллар аласың, биз чыгыш кылып турабыз. Эң башкысы эсеп! Эми түшүнүктүүбү, Абдель Насер?

– Абдан жакшы түшүндүм, агай... кечиресиз, Жолой Аликеевич. Кол коюп берейин, – кол коюп, жуз долларды колуна кармана делбектей түшөт.

– Мен Сиздин интервьюону түн бою жазып келем. Башымы ташка койсом да жазып келем...

– Посмотрим. Пока.

(Пауза. Сценанын сол тарабы күңүрттөп, он тарабы жарык болот.)

\* \* \*

– Гамлетчесинен эле өзүңчө монолог айтып, телефондо экс-министр кудаң менен пенсия, пенсия деп огеле көпкө бажактадың го. Карыдык, арыдык деп. Да-с... Мезгилиң учкан жебе дегени калетсиз. Кечээ эле томураңдаган боз улан элек. Эми пенсияны кеп кылууга мажбурбуз. Мажбурлап жатат заманың... Тополоң заман. Да-с. Туура айтасың, тополоң заман. «Заманың бөрү болсо – бөрү бол», – деген ушу бейм.

– Бөрү чыкпай калды го бизден. Азуудан ажырап, даакыбыз түшпөй калбадыбы.

– Аның да ырас. Күйкө – ителги, күчүк – бөрү болбодубу... Билесин, өгүнч, четин өзүңе айткам, прихватташтыруу тууралуу «Канталамай» деген макалалар циклин жазып жатамын деп. Бириңчисин берген баштыкка. Чакыртканынан ошону айтабы деп ойлогом. Демейдегисиндей: «Азаматсыз, агай!» – дейби деп жүрбөймүнбү. Баягы элпек боз бала жок. Сен Абды, мен Насыр деп экөөбүзгө энчи баладан бетер эки аты менен эркелетип жүргөнүбүздү кантели...

– Ооба, иттик менден кетти. Парламенттик кабарчыга сунуш кылып, коллегия мүчөсү катары өзүндү колдоп кой деп. Эпилдеп-жепилдеп жүрсө, эптен чыкпас өз бала деп жүрбөймүнбү. Кийин орун басарга көтөрүлгөндө да, сени аран көндүргөм, өз бала деп...

– Ошо өз баладан азыр чыгып келатам. Канча бир башкы редактор менен иштештик, каалгасын тээп кирип, тээп чыгып дегендей эле жүрдүк. Канча бир маселени каалагандай чеччү элек. Мунунун өнөрү күч. Жанагы, жаштар кезитинен жаңы апкелген күйругун сыртайткан чебичи көзүн кылайтып: «Шеф баш эмес. Бүгүн кабыл албайт. Маселенизди мага айтың», – дегенин кантесин. Уу, атандын оозун урайын, чебич. Маселени ошо чебич чечет имиш... Кабарчыларды кой, коллегиянын мүчөлөрү биз кире албай калдык. Кабарчы бөлүм башчыга, бөлүм башчы тиешелүү орун басарга кайрылсын дегенин кантесин. Орун басарларын да сагалап кире бербей иштесин,

күйүп бараткан иши болсо, тройкасы менен звандасын деген тартип киргизгеничи. Летучкага чейин баалуу убактымды албасын деген катуу талап койгон имиш. Баалуу убактысы кайсы, бу атаңдын оозун урайындын. Макала, гезит номурун талкуулоодон да ашкан баалуу нерсеси болчу беле башкы редактордун...

– Баалуу убактысы башкада болуп калбадыбы. Батинкесинен баштап, баш кийимине чейин күндө жаңысын кийип... Америкалыктардын «Время – деньги» дегенин «Акчаны солоп чөнтөккө салуу» деп түшүнүп калышпайдыбы, биздин жаңы кыргыздар. Качан сурасан: «Ак үйдө, кенешмеде, командировкада». Кайда жүргөнүн бир кудай билбесе, ит билбейт... Ии, эмнеге чакырыптыр? Эмне дейт?

– «Канталамаймы» мактап, номурга береби деп дардаңдап кирип барып: «Саломалейкүм, Насыржан!» – десем, чоочун адамдай, тааныбай калгандай, музоо кирпиктерин тикирейте, мойлосун бүлкүлдөтө суз: «Отурунуз. Саламатсызыбы», – деп кабагын чытыйт. Көчүк бастым. Үн жок, бир топко оозум ачыла түштү. Бу балага делбе тийдиби деген жаман ой да кетти. «Бир жерин ооруп турабы, Насыржан?» – деп ийипмин. Ошондо жанагы серптирген муруту титиреп кеткенсиidi мага. Жаак эттери түйүлө түштү. «Касым Мусаевич! – деди кыжына, – биерди күттүү кабинет дейт. «Ассаломалейкүм» дегидей биер мечит эмес. Менин да өз ысымым, өз отоо-чеством бар – Абдынасыр Исакович деген! Официалдуу жerde – официалдуу кайрылуунузду өтүнөм. Жок, өтүнбәйим, талап кылам!» – дейт. Талап кылат экен, атаңдын оозун урайын. Оозун чормойтуп: «Отоо-чество!» – деп коёт. О-чество» дегендин ордuna. О-оточествосу – бир коктунун конулунан чыкпаган сасык суурдай болгон Исак абышка имиш. Өзү айтып калчу эле го: «Атам жарыктык, шаар көргөн жок. «Шаар көргөн эчкiden түнүл» деген лакабы бар эле деп. Төбөгө өзүбүз чыгарып алып, төпөштү өзүбүз жедик, Сабыке.

– Ии, анан эмне дейт?

– Ошо эмне дегенин укпайсыңбы... «Мынагу, ляпсусуңузду окуп чыктык», – дейт көптүк түр менен. «Бул эмне дегенин, шылдыңыңбы», – дедим. «Мынагунуз, нак ляпсус. Мынагунуз менен... Барактарды кармап алып бет алдыма силкилдетет, ... авторыкаттуу газеттин аброюн атайы төгөйүн дегенсиз. Непада, мен чet өлкөгө командировкага жүрүп кетсем, балдардын башын айлантып, жарыкка чыгарып жибермек окшойсуз. Мамлекеттин, өkmөттүн саясатына газетти каршы койгуңуз бар тура. Ага мен жол бербейм. Ошон үчүн маган ишеним көрсөтүлгөн!» – дейт. Ишенимиңди гана... Ачуум келе түштү. «Эй, үкө! – деп жибердим жаным кашайып, – азуусун айга бүлөгөн ЦеКадан түшүрүлгөн – десант-демагог редакторлор менен да иштешкенбиз. ЦеКага чейин салгылашып...» «Биринчиiden, биз Сизге үкө эмеспиз. Сиздей биздин аке жок! Экинчиiden, ЦеКаңыз серейте чабылган! Эми сөзүнүз суу кечпейт», – дейт. «Анда



сүү кечирээр сөздү угунуз. Ляпсус дегениңиз официалдуу маалыматтар, эМВыДынын – ГУБеЭКтин справкасынын негизиндеги фактылар. Баарын тактаганмын. Бир гана чети козголгон биринчи макала. Турага ко башында биринчи деген рим цифрасы. Аягында айтылып турбайбы, калгандары кийинки макалада козголот деп. Министрдин өзү менен да макулдашылган», – дедим. «Бул газет эМВыДынын органы эмес, анын макулдугун алгыдай. Экинчиден, мамлекеттик менчкити приватташтыруу боюнча президенттин саясатына каршы чыккандар, кайдагы бир фактыларды топтогондор өз жазасын албай койбайт. Кээ бир министрлер, өз чаркын билбей былжырашат, зор ишеним көрсөтүлүп жооптуу посттор берилсе, аны актоонун ордуна интригандык кылышат. Жогор жакка шылтап актандылары келет. Так ошолордун – генерал, полковнигердин өздөрүнүн былыгын чукуган фактылар турага, эки сааттык плёнкага жазылып. «Ишенген кожон сууга акса, алды-алдынан тал карма» деген макалды эстей жүрүнүз», – дейт. Тобо! «Факт деген – өжөр нерсе», – дедим мен да көжөрлөнүп: «Жалаң киреше апкелген ишканалар, ондогон миллион сомдук жабдуулары жана имараттары бар арак-пиво заводдору, шампан-вино, ун-нан комбинаттары, базарлар менен базалар; эки-үч кабаттуу эки жүз-үч жүз орундуу ресторан-кафелер, универмагдар он миндеген эле сомго прихваташтырылып кетпеби, маселен, баланчатаңынчө», – дедим.

– Анда эмне дейт?

– Эмне демек. Кулагынын сыртынан кетет, кайран сөздөр, кор болгон. Аргументи жабдуулары эски, небак керектен чыккан имиш. Имарраттары авариялык абалда имиш. Совет бийлиги чалдыбары чыккан абалга жеткирген имиш. Совет бийлигинин кусуру ургур! Ал болбосо американын индеецтериндей болуп резервацияга сүрүлүп, кырылып жок болуп кетерибизди бул бала-төрө тарыхтан окубаган окшойт. Атасы го түркөйлүгүнөн билбей калсын. Өзүнө ким билим берди, ким киши санына кошту?.. «Инвестиция алыш жаңы жабдуулар, жаңы продукциялар чыгарыла баштады. Аларды макташ керек», – дейт.

– Баракелде?! Накта эле марионетка, тактеке. Тактеке болуп калган бейм, манжаларга байланган жипке секирип.

– Сонун ярлык койдун. Эмне деп атарымды билбей аттым эле. Ошо марионеткага чет өлкөдөн келген инвестицияларды ким алыш жатат дедим. Бийликтегилер, алардын тууган-туушкандары пайдаланып жатканы жалганбы. Студент балдары да, катындары да бирден иномарка машина минип, айдаганды да жакшылап билбей, аварияга учурал, абийирлери кетип жатканы канча?! Жол кырсык хроникасынан окуп жатпайбызы, эркин гезиттер ачык эле жазып жатат ко баланчанын баласы, түкүнчөнүн зайыбы «Вольвону», «Мерседести» башкара албай жол кырсыгына учуралды деп жазып аттайбы», – дедим.

– Кудайдын деле көзү бар. Арам нерсе – акыры көздөн чыкпай койбайт. Пенде жазалай албаса, төңир өзү жазалайт. Мен буга ынана баштадым.

– «Алы жетпеген – акыретчил» дегенди айтасың да, Сабыке. Деги Толстойчулуғун менен Гандизмиң калбайт экен го.

– Алар деле динге барабар улуу илимди негиздешкен. Жүз миллион-догон адамдар алардын ишенимине берилгени бекеринен эместир.

– Талашпайлы. Мен деле кандуу төңкөрүштүн, каардуу жазалоонун жактоочусу эмесмин. Бирок мен социалдык тенсиздикке, анархияга чыдай албайм. Конституциянын жана заң-мыйзамдын ар бир нокотун, ооба, чекитине чейин ким болбосун, падышадан баштап, кайырчыга чейин так сактоосун көшөрө жактоочуларданмын. Ачыгын айтсам, кансыз төңкөрүштүн кандай түрү болбосун, мейли референдумдук, мейли парламенттик болсун, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн жасалса, мен алардын идеолог-жоокери болууга даярмын. Муну уюштуруу керек.

– Ой, койсоңчу, Касыке, мына ушундай сөзүн үчүн он жыл мурда абакта отурмаксың. Дагы жакшы. Сөз эркиндиги бар бизде.

– Кайсы сөз эркиндиги?! Оппозициядагы кээ бир гезиттин редакторлорун, кабарчыларын; бийликке, коррупция менен мафияга каршы чыккандарды каматып жаткан сөз эркиндигиби?! Же эшик ырчы арзыматтарга айланган калемгерлер менен информация каражаттарыбы! «Менин президентим» же «Биздин президент» деп рубрика ачкандарбы?! Же чындыкты чычайта жазганы үчүн кызматтан четтелип жаткан калемгерлерби?! Кайсы сөз эркиндигин айтасың?! «Оозу кыйышык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн» демекчисинби?!

– Койдум, байкеси. Сен деле оной ортодоксал эмессиң, Касыке. «Менини – туура, башканыкы – натуура» деген жайың көп. Өзүбүздүн эле баштан өткөндөрдү алалычы. Партиянын эле саясаты канча өзгөрдү. Туура, чындык, мыкты деп мактагандарбыз, кийин эле натура, жалган, начар болбодубу. Ошолорду жазып эле жүрбөдүк беле. Балким, жаңы заманды калыптандыруу үчүн утурумдукка ушундайлар керектир, ыя?

– Болбогон сөз, орой айтсам, бок сөз. Гегель да, Маркс да: «Величие и фарс повторяются» – дешкен. Туруктуу, калыптанып калуучу эч нерсе жок. Кайталанат баары. Тар заман – бай заманга, зар заман – тең заманга, кор заман – мол заманга кайталанбадыбы. Эми өзүң айткан тополон замандан соң – күнкор заман башталат. Карыздарбызызды неберелерибиз төлөп бүтмөйүнчө күнкор болгонубуз болгон. Ошон үчүн элди ойготуп, заманды өзгөртүү керек. Ал өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Анучүн төңкөрүш керек. Төңкөрүштү уюштуруу керек.

– Түү-үү... Тим эле революционер болуп кеттиң го.

– Жо-оқ, революционер бизден чыкпайт. Дегеле, кыргыздан чыкпайт. Кечөө эле көрдүк ко. Замандын чайпалганын сезе калган, Балтика республикаларындагы зор кыймылдын натыйжасын угуп-көргөн, ЦеКадан,



обком-райкомдордон былыхтары үчүн куулган жаш номенклатурщиктерибиз:

«Демократия! Демократия керек – бизге!» – деп кыйкырып чыгышты. Аңгыча спонтандуу, кансыз төңкөрүш болуп кетти. Система да, бийлик да өзгөрдү. Кыйкырган «демократтардын» көбү бийлик менен байлыктын ақырынан жем жеп калышты. Эмне болду? Көрүп жатасын, бардыгы тең, ооба бардыгы тең, азыр автократиянын идеологдору болуп чыга келишти. Жо-ок, бизден, кыргыздардан, революционер түгүл, демократ да чыкпайт! Жалпы элибиздин абийирин гана ойготуу керек. Маркстын Адольф Ругеге жазган бир катында француздук, австро-венгердик кандуу революцияларды катуу сындал: «Абийир деген да – өзүнчө бир революция!» – деген мыкты пикири бар. Абийир – биздин ата-бабаларыбыздын каны-жанында жана салтында бар эле. Абийир – заң-мыйзамдын туу чокусу болгон. Абийири төгүлгөн хан-бектерди, бай-бачаларды айыпка жыгышкан; элден, жерден, байлыктан ажыратышкан. Чектен чыкса – жазага тартышкан...

Телефон шынгырайт. Сабыр Атагулов алып: «Угуп атам, Муке...» – деп сүйлөшүп калат. (*Пауза. Сценанын оң тарабы караңгылайт. Сол тарабы жасарык болот.*)

\* \* \*

Жолой Аликеевдин кабинети. Мурдагыдай эле көрүнүш. Абдынасыр Исаков чечкиндүү кирип келет.

- Саламатсызыбы, Жолой Аликеевич. Чакыртыпсыз.
- А Абдель Насер. Кел, отур. Жакшы кабар бар.
- Кандай кабар, Жолой Аликеевич?
- Сени парламенттик делегациянын составына корреспондент катары коштуруп койдук. Далярдан.
- Даыйым далярмын!
- Пионердик даыйым далярмыныңды ташта! Ал заман өткөн. Виза ал, жашыл паспорт ал. Бир-эки күндө бүтчү иш эмес. Время нетерпит. Шефин биле элек. Билсе эле, мен өзүм барам дейт экен. Саясатчы болбой эле – саякатчы болгусу бар. Өкмөттүк делегация менен деле, башка делегация менен деле жүргөнүн көрөсүн. Мейман болуп барып, мейман болуп келет.
- «Саякатчы бака» деген лакап ат коюшкан калемгерлер.
- Да-да. Меткий ярлык. Корреспонденттер балээсиңер, таппаган, таппаган ярлыгыңар жок. Так ошо «саякатчы бакаң» жакында асмандан чалчыкка былч этип түшөт эмеспи. Деги жазганды билеби, аның?
- Өз шефимди жамандай албайм, Жолой Аликеевич.

– Мунун жакшы качество. Шефин жамандабоо керек. Аның өкмөттүк делегация менен Турцияга барган. Дагы дебес. Өзүм көндүрөм. Так ошоякта, ага бир баксты оозуна сугунтуп, сени замдыкка араң көндүргөм. Жаш дейт. «Ой, Таке, Лермонтов жыйырма жетисинде өлгөн, Абдель андан он жаш улуу – отуз жетиде», – деп жатып араң макулдаткам.

– Ал жакшылыгыңызды унутсам ант урсун, Жолой Аликеевич.

– Знаю, билем. «Боосу менде сен катынган жүгөндүн» – деп ырдал жүрүшөт ко. Сен, тиги шефиндей мүлтүлдөк эмессиң... Азырынча... Ага да өз баасын берүү керек. Комсомолдон чоңоуп, партиянын лектору болгон ит эмеспи, канча кылса да. Жазганды билбесе да, тилинен чаң чыгат. Сүйлөсө эле – цитата, айтканы – анекдот. Калпты шуулдатканычы?! Тим эле цыган. Баланчанчы жылы, баланчанчы күнү, баландай саатта болгон болчу дегеничи. Соктурат ко итиң. Эң жаманы – «Слуга двух дьявола» болгусу келет. Так ошонусунун азабын жейт бир күнү. Гезитинин сегизинчи бетине былжырап, жаңы кыргыздар минтиптири, тигинтиптири деп орус прессаларында жарыяланган новые русскийлердин анекдотторун кыргыздыкы кылыш көчүрүп бере баштады. Кой деп айтпайсыңарбы.

– Шеф да, кантап айтабыз, Жолой Аликеевич.

– Ладно. Өзүбүз айтабыз. Айтчу кишилерге айттырабыз. Түлкүдөй күйругун бултактатса, саякатчы бакадай чалчыкка былч этип түшөт. Ну бог с ним. Время покажет.

– Эң туура айтасыз, Жолой Аликеевич. Мезгил өзү – сот.

– Между прочим, сенин «Кошой-Ата» АОсу тууралуу статьяңды, анан «Эркин экономикалык зона» тууралуу статьяңды жакшы ценить этип атышат, так держать!

– Кечиресиз, Жолой Аликеевич, кичинекей замечание айттууга уруксат этициз.

– Что за замечание?

– Пайдалуу замечание. Мына сиз «Эркин экономикалык зона» деп атасыз. Трибуналдан, микрофондон депутаттар да так сиз айткандай айтышат жатышат. Бул натура.

– Кандайча? Баары жайында турбайбы.

– Ошо баары жайында турбаганын байкабай атпайсыңарбы, «эркин экономика» менен «эркин зона» – айырмалары барбы. Бар. Кеп «Эркин зона» тууралуу эмеспи. Туурабы?

– Правильно. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» – деп байыркы гректер бекер айткан эмес. Дал ошон үчүн корреспондент, журналист жалдап атабыз. Пайдаңар жок болсо, сидердин бизге керегинер не?! И кстати, эркин гезиттер, депутат Бөкөнованын дүкөндөрү, базары боюнча былжырап чуу көтөрө баштاشты. Аял кишиге да асылышабы?! Кайра сүйүнбөйбү, мактабайбы, кыргыздан бизнесмен, миллионер аял чыкканга. Ошолордун оозун жаап контраттея жаз.



Гонорары особый. Ал эже мага келиптири. Жакшы корреспондентиңди жалғыз эле пайдалана бересинбі дейт. Джентельмен катары жок дей албадым. Макул деп койдум.

– Тұшундұм, Жолой Аликеевич. Бажарабыз, баарын.

– Мунун, пахвально. Алик, выпиши четыре бакса. Эки баксына – прличный, импортный костюм, туфли сатып ал, фирменный магазинден, вещриноктон эмес, аякта баары жасалма, самопал. Түрктөр биздин корреспонденттер деле батыштай кийинерин көрсүн. Эки баксы – карманные деньги. Андан ашық өткөрбөйт. Атоо, бизнесмен эженин авансасын берсем деле болмок.

– Ырахмат, соң раҳмат, Жолой Аликеевич. Эки өмүрүмдө бул жакшылығынызды унутпайм, ант урсун.

(Пауза. Сценанын сол тарабы күнүрттөнүп, оң тарабы жарық болот.)

\* \* \*

– Ну, пенсионер экс-министр кудандын телефон чалгандан башка кылаар иши жокпу? Мидин менен Райкандын интермедија-комедияларындагы ак кол, ак чүч аялдардай бүткүл Кыргызстандагы ушактарды айтты көрүнөт. «Ии», «Ооба», «Четин уктум эле» дегениңе караганда.

– Кан куда эмеспи, укканын менден жашыrbайт. Казыр информацииның эң эле официалдуусу – бизден, гезит-теледен мурун, мурдагы жетекчилердин, министрлердин телефону менен тарап, имиш-имиштин баары бир-эки жумадан кийин чын болуп чычайып чыгып жатпайбы. Жанагы «үкөбүздүн» сага айткан генерал-министр жөнүндөгү қыйытма сөзү чын экен. Кудам, азыр эл депутаты болуп алган, мурдагы Биринчи менен жакшы эмеспи. Телефон чалып ал-жайын сурасам, кептен-кеп чыгып отуруп, ошону айтты дейт. Жоро-жолдош кызматкерлери менен сүйлөшкөнүн билгизбей плёнкага жазып алышыптыр. Атаңдын көрү, бизди ушундайдан, мыйзамсыз жоруктан коргоп-сактай турган министрдин өзүнөн, кабинетинен жашыруун компромат топтогондон кийин, биз оозубузду жаап, көзүбүздү жумуп жүргөнүбүз соң олжо окшойт. Ошо компромат орусчага каторулуп, орусча чыккан газетага бери-лет экен. Мына сага! Кайран жигиттердин тамырына балта чабылат көрүнөт.

– Ошондой дейм да. Эмне эле «үкөбүз» күпүлдөп: «Генерал ким эле?!» – деп турганында кеп бар болчу... «Макалаңыз басылбайт. Ага жол да бербейм, – дейт. – Эски, коммунистичил көз караштагылар менен иштеше албаймын. Пенсия курактан небак ашыпсыз, арыз жазыңыз», – дебеспи. Оозуман келмем чыгып, шалдырап отуруп калыпмын. Кан тамырым көтөрүлүп, мәмәме кан куюлуп кетпегей эле деп чыкыймы ушаладым.

Анан алдындагы менменсинген бокмурунду көрүп, кыжырым кайнап чыкты: «Эй, бокмурун! – дедим, так ушинтип айттым, – сен мени ким деп жүрөсүң?! Отuz жылдан ашуун эмгек сициргем, бул гезитке. Ардак наам, орден алгам! Аны сен берген эмессиң! Элге сицирген эмгегим учун партия менен өкмет берген!» – дедим. Атаңдын оозун урайындын айтканын кантесин. «Сиздин партия менен өкметүңүз небак сөөгү сөпөт болгон. Ошону али түшүнбөгөн консерватор менен реформаторлор иштеше албайт», – дейт. Реформатор имиш. Тапкандарын кантесин. Айыл чарбасын бүлдүрүп, талатып-таркатып ийген экспериментатор, новоявленный Лысенкону, реформатор-министр деп даңазалагандай – абсурд-театры. «Сиздин саясий көз карашыңыз элге кызмат кыла албайт», – дейт. Элден айланғыр, элди көрбөйбү, кандай абалда экенин?! Элге кызмат кыла турган реформаторлор имиш. «Кайран эл» деп көздөн кан ағыза, зарлана турган заман болуп баратканын көрбөгөн көр сокурларбы, булар?! «Сөз тамам. Мындан ары сиз бошсуз», – дейт. «Эмнеден бошмун?» – дедим үнүмү көтөрө. «Баарынан!» – дейт, атаңдын оозун урайын. «Эмне, сен кудайсыңбы, мени баарынан бошоткудай?!» – дедим. «Ооба, мага ошондой бийлик берилген», – дейт. Өзүн кудайдай сезгенине кыжырым ушунчалық келди дейсин, алдында илгерки редакторлордун үстөлүндө турчу мрамор пресс-палье болгондо, баш сөөгүн каңдаттырат белем, билбейм. Муунум калтырап, тиштерим кычырап кетиптири. Тиги бокмурун да, кекиртегине асылаарымы тыйдубу, тройкасы менен жаңы орун басар жердеши Эргешалини, конгуроосу менен улагадагы чебичин чакырып калды. Кирип келишти тигилер. Эсиме келе түштүм. Оң колумун ачуусун сол колум менен кармадым. Орун басарына айтып жатпайбы: «Бу кишинин арызын алыш, пенсияга оформить эткиле. Арыз жазбайт экен, эртенден баштап, жок бүгүндөн баштап, жашы улгайганына байланыштуу пенсияга узатылысын деген буйрук чыгаргыла. Өзүңүз кол коёсуз. Непада, арызданса, менин убактым жок, ары-бери тартышып жүргөндөй. Редколлегиянын, эмгек жамаатынын Кенешинин чечимдерин чыгарып, юридикалык жагынан кынтыксыз кылып колуна карматыңыз. Протоколдорду, буйруктун долбоорун кечке чейин мага көрсөтүңүз. Эртең коллегияны чакырып буйрукту бекемдейбиз. Кабинеттин ачкычын бүгүн алыңыз», – дебеспи. Орун басары Эргешалиси мага акелеп: «Сүйлөшөлү, ақылдашалы, консенсуска келели, анан чечишели», – деп колтуктап чыгарып кетти. Чай кайнам кабинетимде отуруп, сага киргем. Такай иштегендөн экөөбүз эле калбадыкпыш. Сага айтпаганда кимге айтам. Ушу бокмурун менен өлбөгөн жерде калбасам элеби... Кокосун сууруймун...

– Оо, кудай урган, койсончы. «Сакалдуу киши жоого түшөрбү». Азезилдин азгырыгына алданба. Жаш кездегиндей курчтугуна салба. Бет талаштыра кооп иймей адетиң бар эле, бир жерин көгөртүп алба. Соттоттуруп ийгенден кайра тартпайт, бул үйүр алган үкөлөрүн. А сот-



торду көрүп жатпайсыңбы. Акты – карабоо, караны – актоо, кадырлесе эле адилеттик деп аталаң калбадыбы.

– Урганым жок, андай үкөлөрдү. Соттошсо соттошобуз. Кан – көөкөрдө, баш – канжыгада.

– Кой, кудай урган, кыл чайнаң кырчылдашчу заман өткөн. Тобо дейли.

«Өзгөчө кызматы үчүн» деген пенсияны дегеле берет. Эмнеге кыжалат болобуз. Өзүбүздүн нервди өзүбүз жеп.

– Ай, Сабыке, ай, сага окшогон дос-жоролордун лоялдуулугу, плюреализм дегени – ушу күнгө жеткирди. Лоялдуулук оорусу – башыбызга муш болуп тииди. Бизге чала. Күнөөбүз тоодой...

– Болду, болду, кудай акы, күнөө бизде. Бүгүн бир ачуунду мага бер. Жигиттердин бириң эшик алдындагы ларёкко чуркатып иейинби? Бир шише апкелсин. «Ачууну – ачуу басат», – деп жүрүшпөйбү. Те, илгери күпүлдөп жүргөн учурдай бөлө тартып, бүк чыгарып алалы. Кандай дейсин, ыя? – Касым Мусаев башын ийкеди. – Айдарды жумшайын. – Сабыр Атагулов сыртка чыгып кетти. Касым Мусаев кабинетте аркы-терки басып өзүнчө кобурады:

– Атаңдын оозун урайындын баласы. Нервимди чын эле жемек болду көрүнөт. Шашпа өлбөгөн жерде калмай бар... Сендей сары ооз балапанды эле эмес, Цекадан келген тәкөрлүү демагогдун да мойнун кайрыганбыз...

Сабыр Атагулов бат эле кайра кирди.

– Эмне, Айдар жок бекен?

– Жо-ок, кабинетинде эле экен. Бу биздин балдар эмне болушкан, Касыке? Биз булардай куракта, улуулар жумшаса сыймыктанып, ишенимине кирдик деп, тызылдалп чуркачу элек. «Агай, кечирип коюнуз, шеф билип калса, кууп иет», – деп үрпөйөт, атакөрү. «Сен ичпей эле кой, бизге апкелип бер», – дедим. «Агай, ларёктогу жаңы келин шефтин өз кадры экен. Өгүнү кызмат аягында, Төлөн, Эрнис үчөөбүз бир бөтөлкө апкелип тууралап, мышык-сопу болуп билгизбей жылып чыгып кеткенбиз. Эч ким көргөн-билген деле эмес. Эртеси Эрнисти шеф чакырып: «Аракты ким менен ичтиң?» – деп бир топко такалаптыр. «Экинчи кызмат ордуңда ичкенинди уксам, кууп ием», – деп опузалаптыр. Ал, Эрнис Төлөн экөөбүздөн көрөт. Карғыш берип, араң актандык. Көрсө тиги ларекчу-кадры ышпыёну да тура», – дейт. «Агай айтып коёт, кечиресиз, бара албайм, жаш аялметмин бала-чакамы ким багат, жалгыз өзүм иштейм», – деп жалдырайт. Түү-үү, атакөрү суурулган жигиттер десек заматта мокой түшкөнү кандай, ыя, Касыке?!

– Суурулган жигиттерди тапкан экенсиз! Суу жүрөк турбайбы – насили. Бүлөсө бокко өтпөгөнү ушу да. Үштү алат деп ляппайлап турса, эшекче минбейби бул үкөн... Келе акчанды мен өзүм барып апкелем. Так ошо кадрынан, машкесинен.

Сабыр Атагулов курбусуна акча кармatty. Анысы сыртка чыгып кетти. (*Пауза. Сценанын оң тарабы күңүрттөнүп, сол тарабы жасык болот*).

\* \* \*

Редактордун кабинети. Абдынасыр Исаков телефон менен сүйлөшүп жатат: «Алибетте, алибетте... Сөзсүз... Уюштурабыз... Сөзсүз... Баары жайында болот. Жакшы турунуз».

Депутат Беконова кирип келет. Исаков алдындагы мини «Сонинин» «рекод» клавиашын басып, ордунан атып турган болуп, утурлап тосот.

– Келиниз, мархабат эже. Бекер убара болуп, звандасаңыз, өзүбүз учуп жетип барат элек го.

– Эч нерсе эмес. Тиги эшик алдындагы келин: «Да-лажит этейин», – дейт. «Жалғызыбы», – десем, «Өзү эле» – дейт. «Анда, айланайын, лажит-мажит этпей эле кой», – деп кирип келдим. Тили так, тырсылдаган кыздардан тандап алсаңар боло. Мындей чон жерге – көп чоочун кишилер келип-кетет. Тигиниң «лажит» деп отурса, өзүңө деле уят.

– Замечаниесиз эң туура, эже. Менден мурда иштеп калыптыр – муунунузду эске алабыз, эже. Төргө өтүңүз. Бекер убара болуп, алтын убактынызды коротуп.

– Эч нерсе эмес, эч нерсе эмес. «Депутат – слуга народа» – «Депутат – элдин малайы» деген эски сөз бар эмеспи. Элге аралаша жүргөн жакшы. Биз кээ бирөөлөрдөй гордый эмеспиз. Ак сөөк тукумунан деле эмеспиз. Эмки кызматкерлердин көбү – экинчи эле атасын төрө түкүмона, ханбекке апарчу адет таап алышты. Курманжан датка апабыз деле кара алаачыкта өскөн, тексиз эле жердин кызы болуптур го. Өз акылы, айламалы менен бийликке, байлыкка жеткен.

– Эң туура айтасыз, эже. Сиз чынында эле даткайым дегенге татыктуусуз. Элдин баары сизди азыркынын даткайымы дешет. Ошентишет. Эки жолу эл депутаты болуу оңойбу. Экинчисинде он эки жигитти тырайта сулатып таштадыныз. Бекзада жигиттер жасай албаган иштерди жасап жүрөсүз.

– Ырахмат, иним, баалаганыңа. Сураштырып көрсөм Нарындын күйөө баласы турбайсыңбы. Кайненени жакшы билем, райкомдо үчүнчү болуп жүрдү го көп жылдар бою. Бир чети күйөө баласың. Антсе да ини деген жакшы сөз.

– Албетте, албетте, жакшы сөз, даткайым эже. Кофе койдурайын.

– Жөн эле кой. Кофе ичкендөй убакыт жок. Время – деньги болуп калбадыбы. Официалдуу визит жасаганым деле жок. Жөн эле эки-үч оозсөзайтып, ыраазычылыгымы билдирип коёон дегем. Коллегам, Жолой, жомоктогу Жолойдой баатыр жигит эмеспи. Айтканын аткарат. Экөөнөр



choq ишке жарап бердинер. Бу журналисттериң болбогон калк экен. Самаркандан саман учса, топон суу каптады деп чуу чыгарган. Бирөөнүн чөнтөгүн санаганга, ички иштерине кийлигишкенге ким укук берди аларга. Тергөөчү да, сот да болуп кетишет. Андай укук берилбегенин билбегенине таң калам. Печать жөнүндө закон кабыл алганда мына ушунусуна тыюу салбаса болбойт. Эркиндик деп эле эсирип кетишти.

– Эң туура айтасыз. Эсиришти, аябай эсиришти, эркин гезитпиз дегендер. Өзгөчө жанагы жаштар гезитин жаап салбаса болбойт. Ойду тоону жазганын кой, депутаттардын кол тийбестигин билбей аларды жамандайт; өкмөт, мамлекет башчыларын мазактаганга чейин барышат. Керек болсо адегенде редакторлорун соттотуп каматыш керек. Мен ушу маселени көтөрөйүн деп жүргөм. Сиздей авторыкаттуу, эл ишенимине ээ болгон депутаттар колдоп берсе, эң сонун болоор эле.

– Ага бизди салбай эле кой, ишибиз ансыз деле чачтан көп. Өзүнөр катуу макала жазбайсыңарбы.

– Албетте, албетте. Эң туура айтасыз, даткайым эже.

– Официалдуу келген жокмун дебедимби. Мына менин визиткам. Ўйдүн адреси, телефондор жазылган. Жакшылыкка – жакшылык дейт. Бу азыркы жаштар ресторан, бар, сауна деп эле үйлөрүнө мейман чакыrbай калышты... Же... Байлыгын көрсөткөндөн коркушабы, билбейм. Мейманга чакырса эле ресторанга, той берсе да ресторанга, куран окутса да ресторанга. Эшик-төрдү көрсөтпөй мейман узаткан жосунсуз жорук табышты. Эмки субботада, saat төрттө синдим, кайненен менен келип кеткиле, үйгө.

– Кайненем Нарында эмеспи, даткайым эже.

– Ошо Нарындан чакырт. Пенсияда деп уккам, эмне иши күйүп атып-пы. Азыр телефон чалып кой. Беш-алты saatтык жол экен! Эмнеси бар. Көрсүн күйөө баласынын деле ырахатын. Машинелери барбы?

– Бары бар го, эскирди, бузук деп жатышты эле.

– Анда өзүндүн машинаңды жибер. Аны ушундайга пайдаланбай, качан пайдаланасың.

– Мен андайга көнө элек элем, даткайым эже.

– Көн. Көнбөй турган эмне бар. Кайнинин бири кошо келсин. Жаны автоунаа подарить этем, сенин атыңан. Макулбу?

– Ырахмат, choq ырахмат, даткайым эже. Эртең машинамды Нарынга жиберем.

– Мунуң жигиттик. Күйөө балалык парзыңды актаганың болот. Кайнин-журт деген – choq журт, choq тирек. Сенин баш редакторго көтөрүлүшүңө да ошо Нарындын күйөө баласы болуп калганың choq роль ойногон. Кирбекен жеризиз калган жок. Унутпай жүр...

– Choq ырахмат, даткайым эже. Айтышкан сиздин зор жакшылыгыңызды. Аныңызды эки дүйнөдө унуптаймын.

– Баса, биз жаңы партияны каттатып атабыз. Ошо тууралуу гезитинде кенири орун берсөн. Удаа-удаа. Жаңы партияны түзүүнүн стратегиялык мааниси бар. Кийинки шайлоолордо шайлоо системасы өзгөрүшү керек. Көп көрбөдүкпү. Алдын ала иш кылбаса болбайт... Суббота күнү күтөмүн. Калган маселелерди үйдө сүйлөшөбүз. Кабинетте, ресторанда ачык сүйлөшүү кыйын болуп калды. Жазып алат экен, тартып алат экен. Шумдуктар көбөйдү го. Бассан, турсаң – каттаган. Бу сенде андайлар жокпу?!

– Коюнузчу, даттайым эже.

– Болуптур, анда. Узатпай эле кой. Тиги «лажитинди» алмаштыр. Синдим кызгана тургандай кызга алмаштыр, жарайбы?

– Жарайт, даттайым эже. Узатып коёон, мени уят кылбаңыз...

(Пауза. Сценанын сол тарабы күңүрттөнүп, оң тарабы жарык болот.)

\* \* \*

Оң колуна чоң шише «Бакай» арагын мойнунаң кармап, сол колуна жарым кездей колбаса чучугун оротпой сербейте кармап бет маңдайына термелте силкилдете Касым Мусаев көз айнегин мурдунун учун түшүрө көзүнүн төбөсү менен кыңылдан ырдан бөлмөгө кирди:

– Найым, найым боорсок,  
Сен сааган уй орсок.  
Үкөбүздүн үйүндө,  
Үлпөт куруп ойносок. –

Акыйнек айтышкан кыздардай башын силкилдетип, «Бакай» арагын столго коёт. Колбасаны оң колуна алыш силкилдетип сөзүн улайт: – Ыраматылык, Ысмайыл төкмө ырдагандай:

Бу, армияга барбаса,  
Бу, агадан таалим албаса,  
Бу, азыркы жүргөн жаштарың –  
Бу, асылып турган колбаса. –

Үстөлдөгү арактын жанына колбасаны кооп, отургучка отурат. «Атандын көрү дүйнө бок, кечэеки көргөн бүгүн жок», – деп акылмандар бекер айтпаптыр. Ысмакем кечээ эле арабыздан кеткендей сезилет мага. Кайран гана кара жаак – «Акыркы төкмө», – деп Аалыке айтты эле го көрүстөн башында. Азыркы самопал төкмөлөр кыжырды гана келтире:

Гүлдөй берсин элдерим,  
Бүрдөй берсин жерлерим.  
Капиталист дос менен,  
Казылсын алтын кендерим.  
Калк башчысын данктаган,  
Кара жаак ырчы пендешмин.



Кажыбай какшап ыр төккөн,  
Кара нөшөр – мөндүрмүн...

Нак мөндүр! Баарына: ырдын кунуна да, саясатка да зыяны гана тийген.

– Кудая тобо, алеки saatta, ақын боло калдың го, ыя, Касыке. Же тиги ларектогу сурма көз «кадр» каш серптиби?

– Кылтылдайт, чиркин. «Мархабат, күш келипсиз Эмне алар экенсиз, аке. Келип турун», – дейт. Кейип үстүнкү кабаттагы информация төмөнкү кабатка жете элек болсо керек. Жарты литерлиkti сурасам: «Коюң, аке, ол заводский, самопалдай дешет. Сиздей ардактуу акелерге фирменный «Бакай» күп келээр, – деп мууну карматты. «Закуске алын», – деп асылып турган мунусун карматты. Жұз сомун, оомийин.

– Көнүлүң куунак боло түшүптүр, көпкө кармалдың эмне баратып Эргешалиге кезиктиңбى, же кирдиңбى, Консенсуска келели дейби?!

– Урдум, ошолордун консенсусун! Билебиз булардын консенсусун. Коллегия мүчөлөрүн бирден чакырып ийитип жатпайбы. Сени аягына калтырат. Экөөбүздүн мамилебизди билет да. Үкөлөрүбүздүн бир артыкчылыгы – информация для размышления топтойт э肯, ким менен кимдин кандай мамилеси бар? Кимдин «донкраты» кандай жана кайдан? Кайсы чондун протежеси? Буларды аныктамайынча – ийилип саламын жазбайт. Тактагандан кийин мамиле да такталат, өзгөрөт. Ушундай. Сага топтолгон маалымат – сальдонун актив жагында, меники – пассив жагында. Так что, менин маселем биротоло жана кайра жангыз болуп небак чечилген. Шылтоого шынаа керек болчу. Ал менин «Канталамайым» жана бүгүнкү мамилем.

– Койсоңчу, Касыке. Биз деле, коллегия мүчөсү катары бирдеме дээрбиз. Жетөөнүн үчөө тигилер э肯, төртөөбүз көптөн бери жыт сицишкендерденбиз.

Мени чыгарып ташта. Үчөөн каласың. Жооптуу секретарды тыяк-ка кошо бер. Бездарный байкуш. Макет чийгендөн башка колунан ко келбейт. Жооптууга көтөргөн кезде каршы чыкканымы билесиң. Тиги адабият-маданиятты тейлеген котормочу-жазуучубуз болсо башынан одачыл, ооба, одачыл. Мактоо, данктоо ырын, доступ азил уюштургандан башкага барбайт. Аны деле тыякка кош. Жалғыз сенин колуңан эмне келет?! Эч нерсе, так что, маселе чечилди...

– Мен кирип чыksam кантет. Жашы улуулук кылыштыр, кечиримдүү болгула деп. Угаар. Жакшылыгымды унута элек чыгаар.

– Эх, Сабыке, Сабыке-ай! Чачың куудай, өңүң буудай болду. Ал эми энөөлүгүң деле баладай. Кой, тизелебейли, чөгөлөбөйлү... Ырас, иштеп турсам деле болмок. Калем картаймак беле. Ооба, калем картайбайт, адам картаят, кызмат картаят. Ким айтты эле муну?

– Өзүң айтып жатпайсыңбы.

– Жо-жок. Бул деген – цитата. Картайбайт... Картайбайт?.. Картайбайт... Карыбайт. А эстедим. «Карыбайт менин калемим».

– Мидиндики эмеспи. Тамаша жагы да бар. Ырас... Ырас. Уруксат бер, байкеси, кирип чыгайын. «Чоңдорго» пара бергиче бара бер», – деген бар эмес беле.

– Ал илгерки ак жүрөк чоңдорго айтылган. Азыр: «Бара бербей, пара бер», – болгон.

– Бир кирип койбой деп кийин өкүнбөйлү. Көңүл биротоло калсын. Уруксат бер, байкеси.

– Көңүлүң көтүндө. Кирсең кирип чык. Биротоло көзүң жетсин...

Сабыр Атагулов чыгып кетет. (*Пауза. Сценанын оң тарабы күңүрттөнөт, сол тарабы жарык болот.*)

\* \* \*

Жолой Аликеевдин кабинети. Дал мурдагыдай эле көрүнүш.

– А, мырза редактор, кел. Приглашениесиз келбей калдың го.

– Иш чачтан көп. Эл аралык конференциялар, жолугушуулар. Биринен бири маанилүү.

– Маанилүү... Важная персонамын дечи.

– Должность ошондой экен.

– Должность... Анын кыргызчасы кандай?

– Кызмат даражасы.

– Даражасы?.. Даражасы... Илимий даражасы... Степень. Степенный...

– Чоло тийбейт.

– Эмне биз ойноп отурабызыбы. «Бекердин чолосу жок». Ушундай макал бар беле?

– Бары бар. Бирок...

– Эч кандай бирок-сиrokту укпайлыш. Не ищи причины, а находи способы. Ушуну кыргызчала. «Себебин көрсөтүп убара болбой, аткаруунун айлаамалын, жолун таап, изде». Ушуну жалпак тилге салып жаттап ал. Конкреметтүү ишке өтөлү. Бул менин гана талабым эмес. Үч облаким, губернатор тууралуу макала жазасың. Былыктарын чукуп, шерменде кылып... Материалдарын бөребиз. Кантишээр экен десек, сфера влияниени жеke ээлеп, аларың удельный князь болгулары бар. Ал учур өтүп кеткенин түшүнүшпөйт, түшүнгүлөрү да келбейт. Азыр княздардын эмес – кландардын доору. Түшүнүктүүбү?

– Түшүнүктүүсү го түшүнүктүү. Бирок менин положениемде жазууга болбой калбадыбы.

– Себеп?

– Себеби, главный редактормун да.

– Главный жазбасын деген запрет барбы?!



- Жок.
- Анда жаз.
- Кечиресиз, Жолой Аликеевич, менин статьям өкмөттүн позициясын билдириүүгө тийиш.
- Очень хорошо! Ошол керек бизге.
- Кечиресиз, мен анте албайм. Бирок уюштурсам болот.
- Уюштурсам... организовать дечи! Бирөөгө тапшырып, ал бирөөнө тапшырып дечи. Тапкан экенсиң майбашты! Чыга элек жатканда элдин баары билсинби? Күйругунду көп бултактатпа!
- Сиз... Сиз... Оозунузга карап сүйлөң.
- Оозума карап сүйлөп атам. Керек болсо күйругундан карман ташка чаап, талпагыңды так ошо ташка жайып коёбуз.
- Сиз... Сиз мени коркутпаныз. Сизден башка да кишилер бар.
- Так ошо бардыгын көрсөтүп коёон деп жатам. Эки фронтто ойногуң барбы?! Ага биз жол бербейбиз Алик, сколько он получал от нас и расписался?
- Сорок одна тысяча пятьсот девять долларов восемьдесят один цента.
- А по курсу сома сколько получается?
- Семьсот тридцать шесть тысячи семьсот девяносто девять сомов тринаццать тыиына, по калькулятору, сегодняшнему курсу валюты.
- Семьсот тридцать шесть тысячи. Жети жүз отуз алты миң сом! Жарым жылга жетпей алганың. Айлыгың канча? Эки минбى, үч минбى?! Кантип төлөйсүң, канча жыл төлөйсүң. А счетчикке койсокчу??!
- Мен андай сумманы эч качан колума алган эмесмин.
- Правильно! Мынча сумманы биз дароо колуна карматкан да эмеспиз. Акырындап топтолгон, сага сарпталган. Америкадагы гостиница, обед, ужинди ким төлөдү? Турция, Корея, Малазиячы? Кипрге, сойкуң экөөнө путёвканы ким алперди?! Гостиницанын бир суткасы, орточо канча?! Өзүң көрүп келдин. Беш жүз доллар! Ал квитанциялар, путевкалар кимдин атына жазылган. «Искаков» деп бизде тиркелип турабы, турат. Аларды алдым деп кол койдуң беле?! Кол койгонсун! Төлөп бересин. Биз бир тыыын да бекерге бербейбиз. Ошон үчүн кол койдурабыз!
- Алардын баарын спонсор катары төлөгөнсүңөр. Менде алардын баары жазылуу. Пленкада. Мен биерге киргендин эртеси күндөн баштап эле бардык сөздөрдү «Сониге» жазып алып жүргөм. Сөзүңөр турат, эмне үчүн бергениң таууларуу. Мен деловой сүйлөшүүлөрдүн бүт баарын жазып алып жүрөм. Аларда толгон-токой фактылар бар. Компромат болуучулары огеле көп. Жыйырмадан ашуун кассета. Алардын бирден копиясы менин ишенимдүү кишимде. Силер эмес, керек болсо мына мен силерди коркутушум мүмкүн.
- Ошону эске албаган, биз эмне, койчубузбу?! Алик, на поставь, вот эту видеокассету. Пусть посмотрит свою голую задницу, новоиспеченный кыргызский комиссар Катани!

Алик видеокассетаны коёт. Телеэкранда сауна. Дырдай жылаңач Абынасыр Исаков. Жылаңач кыздар бири жонун, бири чатын укалап жатышат. Тиги улам ооналактап кыздарды күчктайт...

– Останови! Стоп кадр. Көр, жылаңач көтүңү, мырза Катани! Сен үндү бирден копия кылсан, алардан бизге эмес, өзүңө компромат табасын, биз муну, живой кадрларды, ондон копия кылып койгонбуз! Бул бирөө эле, чети эле – кадрлардын, сценалардын. Даصادагы скрытые камераалар тартып алгандары канча?! Ну как?! Цветной кадрлар жакшы көрүнөт бекен?! То-то. Сенин бутун – капканда, мойнуң – сыйыртмакта. Эч жакка жулкунуп чыгып кете албайсын. Өлүмдөн башкага! Кстати, трагедиялар урок болуш керек эле сага. Мельчит этпейсин. Бензин колонкаларынын королу болом деген жигит кимдин протежеси, кимдин тууганы эле?! Билесин! Ким атып өлтүрдү?! Кимдин тапанчасы менен?! Ачылдыбы, ал кылмыш?! Ачылбай! Ачылмак да эмес! Кимдин бизнесмен уулу случайно сууга чөгүп өлдү? Билесин! Кимдин бизнесмен иниси эки жылдан бери дайыны жок? Билесин! Аттуу-баштуулардын иниси ийне эмес ко шыптырындыга илешип кеткендей?! Ким аварияга учурал ақыры өлүп тынды?! Билесин? Эртең финансы министри болуп бекийт деген күнү банктын башкаруучусун кайсы «көккашк» койдуруп, жарым жан кылып таштады?! Ушулардын баары случайностпү?! Случай – есть проявление закономерности! Бул философиялык категория гана эмес, турмуштук нак чындык! Мен санагандар дөө-шаалар! А сен алардын алдында кимсин деги?! Бездомный дворняжкасын! Айдактаса үрөсүн, «чык» десе конулга киресин. Сени пародистый ит менен алмаштыруу иттен оңой. Керек болсо, мойнуна таш байлап көлчүккө же кара сазга чөктүрүп таштоо үчүн, ар бир деталы анализделген, ар бир секунду эсепке алынган атайы сценарийдин кереги жок. Ну как, бывший корреспондент? Быть или не быть?!

Абынасыр Исаков чөгөлөп, Жолой Аликеевичти тизесин кармалап жалбара баштайт:

– Байкебай, айланайын, байкебай, иттик менден кетти, мен итмин. Туура айтасыз, жолбун итмин. Кароосуз итмин, байкебай, айланайын байкебай. Экинчи сөзүңөрдү эки десем энемди алайын, байкебай. Таманыңарды өөп ант берем, байкебай... – Үнүлдөп ыйлап кирет. – Жаз дегениңдердин баарын өзүм жазам, байкебай...

– Холуй! Мерзкое, ванючее деръмо! Какая низость. Не низость, а пакость! Жийиркенесин, тфу-у! Алик, возьми из кармана его «Сони», кассету-плёнку сними и отдай коробку. Я чуть-чуть лишнюю разболтнул.

Алик Исаковдун колун өзгөчө ыкмага салып оорута бакырта толгоп, чөгөлөтө чөнтөгүнөн магнитофонду сууруп чыгып, кассетаны чыгарып алып, сыртын алдына ыргытат...

– Эми жогол!



– Жогото көрбөңүз, байкебай. Жан соога, жан соога. Мен деле кишимин го. Менин деле жашоого акым бар го...

– Сен киши эмессин!

– Туура, эң туура, мен киши эмесмин. Мен силерге малаймын. Малайдай кызмат кылып жүрөм. Силердин оппозицияга каршы күрөшүп жүрөм...

– Кайсы оппозицияга?! Эмнени айтып былжырайсың?!

– Күчтүү оппозиция... Биздин газетте. Приватташтырууга каршы, текейдей бекер прихвattаштырган деп макалалар жазыптыр. Мисалга силердин АОну алыптыр. Шылтоолоп, президенттик саякатка каршы деп шылтоолоп, басып жаткам. Мен жок болсом аны чыгарып ийишет. Чuu чыгат.

– Ким жазыптыр? Кимдер кол коюптур?

– Артында кимдер турганын тактап жаткам. Билейин дегем...

– Ким жазыптыр деп жатам?!

– Газеттин коллегия мүчөлөрү. Эски, абышка журналисттер, фанатик-большевиктер. «Канталамай» деген ат менен макалалар цикли экен. Сейфке катып, басып жаткам. Күнүгө жакалап жанымы коюшпайт, качан чыгарасың, болбосо копиясын президентке жөнөтөбүз дешет...

– Ии-де, демек, аркаларында кайсы клан турат?.. Или партиянын, компартиянын түрткүсүбү? Билдинбى?

– Ошону билейин дегем. Аракет кылып аткам. Алдан, териширип, фактыларды кайдан алганын билейин дегем...

– Сен аны эмне үчүн мурун айтпадың? Кымбатка саткың келдиби?!

– Куран урсун, андай оюм жок, Жолой Аликеевич.

– Сени биз эмнеге редактор кылдык?! Же сендей журналист жокпу?!

Толтура, четтен тандап алсак болот. Сен азырынча керексин бизге, в качестве живого субъекта. Өз күнөөңү өзүң жуу. Уктунбу!?

– Уктуум, уктуум. Бардыгын аткарам, Жолой Аликеевич.

– Уксан, теперь, вон!

Абдынасыр Исаков көчүгү менен жылып жөнөйт.

– Стой! Жанагы фанатик-большевиктерин көзүн тазала!

– Менде андай күч...

– Раствя! «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Андайды сага ким коюптур. Кызматтан куу деп жатам. Абышканларды эмнеге кармап жүрөсүн. Узат пенсияга. Почет менен. Немедленно. Каражатын биз беребиз. Кимдер жаздырган, фактысы кандай? Баарын тактайсың. Эртең кечинде доложить этесин. Бижерде эмес. Даачада. Кечинде, saat ондо. Алик кабинетинден салып кетет.

– Ыраазымын, Жолой Аликеевич. Жудаа ыраазымын. Баары сиз айт-кандай болот. Куран урсун!

(Пауза. Сценанын сол тарабы күнүрттөнөт, он тарабы жарык болот.)

\* \* \*

Шылкыя басып Сабыр Атагулов кирет.

– Ии, күлгө оонаган тооктой бозала болуп калыпсын.

«Кийлигишпен», – деп айдап чыктыбы.

– Жо-ок. Кире албадым.

– Чай кайнамдай жоголдуң, эмне кылып жүрдүң?

– Отурдум, кабылдамасында. Чебичи: «Үстүндө депутат отуру, бир ям аш бышым болду еди. Маслакаты тамамданды шекилди. Кофе пиалаларын алып чыктым, казыр еди. Сиз күтүң. Камтама болбой, беймарал күтүң. Сизди жудаа сыйлайт», – дегенинен үмүттөнүп отурбадымбы! Анан тигилер чыккыча ушу болду. Жанагы бензин сатып депутат болгон жигит экөө чыга келди. Тигинин көзүнчө эпилдейт. «Бу киши, биздин кутман карыя журналист. Жакында ардактуу эс алууга узаталы деп жатабыз. Ардактуу наамы бар, аттай кыргыз элине таанымал, аттын кашкасындаи белгилүү аксакалыбыз. Юбилейлик узатуусуна силердин АОну да тартсак деп пландаштырдык эле. Белек-бечек жатын жардамчынызга тапшырат деген ойдобуз», – деди. Тигиниси: «Нет проблем», «Нет проблем», – деп мага кайрылып минтет: «Ат мингизем, абышка, коюң кетпей камышка, байтальынды башка чап...» – деп ыржактайды. Үкөбүз узатып чыкты. Учурашып коштошуп, аты-жөнүмдү сурап койсочу. «Абышка» – дейт. Көрдүнбү жаны кыргыз мырзасын! Үкөбүз бир топтон кийин келди. Жаналеки элпектеген кейпи жок. Сустая түшүптүр. Ооз ачыrbай эле, отурган чебичин калп эле киптап кирсе болобу: «Сизге эскерткен едим. Бүгүн ишим чачтан көп деп айткан едим. Сиз уккан белениз. Ондо, өз милдетицизди жоопкерчилик былан аткарын», – дебеспи. Анан мага, баштагыдай бирде «агай», бирде «аке» деп кайрылып жүргөнүн унутуп калгандай: «Карыя», – деп кайрылды, депутатты туураганы го, – бүгүн менин чолоом жок. Эртеге, коллегияда, кечевгү сүйлөшкөн гап боюнча макулдашибыз. Дагын, Эргешали мурза сизди чакырар. Онун сунушуна хоп деп коюң», – деп ичке-рисине кирип кетти.

– Айттым эле го. Барып баркынды кетирбе дедим беле. Дегем. Эми, Эргешали мырзасына кирип хоп деп айтып кой, казыр. Анан арак ичели. Бизди эми эч ким тескебайт. Солдойбой, бар кирип чык.

– Сен эмне?! Мени иттин кара шыйрагы деп жүрөсүнбү?! Өзүн айткандай, урдум баарын! Мингизчү атын да урдум, кийгизчү төө чепкени менен суусар тебетейин да урдум!

– Кайсы төө чепкен, кайсы суусар тебетей?

– Кечээ кечке маал, чакыртканда киргем. Чыкканда сага кайрылсам, кетип калыпсын. Ошону айттыrbай, өз көйгөйүндү эле согуп жаттын, эртеден бери. Башкага да буруп кетип аттык. Кой, ачууну-ачуу бассын, арак ичели...



Сабыр Атагулов эшикти ачкыч менен бекитип келип, стол үстүнө газета жайып шкафтан эки кичинекей чай чыны, тарелка, бычак, вилка апкелип, колбасаны кесип, аракты ачып куюп, курбусунун маңдайына отурат.

– Кана, анда, бизди так ушу гезитке корректор кылып ишке алган, кийин кабарчы кылып көтөргөн, раматылык Наске агай айтчу эле го: «Гостту вождь гана айтууга акылуу, калгандарбылжырабай ичкенди билсин». Эч тост айтпайбыз, макулбу. Көнүл айтып бири-бирибизди жубатпайлыш, макулбу? Анда куп болсо алдык, – деди Сабыр Атагулов.

Экөө төң чыныдагы арактарын тартып иишип, колбаса сайып жешет.

– Ээ, эсиндеби, – деп кайра сөзүн баштады Сабыр Атагулов, – мына аракты, илгери чоң редакторлор ичишчүү. Жан адам билчүү эмес. Өздөрү да билдиричүү эмес. Бир ичкенде, өгүз суу ичкендей эле ичишчүү эле го, чиркин. Эки-үч жолу кызмат кылып көрүп калбадымбы. Оозуман чыккан эмес, эми айтып отурам. Кайсы жыл экени эсимде жок, майрам күнү болчу. Секретариатта адабий кызматкер болуп иштеп калгам. Дежурлук кезек менде эле. Адептегидей ТАССтан литерный репортажды күтүп отурсак, Наскем чакырат. Барсам ичинде чоң гезит-журналдардын эки-үч редактору отурагат. «Бу большевиктер, майрамдат», – деп келип калыптыр. «Московскийден», анан чайнай турганын апкел. Маңдайда, көк базарда, казактар чучук-мучук сатат», – деп акчасын сунуп жумшады. Тызылдаган бойдон барып төртөөнө жетет деп эки бөтөлкө «Московскаяны» – казы-карта, жашылча апкеле койдум. Столго жайнатып коюп, эмне кылаарымы билбей сүрдөнүп деддейип туруп калдым. Баары мени, анан столдун үстүндөгүлөрдү карашат. Ошондо «Коммунист» журналынын редактору, раматылык Момон аксакал айтып жатпайбы: «Наске, эмне бу эки шишене тиши чайкайбызбы? Бу балаң кызмат кылган бала эмес ко», – деп кетпеген жерден тер кетирген. Дагы төрт «Московскаяны» өз чөнтөгүмөн апкелип, кызмат кылгам. Наскем: «Гостту вождь гана айтууга акылуу, силербылжырабай жөн ичкile», – деп ичире берген. Бири дың этсечи. Кийин, дагы бир майрамда эки бөтөлкөдөн ичишип, зыңкыйган боюнча жөнөп кетишти. Эмне үчүн кызышпаганына, али таңмын.

– Эмнесине таң каласың. Алар деген казы-карта, тоок эти менен ичишчүү. Биздей колбаса менен эмес. Анан арак денелерине тарай элкете, машиналарына отуруп зуу этип жөнөп кетишчүү. Былжырап тост айтып көпкө отурушчу эмес. Биздей болуп жөө-жалаңдап, жол тосуп жүрүшкөн жок, эч ким аларды көргөн жок. Секрети, сырды ошондо. Азыркы чондорун алардан кем ичпейт. Ай сайын майрам, ай сайын юбилей. Жүздөп боз үй тикирмей. Райондун юбилейи, шаардын юбилейи, айылдын юбилейи, институттун, мектептин юбилейи. Юбилейлер – 5 жылдыгы, 10 жылдыгы – арасынан беш жыл өтсө эле –

юбилей экен! Юбилей – элди алаксытуунун, алдоонун шылтоосу болду. «Пир – во время чумы» – «Кара тумоодо – каадалу той»...

– Мунун жөндүү сөз. Дагы башкага кирип кеттик. Кой, андан көрө дагы бирден лактыралы!

Арак куюп ичип жиберишет.

– Билсен, Сабыке, көптөн бери көкүрөктө чер болгондордун четин гана чыгарып жатпаймынбы. «Кулак укса – курсак кайнап, көз көрсө – көкүрөк ооруп атпайбы». Эсиндеби, сельсебеттин председатели энесине бир бээ союп аш берди деп арыз келсе, жеринен барып текшерип фельетон чыгарганбыз. Азырчы, былтыр эле облаким атасы кайтыш болсо, он алты! Ооба, он алты жылкы союптур. Кара ашта дардактап көпчүлүккө өзү айтыптыр: «Он алтысы тең – казысы таман чыкты!» – деп. Ошол аким атасынын эски үйүн, так Фрунзенин үй музейиндей кылып, жепирейген эски үйүн буздурбай калтырып, үстүнөн уч кабат үй салдырыптыр. Ал эми баш калаадагы «хан айылдагы» чондордун ак сарайлары кайсы каражаттан салынып жатат?! Аларды текшертип териштире турган тергөө органдарынын ана башылары, тигилердикинен алда канча артык ак сарайлар курдуруп алганын – эркин гезиттер сүрөттөрү менен чыгарды го. Баарынын эле айлыктары белгилүү, ашса бизден эки эседир. Же жалганбы?! Нечен жылдар бою эл байлыгына курулгандарды ит бекерге менчиктештирип алыш жатат. Жалан гана пайдалууларын. Бул канталамай эмей эмне?!

– Көрсө, «Канталамайындын», макалаларындын угуту заар турбайбы, тийип кетсе ёрттөгөн. Мындаиды өкмөттүк кезит кантип чыгарсын. Өзүн деле кызыксын, Касыке.

– Ошо өкмөткө жардамы тиеби дегем. Баары эле кара жемсөө эместирип. Бардыр, эл деп жүрөгү соккондор. Ошолорго жардам болоор деп Абийир Соту катары массалык маалымат каражатын пайдаланалы дегем. Тарпка тойгон чөөлөрдөн эмес, тарп кылып таштаган бөрүлөрдөн баштасам, чөө тукуму азаябы дегем.

– Капканы да, мылтыгы да жок мергенчи болоюн деген экенсиң-ов.

– Эми ошондой болдук көрүнөт. Жырткычты көрүп турасын, бирок айла-амалың жок... Антсе да Сөздүн, Үндүн кудурети бар эмеспи. Кыйкырсан, үн чыгарсан, тап берсөн – короого тийген бөрү деле качат.

– Качаарын качат. Бирок башка короого кол салат.

– Кеп ошондо. Ошон үчүн Абийир Сотун ачык жарыялайлы дегем. Жумурай жүрт билсе – Абийир Сотун жайылтса дегем. Макаламдын биринде жаңыдан уккан бир лакап-притчаны пайдаланып баштагам. Өзүн билесиң, тиги Бозбөлтөктүн ары жагында багбанчылык шериктештиктен алган алакандай жерим, бакчам бар эмеспи. Автобус менен каттап жүрбөймүнбү. Жолдо, так эле «Ала-Арча резиденциясына» кире бериш ооздо, жол боюнда эки кабат, чондугу клубдай,



оригиналдуу архитектурада бир үй үстү жабылып, тегереги кызыл кирпич менен тосулуп, үч-төрт жылдан бери эле сырты шыбалбай, майда-барат иштери бүтпөй эле жаткансыйт. Ичине эч ким көчүп кирбегени көрүнүп турат.

– Көргөм ал үйдү, чыгыш архитектурасынын стилинде.

– Дал ошол. Бир жолу баратсам, жанымда отурган салабаттуу карыя, академиянын дачасына жума сайын барып жүргөнүн белет алганынан улам билем. Ошо карыя айтып аттайбы. «Мобул үйдү ким салдырып жатканын билесизби?». «Жок», – дедим. «Анда мен сизге притча айтып берейин, – дейт.

– Резиденцияда жашаган чон сураптыр. «Бу үйдү ким салдырып жатат?» – деп. Сакчысы айтыптыр: «Баланчаев Түкүнчө», – деп. «Ким болуп иштейт?» «Эт кимбинатынын директору». «Эки жылдан бери бир үйдү курдурал албаган ал кандай директор?» – дептири. «Каражаты жетпей жатса керек», – деп айтыптыр сакчысы. «Жебеген жакшы жигит көрүнөт. Айлык акысы чон кызматка көтөрүп, үйүн бүтүрүүгө көмөктөшөлү», – деп аны бир районго аким кылыш дайындалптыр. Бир жыл өткөндөн кийин деле ушул үй ушу боюнча. Чон аябай кубаныптыр. «Жеп-ичпеген жакшы жигит экен. Үйүн бүтүрүп алсын», – деп дагы маянасы жотору, кирешелүү жерге көтөрүптур. Бир жыл өтүптур. Үй баягы боюнча. Ошону дагы кызматка чоңойтот деген кеп бар. Накылы кайсы? Жегенини чонго ачык көрсөтпө. Көрсө, ал жигит улам чоңойгон кызматын пайдаланып бул үйдөн алда канча чон эки үй салдырып алыптыр», – дейт.

– Бул притча эмес да. Байтик көчөсүндөгү жанаша салынган эки кабаттуу эки там баарыга белгилүү, Башкыровдуку эмеспи.

– Маңызы ошону нагыз притча кылыш берүүдө турат... – Притча демекчи, ал бекер жеринен жаралбайт. Ал турмуштун өзүнөн алынган ынак сүттүн каймагы. Анын маңызы – лакап болуп айтылганында эле эмес, насаатында эмеспи, тамсилден таамай айтылганында жатпайбы. Кечээ, жакында эле, коммунисттик идеология өкүм сүрүп турганда, элдин эсебинен жеп-ичкендөр, кара жемсөөлүк кылыш пара жегендөр, эски акча – рубль менен үч жүз пул алгандар, азыркы курс менен алгандар шаардык автобустун бир кире акысындай пара алгандарды көрсөтмө сот кылыш, айыбын элге жарыялап, абак кескен кезде пайда болгон притчаны уккандырысын. Мен аны ажайып өлкө Грузияда, Пицундуда эс алганымда, жетимишинчи жылдардын аяк жагында, ошояктан уккан элем. Угуп алып таң калгам. Бирок ошояктагылардын турмуш денгээлин, кызматкерлеринин азыркы чиновниктердей, ошо кезде эле бапырандап жүргөнүн өз көзүм менен көрүп, ал притча бекер айтылбаганына ынангам.

– Аны мен уктуум беле?!

– Уккан болушуң керек. Антсе да, непада эстен чыгып кетсе, эсиңе кайра салайын деп жатпаймынбы.

– Анда кулак сенде.

– Салтанаттуу шаан-шөкөт жылдары бир райондун Биринчиси – азыркыча айтканда, акими туулган күнүнүн мааракесин өткөрүп кончулаш акимдерди конокко чакырыптыр. Кавказдык шаан-шөкөт, жайыл дасторкон менен өткөн аземде кандай гана тосттор айтылбайт. Райондун чайдан, мандаринден, апельсинден, жүзүмдөн, койчу, дагы толгон-токойдон алган дүң түшүмү дүнгүрөтө макталып, ошол жетишкендиктер акимдин гана жеке салымы экени даңазаланат. Ата-бабасы ак сөөк экенинен баштап, алган зайыбы княздын кыздарынан экенине чейин айтылат. Ошондо карт бөрү акимдин бири тост айтат дейт: «Биздин урматтуу юбилиярыбызга кандай мактоо айтсак жарашат, анткени ал ага өзгөчө татыктуу. Анысын айтылуу классиктерибиз Шота Руставели болуп «Жолборс терисин кийген баатыр» деп ыр менен даңазалап жеткире албайсың, Константин Гамсахурдия болуп «Давид Куруучудай» кылып кара сөз менен калың романда камтый албайсың. Антсе да, ардактуу агайындар, айтып коюуга парызмын, биздин бүгүнкү Баатырыбыздын бизден бир өзгөчө өзгөчөлүгү бар. Кайсы дебейсиңерби?! Биринчи деңген мансап ар бирибизде барбы? Кудайга тобо дейли, Бар. Ардактуу наам, атак, орден-сордендер барбы? Кудайга тобо дейли, Баатырыбызда Бар. Ар бирибиз Алтын Жылдыз алабыз деп турабыз, чынбы?! Чын! Ал деле качпайт, акча жана башка барда! Ар бирибиздин көгүлтүр деңиз боюнда да, көк-жашыл тоонун боорунда да эки-үч кабаттуу эки-үч жүз аршин аймакты ээлеген дача-чарбагыбыз барбы? Бар. Эр азаматка ошо да мактаныч кеппи?! Ар бир бала-чакабыздын экиден женил машинасы барбы? Биринчинин баласынын бир эле машинеси бар дегендин өзү уят кеп эмеспи. Ал жагынан эч кимибиз азырынча уят боло элекпиз. Кудайга тобо дейли! Ар кимибиздин райондогу Ак сарайларыбызды айтпаганда, Сухумиде, Батумиде, Кутаисиде, Тбилисиде, Маскөөдө бирден үйлөрүбүз барбы? Кудайга тобо дейли, Бар. Анан, биз жигитпизби же жокпу?! Асылкеч айымдар капа болбос, улуу сөздө уят жок, мусулмандарга «Куранда» уруксат берилгендөй, биз христиан болсок да, коммунист, атеист катары динге ишенбейбиз, диалектиканын мыйзамына баш ийебиз, ошондуктан ошо шаарларда бирден зайыптарыбыз барбы? Кудайга тобо дейли, Бар.

Антсе да айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, биздин бүгүнкү күндүн **БААТЫРЫНЫН** бизден бир артыкчылыгы бар. Анысын угуп айран-таң калдым! Азыркы замандын, келечек замандын да нак **БААТЫРЫ** дебеске аргам жок!

Баатыбыз тең эле коммунистпиз, ленинчи-сталинчибиз, партбилешибизди жүрөгүбүздүн тушунда сактап жүрөбүз. Ага эл күбө, кудай да күбө! Бирок биздин **БААТЫРЫБЫЗ** бизден ашкан **ЧЫНЫГЫ АК НИЕТ, АКАКТАЙ ТАЗА** коммунист, калп айтууну билбegen нак ленинчи-сталинчи экен. Ал сапаты кайсы дебейсиңерби?! Кадырлуу юбилияр коллегабыз алган парасынан, ооба, алган парасынан, парт мүчөлүк



үлүшүн бир тыйынын кемитпей такай төлөп турат экен. Баракелде, акактай таза адам деп ушуну айт! Анда, ардактуу аземдин катышуучулары чыныгы коммунист, нак ленинчи-сталинчи, акактай таза юбиляр үчүн тост көтөрүп, алтын кырдуу мүйүзгө толтура шарапты бир тамчысын калтыrbай көнтөрүп алып ийели!» – дептир. (*Экөө төң катыра жыргап күлүп калышты.*)

– Карт бөрүнүн тосту үчүн, ушу притчаны чыгарган азамат үчүн алалы, Сабыке (*Чынылардагы аракты алып ийшиет*).

– Ко-ош. «Аргасыз – уйкучу, арамза – күлкүчү» деген ушу, Сабыке. Притча болбосоң коё кал! Өзүң айткандай такыр башка кепке өтүп кеттик көрүнөт. Кана, анда, өзүндүн чоо-жайынды айтчы. Сен го менчилеп кийинки жылдары мурчтуу макала жазбай аяр, сак болуп алдың эле. Тиги үкөнүн тушоосун кескен да өзүнсүн. Анан каяктан сени кара теке сүздү?

– Кара теке эле эмес, сары чебичи кошуулуп сүздү көрүнөт сиягы. Балләэнин баары кокусунан болду. Ооба, кокусунан болду...

– Кокустан эч нерсе болбойт. Кокустуктун да себеби бар. Бир дагы окуя, ал түгүл, кичинекей кубулуш да жөн эле боло бербейт, жөн жерден эле чыга калбайт. «Ар эбептин себеби бар» деген сөз бекериинен айтылбаган. Мыйзамченемдүүлүккө баш иет. Бул аксиома. Даилидөөнү талап кылбайт.

– Мейли, сеники чын деп коёлу. Мен сендей байласоп эмесмин. Сен дайыма айтып, туу туткан Лениндин «Философиялык дептерин» да, Маонун «Танууну тануусун» да окуган эмесмин. Талаша ала турган чамам да жок. Өзүң айткандай ошол кокустуктун себеби да бар... Өткөн аптанын бейшемби күнүндө болду бул. Отпұскамды сүйлөшүп чыгайын дегем. Кабылдамада секретары жок экен. Кошкаалганы ачып кирип барбаймынбы. Түү-үү, жүзүкараныкы. Көзүң мындайды көрбөсүн. Айтсаң оозун арам болот... Меймандарга деп атайы саттырып алдырган диван, мамык отургучтар коюлган бурчта дырдай жылаңач экөө. Ооба, дырдай жылаңач...

– Жылаңачтык эрөөн-төрөөн болбой калбадыбы. Энеден жылаңач терөлгөнбүз, мончого деле жылаңач түшүп жүрбөйбүзбү деп калбадыкпы.

– Бул таптакыр башка жылаңач... Диванда дырдай жылаңач үкөбүз жатат. Устүндө... Тфу... Батыштын парнографиялык фильмдерин турраганы окшойт, үстүндө сен айткан сары чебич. Албарстыдай болуп, тебөсүнө түйгөн чачын жайып таштаптыр. Өпөң-чычан. Мээрип кетип аттыбы, улактай улам-улам маарап коёт. Менин киргеними туюшкан жок. Кайра кайрылып чыкканча шаштым. Эшикти ачалсамчы. Киргенде катуу жапкам көрүнөт, англис кулпусу тарс эте жабылып калган окшойт. Жаны, башкача кулпу экен. Такыр ачалбай буйдалым. Катуу-катуу түрткүлөп ийдим. Тигилер сезе калышты. Секирип турушту. Тетири карап туруп бердим. «Сволучь, шуркуя эшикти немеге бекитпей койдун, я?

Атайды жасадыңбы, я, атайды уюштурдунбу, я», – деп чебичин чандырга, кайрылып кетсе куйрукка тээп жатат, өз катынынан бетер. Чебичи, жана эле ботодой боздоп маарап жаткан чебичи, «лам» деп үн чыгарсачы. Теккиден да ырахат алып жаткандай көрүндү мага. Анан үкөбүздүн: «Атайды уюштурган экенсин, шуркуя», – деп кайта-кайта айта бергенде тигиниси жалбарып кирди: «Айланейин ака, атама тиейин, акмын. Акмын, дейман, атама тиейин. Калит чапылып жабылбай калган шекил. Өзүңиздин угулдун күнүн көрбөй калейин», – деп какшады.

– Кыргыз сексин көрүпсүн! Ырысың бар экен. Эми бу дүйнөдө арманың жок. Куй, тигининден, ошонунду белгилебесек болбойт.

– Урдум ошондой сексиңди. Биздин теленин эргулдарынын табитинин таасири. Күнү-түнү көрсөткөнү парнография, эротика. Биздикиндеги орус телеси деле көрсөтпөйт. Батыштын өзүндө деле мындаイラрды теледе, чоң кинотеатрларда көрсөтүүгө тыюу салынганын жакшы билесиң. Эгер, непада, парнография менен эротиканы пропагандалоо боюнча сыйлык, байге уюштурса, биздин радиотеленин президентине ыйгарса куп гана жарашып калмак. Бардык жерде – бардак. Кел, ичсе ичели... – Сабыр Атагулов арак куюп, тартып иет.

– Кел – кой дебей согуп калыпсың, кыргыз сексин көргөндөн бери делебең козголгон бейм.

– Кой, тамашаңды. Муну эл укпасын.

– Аягына чык, мынча болду.

– Эмнесин айтам... Этеп кийиниши окшойт. Мончого киргендей тердегеними айтпа. Куллуну ача албай койгонума көзү жетти белем, үкөбүз үлдүрөй басып келди жаныма. «Кечиресиз, агай, иттик бизден кетти. Сиз деле биздей жаш болгондурсуз. Тиги, сизди беш-он минуттан кийин кириң деп маган чакырган жок беле, агай. Атайды уюштурган болбосун?» – деп көзү чанагынан чыгат коркконунан. Башымды чайкадым. «Чынбы, агай?» – деп жалбарат. «Буюрбасын, тигининди бүгүн көргөнүм жок болчу. Кабылдамада эч ким жок экен. Өзүмүн бетим чымырап, жерге кирип кете албай турам. Эшикти кайра ачалбай койдум», – дедим. «Кечиресиз, агай, иттик бизден кетти. Сизден көп жакшылык көрдүм, өз атамдай көрүп калдым. Жакшылыгыңызды эки дүйнөдө унутсам ант урсун», – дейт.

– Ант урбайт, оою менен мындаиды.

– Салбырап жалбарып турса, оозума сөз келсечи. «Боло берет, боло берет», – дей берипмин. Анан «жаштык-мастык» деген сөз келди оозума. Ага «боло беретти» кошуп эки-үч жолу кайталадым. Ошондо тиги тириле түшкөнсүдү. «Туура айтасыз, агай, жаштык-мастык экен. Пайшамбилик жасайлыш деген эдик. Кечиресиз, улуг күн турбайбы. Улуг күн кечирим күн дешет ко. Сиз биздерди көргөнүңүз жок, биздер сиздерди көргөнүбүз жок. Шундайбы, агай? Бир жолу хоп деп



коюң, агай. Эки дүйнөдө бу жакшылығыңызды ям унұтпаска ант беремин», – дейт.

– Аntyна туруп, абышқа деп ат мингизгени жаткан турбайбы...

– Кер какшығыңды койсон боло, Касыке.

– Кош жаак капканга күп кана чалтырган бөлтүрүктү – күчүк кылам дегенини айтып жатам. «Күчүк багып ит кылдым, кутуруп кетип бир күнү, балтырымы канатты» болгон тура.

– Так өзү. Ошо жарапуу жырткыч болуп кеткенинен азуусун көрсөтүп жатпайбы. Анан эртеси экөөнү төң иштен көргөнүм жок.

– Пайшамбилигин уланткан го, чебичи менен. Чебич демекчи?! Сой-куларды илгертен эле «чебич», «эчки» деп аташчу. Эмнеге дебейсиңбى, билсең, бир да жаныбар өзүнүн уят жерин, эчкilerдей, чычаңын сырдайтып, ачык көрсөтүп жүрбөйт.

– Кызык. Этiбар албапмын... Анан эки күн удаа эс алдык. Дүйшөмбү күнү, кечээ кечкурун өзү телефон чалат: «Агай, кирип кетсениз», – деп. Өзүмүн бетим чымырап көрүнбөйүн деп жүргөм. Тиги чебичтин бетин кантип карайм деп. Кудай жалгап, ал кабылдамада жок экен. Кирип бардым. Саламдаша да алганым жок, өзүмөн өзүм уялыш. Тим эле эпилдейт чиркин. «Агай, оо күнү биз Сизге жудаа уят болдук. Кечиресиз. Сиздин жакшылығыңызды унұтсак ант урсун... Ачык айтың, агай, сизге Салия мурда-кийин кайрылбадыбы». «Жок, бу келин жаңы эле келбедиби. Сүйлөшкөндөй да боло элекпиз. Бейтааныш, кичүү кызымдай жаш келин менен эмнени сүйлөшмөк элем. Билесин, өзүң деле менин мүнөзүмдү», – дедим. «Ол да ошондой деди. Ырахмат, агай, шо күнү, кийин ям пас-пас кылыш, кеп чыгарбаганынызга. Сиз, оо, үч ай мурун алтымыш бешкө чыктым деп жүргөн едициз. О кезде, бизде бийлик жок еди, орун басар едик. Шол юбилейди белгилетелик», – дейт. «Алтымыш беш юбилей эмес да. Уят ко. Үч ай өттү», – дедим. «Алтымыш беш – юбилей, пайгамбар жашы. Аны белгилөө хеч уят эмес. Персональный пенсияны оформить эттиreibиз. Демөөрчүлөр табабыз. Ак төө чепкен, суусар тебетей кийгизебиз. Ресторанда азем менен өткөрөбүз. Анан иштей бересиз. Эртең пенсияны оформить этип коюш керек агай. Женелдиктери көп болот. Хоп деп коюң, пенсияны оформить эттире берелик», – деп айткан. Анан бүгүн мамилеси эки ача.

– Эки ача эмес эле, капканга кайра өзүндү түшүргөн тура. Онбогурдуң тарткан тузагын кара. Пенсияны оформить этип, «айда пошёл, айтканым ошол» дейин дегени. Эртең чечилет тура сенин да маселен.

– Ооба, эртең деп айтты жана.

– Менин да маселем эртең чечилет. Эртең чечилүүчү маселелер үчүн дагы бирден алалы. – Эми Касым Мусаев арак куюп берет. Экөө төң тартып иишишт.

– Ыя, Сабыке, бу бокмурун менен кырчылдашпайлышы?! Өлбөгөн жерге чейин барбайлыбы?! Баарын, баарын, сойкулугун да чукуйбуз. Эм-

небизди коротобуз? «Пролетариат өз кишининен башканы жоготпойт». Же биз пролетарчы эмеспизби?!

– Болгонбуз бир кездे. Азыр заман башка.

– Пролетарлар, жакырлар жокпу анда?!

– Ой, Касыке, ай. Биздин сөздү ким угат? Кайсы Маскөөң, кайсы Цекан бар?!

Ак үй турбайбы!

– Кайсы ак үй?! Анын сырты эле, өнү эле ак, Ак таш үй ал! Эми тегереги бийиктиги эки саржан темир коргон үйгө айланбадыбы. Чычкан болуп жөргөлөп, чымчык болуп учуп кирбесен, башка арга да жок, бизге окшогонго. Ажонун өзү эл алдында коррупция менен мафия жетинчи кабатка жетти деп отурган ак үйбү?

– Ажонун өзүнө жазабыз!

– Аны ага жеткирбейт, көрсөтпөйт. Биздей журналист эмес, аттуубаштуу эл жазуучусунун алты жолу жазган катын албаганын уктук ко. Атактуу аксакалдар менен жолугушуу уюштурушканда, аксакал алты кат жазганын ажого айтса, таң калып: «Мен Сиздин катыңызды көргөн жокмун», – деп айтпады беле.

– Эмне «көзүм көрбөсө – көтүмү бөрү жесин!» – деп башты каталыбы?!  
Башы жок бака, көзү жок көгөн бололубу?!

Телефон шыңгырайт. Сабыр Атагулов эмес, Касым Мусаев алат.

– Касым Мусаев угуп атат... Телефонду коюп койду, атаңдын оозун урайын.

Телефон кайрадан шыңгырады. Дагы Касым Мусаев алат.

– Да. Сабыр Атаголовичпи? Мына азыр алат. Ме, сени сурап атат...  
Эргешалынын үнү... – Сабыр Атагулов трубканы алат.

– Мен угуп атам. Эргешалысыңбы. Азыр колум бош эмес... Кечке да бошбойт... Себеби... Себеби... Биз деген... биз деген... пен-си-оо-нербиз! Биз деген арак ичип атабыз! – Трубканы тарс эттире коюп коёт. – Ата көрүлөр, хоп деп коюң дегиси бар... – Сабыр Атагулов чыныларга дагы арак куял. – Алдык, биз деген арак ичебиз, бүт кыргыздар арак ичип кетсе, самопал ичип жатса, биз эмне үчүн ичпейбиз. Ичебиз! Же биз патриот эмеспизби?! Элден чыгып калалыбы, ыя, Касыке. Элден бөлүнбөйлү, чогуу бололу. Тирүү болсок бир кырда, өлсөк бир коктуда болбойлубу? Же биз кыргыз эмеспизби, ыя Касыке?

– Кыргызың! Ичели – дуулдасын ичеги! Ооба, биз баарыбыз, кыргызбайбыз бу күндө! Кыргыздын түбүнө кыргыз жетет! Кыргыздын түбүнө арак жетет. Атаңдын оозун урайын, иуда Горбач айткандай: «Процесс давно пошёл. Аны ускорить кана этиш керек!»

Алар арак ичип узун кепке түшүштөт. Угулбайт. (*Пауза. Сценанын оң тарабы күнүүрттөнүп, сол тарабы жасырк болом.*)



\* \* \*

Редактордун кабинети. Абдынасыр Исаков өкмөттүк байланыш телефонун алып номерлерин бурайт. Бир аздан соң жооп болгонсуйт.

– Саламатсызыбы, урматтуу генерал! Бу мен, Исаковмун, өкмөттүк газеттен. Аа, дароо тааныңдыңзыбы. Ырахмат. Чекисттерге айла жок да. Жөн-жай десе деле болот. Мешайт эткен жокмунбу? Совещаниеиз барбы? А жокпу. Интервью уюштуралы дедик эле. Өткөн кеңешмеде элге отчет берип тургула деген көрсөтмө болбоду беле. Ошону Сизден баштайлы деп кенешейин дедим эле. Кандай дейсиз? А ыракмат. Орун басарым барат... Назаров Эргешали... Ооба, ооба, суроолорун алдын-ала жазып берип коёт... Сөзсүз... Эртең саат ондобу. Хуп болот. Генералдык жаны форманыз менен түшкөн сүрөтүңүз болсо абдан сонун болоор эле. Бакыйтып чыгарып коёлу... Скромныйлык абдан жакшы деңизчи. Бирок газеттин өз функциясы, өз вазипасы бар эмеспи, сүрөтсүз болбойт... Ырахмат, дароо түшүнгөнүнүзгө. Баса, тенинс кортуна барбай калдыңыз го... Түшүнөм, түшүнөм. Күнү-түнү. Иш чачтан көп... Антсе да спорт деген спорт да. Форманы кармап жүргөнгө чоң өбөлгө. Ельцин деле ойноп жүрбөйбү... Стресссти снимать эткенге бавар, голлан пи-восу да миндин бири эмеспи. Жолой Аликеевичкиндеги сауна болсо, ага не жетсин. Бир алтанаын түйшүгү – бир saatta шору менен чыгат эмеспи... Чакырып атат ко... Кечиресиз, бир кичине етүнүч бар эле. Ушуну Сизге айтуунун өзү деле ыңгайсыз, уят бизге, өкмөттүк газетке. Бизде чийинден чыккан аракеч абышкалар бар. Күндө ичишет. Күндө мас. Участковойлор келбейт экен, гезитчилер, корреспонденттер менен байланышпайлар дешеби, айттор, билдиришсе деле келип кетип калышат. Күндө ичишет, бутка чалынып темтендеп, кызматчыларга тынчтык бербей коюшту. Кууп иели десек, өзүбүзгө уят, коллегия мүчөлөрү. Эски фанатик-большевиктер, арызчылар. Компартиясына таянышат го кейпи. Мазени алды. Бүгүн да таң атпай мас. «Интернационалды» ырдал үйдү үч көтөрүп жатышат. Уяласың сакалдуу кишилерден. Уйынчылдар барыңыздар, эс алышыздар десек болбойт. Тартип бузуп жатышат. Ошолорду соолуктуруп койсо, айдал ийгенге бизге да жакшы факты болоор эле... Ырахмат, ырахмат. «Бүркүттөн» азыр жибертесизби. Эң жакшы. Күбөлөрбү? Толтура. Бүт колектив кыжырданып эле аран турат... Туура айтасыз, бир күн соолугуп чыгышсын. Ырахмат, ырахмат. Күтөбүз... – Трубкасын басып, кайра номер терет.

– Эргешали кирип чыгың...

Эргешали заматта жетип келет.

– Бу эмне чuu, коридордо ырдал жатышабы?

– Айттым эле го, жана тиги абышкалар мазе куруп жатышат деп.

– ЭМВЫДыдан телефон чалышты. Силерде пьянка устраивать этип жатыпсыңар деп. Аякка телефонду ким чалды? Сен эмессиңби?...

– Коюңузчу, Абдынасыр Исакович. Сизге кеңешпей кадам иш жасабайм да. Башка бирөөлөр болсо керек. Же коншу гезиттин кызматкерлеридир.

– Туура айтасың. Ошолор. Бизге атаандашып калат эмеспи. Жаманнatty кылалы десе керек. Мейли, өздөрүнөн кетсин. Баары бир факты деген факты. Тигилер «Бүркүтүн» жиберебиз дешти. Тосуп алыш көрсөтүп кой. Күбөлөр талап кылса Айдар менен Төлөндү кошуп бер. Өзүн барба. Атайы уюштурду дешпесин. Караба, эртең пенсияга жакшылап узатып коёлу деген ойго кайра келдим эле. Карабайсыңбы, өздөрүнө өздөрү кылышканын. Антсе да эртең маселелерин карап коёлу...

– Хоп болот.

– Барып күтүп туруң, аларды быякка жолотпоң... (*Пауза. Сценанын сол тарабы күңүрттөнүп, оң тарабы жарык болот.*)

\* \* \*

Кызып алышкан Сабыр Атагулов менен Касым Мусаев кошулуп алышырдан жатышат:

– Бер команда, маршалдар,  
Чепке барып турабыз.  
Мин-миллион жоо келсе да  
Бириisin койбой кырабыз!  
Бап-бап-бап-бал  
Бапа-бапа, бап!..

Эшик кагылат. «Милиция!» – деген үн чыгат. Сабыр Атагулов эшикти ачат. Зонкайгон үч «Бүркүтчү» кирип келет. Алар менен кошо жаш кабарчылар Айдар, Төлөн кошо кирет.

– Ыстаршый лейтенант Ысманов. Документтериңдерди бериниздер!

Тигилер күбөлүктөрүн сунушат, Ысманов документтерди окуп тигилерди карайт.

– Бөлүм башчылары, коллегия мүчөлөрү дагы! «Балык башынан сасыйт» деген ушу. Коомдук жайда арак ичиш, коомдук тартипти бузуп, хулигандык кылып отурганыңар кандай?! Сакалдуудан нарк кетсе, жаштарга кандай тарбия беребиз. Ыстаршына Ысмайылов, акт түз. Күбөлөрдү жаз. Вещественный доказательствого тиги липт бөтөлкөнү, түбүндө жүз граммдай калганынан өйдө көрсөтүп, колбасасын кошо каттап ал... Эл этке жетпей жатса, булар колбаса менен арак ичишет турбайбы! Вытрезвителде калганын ичиребиз, закускага колбаса чайнайсыңар. Вот эмне үчүн бизде преступление көп. Дал ушу силердейлердин айынан. Так силерден баштап чара көрбөсөк, коомубуз онолбойт. Даңылдал эски, аморальный, коммунисттик ырларды ырдайт. Кызматкерлердин ишине



тоскоолдук кылат, хулигандык иш жасашат. Ыстаршина, бүттүңбү?! Күбөлөр, кол коюнуздар...

Айдар менен Төлөн мойнунан байлаган иттей болуп, тиги эки агайынын жүзүн карай албай кол коюп беришет.

– Сиздер да кол койгула!

– Жолдош старший лейтенант Ысманов, сиз сурек жүргүзгөндөй кимсиз? – деди Касым Мусаев.

– Мен «Бүркүттүн» отделениесинин командири – ыстарший лейтенант Ысмановмун!

– Анда сиз өз ишицизди, өз кызматыңызды аткарыңыз! Бизди кармоо сиздин функцияңызга кирбейт.

– Мен буйрукту аткарууга милдеттүүмүн!

– Кимдин буйругун?

– Начальствонун. Керек болсо, министрдин!

– Эмне, министр өкмөттүк гезиттин коллегиясынын эки мүчөсүн айдал кел деп буйрук бердиби?!

– Гражданин... Мусаев, көп башты оорутпаңыз. Коомдук жайда мас болуп, хулигандык кылдыңыз. Бул факты. Күбөлөр далилдеп отурат. Бизге ошо жетет. Журналист болсонуз эле сизге управа жокпу?! Дагы сакалдуу, атамдай болгон киши экенсиз. Жөн жүрбөйсүзбү. Андай кыйын экенсиз, законду билет экенсиз, эртең териширип алыңыз. Азыр Сизди, бу кишини, гражданин Атаголовду да, соучастник катары вытрезвителге тапшырабыз. Буйрук ушундай!

– Эртең теришириет дейсизби?! Эртең чечилет турбайбы?! – деди Касым Мусаев.

– Эртең дейбى?! Бу эмне дейт, ыя Касыке?! – деди Сабыр Атаголов.

– Ооба, эртең чечилет! – деди старший лейтенант Ысманов.

### Көшөгө.

**P.S. Кошавтор режиссёргө – эффект үчүн гана эмес, баяндын логикалык корутундусу катары кошумча эпизод. Кошоого жабылары менен кайра ачылат.**

Актёрлор: «Автор! Автор!» – деп үн чыгарышат. Залдан – алдыңкы катардан «автор» сахнаны көздөй жөнөйт. Сахнага көтөрүлчү төпкүч менен чыгып баратканда, алдыңкы катарлардын биринен үн басаңдаткычтуу тапанчанын «дүп» эткен добушу жсана жарк дей түшкөн жсалын көрүнөт. «Автор» сүрдүккөн боюнча сахнага үстөмөндөп жыгылат. «Атын салышты!», «Атын салышты!» – деп чуулдан иет актёрлор. Кошоого дароо жабылат. Залда да, сценада да жарык очуп капкараңы болот.

Февраль, 1998-жыл.



**ШЕРМАТОВ Абдил**  
– 1942-жылы 25-апрелде  
Талас обласынын азыркы Манас районунда, Манас айылында төрөлгөн.  
Адистиги боюнча филолог. Пржевальск (азыркы Каракол) шаарындагы педагогикалык институтун бүтүргөн. Мектепте, басма тармагында, кыргыз радиосунда. Улуттук илимдер академиясында, жогорку окуу жайларында ар кандай кызметтарда иштеген. Көркөм котормо, ишим жасана журналистика менен алкетенет, поэзияга ышкылуу. Махмуд Кашиги-Барсан Чыгыш университетинде дарс окуйт.

## Поэзия



### Мизинсиз сезимдер

Умутторұп шам болуп жылтылдаган,  
Үнүн тыңшап өкінәндүн тырсылдаган.  
Күтүп жатсам сен келип чакан бөлтөм,  
Толуп чыкчу күлкүгө шыңқылдаган.

Кәэде туруп бүдөтүк күтөндөнөм,  
Кайра сөзгө мас болом «Сүйөм» деген.  
Түндүн, күндүн откону түк билинбей,  
Айрылыштай ушинтип жүрөм дегем.

Кумарыңа чынжырсыз кишендеген,  
Сөздөрүңө тағдырап «ишен» деген,  
Жетеленин жүрүптүн эти ойлосом,  
Барбандаған ары жок киши өндөнөм.

\* \* \*

Сен тарапты төрөзеден,  
Карайт көзүм тешилип.  
Же үзүлбөй үтүт деген,  
Турам күмдай эшилип.

Табият да сыртын салып,  
Тунжурайт сен тараптар.  
Үбөлөнөм чытчымдалып,  
Тышта болсо аппак кар.



*Карды тиктейл тынбай жааган,  
Анын аппак ыраңын.  
Аппак бүгүн бүткүл аалам,  
Аппак сенин чыфайын.*

*Жандуйнөмдө бороон-чапкын,  
Тынч алалбай көңүлүм.  
Ойлор келет бозгун-аззын,  
Сыздайт сол жак өңүрүм.*

*Анан сени терезеден,  
Карайм көзүм тешилип.  
Санаа кыйнайт курттай жеген,  
Турам күмдай эшилип.*

\* \* \*

*Ілан күчөп таарынычка ууланып,  
Тұрганыңды көрсөт жаға тууралып.  
Салқын тартып түнжурашың көбейдү,  
Мурдагыдай сүйлошө албай куурадык.*

*Билем, жаным, жан сыздатат ии тилип,  
Көпкөндүктөн менден кеткен итчилик.  
Билдирибейин деп аракет кыласын,  
Турса деле анын баарын ич билип.*

*Жан оорутса күнкүл-тыңкыл дешибиз,  
Эске түшөт чакан төмир тешибиз.  
Кең киргенде карандаш суу камырдан,  
Биз бир уклупш татак жасап жечибиз.*

*Алоолонуп анан оттун күйгөнү,  
Түк түгөнбөй сүйүбүздүн сүйлөмү.  
Жатар элек токол талды толтуруп,  
Тағс унутуп бүт ааламды, дүйнөнү.*

*Мешите чоктун көзү бизге кызарат,  
Тышта тоолор түнжурашчу чычалап.  
Айсыз түндүн жылдыздары түртүшүп,  
Тураф эле терезеден шыкаалап.*

Жүрөктөрдү тенцтайлашип туйлаган,  
Бактыбызды токол тамга сыйбаган.  
Күлкүлөрдү үйдү үч-төрт көтөргөн,  
Мен жоготуп аламбы деп кийналам.

Эми ал мезгил кайфа ордуна келеби,  
Калл оштонуп турғлонө албайт мен эми.  
Кантип сууруйт! Абайсыздан жаңылып,  
Жандуйнөндү жафалаган жебени.

\* \* \*

Кир жугузбай эң бир кымбат санаган,  
Кишин сатса ардактаган, аяган.  
Астын-ұстұн болуп дүйнөң заматта,  
Жаңын, сыздап жабыркайсың сен анан.

Жолок кылып «Мин бир тұндағы» бүттөгөн,  
Сени алпештеп чын дилимден күтчү элем.  
Азыр ойлоп арсыз жоруктарыңды,  
Итчен сиңип тиң бир ирет бүктөлөм.

Арманымды – айтып бүткүс тил менен,  
Пенделерден сен биринчи билди элең.  
Денем үркөт бүгүн аны ойлосом,  
Кантем, кантем кончулду кирдеген.

## *Разак досум*

Айтчы, досум, себеп болду этине?  
Кабарласың келемин деп жеғиме.  
Көңүл өзгүп, айла куруп турғанда,  
Мындаи ниет дем кошор эл демине.  
Камын көрбөй жалаң кара курсактын,  
Жөлөк болор кезинң келди элиңе.  
Бүгүн кийын, досум, элдин абалы,  
Әртөңцибиз санга бөлөт санааны.  
Кысталышта кыйыр же түз жол табар,  
Көздөн учат көк жал эрдин карааны.



*Чынын айтсам, кара күчкө жулуунуп,  
Төш каккандан калкың жаман тажады.*

*Гезиттерден арсылдашип Церберлер,  
Мээнди чагат оозу тенен желгендөр.  
Иттин кара канталындай көбөйдү,  
«Аргымактын кашкасында» делгендөр.  
Өздөрүнө өзү гений көрүнүп,  
Ош, Таласка, Көл, Нарынга бөлүнүп,  
Баратышат жабалактан шайлоого,  
Парламенттен орундуктар көрүнүп.  
Алды жакта акчалуулар күркүрөп,  
Ооз толтуфа убадалаар бүркүлөт.  
Башы айланып, билбей этне кыларын,  
Байкуш элинг турған чагы түцкүрөп.*

*Денем үркүп, мен жакамды карманым.  
Баарынан да баш-көз болчу тыктылаар,  
Караан болуп келбеди го арман күн!*

*Эфи чаныт таштап кеткен катындаи,  
Эрөөн болбой калды боктоп асылтай.  
Келип калса кейибесин деп ойлон,  
Айтып жатам сенден, досум, жашырбай  
Анан дагы элибизде адат бар  
Акча берсе турған жерден сатылтай.*

*Жугундукор атка көнүп колоктоп,  
Жүз сол үчүн жүгүрүшкөн сороктоп.  
Элин корут өзүнө өзү түкүргөн.  
Ата Жүртүм ыйлап турат шолоктоп.*

## *Жооп*

*Ооба, мен да сендей толеранттуумун,  
Сендей «айры буттуу, алма баштуумун».  
Тарыхы бар калктын уулу катары,  
Атын сыйлайт ар бир Адам аттуунун.  
Жашаган соң арасында алафдын,  
Куду сендей тапилеге аяртын.  
Бирок бирөө кордойт десе кыргызды,  
Бак талашып баш кескенге даяртын.*

## *Сенин суротүңү*

*Бек калкалап дос-тамырың жердесин,  
Орундукта отурушуң, келбетин,  
Кийингениң, буют-тайылт үстөлүң,  
Айтып турат: тай талкандуу жердесин,*

*Алдын-жуттум жайыңды эл кеп кылып,  
Отурду дейт орундукту бек кылып.  
Жылма өңүңдөн бир билинбейт келгениң,  
Далай элдин ырыскысын жеп тынып.*

*Ойлонбостон ошолордун убалын,  
Күндөн күнгө күчөп куру дымагын.  
Элдин башын айлантканга эпчилсин,  
Сөзү менен демократиянын.*

*Эл билгенден алалата сынчылсың,  
Кара күчкө төшүңдү урта чынчылсың,  
Сенин ушул суротүң кубулта,  
Уят гана жетпей турат бир чылчыл.*

\* \* \*

*Сары түскө айланып жашыл талаа,  
Жүдөй түштү кечээги жашыл калаа.  
Арча гана койкоёт жашыл бойдон,  
Күзгү шамал канчалык асылса да.*

*Шамал күчөйт аркырап жаалын салып,  
Булут жылат астандын баарын жабып.  
Күштарф кеткен капкачан ысык жакка,  
Карға калган шаарда жаагын жанып.*

*Шаарга да түшөрүн күздө бүлүк,  
Байкабайтын айылда, түздө жүрүп.  
Сагынычка жык толуп турат азыр,  
Сары түспөл айылым түшкө кирип.*

---



## Проза



# БАЯГЫЛАР

(Аңгеме)

*... Кош бол эми Ала-Тоо – Кыргыз атам,  
Ак карларың эрибес – Акак апам ....  
А мен болсо эмитен эрпін атам,  
Кош бол эми Ата Журт ...  
Кучагыңды күчактап ... эркин жсатам ...*

**Мурза ГАПАРОВ**

Мурза байке экөөбүз ата-баладай да, ағанидей да elek. Аны мен, негедир, көп эстечүмүн, азыр болсо ого бетер көп эстейм. Мурза байкенин көзү тириүүсүндө ак дилимден ага арнат, аңгеме да жазғам. Ал өз мезгилинде Мурза байкем экөөбүздүн сүймөнчүк гезитибиз «Агымга» жарыяланган. Аңгеме жарыяланғандан кийин көп оттой ага капыл-тапыл жсолугут калдым. Ал: «Бейшен, айланайын, сени издең таппай жүрбөймүнбү. Жанағы Алымдан (Токтомушев) үйүңдүн телефонун сурасам, башканыкын берип койгон оқишийт, чалсам эле тили бурууларга туши болчу болдум ... Сенин аңгеменди окугандан кийин мени дагы канча кыз-келин жасакшы көрүп, сүйүп калды болду экен ...» – деп жадырат кубангтан. Анан экөөбүз бар жерде отуруп, уч саатка чукул сыр төгүшкөн elek (бул жөнүндө өзүнчө жазармын). Бир маалда эле Мурза байке ордунан шак ыргып туруп, саатын карап: «Бейшен, бизде («Манас» университетинде) бир түрк катын



**УСУБАЛИЕВ Бейшебай**  
Нарын обласынын Тянь-Шань (азыркы Нарын) районунун Оттук айылында 1954-жылы туулган. КУУнун филология факультетин бүтүрғон. Кыргызстан Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. «Түркүк», «Көз», «Түтүн», «Түн» аттуу прозалык жыйнактардын жасана «Кыргыз филологиясы жасана филологиядору» деген көлөмдүү монографиясы баш болгон 150дан ашыу илимий эмгектердин автору. Филология илимдеринин доктору, профессор.

бар, ошол катын биздин бөлүм башчыбыз болчу, бүгүн биз менен коштосуп, Түркияга биротоло кетмек. Узатууда мен да сүйлөшүм керек, элди күлдүрүшүм керек!..» – деп шашылып жөнөп калган.

Мен аны артынан карап туруп, өзүмчө шыбырагам: «Арыктап кетиптири ...» Бул биздин акыркы жсолугушуубуз экен – ушундан бир ай отүп-оттой ал ерин кетти...

Мына, андан бери билинбей эле тогуз жыл отүптур.

Эгер бул дүйнөнүн жалгандыгы чын эле чын болсо, эгер адам жасы чын эле түбөлүктүү болсо, анда Мурза байкенин арбагы бир козголуп, мен жасын жасаткан ар бир тамганин тегерегинде чымындай жасы чыркырап, чарк айланып жүргөн чыгар. Мурза байке кыргызбайлар деп тегеренип-тегеренип кетер эле, анда ошол кыргызбайлар жөнүндө жазған ушул чыгармам анын бейитине койгон гүлчамбарым болсун! ...

Алар төртөө болучу. Жол тоскондорду айтам. Баары жардамга келишкендөр. Анда жайкы каникул учурунда университеттин экинчи сорттугун окутуучуларын (илимий даражасы жокторду), аспиранттарын, кош бойлуу болууга үлгүрө элек лаборанттарын айыл-айылдарга жардамга жиберишчүү. Ошолордун бири катары булар да жардамга келишкен. Бүгүн үйлөрүнө кайтып баратышат. Бир жумадан кийин окуу башталмак. Бир жарым ай катуу иштешти. Чарчашты. Чөп чабышты. Болгондо да токойдун ичинен. Топ-топ болуп иштешти. Математик менен физиктер өзүнчө кетиши, химик менен биологдору өздөрүнчө кетиши ... Анан кайдан-жайдан экени белгисиз, филологдор менен тарыхчылар кошуулушуп, бирге иштешип калышпаспсы. Баса, булар (жардамга келгендердин баарын айтам) бир-бирин беш колундай жакшы билишет. Бирок бул бир жерде, жашыrbай айтканда, университетте далай жылдан бери чогуу иштеп келатышкандыктарынан деле эмес. А ошол далай жылдан бери экинчи сорттон өйдө көтөрүлө албай, жардам берүүгө айдалуу бактысынан ажырай албай жүрүшкөндүктөрүнөн. Булардын баарын бул айылдагы чондордун баары (бригадир, башкарма, агроном ж.б.) да жакшы билишет. Өзгөчө бригадир. Буларды көргөндө тим эле энеси эрекек төрөгөндөй сүйүнөт десен. Анткени эрмек табылып отурбайбы. Кичине кыймылдасанар боло деп жергиликтүүлөр менен чабышып жүргүчө, экинчи сортко киришсе да, алардын ақылдуу сөздөрүн, жорук-жортуулдарын угуу жыргал да. Бул жолу да сүйүндү. Эски клубдун жанында топурашып турган жардамчыларды көргөндө эле, сүйүнгөнүнөн эмне дешти билбей, кыйлагага жадырап турду да, анан адатынча жарылып кетти:

– Эми агайлар, өзүнөр билесиңер да. Баягы эле жеринер, баягы эле ишиңер. Баягындай эле кыймылдамай ... Анан баягындай эле ...

Муну баары түшүнүштү. Айда сонун түшүнүштү. Бригадир айтпаса деле түшүнүшмөк. Мына, баягы эле жеринер дегени – токойдун арасы,



баягы эле ишинер дегени – мокок чалгылар менен чөп чабышары, баягындей эле кыймылдамай дегени – бир же эки сол эптеп тарткын да, түшкү тамакты күтүп, бактын көлөкөсүндө отура бергиле дегени. Анан баягыдай эле ... деп келатып, калганын жутуп албадыбы. Туура кылды. Анткени баягыдай эле ... дегенин баары тек жакшы билишет да. Эки солду тартышкан соң, бактын көлөкөсүндө жөн отура берген, же солуп жата берген уят да. Кичине болсо да, душман көзүнө көрүнүшүн, кыймылдамыш болуп турушуң керек да. Ооба, кыймылдашышат. Топ-топко бөлүнүшөт да, челкилдеше башташат. Челкилдешкени ушул – карта ойношот. Убакыт зымырайт, а буларга анын зымырап жатканы сезилип да койбойт. Качан гана чалғы чыңагычтын эшеги айкыра баштаганда, кара филолог (бул – олбурлуу киши, ошон үчүн курсагы тез ачса керек) селт этип:

– Балдар, токtotкула картаңарды. Эшек айкыра баштады, тамак ичер маал болду окшойт, – дейт да, ордунаң ыргып турат.

– Эшегиңди!... – дейт оюндуң кызуусуна жаңы эле кирип бараткан, көзү тостойгон филолог кыжына. – Жаңы бүйүрүм кызып келатканда... Айкырып... Ушул үчүн эшек да!..

Кызык, ушул маалда ар жактагы бактын түбүндөгү чоң ташка кыңкайып, же тириүү экени, же өлүү экени белгисиз, козголбой жаткан тарыхчы-аспирантка да жан кирет десен:

– Кандайча тамак ичээр!.. – дейт ал саатын карап элэндей. – Дагы беш мүнөт бар да. Эшегиңер туура эмес...

– Эшектики туптуура! – дейт аны толук сүйлөтпөй, бери жактагы карта десе жантыгынан жата калган жаш филолог. – Эшектер өмүрү жаңылбайт, алар туптуура айкырышат. А сенин саатың дайыма туура эмес, дайыма беш мүнөт артта калат. – Анан өзүнчө эле сөгүнө кетет. – Энеңди урайын десе, эшектики туура эмес деп, өзүң шалдай болуп солуп жатсан, саатың деле сендей эле шал да...

Аңгыча кара филолог эки жагын олуттуу карап коёт да, баскыла дегенсип көч баштап жөнөйт. Калгандар үн-сөзсүз анын артынан ээрчишет. Бир гана тарыхчы аспирант басар-басмаксан болуп өзүнчө ыргылжың да, өзүнчө кыжалат: басып келатып эле токтоп калат да, саатын карап башын чайкайт, анан көнүлсүз кадамын улайт, көп өтпөй эле кайра токтойт да, саатын карап кайрадан башын чайкайт. Акыры тээ алдыда бараткан жалпы топтун жетекчисин көрөт да, санаасы тынгандай кадамын ишенимдүү шилтей баштайт.

Аз жерден унутуп кала таштаган турбаймынбы, бу жардамчылардын бир жалпы жетекчиси сөзсүз болот. Ал филологго да, тарыхчыга да, математикке да... айтор, баарына жетекчилик кылат. Көбүнчө башкарма менен жүрөт. Даражасы боюнча бу сорттогуларга да кошулбайт. Анткени илимдин кандидаты да! (Илимдин докторлору башынды алам десен да, жардамчы болуп келишпейт, анткени алар илимдин докторлору да!)

Ошол жалпы жетекчи, илимдин кандидаты, кээде чокчондоп текшерип калмай адаты да бар эле. Кесиби – тарыхчы. Бир күнү эртең менен баарын тизип алып кечиккендерди, эчтеке иштебей, керээли-кечке карта чабышып отургандарды түз эле ректоратка билдирип, иштен айдатарын айтып, каарый баштады эле, аны менен курбалдаш, экинчи сорттогу жанагы кара тарыхчы тигинин оозун аппак кылып таштаган:

– Сен кайсы арыңа чыкчырыласың, ыя?! Болуптур, отузунчу жылдардагы комсомолдор деп эптеп кандидаттыгыңды жактап алдың. Эмне, ушунуң мактанаасыңбы?! А баягыңды билесиңби, Пётр биринчи ким десе, Пётр биринчи социалисттик революциянын негиздөөчүсү деп ГОС-то шерменде болбодуң беле... Биз деле кишибиз, кечигебиз, үй-бүлөбүз, балабыз бар дегендей. Балдардын энеси бар дегендей. Анан...

Эл дымый түшкөн да, анан кыраан-каткы болушкан. Тиги болсо, колун шилтеп басып кеткен. Ошондон бери текшергенин койду. Өзү менен өзү. А анын катыгын берген тарыхчы ошондон бери дердайип жүрөт. Кадыр-барктуу. Өзү болсо жетекчи курбалдашын кийинчөрөөк мактап калчу болду: «Эси бар да!.. Бир айттым эле, ошондон бери тизгинин тартты да койду. Акылы бар да...»

Мына ушул топ, филологдор менен тарыхчылар бүгүн үйлөрүнө кайтып баратышат. Бир жарым ай жүрүштү. Чарчашты да. Арийне, арачородо үйлөрүнө барып-келип жүрүштү дечи. Өзгөчө үй-булөсү барлары. Буга бойдок бир аспирант таңдана берчү. Ал жума сайын эле үйлөрүнө салып-уруп жөнөп калгандардын ар бирине:

– Ай, байке, бая күнү эле барып келбедиңиз беле. Эми бүгүн да жөнөп калдыңызыбы? Эмне бар, жөндөн-жөн эле акча коротуп... – деп өзүнчө кыжалат боло берчү.

– Ээ, иним, – дечү алар олуттуу, – үйдө бала-бакыра бар дегендей... Аларды сагынаасың дегендей... – Анан сырдуу жылмайышып. – Анан да балдардын энеси бар дегендей... Анан ошол балдардын энесинде бир ишим бар дегендей...

Муну укканда, тегерегиндегилер каткырып калышчу. А тиги аспирант өзүнчө таңдана күнгүрөнүп койчу: «Бир иши эмнеси?..»

Ошентип, филологдор менен тарыхчылар үйлөрүнө кайтып баратышат. Бирок баары эмес. Жаштары гана. (Калгандары кайда отурушканын анан айтып берем.) Балээ мындан башталды. Кечээ бир солдон тартышып, эс алышканы картага жаны киришкенде, карт тарыхчы сөз баштап калбаспы:

– Балдар! – деди ал шыдыр эле отургандардын намысына тийип. – Айт-кылачы, биздин математиктерден эмнебиз кем? Мына, алар кечээ бир жараган козу союп жешиптир. Мага аны мени менен кошо жаткан, конуругу таш жарган (ошонун конуругуна кантип чыданап уктап жүргөнүмдү да билбейм, атандын оозун урайындын баласы десе), ошол математик бала



айтып келбедиби. Кечкурун эле оозу-мурду майланашип, свежий эт жыттанып кирип келбеспи, ой кайдан дептирмин саламга келбей эле. Ээ, байке, эмнесин айтасың бир чардадык да, акча чогултуп бир жараган козу сатып алдык да... Анан чардадык дейт. Эт да болду, тигиниси да болду дейт...» Анан биз эмне, алардан биздин эмнебиз...

Бул кара филологго жага бербей калды:

– Чын эле, ошол жаман математиктерден биздин эмнебиз кем, ыя? – деди ал тигини толук сүлөтпөй. – Атасынын көрү... Анан эле эсине бир нерсе түшкөндөй, капысынан тык токтой калды. – Анан... Анан... Кеп-сөз болбойбузбу, ыя, тигилерге жетип калса...

– Кимдерге, кимдерге?!. – Тосток филолог негедир ачуулана кетти. – Деги эмнени жетет деп жатасың?..

– Жетет дегеним деле жок, – деди кара филолог жалтактай, – кокусунан жетип калса деп жатам. – Титирей кетти. – Ректораткачы. Анан ... Иштебей эле ичиp жүрүшөт дешип ... Анан ...

Муну укканда баары дымый түшүштү. Бир гана жаш филолог өзүнчө сөгүнө кетти?

– Бүжүрөгөн эненди! .. Дайыма эле сактанып, бүжүрөп ...

Тынчтыкты кайрадан карт тарыхчы бузду:

– Ай, баатырлар, – деди ал жайдаңдай, – буга эмне эле кызаңдашип жатабыз. Эмне, математиктер деле эчтекеден коркпой-үркпөй эле ... Эмне, алардыкы жетпеген биздикى эле...

– Жетсе жете берсин! – Тосток филолог буулуга кетти. – Жеткенин мен уруп да койбойм. Көп болсо кандидаттыгынды... жактаттыrbай коюшар. Керек болсо, мен кандидаттыгынды да уруп ойнобойм. – Тык токтоду да, чочугандай карт тарыхчыга кайрылды. – Айтыңызы, андан көрө козуну кайдан, кантип алабыз?

– Анын жарасы жеңил, – деди карт тарыхчы кыт-кыт күлүп. – Иттин bogунар арзан десем да болот. Мына, жанагы ветврач менен менин жакшы экенимди билесиңер, ошол мага жолуккан сайын эле: «Агайлар, силерди мен бир сыйлай албай жүрөм», – деп калат. Эми ага барбай жаным жокпу, кана, баатыр, ишке жарай турган болсон, эми жара дейм да...

– Чөнтөгүн оодара кетти да, он сомдукту сууруп чыгып, филологдорго кайрылды. – Мына муну кечээ силердин бир профессоруңар таштап кетти эле, чарчадыңар го, буга бирдеме тытмалап койгула деп... – Он сомдукту силкилдетип. – Мунуңар болсо ошо бойдон эле кыймылдабай турат. Эми чөнтөгүңөрдө калган-катканыңарды чогултсак эле, тигинисине да, мунусуна да... – Калганын өзүнөр билесиңер да дегендей, адатынча кыт-кыт күлүп койду.

– Болуптур, – деди жана кагуу жеп калган кара филолог ызалангандай, – козуну алдык дейлик, аны кайда соёбуз, кайда бышырабыз да, кайда жейбиз? Ушул талаага союп, талаага жесек, – негедир титиреп кетти, –

ошондо тигилерге ... ректоратка жетип, таза ит болуп ... – Коркконунан кебин улай албай калды.

Жаш филолог кайрадан өзүнчө сөгүнө кетти:

– Бүжүрөгөн энең ...

– Ой, кокуй күн о-ой, – деди карт тарыхчы жайдары, – мунун жарасы ого бетер женил. – Элди айландыра бир карап алды да, шыбыроого өттү. – Ушу айылда бир келин бар, келин деле эмес, аял. Өзү – мугалим. – Өкүнгөндөй. – Күйөөсү өлүп калыштыр, бечаранын ... Эки кабат үйү бар, өзүм жалгыз турал дейт. Университетте чогуу окуганбыз. Ошонун үйүнө эле ...

Бул сөз тосток филолог жага бербей калды:

– Ой, жарыктык, бая эле ошентпейсизби, – деди ал алаканын жайып.

– Көрсө, сиз эчак эле цементтеп койгон турбайсызбы ...

– А-ай, агай, баягы чогуу окуп жүргөндө эле цементтеп койгон окшой-суз, ээ, – деди жаш филолог башын чайкай.

Бул сөздү укканда, карт тарыхчы кадимкидеги сыймыктана:

– Оо, чычымдар, – деди жылмайып, – силердин билбеген битинер жок, ээ... Тигиниси болбосо да, мунусу дегендей... Кармалап-сармалап дегендей... – Эсине бирдеме түшкөндөй тык токтоду да, отургандарга кайрылды. – Жанагы коңуругу таш жарган математики чакырып койбайлубу, ыя, биз деле чардайбыз деп мактансып койдум эле... – Эч ким үндөбөдү. Буга супсуну суүй түштү да. – Кечинде баарынар тен берчиңдерди бергиле, – деди өкүм. – Мен ветврачты эртең менен эрте кармашым керек. Болбосо...

Айткандай эле, ал мурдатан даярдан койгон жибин алып, силер кыймылдамыш боло бергиле, мен бир-еки сааттын ичинде келип калам деп эртең менен эрте жөнөп кетти. Бирок ана келет – жок, мына келет – жок. Акыры карта чабышмай башталды. Баарынын эс-дарты бөлөктө. Көңүлсүз. Ойномуш болушат. Качан гана түшкө чукулдай бергенде, карт тарыхчынын карааны көрүндү.

– Келатат! .. – деди жаш филолог сүйүнчүлөгөндөй.

– Жолу болбой калган экен! .. – деди кара филолог ындыны өчө.

Тосток филолог, негедир, чукчундай кетти:

– Аны кайдан билдин?!

– Колундагы жипти көрбөйсүнбү?..

– Аа ...

Аңгыча карт тарыхчы жетип келди да:

– Аа, отурган экенсинар да – деп койду олуттуу.

Көрүп турбайсыңбы дегенсип, тегеректе эч кимиси үндөбөдү.

Өзү да отура кетти да, элди бир сыйрадан тегерете карап алып, «жомогун» баштады. Эртең менен эрте түз эле конторго барганын, барса кашайып планёрка башталып калганын, күтүп-күтүп чарчаганын,



кете берейин десе, атайы барып шалпайып куру кол өзү келди деп уят болорун ойлогонун, башкарманын секретаршасынын тырмагы ма-стан кемпирдикиндеги узундугун, күтүп отурса терезенин тушунан бир тааныш киши өтүп кеткенин, анын артынан кууп жетип учурашып, сен баланчасынбы деп сураса, мени көрүнгөнгө эле окшоштура бересинер, баарынар төң итсиңер!.. деп кагуу жегенин, бирок ал бир мезгилде чогуу иштешкен кишигэ коёндөй окшош экендигин, бул коёндөй окшош киши менен Оштогу бир мектепте чогуу иштешкенин, анда жыйырма төрт жашта болсо да, бакыйган бир мектепте деректир болуп иштегенин, кол алдында бир газик машинеси, өзүнүн шоопуру болгондугун, ошол айылда мындай бир кызыктуу окуя болгонун: бир жигит супсулуу кызга үйлөнүп, анын сулуулугунан жалтанып төшөктө анын жанына жолой албай койгонун, акыры кыз жеңесин чакыртып, кыз эле бойдон экенин айтЫП ыйлаганын, буга ызаланган жеңеси кызыкени тириүлөй өлтүрмөк турбайсындарбы деп кызды төркүнүнө алыш кеткенин, ошол эле жигит көп өтпөй көргөндүн жүрөгү түшчүдөй түрү суук, аткыдай болгон бир кызга үйлөнгөнүн, анысы чууртуп бала төрөп бергенин, ушундай кызык окуя болгонун, акыры планёрка бүтүп, ветврач аны жадырап тосуп алганын, эмнеге келгенинин чоо-жайын билгенден кийин, оо аксакал, анын жа-расы жеңил деп девитине салып алганын, артына эле отурайын десе, сиз агайсыз, сый коноксуз деп туйлап, алдынкы орунга отургузганын, анан экөө девит менен койчулардын баарын кыдырып чыкканын, кашайып койлордун баары жаңыдан эле кралинге салынганын, андай койлордун этин жешке болбостуругун, киши өндүү кишилер келип калышы мүмкүн деп эттүүлөрүн кралинге салбай бөлүп койгула дебедим беле деп бир койчуну айда ашатканын, анысы андайларды атайы бөлүп, жонуна уйдун жампасын сыйпап койгонун, бирок түндө кара басып катуу жаан жаап, жампаны жууп кеткенин айтЫП безилдегенин, акыры айлалары түгөнүп, кайра айылга түшкөнүн, мында да алдыда отурганын, анан бир үйгө келишкенин, ветврачтын девити келип токтоору менен үй ээси үйүнөн атып чыкканын, ветврач аны менен учурашпай туруп эле, бул адам ким экенин билесиңби, университеттин бакыйган профессору (атасынын көрү, ветврачтын оозуна сала берип, профессор болуп калгым да бар-дыр, профессорун эмне, көктөн түшүптүрбү) болот, ушундай бүтүндөй Кыргызстанга сыйлуу кишигэ бир жараган козу керек, бекер эмес, сатып алат деп өкүм сүйлөгөнүн, муну угары менен тиги киши үйүнө шып эле кирип кетип, бир жараган шишекти жетелеп келип, девиткө өзү салып бергенин, канча берейин десе, ветврачты жалтандай карап алыш, арзы-баган бир бааны айтканын, бакыйган профессор деп көкөлөтүп атса, анан ушуну эле бергеним уят эмеспи деп, үстүнө он сом кошуп бергенин, ветврач девити менен баягы келиндин, жок, аялдын үйүнө өзү жеткирип койгонун, келин, жок, аял эпилдеп-жепилдеп жан-алы калбай жадырап

тосуп алганын, ветврачты көргөндө гана кичине уяла түшкөнүн, азыр ошол шишек анын короосунда байланып турганын айтты да, чөнтөгүнө акчаны тутамдай сууруп чыгып:

– Мына, акчаңардын арткандары, эч бир кыймылдабай турат – деп, биресе өзүнө өзү маашырлангандай, биресе жанатан бери сайрап жатып чарчагандай, үндөбөй отуруп калды.

– Өхүш!.. – деди боргулданган кара тарыхчы шоргологон терин шыпира. – Анан жана эле ушундай дебейсизби ...

Карт тарыхчы нааразылана башын чайкап-чайкап алды да:

– Анан, эмне, жанатан бери мени эшек такалап жүрдү дейсинерби!.. – деп қөңүлү чөгүңкү отуруп калды.

Эч кимиси үндөбөй, атүгүл сүйлөгөнгө батына алышпагандай, бир азга дымый түшүштү. Аңгыча орус филологиясы боюнча аспирантурада окуган, дулдуйган кара жигит тынчтыкты бузду:

– Коё турсаңар, – деди ал элди бир айландыра карап. Анан чочугандай тике эле карт тарыхчыга кайрылды. – Сиз... Тиги... Эмне эле... Шимек...

– Шимек эмес, шишек, – деди жаш филолог күлүп.

– Сиз тиги... Ошо шишек дедициз, ээ. Деги шишек деген эмне?

– Эмне болмок эле?!. – Карт тарыхчы ачуулана, атүгүл ызалана кетти.

– Шишек деген кой да!..

– Кой экенин билем, бирок аныңар эркекпи, же кызыбы ...

Бир карт тарыхчыдан башкасы қыраан-каткы күлүп калышты.

– Кызызз эмес, эркек!.. – Карт тарыхчы кыз деген сөздү өзгөчө кекене айтты. – Шишек болгондон кийин эркек да, эркек дейм! – Анан ызырынып, өзүнчө сөгүнүп алды. – Кы-ызз деп, анан дагы кыргызмын деп коёт иттин баласы десе!..

– Анда... Тиги... – Аспирант дале түшүнө албай жатты. – Аныңар кочкор тура, койдун эркегин биздин айылда кочкор дейт... – Айласы кеткендей, отургандарды суроолуу эле карап калды.

Кызык, отургандар бирдемеден шектенгендей, шалдая түшүштү.

– Эмне эле тыбырчылай баштадыңар?.. – деди карт тарыхчы маанайы пас.

– Тыбырчылаганда... – Тосток филолог кебин жутуп алды да, карт тарыхчыга ақырын шыбырай кетти. – Деги сиз тыяк-быягын сыйпалап көрдүнүзбү?

– Кантеп анатпей калайын! – деди карт тарыхчы сыймыктана. – Шыдыр эле жонун... Бұлкүлдөйт тим эле... семиздигинен...

– Ой, жарыктык ай, мен аны айткан жокмун... Мен тыягын кармалап-сармалап дегендей. Чын эле шишекпи, же...

Карт тарыхчы кеп төркүнүн эми араң түшүнүп, жаны күйүп кетти:

– Ой, мен силерге шишек дедим го! Шишек деген шишек да, анан анын эмнесин кармалап-сармалайм. Шишек дебедимби... Шишек деген



бул... Шишек... – Шишек деген эмне экенин өзү да жакшы билбейби, же кандайча түшүндүрөрүн билбей койдубу, айтор, туттугуп токтоп калды. Анан ар жакта сол тартып жүргөн Муканды көрүп, сүйүнүп кетти да, кол булгалай кыйкырды. – Мукан, Муке, бери келсөң. Тезирээк...

Мукан айылдык мугалим эле, Кочкор районундагы бир айылдан келген. Азыр кайнисинин ордунда иштеп жүрөт. Кайниси – филолог-аспирант. Аты – Нартай. Өзүнүн ордуна аны жибериптири. Бул жердеги мугалимдердин баарын тааныйт, анткени филфакта сырттан окуйт. Ошондуктан баарына агай деп кайрылат. Адептүү. Буларга көп деле кошулчу эмес, картаны жакшы ойносо да, негедир табити тартпайт. Кээде өнөк табылбай калганда гана, аны ой-боюна койбой оюнга кошушчу. Эч ким менен эзилишип да сүйлөшпөйт, бир нерсе жөнүндө сурашса, же бар, же жок деп кыска гана жооп берип койчу. Иштен тажачу эмес. Булар карта чабышып жатса, бир азга карап турчу да, чалгысын алыш чөп чапканы жөнөчү. Эгер элдин баарынын чапкан чөбүн чогултса, ушул жалгыз Мукандыкына жетмек эмес. Чалгысын жанындай жакшы көрөр эле, эч кимге карматчу эмес, сол аягына чыккан сайын, чалгысынын мизин аяр сылап, өзүнчө маашырланып койчу. Кокусунан ташка же бир нерсеге тийгизип алса, чалгысынын мизин улам-улам сылагылап, күнөөлүүдөй, башын чайкап-чайкап, чалгы чыңагыча жөнөчү. «Капырай! – дечү аны карап туруп карт тарыхчы дайыма таңдана, – бизде бир жапжаш эле мугалим бар, минип жүргөн машинесин катынынан да артык көрөт. Эгер аялы өлүп калса ыйлар-ыйлабасын билбейм, бирок машинеси кокусунан талкаланып калса, анын артынан өлөрүн бөркүнөрдөй эле көрө бергиле. Так ушундай эле бу Мукандын жаны да чалгысы менен бирге бүткөн, эгер аныкы бирдеме болсо...»

Ушул Мукан, эмне болуп кетти дегенсип, заматта эле жетип келди.

– Айтчы, Муке, – деди карт тарыхчы аны эркелеткендей, – айтчы, айланайын, сен айылдан эмессиңби, жакшы билесиң да, бу, эмне, шишек дегениң кочкорбу?

Мукан үндөбөстөн башын чайкап койду. Карт тарыхчы компоё түштү.

– Бирок эркек деп жатпайбы!.. – деди дулдуйган аспирант чый-пыйы чыга.

– Ооба, эркек, – деди Мукан жай гана, – бирок кочкор эмес. – Анан жылмайып койду да, өзүнөн өзү эле жазылып, жайма-жай түшүндүрө баштады. Шишек деле эркек экенин, бирок кочкор эмес экенин, эмне үчүн кочкор боло албастыгын – баарын-баарын, атүгүл шишектин эти жегиликтүү келеринен өйде зор берилүү менен түшүндүрдү.

– Мына, айттым беле! – деди карт тарыхчы ордунан ыргып туруп, Мукан сөзүн бүтөрү менен. – Силерге какшабадым беле, шишек деген шишек деп... – Өзүнө өзү ыраазы болгондой, аркы-терки басты да, Муканга кайрылды. – Эми, айланайын Муке, сен тиги баланы кошуп алыш

(бул бала агасынын ордуна келген, атын билишчү эмес, билишпесе да мектепте окуганынан улам бала деп коюшчу), түз эле жанагы келиндин, жок аялдын үйүнө баргын, мени жиберди де. Өз үйүндөй көрө бер. Койду сойгун да, колун билет эмеспи, жакшылап жиликтеп, бышыра бергиле. Биз болсо бир-эки saatta артыңардан жете барабыз... Тигилерди болсо, бөтөлкөлөрдү айтам, келинге, жок аялга алдыралы да, ыя?.. – Отургандарга суроолуу кайрылды эле, алардын эч кимиси үндөбөдү. Жооп күткөн да жок, сөзүн кайра улады. – Болбосо, өзүбүз шарактатып бөтөлкө көтөрүп жүрсөк, университеттин мугалимдери азыр эле арак ичишип, чардал жүрүшөт дешип... – Башын чайкай кетти.

Аңгыча чалғы чыңагычтын эшеги адаттагыдай эле айкыра баштады.

– Түшкү тамакка барбай эле койсок кандай болот, ыя? – Карт тарыхчы отургандарга кайрылды. – Дыңкыя тоюп алсак, шишектин этин каякка ...

Муну укканда кара филолог чок баскандай секирди:

– Жок, болбойт! Сөзсүз барышыбыз керек, сөзсүз! Болбосо, бүгүн эмне үчүн филологдор менен тарыхчылар түшкү тамакка келген жок дешип, бир баләэлери бар дешип, анан ал ректоратка жетип... – Титиреп кетти.

– Бүжүрөгөн!.. – Жаш филолог адатынча кыжынып алды.

Карт тарыхчы кара филологду кубаттай кетти:

– Сенин айтканың да жөн... Жебесек да, жалмаламыш болуп коёлу. Болбосо, чын эле... Анда жүргүлө!..

Баары бирдей жөнөп калышты. Ушул маалда бактын жанындагы чоң ташта кынкайып жаткан баягы тарыхчы-аспирант башын шак көтөрдү да, саатын карап, нааразы болгондой башын чайкап-чайкап алып, тигилердин артынан жөнөдү...

Айткандай эле, бирдеме жалмамыш болумуш этишип, эки saat өтүп-өтпөй, баягы келиндин, жок аялдын үйүнө жапырт кирип барышты. Чын эле аял карт тарыхчынын айтканындай эле бар экен. Эски тааныштарын-дай баарын жадырап тосуп алды. Дастроң үстү жайнайт. Эт да бышып калыптыр. Демейдеги Мукан, негедир, өзгөчө көңүлдүү. Тили чыгып калыптыр. Буга баары таңданышты. Аны коштоп барган бала гана сырдуу күлүп койду. Анан тамак да тартылды, тигиниси да болду. Бир топ эле күүлдөп калышты. Акыры келинге, жок аялга улам бири ыракматын улам-улам айтышып, тарай турган болушту. Чогуу чыгышмак болушту эле, кара филолог канча кызуу болсо да, туйлай кетти:

– Жок, болбойт! Баарыбыз жапырт чыксак, булар уюшушкан экен деп... Анан ректоратка... Биринчи жаштар кетишин, анан биз кичине эс алыш алып...

Карт тарыхчы кубаттай кетти:

– Мунун жөн...

Ошентип, бешөө биринчи кетиши. Жана жол тосуп жаткан төртөө – ошо биринчи чыккандар. Жашырганда не, бир баладан башкасынын ичтери



ысып, кандары дүргүп турат. Өзгөчө Мукандықы. Баса, булар башында бешөө болчу дебедим беле. Жолго да эч бир сыр алдырышпай жакшы же-тишкен. Кантсе да, университеттик сезим бар да! Бирок жолго жеткенде эле, дулдуйган орус филологу Муканды бир карап алып, бул айылдагы таанышына сөзсүз жолугуп кетиши керектигин айтып, кайра артка жөнөп калды. Аны кой-ай деген деле эч ким болгон жок, бир гана Мукан булдуруктап койду:

– Ии... Ошентип... Бирден кача баштадық дегилечи, академиктер!..

Мына, калган төртөө жол тосуп турушат: Мукан, Бала (мунун атын билбейм дебедимби), ташка кыңкайып солуп жата берчү тарыхчы-аспирант, кара тарыхчы чочулаган сайын, сөгүнө берчү филолог-аспирант. Эки аспирант тен, негедир өздөрүнчө эле кыжалат. Бала болсо бейкапар, анда-санда гана Муканды карап туруп, биресе ичи жылғынанда, биресе таңданғандай жылмайып коёт. Мукан болсо ыргала ары-бери жүгүрүп жүрөт: өйдө бараткан машинага деле кол көтөрөт, ылдый өткөндөрүнө деле көтөрөт. Көтөргөндө да дал ушул жерге токтошун керек дегенсип, сөөмөйү менен бир жерди сайып көрсөтүп коёт.

– Мунун таза шерменде кылмак болду го... – деди бир маалда филолог-аспирант кыжына. – Биз менен чогуу жүргөндөн кийин, муну деле университеттин кишиси экен деп ойлошот да, ыя?.. Эненди!..

– Ошон үчүн жана эле такси менен кете берели десе... – деди тарыхчы аспирант эки жагын элендей карап. – Эми бизди тааныган бирөө-жарым жолдон өтүп калса...

Бул сөздү укканда араң турган филолог-аспирант жарылып кетти:

– Таксиге акчан жетпесе, эмне, шымынды чечип бересинбى?! – деди иттатайы тутула.

– Жанагычы?..

– Кайсы?

– Бирдеме ичип койгула деп таштап кетишпеди беле ...

– Ага бирдеме ичиш керек да шаарга жеткенде.

– Аа...

Ушул маалда Бала энтигип жүгүрүп келди да:

– Байке, – деди филолог-аспирантка кайрылып, – тигининиз шаарга эмес, тоого бараткан бир машинаны токтолуп алып, мээсин чагып жатат... – Быргы күлүп койду.

– Түү, ата, чын эле ит кылмай болду!.. – деди филолог-аспирант аргасы түгөнгөндөй колун шилтеп. Аナン тарыхчы-аспирантка кайрылып. – Бар, алып келгилечи. Экөөңөр бирдей эле ичкендей болбодуңар беле?

– Бирдей эле иченбиз. Эт менен үч-төрт жолу эле көтөрдүк да. Ага чейин эле согуп албаса... – Көтөрүлө кетти. – Мен болсо тамаксыз бир грамм да... – Таңданғандай башын чайкай. – Кызык, тамакты да ылгабайм десен...

Филолог-аспирант өзүнчө кыжынып койду:

– Ошон үчүн жатасың да шалдай солуп...

Экөө Муканга кетиши. Жалғыз калган филолог-аспирант аркы-терки басып, өзүнчө эле кыжырданып сүйлөнө берди:

– Ичиp алса таза ақмак экен да!..

Ангыча жетелешип келаткан үчөөнү көрдү да, тигиле карап калды. Ортодо Мукан келатат, келатканда да булдуруктап наалып келатат:

– Атайы токтотсом... Түшпөй керсейишип... Мен эмне... Өздөрү шишекти билишпейт...

Муну укканда чыдай албай кетти да, алдыларын торой чыгып, Муканга кыйкырып кирди:

– Ой, сен деги кайда баарынды билесиңби, ыя?! Шаарга барабыз дейм, шаарга!.. А сен тоого барчу машинени токтотуп алыш...

– ... Аа... Чын элеби... – Мукан эсине келе түштү. Бирок көп өтпөй, кайра наалый баштады. – Керсейишет тим эле... Эмне, шаар... Пиво...

– Пиво дейби? – деди филолог-аспирант чочугандай, Балага кайрылып. – Эмне пиво...

– Билбейм... – Бала ийнин куушурду. – Жанатан бери эле пиво деп жатат. Пивого баралы деп атат го...

Филолог-аспиранттын жаны күйүп кетти:

– Түү ата, мунун ушу кейпи менен дагы пиво ичкиси бар го дейм, ыя?!

Тиги кайра булдуруктады:

– Ооба ... Пийва ...

– Кой!.. – деди филолог-аспирант аргасы түгөнгөндөй колун шилтеп. – Такси менен эле кетпесек, болчудай эмес. Болбосо мунунар...

Баланы суроолуу карашты. Ал түшүндүм дегендей, ары жакта тизилип турган женил машиналарга жүгүрүп барды да, бирөөнү заматта айдатып келе калды.

– Кана, отургула!.. – деп буйра сүйлөдү филолог-аспирант өзүнүн машинесинен бетер, алдыңкы эшикти ачып жатып. – Бул геройду ортоңорго алыш алгыла...

Отурушту. Таксист бүттүнөрбү дегендей айландыра бир карап алды да, айдал жөнөдү.

Кыйлага үндөбөй барышты. Мукан отуары менен уйкуга кеткенсиген. Филолог-аспирант артка бурулуп аны бир карап алды да: «Уйкуга кеткен экен да кайран эргул! Ырас болбодубу...» – деп өзүнчө ойлоп койду.

– Эмне... – деди ангыча Мукан чочугандай, капысынан эле. – Эмне... Биз, эмне, көрүстөндөбүзбү, ыя?..

Таксист филолог-аспирантты ормоё карап койду. Филолог-аспирант ийнин куушуруп койду да, тарыхчы-аспирантка бурулуп:

– Мунунар кайра дөөрүй баштады го ...

– Анда эмне... – деди Мукан анын сөзүнө көнүл да бөлбөй. – Эч кимиңер тиги... сүйлөбөйсүнөр...



– Чарчадык да... – деди тарыхчы-аспирант кайдыгер гана. – Бир жарым ай талаада жүрсөк, үй бетин көрбөй ...

– Чар-чаш-ты! – Мукан муунга бөлө айтты да, өзүнчө эле каткыра кетти.

Кайрадан үндөшпөй калышты. Тарыхчы-аспирант адатынча үргүлөп баратты. Мукан көзүн жүлжүйтө аны бир карап алды да:

– Академик... дума... думает... – деп каткырды.

Тарыхчы-аспирант бир селт этип алып:

– Академик! Кайсы академик? – деди элендей.

– Силерчи?! – Шылдындағандай ого бетер каткырды. – Баарыңар тең академиксинер да! – Алдыга мойнун созуп. – Академик дума думает... Ха-ха-ха...

– Кыргыз мас болсо, орусча сүйлөйт деген чын экен да, – деди филолог-аспирант мыскылдагандай, таксистке карап.

Таксист үндөбөдү, атүгүл анын эмне дегенине көңүл деле бурбады окшойт. Буга, негедир, филолог-аспиранттын шагы сына түштү. Анан оч алгысы келгендей, кайрадан таксистке кайрылды:

– Күн сууктай баштады го...

– Күз келди да, – деп койду таксист кайдыгер гана, алды жакты мелтирип караган тейде.

Филолог-аспиранттын дагы шагы сына түштү:

– Канча аласыз? – деди таксистке, өзүн өзү жооткоткусу келип.

– Канча эсептесе, ошончо да... – деди ал ого бетер кайдыгер.

– Аа...

Филолог-аспирантка таксист аны жактырбай бараткандай, атүгүл ичинен жек көрүп жаткандай туюлду. Ызаланғандай таксистти жаман көзү менен бир карап алды да, артка буруулуп:

– Деги сен барчу үйүндү билесиңби? – деди Муканга.

– Биле-ем! Аламұдұн бир.

– Ой, Аламұдұн бириңде жайнаган үй бар да. Үйүндүн номерин билесиңби дейм.

– Биле-ем, – деди тиги оч токтолбостон. – Аламұдұн бир... Пив завод...

– Кайдагы пив заводду айтып жатасың! – деди филолог-аспирант жаны кашая. – Деги сен билесиңби, пив завод кайда да, Аламұдұн бириң кайда?!

Мукан тигинин эмнени сурап жатканын түшүнбөгөндөй, булдуруктап койду:

– Пив завод... Бир эле кружка...

– Пивонун балакетин аласыңбы! Өләлбай жатып. – Филолог-аспирант ызырына шыбырап алды да, угуза: – Үйүңө барып ич бир кружканды.

– Ичирабе-ейт!

– Ким?

– Академик...

– Кайсы академикти айтып жатасың?!  
– Аякта да бар академик. Силердей академик. Так эле силердей. Жазып жатат. Тиги эмне эле?.. Тиги ...

Филолог-аспирант таксистке карап ийнин куушуруп койду. Бирок таксист ага көңүл буруп койгон да жок.

– Академик ба-ар! – деди Мукан кайрадан кекээрлүү. – Ал дума думает. А мен анын ордунда жүрөм чөп чаап шеллпейип...

– Нартайды айтып жатат окшойт, – деп койду, тарыхчы-аспирант кепке аралашып.

– Аа... Көрсө, кептин баары биякта э肯 да... – деди филолог-аспирант өзүнчө. – Эмне эле чамынып жатат десе... – Муканга кайрылды. – Сен, эмне, сессиянды бүтүп алгандан кийин эле ушинтип каласыңбы? Кечээ эле жүрчү элең го бөйпөндөп, агайлап артыбыздан калбай ээрчиш...

Муну укканда Мукан кичине өзүнө келе түшкөнсүдү:

– Кечирип коюнуз... – деди күнөөлүүдөй. – Силер бизди алты жыл окуттунар, чокуттунар дегендей... – Көп өтпөй кайра айныды. – Ээрчиш деп... Ээрчийсиң да, ээрчитсеңер...

Филолог-аспирант кыжырдана колун шилтеди. Тарыхчы-аспирант кайрадан үргүлөй баштады. Мукан көзүн жүлжүйтө аны тандана карап калды да:

– Аа... Бу академигиңер да куйругун түйгөн э肯 да. Эми мунуңар эшек айкырмайынча козголбойт... – Өзүнчө каткыра кетти.

Тарыхчы-аспирант селт эте башын көтөрдү да, кайсы эшкети айтып жатасың дегендей Муканды олурая карап койду. Филолог-аспирант үндөбөдү, алды жакты мелтирей карап, өзүнчө эле кыжынып баратты. Баары дымышты. Муканга негедир ыңгайсыз боло баштады. Алды жакка мойнун созо филолог-аспирантка тигилди. Ал өзүнчө ойго баткан сыйктуу мелтирейт. Тарыхчы-аспирантты карады, ал болсо эчак эле көшүлүп уйкуга кетиптир. Мукан не кыларын билбей буйдалып туруп калды да, аргасы түгөнгөндөй Балага кайрылды:

– Ушу сенин мага... бир бөтөлкөгө алың жетеби?

Бул сөздү укканда, филолог-аспирант бир селт этип алды да, башын чайкап-чайкап жиберди. Бала болсо не дээрин билбей кайсалактап калды да:

– Алып берет элем ... – деди күнөөлүүдөй актана. – Бирок ... Чөнтөктө ...

Мукан түшүндүм дегендей колун жогору көтөрдү да, төш чөнтөгүнө салды:

– Анда, – деди анан чөнтөгүнөн акча сууруп чыгып, – анда муну он чөнтөгүнө салгының. – Акчаны баланын он чөнтөгүнө салды. – Буга ичкиниң, айда ичкиниң! Ичпегиле дешет, былжырашат! Ошолордун баары өздөрү пыянкечтер!..



Бала ынгайсыздана тарткынчыктады эле, тигил аны колунан тартып, өзүнө жакындатты. Қөнтөгүнөн дагы бир акча сууруп чыкты да, аны баланын сол қөнтөгүнө салып:

– Муну болсо... – деди балага ого бетер ыктай, – тиги балакеттерге, милийсаларга түшүп калсан бергинин ...

– Эмнеге?! – деди Бала корккондой элейе.

– Бергин да, эптеп суурулуп чык!

Бала аңырайып карап тура берди.

– Мен түшсөм эчтеке эмес!.. – деди Мукан негедир ызырынгандай. – Силер түшпөгүлө! Академиктер!.. Шорунар...

Муну укканда филолог-аспирант артын жалт карады да, шылдыңдагандай бырс эте бир күлүп алыш, башын кайра буруп кетти.

– Академик дума думает!.. – деп койду Мукан кекенгендей.

– Өнердүн баары ушунда тура!.. – деди филолог-аспирант ызырына такsistке карап.

Ал жооп кайтарбады.

– Түшүндүнбү?! – деди Мукан Балага, филолог-аспирантка назар салбай.

– Түшүндүм.

– Бок да түшүнгөн жоксун! – деди Мукан эркелеткендей. – Милийсанын милийасасы калып калды, байке, дебейсинбى!.. Ага мына муну...

– Қөнтөктөрүн оодарып эчтеке табалбады да. – Бетинди тосчу.

Бала бетин тосту. Тигил чоп эттирип өпту да:

– Андан ушинтип кутулгун. Мандаидынан сылап өөп кой, бүттү!.. Акча эмне!.. Ошол кутуласың, анан...

– Кимден? – деди бала элейип.

– Химикатың барбы?

– Химикат?

– Бирөө менен тиги... өөп-жытташып жүрөсүнбү дейм.

– Аа... – Бала күлдү. Анан эчтеке түшүнбөгөндөй бир сөздү кайталай берди. – Химикат... химикат... хи...

– Анан эмне?! – деди Мукан баланы сүйлөттүрбөй. – Шыбанабы, шыбанат. Анан...

– Эмнени?

– Сен, эмне, нинармальныйсыңбы?! – Мукандын жаны кашайып кетти.

– Эмне шыбанмак эле, упаны да. Дагы эмне эле, жанагы ооз...

– Помада!.. – Филолог-аспирант шылдыңдагандай бырс этти.

– Академик дума думает!..

Филолог-аспирант лам дебеди, бирок ичинен бүлкүлдөп күлүп бараткандай болду.

– Эми түшүндүнбү? – деди Мукан кайра Балага кайрылып.

– Түшүндүм.

– Эмнени?

Бала жылмая ийнин куушурду.

– Химикат менен өөп-жытташып жүргөнүндү түшүндүңбү дейм!..

Бала күлүп, башын ийкеди.

– Ошон үчүн экөөбүз тен тыртайып арыкпыш да! Бизди соруп жатат да ошол хим...

– Ох-оо, – деди ушул маалда филолог-аспирант сөздү бөлө, башын чайкай. – Сен мурда кайда жүргөнсүң, ыя?!

– Академик дума думает!.. – Мукан кайдыгер кол шилтеди да, Балага даттана кетти. – Мен жанагыга, аялымды айтам, дайыма какшайм, өзүң химиксин, анан химиянын bogун да билбейсің дейм. Сен балдарды уулантып, керек болсо елтүрүп жатасың дейм. Ойлоп көрсөң, күнүнө бир тонна упа сүйкөнсө, анан мектепке барса... Мектеппі же химзаводбу?!

– Бир тонна!.. – деди Бала таңдана. – Коюнузчу кантип...

– Койбой-этпей эле... Сен уксан мени жакшылап... Бүгүн мектепте бүт аялдар иштейби – иштейт. Ошолордун бири да соо барбайт, баары шыбанышат... Анан мен жанагыга, аялымды айтам, дайыма айтам, сilerдин мектебинәр мектеппі же хим заводбу дейм. Десем...

– Ох-оо!.. – деди, ушул маалда филолог-аспирант, кайрадан сөздү бөлө.

– Хим завод дечи... – Таңданғандай башын чайкады да, Муканга карап:

– Анан эмне мокочодой болуп кирип барышмак беле мектепке. Мына сенин эле келинчегинди алалычы, балдарга сүйкүмдүү, сулуу көрүнүшү керек да, аткыдай болбай...

– Ким аткыдай!.. – Мукан бир кыйкырып алды да, анан муунуп сүйлөй албай калды. Таптакыр соолуга түшкөндөй болду. – Кудай сактасын, – деди анан жакасын кармай, – менини төөлүк өйдө сilerдин тиги көчүктөрүнө караганда...

– Көчүктөр?

– Ооба...

Филолог-аспирант артка бурулуп, эмнени айтып жатасың дегендей, Му坎ды олуралы суроолуу тиктеп калды.

– Көчүк деген мобул.– Мукан уйкуга баткан тарыхчы-аспирантты жамбашка нукуп койду. – Көчүгү мындай экен, жамбашы тигиндей экен дешип... Аялдарды эле аңдытып койсо сilerди...

– Ох-оо! – Филолог-аспирант аргасы түгөнгөндөй, ызырына жылмая кетти. – Сен шпиондукка келгенсің го дейм, ыя? Сени атайы бирөө жиберген го?..

– Силер өзүңөр шпионсунар, биринерге биринер шпионсунар! Мактанасынар анан...

– Мактанасынар?! Кызык... Эмнен деп?..

– Минтип койдум деп, жайлап салдым деп... Өзүңөр баарын былгытып, бузуп коюп, анан шыбай баштайсынар... Жайлап салдым деп...



– Кызык... Кимди?..

– Тигилерди да. Көчүктөрүңөрдү...

Филолог-аспирант сага даба жок экен да дегендей, башын чайкагылай тим болду.

Мукан эми өзү эле жалгыз калгандай, эч кимге көңүл бурбай, өзүнчө эле сүйлөнүп кирди:

– Болуптур жайла, эмнеге мактанасың? Ушу да жигиттикпи, эртеси анын бетин, – балага кайрыла кетти, – аялдарды айтам, уялбай кантип карайсыңар, ыя?.. Кордойсуңар!.. – Кекене муунуп калды да, анан табасы калгандай каткырды. – Атаңардын башына жайлайсыңарбы, баарына шишек болсоңор, ха-ха-ха!..

Ушул маалда тарыхчы-аспирант селт эте башын көтөрдү. Эки жакты айландыра карап алды да, жанатан бери калп эле уктамыш болуп келатканбы, айтор, титирей кетти:

– Мен... мен... – деди аптыга, – мен... тиги бир да жолу айткан эмесмин... Тиги жайлайдым деп... Мен... мен... барган да эмесмин ...

Филолог-аспирант башын шарт артка бурду да, өнү-башын тырыштыра, аны жийиркеничтүү карап калды. Анан айласы кеткендей, башын бир чайкал, бир ийкеп:

– Эй, – деди, – сен экөөбүз жайлайм деп шимшип кетсек, уйкуну ким уктайт?..

– Аа ... – Тарыхчы-аспирант көңулү жайлана компоюоп калды.

Мукан да мемиреп кеткенсиди. Филолог-аспирант өзүнө өзү батпай, туталанып баратты. Көп өтпөй Мукан чочугандай башын шак көтөрдү да:

– Шишек деген эмне экенин айтып берчи дешип!.. – деди, түшкө кирбеген нерсени эсине түшүрүп. – Шылдыңдашып... Силер...

Филолог-аспирант Муканды элейе карап турду да, жаны күйө:

– Ой, деги сенин силер дегениндин өзү ким?!!.

– Силер деген... Силерсиндер да... Ордуна иштеп кел дешип... Сен дешип... Шылдыңдашып...

Филолог-аспирант Муканды карап турду да, башын чайкал-чайкал алып, өзүнчө күнк этти:

– Сенин эмненди шылдыңдамак элек!..

Муну Мукандын кулагы чалып калдыбы:

– Эмне!.. – деди үнү кардыга. – Эмне, мен киши эмесминби!..

Филолог-аспирант жооп кайтара албады, ичинен бирдемелерди күбүрөп барды да, кимдир бирөөгө нааразы болгондой колун шилтеп койду. Өзүнүн каттуу кетип койгонун туйдубу:

– Эми баарына жайып чык... – деди көп өтпөй, жайдарылана Муканды карап. – Агайларым мындай экен деп, тигиндей экен деп ...

– Жайбайм!.. – деди Мукан чечкиндүү. – Силерчилеп көтүнөн шыбайм. Мен деген... Мен деген бетине эле айтам!..

– Азаматсың!.. – филолог-аспиранттын же чындал эле ыраазы болгону, же какшыктап жатканы билинбеди. – Биз да Нартайга баарын айтып барабыз, жездөн колунан да келген, тилинен да келген азамат экен деп...

Бул сөз отко май куюп жибергендей эле болду.

– Нартай!.. – деди Мукан жүзүн жыйра. Негедир сөзүн улай албай, кыйлага туруп калды да, кимдир бирөөгө даттанып жаткансып, өзүнчө эле сүйлөнүп кирди. – Срочно келе кал деп телеграмма уруптур. Жүрөгүм шуу эле дей түштү. Шыдыр эле жөнөдүм. Келсем... Сен менин ордума жумушка барып, иштеп келгин дейт. Приказ берет. Көрдүнбү, «сен!» дейт...

– Ким? – филолог-аспирант элейди.

– Нартайың да!.. Сен дейт!.. Мен жездесимин да!.. Мен деле адаммын да!.. – Сүйлөй албай мукактана кетти.

Бала боору ооругандай Му坎ды жалдырай тиктеп калды.

– Анда, – деди филолог-аспирант артка бурулуп, Му坎ды аягандай.

– Келбей эле койбайсуңбу...

– Кантеп келбей коём?.. Окууга өткөрсө... Кулап калсам, жүгүрсө...

– Ии... Көрдүнбү... Анда унчукпа...

– Келбейт эле болчумун... – Мукан өзүнчө күнк этти да, негедир туталана кетти. – Мен силерди!.. – Кайра ындыны өчө. – Келбейт эле болчумун...

– Ой, анан сени ким айдал келди дейм?..

– Силер!..

– Эмне?! Менин эмне ишим бар сени менен!..

– Келгин деп... Срочно деп... Сен дейт, менин ордума барып дейт, иштеп келгин дейт... Анан мен эмне дейм?.. – Мукан аргасы түгөнгөндөй, алаканын жая кетти.

– Айтпайсыңбы?

– Эмнени?

– Бара албайм, менин өзүмдүн жумушум бар дебейсиңби ...

– Айттай коюоптурмунбу? Айттым. Айттым, айтсам, ишиңди коё тур дейт. Меники күйүп жатат дейт... Силер ушундай!..

– Кишини ала жыгылба дейм!..

Мукан филолог-аспирантка көңүл бурбай, өзүнчө сүйлөнүп кирди:

– Болупту-ур!.. Мени сыйлабаса сыйлабай эле койсун, мен анын сыйлагын!.. – Ээлиге кетти да, өзүн көкүрөккө бир урду. – Жок дегенде эжесин сыйлабайбы, ыя?! Сен дейт, менин ордума дейт... – Филолог-аспирантка мойнун созо. – Силер көнгөнсүңөр!..

– Эмнеге?

– Кордогонго!..

– Кудай урбадыбы! Сени ким кордоп жатат?

– Сен деп... Ордума иштеп кел деп... Сенде кайсы жарытылуу иш бар болмок эле деп... Менин ишим күйүп жатат деп... Оо-й, сенин ишиңди!..

– Сөгүнө кетти.



– Мукан байке!.. Мукан байке!.. – деп жиберди бала корккондой, Муканды колунан тарткылап.

– Бас жаагынды!.. – деди филолог-аспирант титирей.

Мукан селт эте өзүнө келе калды да, эки жагын тегерете карады. Анан санаасы тынгандай жылмая кетти да, кайра кекенди:

– Мен билем силерди!.. Мен баарын билем ...

– Эмнени билесин?!. – Филолог-аспирант кайрадан титиреди да, анан Муканды карап, башын ийкегилей мыскылдуу. – Алдагы кебетең менен таш балакетти билесинбى!..

Мукан өзүнө келе калдыбы, кыйлага үндөбөй барды. Ойлонуп барат-кансыды.

– Ты всё знаешь да... Всё... Вы ни... ни...

– Эмнени айтып жатасың?.. – Филолог-аспирант айласы кеткендей күлүмсүрөдү. Өзүнчө кыжынды. – Эми кайра орусча дөөрүй баштадыбы.

– Нет, ты мне скажи, скажи мне, кто бросил атомной бомбу Японии!..

Филолог-аспирант бырс эте бир күлүп алды да:

– Деги мунун эмнени айтып жатат? – деди Балага карап, Муканга сөөмөйүн көзөй.

– Японияга бомбаны ким таштаган деп жатат окшойт, – деди бала да түшүнө бербей.

– О! – деди Мукан қубангандай сөөмөйүн чычайта. – Кто?!

– Америка!.. – деди филолог-аспирант биресе шылдынdagандай, биресе кыжырданғандай.

– Именно кто?..

Филолог-аспирант Муканды карап, башын чайкагылай бир аз турду да, жооп кайтарбастан алды жакты карап калды.

– Билесинбى ... – деди Мукан, үнү кардыга. – Билесинбى, ал жинди болуп калган!..

– Ким? – деди бала элее.

– Лётчик да. Бомбаны таштаганчы. Ошол ...

– Ох-хоо, сен аны кайдан билесин? Мурда кайда жүргөнсүң? – деди филолог-аспирант таңдана.

– Билем да... Эмне, силер эле... Учкуччу... Ошол жинди болуп кеткен. Жерге консо эле, жинди болуп калыптыр дейт...

– Ыя?! – деди таксист чочугандай. – Эмнеге?

– Түшүнду да... Эмне кылганын. Мурда эчтекени билген эмес да. Бомбаны таштай электечи. Анан эле жерди караса, айланайын!.. – Башын чайкап-чайкап алды да, филолог-аспирантка атырыла кетти. – А силер... Ойлоп да коймок эмессинер... Силер... Шишектер... Мээнер да, жүрөгүнөр да...

– Эй! Оозуңа карап сүйлө... Болбосо, азыр ыргытып салабыз. Түшкүн да кал, талаада жалгыз соксоюп...

Мукан сестене түштүбү, жоошуп үндөбөй калды. Бирок көп өтпөй:

– Калса эмне экен... – деди өзүнчө эле сүйлөнүп жаткансып, – каламын!..

– Кыжырдана кетти. – Ыргытып салабыз деп... Мурда кайда жүрдүң эле деп... Ордума иштеп келгин деп... Сен деп!.. Шишектер!..

– Шишектер!.. – Филолог-аспирант титиреп кетти. – Былжыраган эненди!.. – Туттугуп сүйлөй албай калды.

Мукан тигинин жаалынан чочуладыбы, кайрадан бир азга дымый түштү да:

– Сен, – деди анан алдыга жүткүнө сөөмөйүн кезей ээлиге. – Энеден келбегиниң!.. – Энтиге. – Мени сөккүнүң, баламды сөккүнүң, мейли, керек болсо атамды сөккүнүң!.. Бирок сен энеме асылба!.. – Не дээрин билбей туруп калды да, колун шилтей. – Ээ, ушул үчүн шишексинер да. – Кыжырдана шыбырай кетти. – Жүрөгүңөр да, мээндер да!..

– Энеме асылба дейби, ыя?! – Филолог-аспирант өңү-башын тырыштыра мыскылдагандай Муканга карады. – А асылсам эмне кылып аласың?! – Кыжырдана өзүнчө шыбырап алды. – Шишектер деп!.. – Негедир чыдай албай жарылып кетти. – Ой, эненди сенин... Асылсам эмне кылып аласың, ыя?!

– Асылсан!.. – Мукан не дээрин билбегендей, мукактана түштү. – Асылсан, мына мобуну! – Чыдай албай кеттиби, муштумун түйүп, алдыга жүткүндү да, уруп калды. Муштуму филолог-аспиранттын көк желкесин жанып еттү.

– Байке, коюнуз, – деди Бала аландал, Муканды артка тарткылап, – Мукан байке...

Мукан оор жүктөн кутулгандай, шалак эте ордуна отуруп калды.

Филолог-аспирант калчылдай такsistке өкүрдү:

– Токтотунуз!..

Бирок такси бая эле токтогон болчу.

– Эмне, келдикпи?! – деди тарыхчы-аспирант, көзүн ачып эки жагын элдендей карал.

Филолог-аспирант атып чыкты да, арткы эшикти шарт ачты.

– Түшкүнүң!..

– Эмне келип калдыкы?! – деди тарыхчы-аспирант дагы эле түшүнө бербей.

– Атандын башы келип калдык!.. – Филолог-аспирант калчылдай аны колдон тартты. – Түш дегенден кийин түшө бербейсиңби!..

Тарыхчы аспирант эңги-денги эшикке чыкты. Филолог-аспирант Муканды карай колун созду эле, Мукан аны кагып жиберди да, өзү эшикке атып чыкты. Чыкты да, артты көздөй шарт буруулуп жөнөп калды. Филолог-аспирант анын артынан жүткүнүп барып токтоду. Анан эчтеке түшүнбөй дел болуп катып турган тарыхчы-аспирантка отургун деген ишарат кылды да, өзү да шуу кирип, ордуна боюн таштады.



Таксист аны сырдуу карап койду да, машинесин айдады.

– Жанчып салайын дедим эле – уялдым... – деди көп өтпөй филолог-аспирант калчылдаганын баса албай актана. – Нартайдын жездеси болсо... Анын үстүнө университеттин мугалимдери мас болуп алыш чабышыптыр дешип...

– Мунунар болбойт го, – деди таксист негедир жалтактай. – Чогуу ичишсенер, анан бирөөңөрдү талаага таштап... Анын үстүнө тиги мас болсо...

– Кудай албайт!.. – Филолог-аспирант бурк этти. – Сопсоо эле турат, арак эмес, уу ичсе да эмне болуптур!.. – Сөгүнө кетти. – Тымпыйып, агай, агайлап бейпөндөп турса эле, киши экен деп жүрсө... Кептин баары ушунда тура. Тымпыйып жүрүп алыш, ичинин баары бок экен да көрсө... – Туттугуп мукактана түштү да, таксистке ачуулана кетти. – Чогуу ичишсенер деп... Аны менен ким чогуу ичишиптири, ой, аның биз баргыча эле тоюп алыштыр!..

– Ошентсе да... – деп койду таксист, дагы эле жалтактай.

– Байке, токтотсонуз... – деди Бала аңгыча. – Мен да түшүп калайынчы...

– Калып эмне кыласың!.. – Филолог-аспирант ого бетер жинденди.

– Айтып атпаймынбы, аны кудай албай деп... Ал деген сопсоо... Калп эле... Эненди!..

Таксист анын сөзүн укпагандай, тык токтотту.

Бала эшикти ачты да, түшүп баратып жакшы калгыла, – деп койду.

Таксист башын ийкегиледи. Филолог-аспирант калмактан өлүп кет дегендей колун шилтеди.

Бала артка бурулду да, жол жээгиндеги чоң ташка отуруп алыш, өзүнчө эле сөгүнүп жаткан Муканды көздөй бет алды.

А такси шаарды көздөй зуулдап баратты...



**ГИЛЯЗЕТДИНОВ**  
**Ильгиз Талипович** – 1938-жылдын 1-январында Жаңы-Жол районунун Ак-Суу кыштагында туулган. 1961-жылы КМУнун журналистика болумун аяктаган. Көп жылдар бою мамлекеттик радио жасана телевидение тармагында, «Кыргызстан маданияты» жумалыгында, «Чалкан» журналында, «Эркин-Тоо» газитинде шитеген.

Бир катар аңгемелер жасана ырлар жыйнактарынын автору. Коркөм котормо жаатында да эмгектенип, көптөгөн күтептерди чыгарган, кинофильмдерди кыргызчалаткан.

«Кыргыз маданиятына эмгек сицирген шимер» деген ардак наамдын эсси.

## Проза



# ӨКТӨЛҮҮ КЕП

(Аңгеме)

Жай саратанда айыл ичи үп болуп, куюш тарабынан оорлошкон аба адамды думуктурup, жан-жаныбар көлөкө качырып калат. Эмгек талаасындагылар мындайда шыйпанга чогулуп, тамактанган соң арык боюндагы көрүнгөн талтеректин түбүндө солуп жатышат. Ушу маалда жан-жаныбар, парендeler да тынып, жымжырттык өкүм сүрөт. Коларага жарап калган бизге окшогон мадырабаштардын да өз түйшүгү бар. Бирин-экин кой-эчкини жайытка чыгарып, уй менен музоону аңыз четине аркандалап келебиз. Бала деген бала да – ара-чолодо оюнга алаксып, кайтарган малыбыз эгинге кирип кетсе, корукчудан балак жеген күндөрүбүз да болгон...

Анткен менен энелерибизге албыздын жетишинче жардам берип, улуулардан акарат укпаска аракетибиз күч. Ошол күнү да жайытка чыгарган жандыктарыбызды кайрып келип, бет мандайдагы жардын түбүнө жуушатканбыз. Мал жалап, жамғыр эзип олтуруп, жардын алды үңкүрдөй болуп оюлуп калган экен. Бул аптапта талыкшыган жаныбарлар аерден айдасаң да чыккысы келер эмес.

Анан аркандалган уй менен музоону да сугарып келип, чоң жаңгактардын түбүнө байлаап койдум да адатымча айылдык Кенештин капиталындагы катар өскөн дарактардын бирине



чыгып, мөмөсүн терип жегенге кирдим. Мында өрүк да, алма да, тыт да, жаңгак да аралаш тигилгендиктен бириңен кийин экинчиси бышып, кеч күзгө чейин мөмө-чөмө дегендөн үзүмчүлүк болчу эмес. Төңтүштарым негедир бүгүн сууга түшүүдөн айнып калышкандыктан менин тапкан эрмегим – албырып бышкан алмадан күйшөө.

Баса, бул тогуз жолдун тоомундагы кеңсе менен китеңкана, кызыл үй, байланыш бөлүмү, медпункт бирге жайгашып, анын жаңында айылдык дүкөн турчу. Булардын бириңе болбосо, бириңе иши түшкөн киши эрте-кечине карабай келе бере турган. Айылыбыз туш-тарабынан адыр. Тоолор менен курчалып, ортодогу үч колотко үч колхоз жайгашкан. Ошолордогу балдар да бир мектепке келип окушчу. Ал да кеңсенин бет маңдайындагы дөбөдө. Каникулга чейин опурап-топураган балдардын аяғы да буерден үзүлчү эмес. Бири кат сураса, бири китең алыш, же дүкөндөн ата-энеси табыштаган буюмун соодалачу.

Чоңураактары колхоз ишине кол кабыш кылса, бизге окшогон чыт курсактар үй тиричилигине жардамдашбыз. Азыр киши-каранын жоктугу ошо жумуштун кычап тургандыгынан жана бул аптапта жолго чыккандан адамдын заарканганынан да болуш керек. Мунун баары биздин турмуштагы көнүмүш көрүнүш.

Аңгыча төмөн жактан аттын дүбүртү угулуп, мүйүштөн бир караан көрүндү. Анын Андаш аке экенин дароо эле тааныдым. Бул, сейрек муруттары сербейген, чүңүр көз, чап жаак, дайыма суз жүргөн киши. Анын кабагы ачылып, дегеле бирөө менен бажакташып сүйлөшкөнүн көргөн эмесмин. Мүнөзү тубаса ошондой беле, же ичинде буukkan бир сыр жатчу-бу – мага белгисиз. Кимге болбосун жактыра бербегендей салкын мамиле жасап, кол учун берип учурашчу. Согушта ок жаңылып, сенек болуп калган сол колу үчүн майыптык жөлөк пул аларын билчүмүн. Кыйзы, ошонусун сураганы келаткан го деп койдум ичимен.

Андаш аке кеңсенин алдындагы чоң жаңгакка атын аса байлап, өзү байланыш бөлүмүнүн эшигин көздөй басты. Анда эч ким жоктугунан мен тарапка өтүп, көлөкө түшүп турган дубалга сүйөнө олтура кетти. Аптап аны аябай талықшытып таштаганбы – жем чокуган тооктой улам башын ийкендетип үргүлөп коёт. Аナン кеңсенин ары жагынан угулган дабыштан улам ошол тарапка кулагын түрө калды. Аркы бурчтан атлес көйнөгүнө кара чыптамасы куп жарашкан, кош өрүм олон чачы кызыл тору жүзүнө ого бетер көрк берип, жайкала басып келаткан келин көрүндү. Аны да мен жакшы таанычумун, аты – Тажыкан. Өңү-түсү адамды бир супсунта каратчу бул келиндин кандай себеп менен бизден аркы айылдын четинде жашаган Досукул аттуу абышкага тийгендиги табышмак. Ырас, ал адамдын артынан жаман-жуман кеп айтылчү эмес. Жашы өтүп калгандыктан согушка алынбай, чарба ишине да катышып-катышпай өз мал-жаны менен алектенип, оокаттуу жашай турган. Табышмактуу дегеним – Та-

жыкандын ошол абышкага байбиче үстүнө токол болуп тийгени. Мунун сырын мен кийин билдим. Досукул бир перзент көрүп калсам деп ушу айжамалды алган экен...

Келин Андашты көрөр замат селт эте чоочуп, анан бир адепсиздик жасагандай эки бети албырып, башын жерге салып туруп калды. Ордунаң элпек козголгон Андаш:

– Ии, амансыңбы, Такиш?! Күүлүү-күчтүү жүрөсүңбү? Кудая тообо, ушу сени да көрөр күнүм бар экен, ээ? Же бул түшүмбү? – деп кандайдыр кусалыктын бугун, буусун чыгаргандай өрөпкүү менен келиндин колун кармалап жатты. Менин көз алдымда баягы эле түнт, кырс деп санаған Андаш аке заматта жароокер, кичи пейил адамга айланып, бушайман болгонуна таң кала карап турдум. Дарактын башында олтурган мени таңазар алышкан жок.

– Шүгүрчүлүк. Өзүн сак-саламат жүрөсүңбү, Андаке! Аскерден аман келди дешкенин угуп, Кудай тилегин бериптири деп сүйүнгөм... – Келин башын жерге салган калыбында муңайым жооп кайтарды.

– Тилекти бергени курусун! Арзып күтөт дегениң, антын унутуп... – Андаш андан аркысын айта албай үнү буулугуп, муңкана туруп калды. Келин ақырын айыптуудай унчукту:

– Тагдыр ушундай экен, анан өзүндөн да кат-кабар такыр келбей калбадыбы...

– Сен Зариптин итинче да болбопсун да. – Андаш бүт таарынычын ушул сөздөр менен бурк эттире чыгарып алгансып, мостоюп туруп калды.

Андан аркы сөздөр менин кулагыма илинген жок. Өз атамдын, анан айылда аңыз катары айтылып калган итибиздин икаясынын оозго алынышы эсимди эңги-деңги кылып, капкайдагы ойлорго чумуп кетипмин.

Аскерге кетелегинде атам Зарип айылдык байланыш бөлүмүндө почточу болуп, шаардан кат-кабар ташып келе турган. Арабча, анан анча-мынча латынча жазууну билгендиктен, аны ушул кызматка дайындашкан. Бийик адырларды ашып, ээн капчыгайларды аралап, а кезде жалгыз-жарым адамдын шаарга каттоосу да кооптуу эле. Ал эми керегеден кар жааган кышиында болсо, өзү чыйыр салып жол ачса да кыйналдым-кысталдым дечү эмес. Бир сапар атам шаардан койнуна күчүк салып келди. Аны аердеги орус досу белек кылып берген экен. Атам ошол досункуна айран-сүт апарып, бастырмасына атымды байлап жүрөм дечү. Анан досум берип ийди деп, бөлкө нан, кант, токоч да ала келчү.

Күчүк түрөгөй иттин эмес, накта овчарканын тукумунан экен. Бат эле жетилип, башкача баамчыл болуп чыкты. Эртели-кеч ар «өнөргө» үйрөтүп, агам экөөбүздүн эрмегибиз ошол ит боло турган. Анын баамчылдыгы ушунда – бир көрсөткөнүндү дал өзүндөй аткарчу. Баарынан да айдактап койсоң жайылган малдын алдын кайрып, эгинге жакындағанда дыргаяктатып кууп чыкчу. Муну көргөн айылдаштарыбыз: «Ой-тобоо,



иттин да ушундай ақылдуусу чыгат экен, ээ?» – деп айран калышчу. Айттор, Учар барда «малыңарды карабайсынарыбы!» деген зекүүнү укчу эмеспиз.

Атам шаарга күн алыс каттай турган. Ал жөнөөрдө Учар узаттууга даяр болуп, токулган аттын жанында күтүп турчу. Анан айылдан төмөн жактагы кыя жол менен атам адырдын орто чениндеги тайпанчага жеткенче ээрчиp барып, ошоерден эч бурулбай үйгө желип келчу. Кечинде атамдын кайтаар маалы болгондо Учар эшиктин алдында туруп, үч-төрт ирет арсылдал үрөр эле да, Ак-Кыяны көздөй атып жөнөчү. Анда апабыз: «Атаңар келаткан экен» – деп калчу. Биз иттин ат чабым жерден ээсинин ис-жытын кандайча туйгандыгына таңданып, ал сырды апабыздан сүрайбыз. Ал Кумайыктын тукумунун көзү ачык болот, алар көп нерсени адамдан артык сезишет деп коёт.

Атамдын барып-келишип турган эки жакшы досу бар эле. Алар со-гуштун башталган күндөрүндө эле кан майданга кетиши. Өзүнө чакыруу келбегендиктен военкомго барса: «Ашыкпа, сага да кезек келет» – деп коюшуптур.

Ошентип сентябрь айынын аягы болуп, бакчалардагы жашылча-жемиш бүт бышып жеткен учур эле. Атамдын бир досу дайыма коондарбыз эккен баба дыйкандын бири болчу. Анын жубайы бизди жаны түшүмдөн ооз тийип кетишин деп атайы айттырып ийиптири. Анан атам менен апам өздөрү минген эки атка агам экөөбүздү учкаштырып, аттанып чыгышкан.

Бакчанын четиндеги жолум үйгө түшүп, коон-дарбыздан каалаганча жеп, улуулар арман-азреттерин айтышып, бешимге жакын кайра жол алдык. Бу сапар аттарга коон-дарбыз толтурулган кап артылгандыктан агам экөөбүз гана минип, атам менен апам жетелеп келатышты. Эки айылдын ортосунда бөкөн белдер боло турган. Ошонун баарын ашып, үйүбүздүн үстү жагындагы жонго чыкканыбызда төмөн жактан сүлүктөй кара атты алка-шалка терге түшүрүп бирөөнүн чаап келатканы көрүндү.

– Бул баягы военкомдун чабарманы. Кезек мага да келген экен, – деди атам аргасы куруган адамдай жүүнү бош. Эртеден берки элкин маанай заматта өчүп, өзгөчө энемдин жүзүн касирет пардасы калттай калгансыды. Атам жаңылбаптыр, чабарман жетип келери менен повестканы карматты да:

– Эртең saat 11де военкоматта болушун керек! – деп эскерти.

Эртеси баягы эки ат менен төртөөбүз таң атпай жолго чыктык. Бул сапар да Учар бизди ээрчиp, баягы Ак-Кыянын белиндеги дөңчөгө чейин жетип, атам менен коштошкондой үч-төрт жолу арсылдал үрдү да очооп олтурду. Мунусу да таң каларлык эле – адатта ал ошоерге жеткенде эле артын көздөй чу койчу. Азыр далае кеткиси келбей кыйылып турат. Ошондо мен итти кайрылып караган атамдын көзүнө жаш айланы бергенин көрүп, балалык сезим менен аяп кеттим...

Аттарыбызды атамдын досунун бастырмасына байлап, военкоматтын кенесине жетип барсак, бака-шака түшкөн элден тим эле баш айланат. Мынчалык көп элди өмүрүмдө көрбөгөн мен оозумду ачып эле карап калган окшобоймунбу. Агам колдон силке тартканда гана эсиме келе түштүм.

Көрсө, анда үч-төрт райондун азamatтары бүт ушуерден аскерге жөнөтүлчү экен. Атамдарды түштөн кийин гана топ-тобу менен станцияга алып келип, эски эшалондорго шыкап жатышты. Кыйкырык, ызы-чуу, ыйдан башың айланып, тим эле жер көчүп жаткансыйт. Биздин ақыркы коштошуубуз ошол болгон экен.

Атамдын аманчылыгын Кудайдан тилеп, жолду ката атың өчкүр со-гуш, ага кеткен айылдаштарыбыз жөнүндө гана сөз кылып келдик. Анда менин эси-дартым эле баяты атамды тоскон адатынча биздин алдыбыздан да Учар чыгар бекен, жок бекен деп убайым тартып, сабыркоодо болчу. Ал бизди узатып калган дөбөчөгө жакындаланыбызда түн кирип, тере-белди капкачан караңгылык капитап, айылдагы бирин-серин үйлөрдүн гана жарыгы бүлбүлдөп турган. Аңгыча иттин аянычтуу каңшылаганы угулду. Көрсө, ит эртең мененки ордунан жылбай эле олтурган экен.

– Олдо байкушум ай, макулук болсо да ээсин жоктоп, кайгы тартып жатканын карагылачы! – деп апам жашып кетти. Агам аттан секирип түшө калып, Учардын мойнунаң кучактады да жана өзү жебей койгон жарты нанды бешмантынын чөнтөгүнөн алып, ага сунду. Ит нанды тиштеген бойдон алдыга түшүп, үйдү көздөй жортуп жөнөдү. Керели-кечке кезерип, жол карап олтурса да нанды бурдап ийбегендиги да таңгаларлык эле.

Ошентип, башкалардыңдыңдай эле биздин үйде да алааматтын кээ-ри урган убайым, түйшүктүү турмуш башталып, көр тиричилик менен аралашып калдык. Энебиз кары-картаң, катын-калаң менен таң заардан чарбанын жумуштарына кетип, кол арага жарап калган агам үйдү баш-карат. Өзүн командирдин солдатындай сезген мен анын тапшырмаларын алымдын жетишинче аткарууга аракеттенем. Бассам-турсам агамдын «эненерге жакшылап жардам бергиле. Эми силерден башка таянар тоосу, тутунар тууганы жок. Анткени силер эркексиңер! Атанын атына акаа-рат кеп айттырбаган азамат балдардан болгула!» дегени эсимде турчу. Жумуштан чаалыгып-чарчап келген энебиз агам экөөбүздүн ишибизди мактап, алкап киргендө төбөбүз көккө жеткенсичү.

Ошентип көкөй кескен көйгөйлүү турмушту кечирип, арадан бир жылдай мезгил да өтүп кетти. Атамдан анда-санда келген каттарды ал тытылганча агама окутабыз. Тууган-урук, коншу-колон келе калса окутканыбыз аз келгенисип, кечкисин кемеге боюнда үчөөбүз ыкташып олтурганда да кайра алып чыгабыз. Анда төртүнчү классты аяктаган агам кители гана эмес, кол жазманы да шыдыр окуй турган. Катка ушунчалык зээн коюп укканымданбы, же бардыгы бирдей эле жазылгандыктанбы,



агам алаксып, башка иш жасай калганда каттын уландысын мен жатка айта баштакумун. Ырас, «бизди башка фронтко таштады, бул шаардын жанында жарадар болдум, мында дарыландым, эми бул жерде салгылашууга катышам» дегенин түшүнбөй, эмне үчүн бир эле жерде согушпай ары-бери сүрүлүп жүрөт дечүмүн.

Бир жылга жетпей эле үйлөргө түн түшүрүп, каргашанын кабарчысы болгон кара кагаздар келе баштады. Тигинден да, мындан да өкүрүк чыгып, жесир калып кара кийген, жетим калып жүрөгү зилдегендер арбып баратты. Жатсак-турсак: «Оо, Кудай, атабыздын жанын сактай гөр!» – деп тилейбиз.

Август айынын аяккы күндөрү. Айыл чарбасында эгин орулуп, аныздар бошоп калгандыктан эми бирин-экин малыбызды ээн-эркин коё берип калганбыз. Бар болгону кечинде гана Учар аларды короого дүргүтүп айдап келет. Адатта дегеле жаныбыздан калбаган ит бир күнү эле алдына койгон аталага да карабай арыктын кырына узунунан түшкөн калыбында жылбай жатып калды. Чакырганыбыз гана эмес, жонунан сылап эркелетсек да башын көтөрүп койбойт. Көзүнөн кәэде мөлт этип, бир тамчы кулап кетет. Таза аргабыз куруп, кандай даба табарыбызды билбей бүлүндүк. Ал бизге атабыздан аманат, үй-бүлөбүздүн бир мүчөсү катары кымбат эле.

Ошентип эки күн сулк жаткан ит үчүнчү күнү кайып болуп кетти. Биреөлөр аны бир дартка чалдыккан, жакшы ит эмеспи, айыкпасына көзү жеткен соң өлүгүн көрсөтпөй кеткен тура дешти. Айтор, ичибиз куйкаланып, күйүтүбүздөн жер сабагандай болдук. Кур дегенде анын өлүгү кайда экенин билсекчи. Эртеси күнү атамдын ордуна почтоочу болуп калган Айдаралы аттуу бүкүр абышкада:

– Итиңер Ак-Кыянын белиндеги дөндө өлүп жатат! – деп кыйкырды жолдон өтүп баратып. Муну уккан соң аgam экөөбүз дүрбөлөң түшүп, дароо жөнөгөнү калдык.

Апам айтты:

– Жаныбар айбандардан артыкча акылдуу эле. Жакшылыгын аябай көп көрдүк. Иттин да арбагы бар чыгар, ыраазы болсун. Чункур казып, адегенде оозуна май тамызып, анан аспиеттеп көөмп койгула, – деди.

Айткандай эле Учар баягы атамды узатып калган дөбөчөгө жетип, ал кеткен тарапты баштанып жан берген экен. Кабыландай кабелтең ит үч күн ичинде ичтери кабырылып, сууткан тайгандай боло түшүптүр.

Кыйышпас досубузду жерге берип жаткансып, чункурду казып бүтүп, аны көмгүчө көздөн жашыбыз кылгырып турду. Акырында иттин бейити тебелендице калбасын деп тегерегин таш менен корумдан да койдук. «Аттиң! – деди агам, – атабыз аскерден кайтканда Учардын ушуерде аны күтүп жатып, жан бергенин билсе, кандай ыраазы болор эле!»

Бирок андай болбоду. Он-он беш күнгө жетпей атамдын Ростов-на-Дону алдынdagы салгылашта баатырларча курман болду деген кара ка-

газы айылга жетип келди. Карасак, дал баягы иттин көз жашын тамызып, баш көтөрбөй аза күткөн күнү атабыз каза тапкан экен. Апамдын баягыда «Кумайыктын тукумунун көзү ачык болот» дегенине ошондо дагы бир ирет ынанган элем. Ошентип, биздин Учарыбыз жөнүндө аңыз айылда айтылып, далайларды шыпшияңткан икаяга айланган эле...

Эми минтип тагдырдын катаал өкүмүнө кайыл болуп, атадан айрылганыбызга аргасыз көнүп, Учарды да унукансып калганыбызда Андаш акенин сөзү капыстан баарын эске салып олтурбайбы. Анын эмне үчүн айтылгандыгы гана менин жандуйнөмдү мыжып, алай-дүлөй түшүрүп жатты. Анан шырп чыгарбай дарاكتын башынан түштүм да жүгөрүнү аралай үйгө жетип бардым. Апам кайра жумушка кеткени камынып жаткан экен, ага жанагы укканымды кайталап, Андаш акенин кебинин астарында эмне сыр бар? – деп сурадым.

– Балакатым, ал сырды чоюё түшкөндө элден угарсың, азыр башынды оорутпа, – деп энем чекемден өптү да жумушуна жөнөдү.

...Көрсө, Андаш аке аскерге кеткенге чейин Тажыкан менен аябай ынак болуп, ана-мына баш кошобуз деп турган экен. Бул аруу тилекке согуш каргаша болуп, эр жигит майданга аттанганда асылкечи өлгүчө күтөм деп ант берген экен. Псков алдынdagы бир каттуу салгылашта биздикiler чегинүүгө аргасыз болуп, өлгөндөр менен жарадарлардын көбү майдан талаасында калат. Ошондо кыштактагы бир орус аял үч-төрт чала жан жоокерди түндөп жер төлөсүнө сүйрөп келип, фашисттерден катат. Жараларынан эрте тыңып, жүрүүгө жарагандары эптеп биздикilerге жетиш үчүн кетип турат. Ал эми Андашты алты-жети айдан соң чабуулга кирген армиябыз бошотот. Аны дайынсыз жоголду деген кара кагазы ошондо келип, Тажыкандин тагдыры чечилген тура. Бирок өктөлүү кеп адилет айтылды беле – ал азырга чейин жүрөктү өйүйт...



## Поэзия



### *Дербишілік насааты*

Эн жолдо боз тұнарық қаптаган,  
Көптөн бери пендे буту баспаган.  
Зикир чалып жалғыз дербиш баратат,  
Таяқ карман, оң бутунан аксаган.

Бирде ыйлайт, бирде күлөт, каткыфат,  
Мушу менен көкүрөгүн каккылап...  
Жаратканга жалбарынып, жалынып,  
Бирде туруп албууттана ак урат.

«Ээй, жараткан, ынсан кетти пендеден,  
Сыртта калып намаз менен келмедин.  
Мансан, байлык жыйнаганга жан үроп,  
Парасаты учуп кетти жел менен...

Кыздар жүрөт ачып киндик, денесин,  
Үрматтабай Ата менен Энесин.  
Элден алган байлыгына чиренип,  
Ханын атты көзгө огун, жебесин.

Білжыған мас жигит жатат көчөңдө,  
Сынтағасың аны көрбөй бөтөнгө.  
Ушунчаңда акыл-эсти жыйбасаң,  
Кабыласың арты катуу жөтөлгө.

Ээй, Кыргызым, колунца ал ыйманды,  
Токтот арам байлык, дүйнө жыйғанды.  
Көргүң келсе уул-кыздын урматын,  
Тарбияла, үйрөн аны тыйғанды.



**КАЛЫКОВА Бұбусара**  
 – 1952-жылы Баткен обласынын Лейлек районунун Сумбула айылында төрөлген. 1969-жылы Искра орто мектебин, 1975-жылы В. В. Маяковский атындағы қыз-келиндер педагогика-психология болымун бүтүргөн. Лейлек районунун Коммуна башталғыч мектебинде мугалим, Эл қыгармачылық үйүндө қызметкер катары эмгек жолун баштаган. 1977–79-жылдары «Ленинчил жаш» гезитинде кабарчы, қыргыз телевидесинде штаттан тышкаркы кабарчы, Сүлукту шаарында тарбия берүүчү мекемеде тарбиячы, усулчы, жетекчи болуп иштеген. 1994–98-жылдары «Кыргыз басма сөздө» эмгектенген. 2001-жылдан тарбия, «Мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдар конгресси» коомдук бирикмесинин президенти.

Күрт мактанаң көкүрөктүү какпагын,  
Желге учуп, кашык сууга акпагын.  
Улук болуп, бийик болуп ар убак,  
Кыргыз деген ар-намысты сактагын!  
Ак, ак, ак».

### *Алтапайайдын ыры*

Желбірең жашыл шоола колдорунда,  
Жүрөсүң көңүлөрдүн он-солунда.  
Мен сени жалыныма күйгүзмөктүн,  
Жолуксанң он сегизге толгонумда.

Нүр жаап байырлаган турагында,  
Жүрөсүң көңүлүмдүн сурагында.  
Сыйкырлап жүрөгүңдү багынтымтын,  
Жолуксанң жыйырта беш жаш курагында.

Калы эле каада күтүп, сопусунбай,  
Кулпуруп күнөс тоонун томусундай.  
Алпештеп кадырына жетээр элем,  
Жолуксанң ойноок курак отузумда...

Түрганда кайрат күчөп, белди чечпей,  
Ажалдан кабар келсе кокус кечте...  
Сен үчүн бул өтүрдү кыяр элем,  
Жолуксанң жоши түнөз отуз беште.

Күчүнө, кайратына тыңсынбаган,  
Жаштыктын жылдары отту кырғылдаган.  
Сен менин өтүрүлдүн нуру болдун,  
Жүрөктүн терекинде жылтылдаган.

### *Бар болгун, аман болгун, Ата Жүртүм!*

Койнуңда элин түрсүн түүн көрүп,  
Дайрадан агып түрган суун болуп.  
Астамың ачык болсун ар убакта,



*Булутуңа апакай куун қонуп.  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

*Алданба элил, арзыбаган бирдемеге,  
Айланып бир баш менен бир денеге...  
Таза бол Мекениңдин турагында,  
Ай менен Күн өндөнүп кирдебеген,  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

*Башыңа кий ак калпак, злечекти  
Максат кылып бактылуу келечекти.  
О теңір, сактай көргүп кыргыз элин,  
Ынтымактан көрөңгө бере кетчи.  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

*Ордуңдан тур Мекеним төкпө жашты,  
Кайратыңдан жазбагын көтөр башты.  
Уулдарың, кыздарың оттой жанып,  
Деми менен эритсин музду, ташты.  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

*Ата Журтум эли-журттун койнундагы,  
Аткарсын ыйык пағызын тойнундагы.  
Эркин болгун, ар убак азат болгун,  
Бөлүнүп, бөлүнүүнү койгун ары?!  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

*Бир үйдүн түндүгүнөн түтүн булат,  
Кудайдан аманчылык күндү сурап...  
Татыктуу бол атына КЫРГЫЗ деген,  
Осуятын МАНАСТЫН жыйып, улан!  
Бар болгун, аман болгун, Ата Журтум!*

## *Бейши күшүнде*

*(Он жашында чарчаган бир боорум  
Исалидин уулу ЖЫРГАЛБЕККЕ эстелик)*

*Ашканда турмуштун он кыйырынан,  
Басканда жашоонун он чыйырынан.*

Шум ажал сени өңөрүп алып кетти,  
Көктөгү мағкумдардын жыйынына.

Бөксөртүп ырысқыңды табагыңдан,  
Өчүрүп кубанчыңды кабагыңдан.  
Айыкпас дафт илешип жүргөгүңө,  
Үзүлүп түштүң жашыл сабагыңдан.

Ачпадың кимебинңди, дептериңди,  
Жазбадың жакышы көргөн кептериңди.  
Жайдары тектебине барып келип,  
Мактанып көрсөттөдүң «бештериңди!»

Жүргөгүн тунца салып ата-энендин,  
Бир боорум кайда шаштың, жаш элең го?  
Айылдың жаш-карысы сени таанып,  
Жаңы эле жарагансың «Ассалоомго!»

Түбелүк түнөк тапкан айылыңда,  
Кулпуруп күттүү گүлдөр жайнап турсун.  
Бейиштин тажурут тал, кайыңында,  
Кубулжуп булбул күштар сайрап турсун.

От чачып, чагылганы чафтылдасың,  
Мүрзөңө булут төксүн жамгыр жашын.  
Күн-түнү сени алдейлеп ыры менен,  
Шапада шуудуратсың шыбак башын.

Бейиштин бейпил багын бойлоп жүргүн,  
Беш көкүл кызы жетелеп, ойнот жүргүн.  
Жаннаттың жашыл багын бойлоп жүргүн,  
Жаш көкүл балдар менен ойнот жүргүн.  
Он жашында күш болуп учкан боорум.

## Мен кыргызмак

Мен – аялтын, мен – энемин, кыргыз менин улутум,  
Мага ыйык, Мекениндик көк астманды, булуту.  
Жүргөгүлдүн толтосуна кондуруп,  
Тилейт, тилейт аман-эсен турушун.



*Мен – кыргызтын, мен – аялтын, энемин,  
Билем бакыт эмне менен келерин.  
Жүрөгүмдө жарака бар, жарат бар,  
Ат көтөргүс оордугун, ченемин.*

*Мен – кыргызтын,  
мен – энемин, бүткөн үйдүн кутунан,  
Жакшылыкты ыйык көрүп, тутунам,  
Мекен, Жерди карагите батырып,  
Бейши нурун жүрөгүмдөн учурам.*

*Мен – Кыргызтын, мен – энемин,  
термеп Мекен бешигин,  
Көз арткандан сактап, журттун эшигин.  
Кечирилгис күнөө болор кокустан,  
Жетише албай убагында, кечигүң...*

## *Жалғыз ак күү*

(Ақын Азада Бегимкулованың жаркын элесине)

*Сыбызгыган тундуду үнү кыяктын,  
Жүрөгүмдүн кайгы-арманы сияктуу.  
Жерге боюн таштай учуп келатат,  
Жафаланып, жалғыз калган бир ак күү.*

*Жалғыз ак күү бийикте учуп барапкан,  
Жаратынан кызыл талчы кан аккан.  
Бара жатат булуттарға оронуп,  
Окишо болуп гүл тартылган баракка.*

*Түгөйнөн ажыраган капыстан,  
Эт-жүрөгү кайгы-тундан ачышкан.  
Бара жатат даярданып өлүтгө,  
Арга таптай күйүт-тунун басышка.*

*Абалына боло албай арачы,  
Алсыз болуп турғанымды карачы.  
Өлбо ак күү, өлбо, өлбо, кулаба,  
Табылса экен бул арганын дабасы.*

Далбас урбай аман-эсен калууга,  
Даярданып түгөйүнө бафууга.  
Бийик, бийик көккө умтулуп учууда,  
Боюн таштап жанын күртман чалууга.

Атылган ок көкүрөгүн канаткан,  
Жерди көздөй кулап жөнөйт заматта.  
Жанын кыйған жалғыз ак куу кайыр, кош,  
Жашоо шаңын көргөндөрғө саматкан.

Сыбызгыган шандуу үнү кыяктын,  
Жүрөгүмдүн кубанычы сыяктуу.  
Көккө умтулуп, канат күүлөп барагат,  
Жафаланып, жалғыз калган бир ак куу.

---



*Проза*



## АРУУ ЖЕСИР

(Уландысы, башы өткөн санда)

Карт жесир эми жанагы жигитти түк ойлобоюн деп, оюн башкага бургусу келдиле, кыялыш бурулуп келип эле алиги жигитти айланчыктап туруп алды. Эми аргасыздан, тиги жигиттин алгач ирет мас болуп келип, мунун бутун талтайткан түнүн эстеди. Эстеди да, тигинин ошондогу ар сөзүн, ар кыймылын көз алдынан кайрадан чубуртту. Ошондогу унтуулуп баратканды майда-баратына дайре эстеөгө тырышты. Албетте, коркуу же жек көрүү сезими менен эмес, кандаидыр бир улуу кумарлык, ышкылык менен...

Кийин «күмүш чач» ордунаң туруп, үй ичинде кыбырай баштады. Чыныларын жууду да нан кесилген батыныстын жанына көмкөрүп, буларды суулук менен жапты. Аナン үйүн төркү бөлмөден бери шыпыра кетти. Максат, жигитти ойлобой, башкага алаксуу... Бирок кайда-ан, учкул кыял болчубу, жигиттин элеси аны буерде да көлөкөдөй ээрчип алды.

Бакыт бүгүн да негедир кечиге берди... кечиге берди... а карт жесир муну зарыла күтө берди... күтө берди...

Ана, Ала-Тоонун карлуу чокуларын жазданган күн да батып кетти. Мына, инир кире баштады.



**Орозобек  
АЙТЫМБЕТ**

Ушуп түштә көчө жактан шашыла баскан дабыш чыкты. «Күмүш чач» тыңшай калды да: «Ошол! Ошол!» – деп күбүрөнө кетти. Ал эми тигил жигитти баскан дабышынан да тааный турган күдүретке жеткен эле.

Аңгыча дабыш короого кирип, көп өтпөй мунун сырткы эшиги ачылды да, жигит оозгу үйгө кадам койду. Негедир эле ал бу жолу илгичти иле кирди. «Ал, бөтөн бирөө башбакпасын дегени го?» – деп ойлоду карт жесир.

– Дүкөн түштөн кийин гана ачылды, – деди жигит ортоңку үйгө кире бере. – Мен барганда эл чогулуп, кезек да болуп калган экен, колума эми тийди.

Жигит азық-түлүктөрдү тегерек үстөлдүн четине койду. Эми «күмүш чач» баштыктагыларды чыгара баштады. Баштагыдай эле кант, чай, май, күрүч, кургатылган кесме экен. Таңгаларлыгы, баштыктагынын баарын алыш чыккан соң кемпирдин колуна бир чоң бөтөлкө урунду.

– Ботом, бул эмне?

– Шампан! Эртең сегизинчи март эмеспи, алчусуна чегерип, кары-картаңдарга бирден шампан берип атат.

– Ой, шумдугун қур. – Карт жесир чын ниеттен күлүп калды. Ошондо ал жигитке өтө татына көрүнүп кетти. Бул аруу береги дүйнөгө жалаң гана күлүп жүрүү үчүн жарапандай, анын бешенесине, алигидей шагдан күлкү гана жазылып, өмүрүнө ошол күлкү гана жарашчудай туулуп кетти. Ошондо, жигитти эртең менентен тартып тооруп алган жанагы ыңгайсыздык шамалга учкан камгактай жок болду да, эми ал өзүн баштагыдан ээн-эркин сезе баштады. Плащын чечип, илгичке илип, анын чөнтөгүнөн кагазга оролгон бирдеңке алыш чыкты.

– А бул сизди эртеңки майрамыңыз менен күттүктаганым!

Эми «күмүш чач» ууртунаң дагы жылмайды да, оромол кагазды кармалап: «Бул эмнеси?» – деп күбүрөп койду. Анан кагазды жазган колу жыты буркураган атыр менен бетмайга урунду. Ошондо карт жесир дагы да чын ниеттен күлдү:

– Мени жашартайын деген экенсин...

Оромолдо булардан сырткары жапжаңы мүйүз тарак иси аңкыган атыр самын бар эле.

– Булардын баары Францияныкы! – деди жигит өзүнө өзү курсант боло. – Жолдошторум аркылуу борбордон алдырдым.

– Анча эмне убара болуп? – «Күмүш чач» дагы күлдү. Анан атырдын оозун ачып, адегенде өз көйнөгүнүн жакасына тамчылатып, кийин: – Кел, сага да себейин, – деп өтүндү.

Жигит ордунан туруп, тигинин жанына келди. Эми карт жесир сол колу менен сыйпалап, тигинин көйнөгүнүн жакасын тапты да, он колундагы атырдан бир аз септи.



– Ыракмат! – Жигит «күмүш чачты» бери тартып өөп-жыттап, ордуна кайра барып отурду.

Эми карт жесир жигиттин белектерин терезеге койду да, плитадагы мискейди алып келди:

– Бир аз тамак жасадым эле, бышканы качан...

Экөө тамак иче кетти. Кантсе да, бул тамактын бир жери жарашпай аткандыгын «күмүш чач» бириңчи сезди:

– Бакыт, эртең биздин майрам болсо, ал силердин да сайран эмеспи, шампанды ач, ооз тиели.

Жигит ушул өтүнүчтү өзү бириңчи айтпаганга өкүнө түштү да, бөтөлкөгө кол узатты. А бул шампан ачуунун чебери боло турган. Тигинин демин акырындан чыгарып отуруп бир тамчысын төкпей ачты да, шкафтан ыстакан издей кетти. А стакан береги үйдө таптакыр жок эле. Андыктан, жигит аяктан кызыл гүлдүү эки чыны апкелди да, аларга белинен куйду.

– Келициз. – Чыныны колун созо берген карт арууга карматты да, экинчисин өз колуна алды.

– Шампан ооз тийбегениме да жыйырма беш жылдан ашкан экен, – деп бүлкө этип койду «күмүш чач».

– Эртеңки майрамыңыз күт болсун! – Жигит колундагыны тигинин чынысына кагыштырды. – Ал жакшылыктын, аман-эсенчиликтин, көлдөгөн ырыстын сайраны болсун!

– Айтканың келсин! – деди карт жесир. – Ий, алагой! Мен көп ичпейм, жакшылык эмеспи, ооз тиейин...

– Ал, алышыз! – Жигит аны күтүп калды.

«Күмүш чач» чыныдагыны бир гана ууртады да, үстөлгө койду.

– Алсаңыз...

– Жо, айланайын, ичкиликтеке башынан эле жокмун.

Карт жесир бир гана сүйлөй турган, ошондуктан жигит аны кыйнабады. Өзү алып ийди.

Алар тамагын ичип болгондон кийин да тегерек үстөлдүн кашында сүйлөшүп көпкө отурду. Бул арада жигит бөтөлкөдөгүдөн үч-төрт ирет куюп ичсе, «күмүш чач» чыныдагысын үч-төрт жолу ууртады. Ушундан болсо керек, карт жесирдин кубакай жүзү негедир нурданып, тамылжып чыкты. Ошондо ал жигиттин көзүнө кайрадан шумдукуудай сулуу көрүнүп кетти. Бул жагынан, «Кап-айе, мага курбу болуп калганда эмне?!» – деп ичи тызылдаса, экинчи жагынан ичи элжиреди.

Сааттын жебеси улам арылаган сайын жигиттин чыдамы кетип, «жатсак, ээ!» деген ой бүт дүйнөсүн ээлей баштады. Мына, saat он, аナン он бир, кийин он эки болду.

– Жаңы күн келди! – Жигиттин кыялыш алда кайда учту.

– Оо, анда өзүңө куй, бүгүнкү майрам үчүн ичели!

– Эсендик үчүн да! – деп кошумчалады жигит. Анан шампандан өз чынысына бүлкүлдөтүп дагы куйду. – Эми калтырбай алыш иициз чыныдагыны...

А тигинин чынысында аз эле калган эле. Карт аруу аны эки ууртап, кийин тынып, дагы бир ууртап түгөттү да: «Мас болуп калдым окшойт...» – деп күлдү.

Акпейил күлкүгө жигит да жетине албады. Анан чыныдагысын ичип, экөө дасторконго бата кылды. А жигит белинен калган шампандын оозуна тыгынын тыгып, ары шкаф үстүнө койду.

Ошондон кийин алар жатуунун камына кирди.

«Күмүш чач» аны тунөйсүңбү же тунөбөйсүңбү деп сураган да жок, ички үйгө кирип, төр жакка төшөк сала кетти. Жигит жатчу жердин астын калыңдап, кенен-кесири эс алсын дегендей саал кецири салды да, башына бажырайган кызыл гүлдөрү бар сия тыштуу кош жаздыкты жаздал, үстүнө аппак шейшеп капиталган кара кашка ыпча жуурканды жапты. Анан алиги конок жууркандын баш-аягын тартылап түздөп, жатчу жагын кайрып койду.

А бу кезде короодогу эл орунга эбак отургандыктан жигит сыртка чыгып кеткен.

Карт жесир эми өз төшөгүн салуунун ордуна идиш-аяктарды жууганга кирген. Ана, бир топтон кийин сырттан жигит да келди. Ал оозгу эшикти иле, бери кирди. Анан тепейип отуруп алыш, идиштерин жууп болуп, суулук менен аарчып аткан «кумүш чачка» ичи элжирей азга турду да, кийин келип, карт арууну мойнунан кучактап өбө кетти.

– Болду эми, барып жат. – Аруу өктөм унчукту.

Жигит буга кың дебестен төркү бөлмөгө кирди да анын эки жакка ачылма эшигин ичинен жапты. Кийин чечинип, кийимдерин ыгы менен керебеттин башына арта салып, жарыкты өчүрүп, төшөгүнө кирди.

Чыгыштан көтөрүлө берген чоң тамчы кандай кызарган ай бөлмөнүн капиталындагы дубалга түшүп, үй ичине жигиттин көзү үйралган сайын бөлмө жапжарык тартып баратты.

Ушу тапта карт жесир да өзүнө орун сала баштады. Ал тырмаландап, төшөгүн көптө жөндөдү да, сыртка чыгып кетти.

Жигит чалкасынан түшүп, дубал бетинде төмөндөп келаткан айдын жарыгын карап жатты.

Ана, көп өтпөй «кумүш чач» да кирди. Ал оозгу үйдүн илгичин илген соң, бирденкелерди кылдыратып ошоякта көпкө журдү. Кийин аяктын жарыгын өчүрүп, өзү жатчу бөлмөгө келди да, эми ушул бөлмөнүн илгичин да илди. Анан төшөгүнүн түбүнө келип маасысын



чечип аягына таштады да, сырткы кийимдерин да жонунан сыйырып, жаздыгынын түбүнө коюп, ички үйдү тыңшап, азга отуруп калды. «Жигит уктадыбы же жокпу?» – деп ойлонуп отургандай. Тыяктаң эч кыймыл болбогон соң гана ал ордунаң туруп, ошо дубалдагы жарық өчүргүчтү басты. Эми карт жесир жатчу бөлмөнү караңгылык каптады да кийин аркы оозгу үйдү караган терезеден, төркү үйдүн эшиктеринин жылчыктарынан сууруулуп, береги ортоңку бөлмөгө бозомтук шоола чачырады.

«Күмүш чач» адегенде уктабоого жакшыле тырышты, бирок кудай аткыр, жанагы жарты чыны шампан аны улам эстетип, үргулөтүп, карайлатып, шайманын оодара баштады да, бир учурда каруусу жок аруу шылк этип, катуу уйкуга кирди.

А жигиттен уйку качты. Ал жаткан жеринде бери ооналактап, оюна ар нерсе кетип, бүт ой-кыялыш, дити сырткы бөлмөдө жаткан карт жесирди жалгыз жарыкты паана туткан жетим көпөлөктөй айланчыктай берди. Андан бир ирмемге да алыстай албады. Барган сайын алиги аруунун жылуу денесин жутагандай самай баштады. Аны алышын жетишинче бекем кучактагысы, кыскысы, ошентип алоологон кумарын жазгысы келип кетти. Кантсе да, адегенде уяты буга жол бербеди. Ал эчен-эчен оолугуп, эки-үч курдай эшик түбүнө барды да, аны ары түртүп ачканга батыналбай, кайра келип жатты.

А бул учурда күн караманын гүлүндөй сапсары айдын нуру капталдагы дубалдан эбак сууруулуп түшүп, жигиттин жаздыгынын жанын жай кыла баштаган эле.

Кантсе да бара-бара азоо кумарлык жигит сезимин өрттөп, алоолой берди. Акыл бирди айтса, сезим башканы жактап, оолуктура кетти. Анын ышкысы ичинде эбегейсиз чокко айланып, кумары жанын жай таптыrbай, тигини акылдан адаштыра баштады да, кыйлага дейре эки анжы болуп жаткандан кийин делөөрүп, карт жесирдин койнуна кантип кирип келгенин өзү да байкабай калды.

«Күмүш чач» бетине тийген демден улам ойгонуп кетти. А бу маалда жигит анын устүндө эле, сол колу менен тигини мойнунаң бе-ек кучактап, эриндеринен өлүп-талып соруп аткан. Карт аруу жигитке каршылык кылып сүйлөнгүсү, урушкесу келди, бирок эриндерин соруп бошотпой аткан жигиттин эриндери аныкына желимдей жабышып, үн чыгарууга мүмкүндүк бербей, ургаачы тек гана мурду менен кыйкырып, мурду менен сүйлөп, түшүнүксүз добуш чыгарып калды. А жигиттин оц колу, карт жесирдин бүтүндөй денесин жойлоп, көйнөгүнүн этегинен өөдө сойлоп, эти качып, бүдүруле калган эмчекти саал эзэ кармап, төмөн сыйырып өткөн сайын ургаачынын тула-бою төбөсүнөн бутунун учунан дейре дүүлүгө калып, береги карт

аруунун көкүрөгүнүн тээ түпкүрүндө эбак соолуп калган аялдык асыл жан-сезимин ойготуп, козутуп, көктөмдөгү ысык кумардын даамын эми татчу бээдэй карт денеси шумдуктуудай ысып, нымшип, буттары жазылып баратты. А ургаачынын жанжерин ыштанынын сыртынан тиреп турган жигиттиki ого бетер чыңалып, ансыз да алсыз, баарына макул боло кеткен береги «күмүш чачтын» акылын тумандатып, анын оюн «мейличи, мейли... эмне кылса өзү билсин...» деген кыял бийлеп, жигитке эч каршылык кылбай, тула-бою чымырап, суналып тыптынч жатып калды.

Эми жигит тигини соргонду токтолуп, башын өөдө кылды да: «Сени сагындым!» – деп демиге күбүрөнүп алды. Анан, токтоно албай, астындағыны кайрадан соро кетти. Эми аруу жесирдин колдору эки жака алсыз сунулуп, буттары да кыймылсыз тартып, өзү үн-сөз жок, жигитке ымый-чымыйынын баарын тапшырып, биротоло анын бийлигингде калды.

Жигит ошондо гана өөдө болуп, шашкалактаган колдору менен «күмүш чачтын» ич көйнөгү менен көйнөгүн кабаттай чечип, андан соц... Карт арууга эми гана жан кирди. Жанталашып туйлап, колдору менен жигитти эки капиталынан ары түртө кетти. Антсе да, ургаачыны зилдей баскан карылуу эркекти, болгондо да бүт салмагы менен жирей баштаган кумарпоз кабелтең жигитти он үч жашар кыздай илмийген ургаачы канткенде өзүнөн алыштатып, калкалап калалат?..

– Кудай ай, бул эмне деген шумдук! – «Күмүш чачтын» алгачкыле сөзү ушу болду. Аруу энтиге дем алыш, өзүнө келе баштады.

Ошондо жигит да козголуп, астындағы ургаачыны тамагынан жыттай: «Ыракмат!» – деди, эбегейсиз айкөлдүк менен.

Эми ургаачы жигиттен көңүлу калгандай: «Кыларың ушу беле?» – деп нааразы болгондой, тамды карап, кыйлага-а үн-сөзсүз жатып калды...

– Булганып калыптырыбыз...

– Ошентмекпиз. – «Күмүш чач» өкүнө унчукту.

Чыгыштан түндүгүн серпип таштаган сулуу таң атып келатты.

Алиги аруунун жукалтаң тарткан, коондун бир тилим кесинди-синдей ширин эриндерин түн бою моокуму канганча соргон жигиттин да көңүлүнүн түндүгү көтөрүлүп, кийинки кездерде аябай кор болгон сезимдери сергип, өөдө болду.

Кечээ катуу майрамдаган калаа эли таңкы татты уйкунун кучагында жаткан кезде көл тараңты караган жалгыз терезе жарк этип, махабаттын алтын дөңгөлөгү айланы баштаган береги куттуу үйдө көз уялткан жарык күйдү. Эми жигит бул короодогулар туралекте эч биринин көзүнө чалдыкпай кетиши керек эле...



\* \* \*

Ошо алгачкы айларда арууда «кошуналар билбесе экен» деген бир гана тилек болду.

Мурда күндүз эле келчү жигит да эми алиги короодогулардан жазганып, болжошуп кооп түн ичинде, эл жатканда келчү болду. Кокус болжошкон түндөн бир эле күн эрте же кеч келсе үйдөн жооп болбой, аруунун эшиги ачылбай калган учурлары бар. Не дегенде, жалгыз жесир үйүнө бөтөн бирөөнүн кирип келишинен катуу сактана турган. Өткөн кыштагы чоң шамалда кимдир бирөөлөр төркү үйдөгү көлдү караган жалгыз терезесинин чоң көзүнүн айнегин чыгарып, үйүнө кирип, бир топ ырыстуу кийим-кечесин уурдал кеткен экен, ушундан кийин ал үй-жайына аябай кароо болуп калган...

Жүре-жүре жигит да болжошкон түнү гана келгенге көнүп алды. Адегенде булардын аял-эркектик мамилесин эч ким билбеди. А кошуналары алиги жигитти мурдагыдай эле мунун «бөбөгү» деп журду...

Ушу жигитке чалынган күндөн баштап аруунун көңүлү куунак, сергек, баскан-турганы чыйрак тартып кетти. Анын карт жүрөгүн өмүргө болгон күштарлык бийлеп, ашыктык оту түнөй баштады. Көөдөнундө көптөн бери бугуп жаткан мөлтүр сезимдин көзү ачылып, жандуйнөсүн турмушка болгон ишкерлик бийлеп, асыл аруу эртеңки күнүнө ишенимдүү серп сала турган болду.

Жигит анын муктаждыктарына баштагыдай эле каралашып турду. Карт аруу өз денесин кармалаган алиги оттуу жигиттин ыпсыз колдорун кандай сезсе, өзүнүн көр тирилигине көмөктөшүп, жецилини жерден, оорун колдон алган береги бозойдун карылуу колдорун так ошондой сезинди. Ушундай кубаттуу таянычка, колдоого ээ болгон каросуз калган бечаранын үнү эми ишенимдүү чыгып, өзү чеккиндүү тартып кетти.

Ал жанагы бозай келчү болжошкон түндү ар дайым зарыла күтөөр эле. Ошо күнү эртерээк туруп, базарга барып, биртике эт сатып келип, даамдуу тамактын камына кирчү. Түш ой үй мелмилдеп жылышын кезде баягы чылапчынга киринип, таза ич кийимдерин кийип, сергеп алычу. Андайда моюну тана каздай койкооп, күмүш чачы эки ийнинен ылдый ак шалыдай төгүлүп, мүйүз тараң менен жымылдата таралган аны бурумдап өрүп коё турган. Анан бир байлам жоолугунун учун жаш келиндерден бетер артына түйүп алар эле.

Кеч кире тамак асып койгон соң бурчка тизелеп отуруп алып, ыраматылык күйөөсү менен балдарына багыштап куран окуучу. Андан кийин ортоңку үйдүн төркү дубалында илинип турган күйөөсү

экөөнүн мындан элүү жыл мурда түшкөн, кийин чоңойтулган сүрөтүн алиги илинген жерине ары каратып коюучу. Мунусу: «Биздин түнкү лаззатыбызды көрбөсүн...» деген ниети эле.

Качан гана тегерек үстөл бетине тамак куюп иче турган идиштөрин, нан-панын даярдап болгон кезде ал берегилерди таза чүпөрөк менен жаап, бышып аткан тамагынын тузун көрүп, плитанын четине тартып, чайын демдеп коюп, ички үйдүн төрүнө төшөк сала баштачу.

Андайда антип-минтип атып, убакыттын кантип өткөнү да билинбей калат го. Көчөдөгү эл аягы суюлуп, короодогулар жаткан кезде айланы тынчып, түн ортосу болгону билинчү. Ошондо ал сырткы үйгө чыгып, ичинен илинүү турган каалганын илгичин кылдыраттапай ачып, кайра келип жарыкты өчүрчү да, эми жүктүн түбүндөгү төшөгүнө көчүк басып же чыканактап кыйшайып, тигини зарылып күтө баштачу. А, кокус, көңүлүн бүлдүргөн жигит негедир кечиге баштаса тынчы кетип, уйкусу качып, сарсанага батаар эле.

А ошо болжошкон түнү жигит да айрым кездерде ургаачы күткөндөй өз учурунда келчүмес, кәэде ал быякка келатып, кайсы бир көчөдөн жолдошторуна капыстан жолугуп, ичиp калып, өтө кеч же таң ата жаздал калган маалда келген чактары бар. Андайда асыл арууда уйку жок, береги үй ээнсирегендөй, жалгызырагандай көңүлү чөгүп жатаар эле. А бирок да жигит убадасынан тайбай, кеч болсо да келүчү. Андайда ал үйгө кире сала береги ургаачыны басып жыгылып, өөп-жыттай, жүдөтүп ийүүчү да, тамакка карабай, түз эле жатууга кириүүчү...

Күн өткөн сайын булар бири-бирине аябай катуу чырмалып баратты. Эми алар жумасына же эки-үч күндө бир жолу эмес, күнүнө жолуккан түндөр да келди. Муну, өзгөчө жигит өлө самай турган. Ал өзүнүн «күмүш чачын» күндө көрбөсө кадимкидей жоктоп, издей баштаар эле. Айрыкча, кызып алганда...

Ошентип береги экөө өөдө-төмөн боло келе, жанагы кошуналарга да акырындап билине баштады. Тигилер оболу: «Ой, береги кемпирдин «бөбөгү» күнделе ушуюкта жүрөт экен», «ал түнкү бир-экилерде келет да, таң ата кетет тура», «Ой, кайдагы «бөбөкту» айтасыңар, бул анын өз бөбөгү эмес, аягы менен баскан эле бирөө... А бөбөгүн кемпир бала-чакасы менен үйүнөн эбак эле кууп ийбеди беле... Ал азыр үстү жакка там салып алган...», «булар соо эмес...» деп күбүр-шыбыр кеп кылды. А кийин кошуналарынын кәэси «күмүш чачтан» алиги «бөбөгүнүн» чоо-жайын чегип сурал да көрдү. А далайды көргөн карт аял алдырбады «өз бөбөгүм» деген сөзүнөн тайбады.

Кантсе да, «бучук мурдун жашыралбайт» дегендей береги экөөнүн мамилеси барган сайын кашкая ачыкка чыга берди да, эми чак түштөле келгенден жигит да, аны тосуп алгандан аруу да айбыкпай калды. Башта арууга тиги экөөнүн ымаласы уят жоруктай туюлуп, ал



кошуна-колоңдордон катуу жазганып, жалтана турган болсо, бара-бара булардын өздүк мамилеси «күмүш чачка» анча жат учурabay, өөнү жок боло баштады.

Кийин жанагы короодогулардын кээси алиги жигит менен карт жесирди ичтеринен жек көрсө, айрым тили бурууларынын булар менен таптакыр эле иши болбой, кээ бири тигилердин аял-эркектик мамилесин «мындайлар турмушта боло берет эмеспи» дегендей әрөөн-төрөөн албай, айтор, береги әкөө түркүн мүнөздөгү, пикирдеги, көз караштагы адамдардын элегинде калды. А маңдайдагы баягы көп балалуу, бойдок катын жапжаш жигит менен мамиле түзүп алган карт жесирдин баяндуу бактысына ичи тарып, аларды көрө албай, баскан-турган жерине ушактап, әлге жая берди. Бирок үйдөн чыкпаган «күмүш чач» муну кайдан билсин...

О, кийин, жай ётүп, күз келип» анан кып түшкөн мезгилде жигит «күмүш чачтын» көчөсүнө келген сайын табышмактуу ыңгайсыз кырдаалга туш келип журдү. Не дегенде, өзүнүн сүйүктүүсүнүн үйүнө жакындалган сайын ошо тегеректегилер муну көрө сала таңгала карап, шыпшынып, артынан күпүң-купуң сөз кылып калганын алда-нече ирет байкаган жайы бар. Андайда жигит көздөгөн жерине тезирәек жетүүгө ашыкчу да, кокус көчөдөн кимdir бирөө астынан чыкса көрмөксөн болуп, алиги короодогуларды да байкамаксан тартып, булоого чулгана үйгө кире турган. А «күмүш чачты» көрүп, аны мойнуунан сыга кучактап, өөп-жыттап алган соң жанагы көчөдөгү жат әлестер, бул короодогу ыңгайсыз абал дароо көңүлдөн чыгып, өзгөчө жаркын маанайга кабылар эле. Ошондо анын бүт кайгы-капасы таркап кетүүчү...

\* \* \*

Жүрө-жүрө жигит менен карт аруунун каңшаары ушул эле көчөнүн бир четинде туруучу баягы сойкуга да жетпей койбоду. Ал «еки тоонун башын самаган күш ачка өлөт» дегендей, бул учурда «волгачан» эркектен эбак кол жууп, кайра Бакытка барайын десе тигил муну жанына жууттай, эки орто жолдо калып, үйү көрүнгөн эркек бел суутуп кетчү жанга айланып баштаган. Мына ушундай учурда ал «Бакыт карыган аял менен жүрүп атыптыр» дегенди укканда ичи тарыгандан өлүп кете жаздады. Үйүнө отуралбай, кайдагы бир «күмүш чачтын» койнуунда жаткан Бакытты әлестеткенде жаны чыгып, албууттугу кармап, үйүн карс жаап, кулпу салып, абиийири төгүлүп бүткөн немеге эми баары бир эмеспи, алиги «карыган аялды» издең жөнөдү.

А бул учурда асыл аруу жаңыдан киринип болуп, таза кийимдерин кийип, эми тамак жасайын деп аткан. Капыстан эле оозгу үйдүн эшиги адаттан тыш каңылдалп калды. Ошондо ал мунун үйүнө мурда башбакпаган бөтөн бирөө келгенин дароо сезе койду да, кандайдыр жамандыкты түя, жүрөгү лакылдай кетти.

– Бу ким?!

– Мен.

– Мен деген?

– Шайынын үйү ушубу?!

– Ооба.

– Бир жумуш менен келдим эле...

Карт аруу саал ойлоно калды да, илгичти ачты.

Үйгө карганын маткесиндей кайкайган, соорусу жазы келин киргендей болду. Тамекинин, упа менен атырдын жыты бур-р этти.

– Ичкери кир. – Үй ээси тигиге ызаат кыла кетти.

Кирген неме уурудан бетер «ылайыктуу эмнеси бар болдуken?» дегендей сырткы бөлмөнү чолуй бир карап алып ортоңку үйгө өттү. «А, ырыстуу деле оокаты жок тур». Бөйрөгүн таяна менменсинди.

– Ий, сүйлө. – «Күмүш чач» тигиге карап калды. Келген аял сөөмөйү менен ортонуна кыстарылуу турган тамекисин тооктун канындай кыпкызыл эриндери менен бир соруп алды да, оозу мурдунаң чыгара илеп тартты.

– Та-ак. – Эми тигил сол кашын бурчтантып, чүкөдөй картты ызгаардуу тиктеп калды. – Бакыт сенин кандайча бөбөгүң болот?!

Күтүүсүздөн берилген суроо тигини абдыратып салгандай болду. Жүрөгү лакылдалп, манчаларынын учун саал калтырак басты, антсе да өзүн жоготуп койбоду.

– Жо, сен өзүң кимсиң?! – Карт аруу кайраттана кетти. – Бакытты кайдан билесиң?!

– Мен Бакыттын экинчи аялы болом, – деди тиги ошондо оозумурду кыйышпай туруп.

– Бакыттын сендей аялы жок? – «Күмүш чач» катуу чочуду.

– Анан мен киммин?! – Тиги албууттана кетти.

Карт аруу ошондо гана «баягы сойкуну» эстеди да, «ошол турбайбы» деп үрөйү уча түштү.

– Бакыт бөбөгүм болот. – Алигидей эле ишенимдүү, салмактуу үн катты. – Анын аялы, баласы бар болучу, ушу жердеги бир сойку аларды бузуп...

– Токтол! – Өкүрүп алды тиги. – Мен сойку эмес, сен сойку! Бакытты менден сен бузуп! – Ал карт жесирди коколоп, жулмалай баштаганда эртең менен азық-түлүккө кеткен Бакыт да кирип келди. Ал колундагыны ары таштай:



– Сука! – Сойкуну көчүккө бир тепти. – Кет, эненди гана... Өлөлегинде жогол!

Сойку Бакыттан аябай корко турган, эми ал аландал, «күмүш чачты» көё берди да, жансоогалай баштады.

– Кет! – Бакыт нокот көё күпүлдөдү. – Экинчи ушуерге келчү болсоң... – Жаактан ары тартып алды, а тиги оңкосунан кете жаздал барып оңолду да, сыртқа атып чыгып, көчөнү көздөй бузеленди.

– Өлүгүндү гана көрөйүн, көрайгыр, сага көрсөтөм! – Береги короодон кыйла алыстаган соң улам артына кылчайып, муштумун кезей берди. – Жанагы карыган бээ экөөңөргөбү?! Силерге бирди кылалбасам атым өчсүн!..

Көчөдөн ары-бери ағылган эл береги албуутту таңдана карап, кээси иштин жайын сезе ууртунаң жымыйып, айрымдары ага таптакыр эле көңүл бурбай, өз тиричилиги менен алек болуп атты.

Алиги сойку кеткендөн кийин экөө ооздоруна коргошун куюп алгансып, көпкө дейре унчугушпады. Алар жаткандан кийин да бу жөнүндө ооз ачпады. Тек гана, асыл ару өзүн тиги тажаалдан коргогону учун койнунда жаткан жигитке ыраазы боло берди. Алар бу түнү да жанкумарлыгына каалагандай маарыды. Ошондон кийин жанагы ыңгайсыз окуя тез эле ойлорунан чыгып бу жарыкчылыкта илебинен нан бышкан оттуу жигит менен ошол ысык таптан чексиз жылуулук, наар алган «күмүш чач» гана калгандай болду.

Түн ортосунан ой жигит чүкөдөй аруунун ак шейшептүү койнунда алп уйкунун кучагында жатты. А карт аялдын учкул ою алда-кайда кетип, санаасы санга бөлүнүп, уйкусу качты. Ал ушу керемет түнү гана береги жигит анын «көбү кетип, азы калган» аялуу тагдырына бир келген ырыс экенин, өз өмүрүнүн акырында ага туш болгон кең пейил эркектен эң соңкусу экенин, мындан кийин анын бакыт-таалайына алигидей эч бир азамат туш келбей тургандыгын даана сезген эле. Ооба, ал жигит береги ургаачынын эң акыркысы болучу. Анын ыйыктыгы да, улуулугу да шунда жаткан.

Өзү эртең эле көз жуумп, караңгы көрдүн түбүндө калып, а мобу жигит мындан ары да ушинтип чардап, кайсы бир сулуунун ысык койнунда эркелеп жатарын эстегенде ичи тарып, жүрөгү туз куйгандай ачышып чыкты. Көкүрөгү өрттөндү. Демин ичине тартып, тамагына буулган көз жашын кылк жутуп, дымыды. Анан өзүн кучактап жаткан койнундагы жигиттен азыр эле ажырап калчудан бетер мойнунан бе-ек кысып өпкүлөп кирди...

Кийинки күндөрү жигит негедир эле сумсая калып, кандайдыр кайгыга батып журдү. Ал узакка дейре телмирип, алда-нени ойлонуп, бирдеңкелерди көңүлүнөн өткөрүп, тунжурай калчу болду.

Тигинин мындай абалын карт аруу да жүрөгү менен сезчү. Жигит аны менен отурганда же жатканда баштагыдай чечиле сүйлөбей, негедир тұнташтып, телмирип унчукпай калған сайын ушу тынчтыкты анын күйүттүү үшкүрүгү бузуп, ушундан-улам дасторкон кашы да, жылуу төшөк да суз тартып, тыянағында «күмүш чачтын» жандуйнөсүнө кандаидыр дүрбөлөң түшөр эле. А бирок да, жигиттин өзүнө деген ысық лабизин, ага деген өзгөчө камкордугун салмактай келе асыл аруу берегиден анча деле кооптонбоду, анткени бозою ушу жаздын башында «кийинки кышка» деп бир чоң машине көмүр, дагы ошондой эле жыгач түшүргөн, отун бери болгондо үч кышка кенен жетмек. Откөн дем алышта ал жанагы көмүрүн сарайга эки күнү кечке күредү. А бу дем алышта жыгач араалап, баарын жарып, отундарды сарайга ирети менен жыйып да салды.

Адегенде аруу тигинин суз тартып баратканын чарchoодон көрдү. «Иши да курулуш жагында, анын үстүнө кийинки ишемби, жекшембilerde да жаны тынбай, келерки кыштын камын көрүп жумуш менен күлала болуп жүрсө кайдан көңүлү ачылсын» – деп ой жоруду. «Аз күндө жай кейкөлөт, ошондо ээн-эркин эс алат, көңүлү көтөрүлөт» деп өзүн сооротту.

Ошентип, жаздын акыркы айы жылжып, жадыраган жай да жарк этти. Көк текши кыр жаап, үлп эткен жел болсо ошол жазыкта жашыл толкун сапырылып береги жайкалған көгүлтүр өңүрдө түркүн гүлдөр жайнап, көл боюнdagы айылдар дүпүйгөн жашыл дарактарга көмүлдү.

Те, ызгаардуу кыштын эки-үч күндөп түтөгөн бороондуу узак түндөрүндө алар жылжылуу төшөктө жатып алып, алча жыттуу керемет көктөмдү, көктөп чыккан шыбактуу адырды, андагы гүл оронгон көк белдерди, көктөмдүн гүлчачысы жайкалған коён жондорду, ошол өңүрдөгү жатаган жал дебөлөрдү аралай бүлк-бүлк аккан конгуроолуу мөлтүр булак бойлорун өлө сагына турган. «Эптеп жай келсе көк ыраң баскан күнөстүү адырдын коюн-колтугун ой-боюбузча араласак деп, экөө катуу самаар эле.

А бүгүн болсо булар калаадан эртелең чыккан. Таңкы алгачкы автобус менен шаар четине келип түшүп, андан ары көгүлтүр адырды аралап ичегидей чубалған канжыга жол менен өөдө карай бет алган. Алдыда жалгыз аяк чыйырдын бозоргон мизи, көгүлтүр тарткан адыр, жылга-жыбыттары көгалга толгон адырдын коюн-кончу...

Аруунун басканы бүгүн тың. Ал жеенинин учунда, мойнунда тордомосу бар аппак көйнөгүн, анын сыртынан оймолуу кызыл баркыт чыптамасын кийип алган. А башында откөн жылы береги жигит белек кылған чети тордомол кызыл гүлдүү шалы жоолук. А бутунда жапжаны көлөш, маасы.



Жигит аны колдон алып эрчитип алган. Ал негедир өтө жароокер. Мышыкты жонунан сылагандай жупжумшак үн катып, жанындагы арууну улам имере тартып, өбө берет. Ушундан-улам «күмүш чачты» жандуйнесу да кербез тартып, нурдана кеткен.

**Жайдын сирен түстүү таңкы асманы туптунук!**

Тоо ылдый сезим сергитер таңкы салкын жел согот. Ал адырдын миң түркүн чөп өскөн жапжашыл төшүн береги желден улам бети теңгедей жыбырлай көгүлтүр көлдүн нур куюлган көгүлжүм жээгине чейинки кең өңүрдү эркелете сылап турат. Теребелден таңкы чөп менен шүүдүрүмдүн көңүл ача турган жыты келет.

Берегилер жалгыз аяк жол менен журуп отуруп, тоого кеткен кошаяк жолго жеткенде чоң шашке болду. Аңгыча те, төмөнтен жүктүү машине көрүндү. Булар тигини күтүп калды.

Жайлоого көчүп бараткан чабандын үй-бүлөсү экен, экөөнү сала кетти.

Кең адыр менен too этеги ашташкан көк чалгындуу өзөнгө жеткенде түш да болду. Алигилер ошо жерден түшүп да калды.

Тоо булагы! Таштан ташка урунуп, өөдөтөн соккон жайлоонун көрмөт жытына эркелеген шылдыр булак! Анын эки жээгин тал-терек, түркүн бадал ээлеп алган. Талдардын төмөн ийилген бутактары кыздардын өрүлгөн чачтарын эске салса, анын сүйрү жалбырактары бийкечтердин кулагындагы жашыл сейкөлөрдөй саландайт. А тиги сүмбөдөй ак теректердин белине жел оролуп, анын күмүш бариктери береги желден улам жа-ай шуудурап, өз тилинде кайсы бир кылымдагы ақындын ашыктык жөнүндөгү ырларын окуп аткансыйт. Ошол тал-теректердин арасындагы айдындарда чанактары жарыла сеңсегленген чыны гүлдөр... А тал-теректерге жанаша топ чычырканак, андан ары мала кызыл гул ачкан ит мурундар. Чычырканак менен ит мурундардын арасын чачыктуу бетеге кантап, аларга чырмоок жыландай оролуп, бул да ачык-сыя гүлдөрүн бажырайткан. Алыстан тааныла бербеген аркы бадалдан жалын чулгап кырмызы жалбырактары бүт өзөнду көркөө бөлөп түрат. Ана, топ чычырканактын түбүнөн пыр-р этип торгой учуп чыкты да, тәэ көгүлтүр асманга илине калып, кубулжутуп сайрап кирди.

– Эгер боз торгой көктө узакка сайраса асман ачык болот. – Аруу, жадырай кетти. – Эгер ал караган аралап, бутактан бутакка жетүүгө ашыкса күн бузулат...

«А, бүгүнкү күн тунук болот экен» – деп ойлоду арууну жетелеп келаткан жигит көк мөлтүр асманды кунт карап.

Алар алиги булак кашындагы кызгалдактуу шиберге келди да, жигит жонундагы калдайган дорбону жерге күп эттире таштап койду. Шылдыраган мөлтүр булактан too суусунун жан сергитер илеби келип турду.

Жайкы тоо жашыл-гүлгүн тартып жатты. Береги кызгалдактуу мөл айдыңга отура кеткен «күмүш чачтын» күн көрбөгөн аппак жүзүнө кыпкызыл гүлдөрдүн нуру түшүп албырып кеткендей болду. А күнгө тотуккан жигиттин жүзүнөн ал байкалбады, а бирок да ал жүзүндө кызгалдак нур ойногон арууну сыга кучактап, жука эриндеринен узака-а дейре соруп калды. Анан өзүнө ээ боло албаган жигит шаш-калактап, дорбонун оозун чечип андан жерге салчу көрпө төшөкту алыш чыкты да, ошо жерге салып, ургаачынын: «Койчу... анан... түн киргенде...» – деп каршылык кылганына карабай басып жыгылды...

Ушу тапта, булардын тегерегиндеги кызгалдактар да үлбүрөгүн кең ачып, алиги көрүнүшкө таңдана карап калгандай болду.

О, алар бу жолу да көптө бүттү. Экөө тең шалдырап, ычкырларын өөдө кылганга алдары келбей, узакка жатышты.

Айланы өлөт алгандай ээн, жымжырт. Күн нуру менен көпкөк асмандын шаңына чайылган жон-жотолор, көк дәбөлөр, жапжашыл этектер, тал-тереги, бадалы аралаш көгүлтүр өзөн, ошо өзөн бойлорунда кучагы кызгалдакка толгон мөл-мөл айдың өз төшүндө суналган береги жигит менен асыл аруу сыйктуу түшкү аптаптан талыкшып кеткен.

Кыйладан кийин козголуп, шылдырап аккан булакка колдорун жууп, жүздөрүн чайып алган соң булар да тиричиликке өттү. Жигит дорбосунан эки кишилик чатырын алыш чыгып, береги айдыңга тиге кетти. Андан соң өзөндөн тезек терип келип, үч ташты очок этип, үстүнө чайнек коюп, тигини калап, от тутантты. Чай тез эле кайнады. Ушундан кийин экөө чакан дасторкон жайып, ала келген азыктарын ортого коюп тамактансышты.

Күн бешимге аяк басып, анын апельсин түстүү нуру тоо-талааны каптап турду.

А өзөк жалгап болгон соң эркек «күмүш чачтын» сандарына башын коюп, чалкасынан түштү, а алпейим аруу жигиттин чачынан жа-ай сылап, эркелетип аткандай. Береги эки жандын бири-бирине кылган ыпсызык мамилесине таңданган күн буларга суктанарын же суктанбасын биле албай, тек гана тигилерге көз арткан жесир катындай ыржайып тургансыды.

Алар кийин кечтин да камын көрдү, очокко чакан мискей коюп, тамак асты.

Күн батты, анан өзөндү көгүлжүм иңир басты, а асманда калкыган ай жаңыдан бышып келаткан тегерек жарты нанга окшоп, акырындан өңүнө чыгып албырып келатты. Ай жарыгы жерге билинбей жыбылжып, нары жактагы булак күмүштөй жылтырады. Кийин алиги тал менен ак теректерге төгүлгөн нурдан ошол жердеги көк айдың бети дарбыздай чаарала тартты.



Түн кире тоо ылдый желаргы жүрдү. Ал очоктогу мөл-мөл отту өчүрүүгө далалат кылгандаи аны туш-тушунан үйлөп, а жалын ага моюн бербей, кызыл түлкүнүн куйругундай булактап, бирде мискейдин тыягынан, кээде быягынан жалбырттап атты.

Алар бышкан этин чыгарып келип, чатырдын оозуна отуруп алыш, айдын жарыгы астында жеген соң, жатуунун камына кирди.

Өзөн ичи тоодон соккон түнкүү желден улам өтө салкын эле. Эти жукарып калган аруу жигиттин ысык койнуна кирген соң гана жылынды. Экөө алиги көрпөтөшөктүү алдыларына салып, кучакташып, бир кишидей биригип, кийимчен жатышты. Үстүлөрүнө чаар ала одеялды жаап алды.

Бу жолу жигит эчтекеге карабай, катуу уйкуга кетти. А «күмүш чачтын» кареги катты. Ою алда кайда учуп, жаштык чагын, гүлүн төккөн өзүнүн гүлгүндөй курагын, адеп келин болуп келген жылын, анан балыкка талгак болгон ошол жазды эстеди.

О, анда Өмүр экөө чарбадан бир короо кой алыш, ушул өзөнгө көчүп келип, жайкысын тетиги жайллоону жайлап, андан берки Ыктоону кыштап, а жазында алиги этектеги кашарга кой төлдөткөн. Жана машинеде келатып Бакыттан: «Ошол кашар турабы» – деп сурады го, ошондо тиги таш менен чоподон тургузулган кашар эбак бузулуп, дубалдары үйүндүгө айланганын айтты го, так ошол жерге...

Ооба, алиги жазда балыкка талгак болгон. Негедир, балык же-гиси келип, Өмүрдүн тынчын ала берген. А күйөөсү аны кыялбай, бир күнү кой-козуларды буга тапшырып, таң атпай жакага жөнөгөн да, түн ортосунда араң келген. А куржунунун эки көзүндө боору кыпкызыл жездей күлпурган, а жону көлдүн көк толкунундай алабула сазандар... Кийин очокко чоң казан асылып, койдун майы менен өз майына кызара куурулган сазандарды көрүп ал! Чиркин, алиги куурулган балык этин канчалык жесе да, тойбийт десен. Ач көздөнүп күйөөсүнө бербей, жалгыз жеп... Анан, ниети тойгон соң, күнү-түнү баш көтөрбөй уктаганды көрүп ал. Көрсө, балыкка талгак болгон тура.

Ошентип, тун кызын төрөгөн. Кийин эркеги дүйнөгө келди. Уулун төрөрдө әмнеге талгак болгонун өзү да билбейт. А экинчи кызын Өмүр көре албады, ал күйөөсү аскерге кеткенде боюнда калды.

Уруштун оор жылдарында бышыкчылыгына карап, Чүйгө көчүп барган эле, боюнда калган кызы ошоякта төрөлдү. Анын даам-түзүн да тецири ушуюктан буюрса керек, кийин ал так эле ошол чүйлүк уланга турмушка чыкты да, тиякта кала берди. Ырас, бала-чакалуу, бирок ичет... Ошо ичкилигинин кесепетинен ал береги энесине да каралашпайт. О, анын Балыкчыга келбегенине да бир топ жылга айланып кеткен экен го?! Ал быякка акыркы ирет агасы жанагы

«кызыл чоктордон» өлгөндөй таяк жеп, мерт болгондо гана каттаган. Ошондон бери дайын жок...

Аруу күйүттүү үшкүрүнүп алды. А ою чабыттап алда-кайда...

Өмүр жайдары жигит боло турган. Комузга тил киргизе чертип, секетпайды ырдаса ошол ырдасын! Ар кандай шерине менен жоролордо Өмүр дегенде эчен аяштары акылдан адаша турган. Анын шаңқылдаган үнү бир тең эле да, комузу бир тең получу. Көзү түшкөн бийкечтерди ыры менен азгырып, комузу менен алыш жүрүп кетүүчү. Ошондуктан, береги айылда аны сүйбөгөн, жактырбаган ургаачылар болбой турган. Андайда Шайынын ичи өлгүдөй тарып, Өмүрдү алиги жерден тезирээк алыш кетүүгө ашыкчу. Антсе да, Шайынын өзүн ынаткан Өмүрдүн жолдоштору да бир кыйла эле...

Тагдыр экен, мына ушундай базарлуу күндөрдүн бириnde батыштан уруш чыкты да, Өмүр курдууларды толук бойdon шыпырып кетти. Келиндердин өмүрүндөгү базар да, асер да бутту. Аナン эркектин кучагын сагынган азаптуу күндөр башталды. Көп өтпөй эле ирегеге ачарчылык кирип келди. Эми келин-кезектердин эсинен эркек чыгып, кара курсактын айласы башталды. Ооба, ошондо Чүйгө көчкөн.

Шайынын өмүрүндө анын тагдырына өтө терең из калган дагы бир жигит болду. Ал жанагыле Чүйдө шоопур болуп иштечү. Өмүр согушта дайынсыз болуп, уруш да эбак аяктап, эл бейпил турмушка тап койгон жылдар эле. Бир күнүле булар турган айылды как жарып өткөн кара жолдо Бишкектен келаткан бир «политурка» кырк-тырк этип бузулуп туруп калбаспы. Анда машийне да аз кез, айылдагылар чоңунан кичинесине чейин алигинин тегерегинде. Кәэси таң калып, айрымдары кызыгып, а бирөөлөрү ошо тегеректе жөн эле жүрөт.

Шайы турган там жанагы машийне бузулган жолдун боюнда эле. Түш ой колу карала-торала болгон шыңга бойлуу шопур үйгө суу сурал кирип калды. Ана, кызык. Шайы алиги жигитти көрө сала оозу ачылып, эси ооп калыптыр: «Өмүр». А тигил Өмүр эмес получу, ошентсе да, Өмүргө союп кантап койгондой опокшош жигит эле.

Берегилердин тааныштыгы ушинтип башталды. Аナン булардын ортосунан баары өттү, баары... Алардын көңүлдөштүгү жыйырма жылдан ашыкка, алиги шоопур буга келатып, жол кырсыгына учуратыча созулду. Бир кейиштүү жагы, алиги жигит бала-чакалуу получу, ошолорду кыйбай, эки ортодо эзилип жүрүп көзү өттү. Шайыны эркелетип, машийнесине салып алыш Алматыга, тыягы Ташкенге дейре ойнотуп барып келчү жанжыргалы ошол получу. Качан гана тиги аялы билип калып, буга душмандык кылмай болгондо, аны Балыкчыга көчүрүп келип, темир жолго орноштурган да ошо... Ары-бери өткөндө Шайысына бурулбай кетчүмес, кәэде атайылап да келчү. Ага «Өмүр» деген атты койгон да өзу боло турган. Ооба, ал чындыгындале мунун



экинчи «Өмүрү» болучу. Бириңчи Өмүр анын ақ никедеги өмүрлүк жары болсо, экинчи «Өмүр» мунун никесиз жары эле.

Мына ушул экинчи «Өмүрдөн» кийин ал әч бир әркек менен жанмамиле түзгөн әмес. О, андан бери чейрек қылым өткөн әкен го, чейрек қылым...

Ақыл аруу терең улутунду да, өткөн-кеткенин ойлобоого тырышты. Ошентип атып, таң ата көзү илинип кеткен әкен, жанындағы жигити аны бооруна басып, «от чача» баштаганда гана әңгі-денғи боло кетти. Антсе да уйкуга қарамығып, өңүбү же түшүбү, әс-мас. «Ий-ий! Ох-ох! Ий-ий, ох-ох! Сеники о-о-о-о-от! Ий-ий! Ий-ий, ох-ох! Берекем! Ий-ий, ох-ох! Сен өзүмдүн Өмүрүмсүң, берекем! Ий-ий, ох-ох! Сени төрөгөн әненден... Ий-ий, ох-ох! Ий-ий, ох-ох!..»

Әс-акылын жанкүмарлығына алдырып ийген Бакыт да әми аруура: «Сен да менин өмүрүмсүң!» – деп жалбарып кирди.

Ие, алиги «күмүш чач» үчүн береги жигит бир жагынан Бакыты болсо, экинчи жагынан ал көптөн бери өзүнүн Өмүрү болучу. Ооба, өзүнүн өмүрлүк жары Өмүр! Асыл аруу өз койнунда муну коргошундай әэритип аткан мобу жигитти бар болгон жандуйнөсү, қыялыш менен Бакыт деп да сезчү, Өмүр деп да билчү! Анын ычкыры ошол үчүн тигиге да качан чечилүү, ар дайым даяр эле. Анткени алиги жигитти ал оюнда әбактан бери Өмүр деп таанып, Өмүр деп билип калган. Ошон үчүн ал Өмүргө бергендей берчү, Өмүрдү сүйгөндөй сүйчү. Бакыт ал үчүн Өмүр да получу...

Кы-ыпкызыл күн нуру чачыраган тоо чокулары тегиз албырып чыга келген кезде береги экөө төң әс-учтан танып, кубаттары кетип, чабылган чөптөй соолуп, қыймылдаганга да шайлары келбей сулк жаткан эле...

Аңғыча чыгыштагы кайкыдан алтын күн да көтөрүлдү. Эми көгүлтүр өзөндөгү миң түркүн гүлдөр да күндү сагынгандай чыгыш жакка мөлтүрөй карады.

Алар алиги өзөнгө эки түнөдү да, кайтып кетти. Аруунун береги тоого болгон сагынычы тарап, өзүнүн Өмүрүн кайрадан көргөндөй болду.

Буларды бу жолу тиги өзөндүн батыш жаккы тушуна бута кооп келаткан Балыкчыдагы аскердик топтун жоокерлери салып кетти да, шаардын эң усту жагындағы автобустун аярдамасына түшүрүп койду. Андан ары алар автобус менен кетти.

Күн бешимге таяп калган кезде экөө «күмүш чачтын» үйүнүн тушундагы аярдамадан түшүп калды. Адаттагыдай эле, алар бу жолу да береги көчөдөгүлөрдөн жазғанып сүйлөшкөн жок, дароо бөлүндү. Карт аруу бүйдалbastan үйүнө бет алды. А Бакыт тигиге бирдеме дейин деп баратып, умсунуп... умсунуп токтоду да, ошол эле аярдамада бозала болуп кала берди.

Түштөн кийин Балыкчынын демейдеги шамалы башталып калган эле. Тээ Кызыл-Омполдун этектериндеги асманга көтөрүлгөн куюн ийиктей чимирилип, андан берки адырлар чаң менен алабатанын жытына тунуп, береги калаанын көчөлөрүн аралай соккон азоо шамал күлүктөй сыйып баратты.

Бакыт кыбырап баскан аруудан көз албады. Ана, ал кара жолдон ары өтүп, өзү турган короону көздөй көчө бойлоп жөнөдү. «Күмүш чач» андан акырындан алыстаган сайын жигиттин журөгү шала-шала тилинип, көкүрөгү өрттөнө берди, ичи күйдү.

Ана, асыл аруунун шамал желпилдеткен шалы жоолугунун учтary Бакыт менен коштошкондой «кол булгай» калып атты. Ошондо, ичи уйгу-уйгу түшүп турган жигит кызык болду. Анын муундары аргасыздан бошоп, токтоно албай жашыды. Эми, негедир эле каректеринен жаш көлдөп, «күмүш чачты» да ал турган дарбазасы жок аңырайган короону да, көчө жакы терезелери көлдү караган эски барак үйдү да, анын жанындагы көчө бойлой тигилген байтеректерди да көрө албай койду. Бүт ааламды сел алгансып, көлкүлдөп баратты. Ие, ал өмүрүндө алгач ирет үнсүз ыйлады. Шамал уипалап желпилдетип аткан чачы жүзүнө түшө калып берегинин селдей аккан жашын сүртүп аткандай.

Неге ыйлады? Көз жаш неге көлдөдү? Өзү да аңдай албады. Эмне, эми быякка экинчи келбесин билип жашыдыбы? Таптакыр кайрылбасын сезип ыйладыбы? Мындан кийин быякка биротоло чоочун, бөтөн киши болуп каларын аңдал шолоктодубу? Атасын сагынып аябай куса болуп, ушуундан-улам бейтап тартып, ооруканага жатып калган баласына эми биротоло кетерин ойлоп көз жашын төктубү? Айтор, ыйлады. Көлдөй аккан көз жашы түйшүктүү жүзүн малмачөлмө жамгырдай жууп, кирпиктеринде жаан тамчыларындай бириндеди...

Бир маалда абайласа дале жанагы аярдамада турган экен. Көчө эбак ээн калган. Шамал күчөп, ал чаңга ийленген бороонго айланып, зым карагайлар ышкырып, Балыкчы адатынча улуй баштаган...

Бакыттын жашы дале токтобой, шамал ызылдаган кайсы бир ээн, чаңдуу көчөдө башы оогон жакка кетип баратты.

\* \* \*

«Эмнеге кечигип атат? – деп ойлоду аруу жесир жаткан жеринен баш көтөрүп, ак шоола түшүп турган ортоңку үйдү, терезесин такатсыз телмире тиктеп: – Эмне, сыркоолоп калдыбы? Же жумуштары чыгып келалбай атабы? Бирок уч айдан бери...»



«Күмүш чачтын» чыдамы кетип, ордунаң ыкшоо козолуп өөдө болду да, алиги жаткан жеринде шоңшоюп отурду. Ал туралек болгондуктан ич кейнөкчөн эле. Анын али да күн көрбөгөн аппак денеси, билектери, кызыл гүлдүү күрөң жууркандын чала жабылган жеринен булайып көрүнгөн аппак саны береги ээн үйдө өмүр менен махабатка кумар жандын бар экенинен дагы да кабар берип тургансыйт.

«Үч айдан бери кабарын билдирибей кайда житип кетти? Же, башка жактан жемек жеп жүрөбү?» Ушуну ойлогондо аруунун итатайы тутулуп ичи тарыды. Негедир эле токтоно албай, отурган жеринен туруп, элдир-сeldir баса төркүү үйгө кирди да, терезенин түбүнө келип, көченү тыңшай баштады. А көчөдө ары-бери еткөндөрдүн кобур-собуру, дабышы. Анын бири да Бакыттын басканына окшобойт.

«Эмне, кызыл оцот, кызык таркайт» деген ушулбу? Жигити эми биротоло кеттиби? – «Күмүш чачтын» башы катты. – Эмне, байкабай тигинин көңүлүн оорутуп койдубу? Эмне, мындан көңүлү калдыбы? А көңүл калгыдай эмне болду эле?...» Карт аруу береги суроолорго эч жооп табалбады. Сүйүктүүсүн ойлогон сайын мээси ачый берди... айлана берди... Тигинин келбекенине эч бир себеп табалбай эзиле берди... айласы кете берди...

«Табияттын алаканы бирде ачык, кәэде түйүлүү... Ошо Бакыты кашында отурган жайдар күндөр мунун этегине ырыс конуп, маңдайы тайкы бешенесин күн сүйүп, береги күңүрттөнгөн суз үйүн чексиз таалай жылоологон теңдешсиз улуу чактары тура... Ана, кымбаты келбей калдыле тагдырдын алаканы чоюндай түштү... Бакыт да, этегин жылоологон ырыс да жым-м болду...» Карт аруунун көңүлү кароолонду. Эми кайра ортоңку бөлмөгө чыкты да, төшөгүнө келип кыйшайды. А башында жоопсуз калган сансыз ой...

«Бакытка эмне болду? Деги, бөөдө кырсыктан, оору-сыркоодон алыс болгой эле. Же, кызуу кандуу неме, кайсы бир бозо сөзү учун азыр камакта жатабы? Деги, кайда?» «Күмүш чачтын» ою кымкуут түшөт. «Оорукананы» эстегенде «жамандыкты ойлобоюнчу» деп жерге уч ирет түкүрүнүп да алат.

\* \* \*

Мына, көйкөлгөн жай ооп, көлгө күз келген. Кечээ күнкү закым чалган сары талаа менен адыр, бышкан чөптүн буруксуган кыйгыл жыты менен чөп арасынан чырылдаган саратан үнү артта калып, күздүн азынаган суук жели башталган. Те көл боюндагы саргая баштаган чычырканак токойго башын шылкыйтып, сентябрдын таттуу

тынчтыгы опуруулуп-жапырылма октябрغا жол берген. Кээ күндөрү конур күздүн күнүрт булуттары чубалжып, күздүн суук жамгыры кара жердин төшүн көзөп өтчүдөй тынбай төгүп турат. А күн ачылып, конур күздүн алтын айдары жарк эте түшсө асманга келгин күштар көтөрүлүп кайдадыр сапар тартат. Андайда сабагынан үзүлгөн сары жалбырактар канат кагып ошолордун артынан учуп кетүүгө далалат кылгандай абада өөдө карай талпынып, бирок алигилдердай учалбай жерге жаай берет... жаай берет...

Ооба, асыл аруу да өзүнө күйүмдүү жигитин береги сары жалбырактардай саргая күттү, бирок тиги келбеди.

Ал аңгыча көл өрөөнүнө «кары» – кыш да түштү. Ак көрпөгө оронгон баягы көгүлтүр адыр үстүндө аяздуу асман мөлтүрөй калып, көк кашка аяз түзүк дем алдыrbай, теребелди муунтуп турат. Кээде ак түтөк бороон согуп, анан да создуга түштөт. Анткен сайын үйүнө эч ким кирбекен аруу өлгүдөй жалгызырап, үйү ээнсиrep, кандайдыр бир соорунчу конокту күткөндөй томсорот. Чиркин, береги үй да Бакыттын агедил күлкүсүн, абез кылых-жоруктарын сагынгандай. Анын көлдү караган жалгыз терезеси тацкы тамчыдай мөлтүрөй калып, көзүнөн жалыныч билинген алиги карт аруудай муңаят. Ал дагы көктөмдөгү өндүрдүн гүл чагын, береги «күмүш чач» менен жанагы жигиттин татты кобурун сагынгандай.

Ошентип саргайган сагынычка мелт-калт толгон кыш да өттү. Көлгө жаз кылтайды, асманда томуктай денеси ырдан бүткөн бозторгой быйылкы көктөмдүн эрте келгендигин жар салып безеленип, сайрап жүрдү. Көк мөлтүр толкун сапырылган көл тараптан жанжаныбар менен жер-сууга жан киргизген сары жел сокту. Антсе да, жигит келбеди.

Бечара аруу эри таштап кеткен салбардын кейпин кийгенсиди. Бирок ал салбар да, улгайган кишидей мерез да, чөгүп калган аялдай кексе да эмес получу. Анын өмүргө күштар көкүрөгү али да жапжаш эле, өзү улгайган менен сезими, жандуйнөсү таптакыр карыбаган... Бар болгону, ал өзүнүн сүйүктүү жигитин өлгүдөй сагынган, бу жарыкчылыкта аны үзүлө күткөн аруу жесир эле! Нукура аялдык мээрбан жүрөгүн махабаттын оттой жалынына булап, селкилик тейине кетип, өзүнөн алда-канча кичүү эркекти ынатып калган аруу жан получу! Тула бою бозоюнун ысык кучагын өлө-тала эңсеп, чексиз кусага баткан сан күндөрдү артка калтырып, өзүнүн кымбат адамын көздөй умтулган, талпынган, аны эч кимге алмаштырабаган, али да жаш бойдон калган жүрөгү аялуу сагынычка толгон аземи да адеми, салийкалуу жан эле!..

Ана, аңтарган барактай көктөм да артта калды. Күнестөгү баягы адырды көк кыраң капитады. Туман гүл ачкан алмалардан миң сандаган аппак «көпөлөктөр» учуп чыгып, жерге жаап аткандай.



Арманды аргымактай булкунтурган асыл аруу көйкөлгөн жайга мына ушундай саргайтган сагыныч, куса менен келди. «Аттиң-ай, көзүм эле соо болгондо эмне?! Бакытымды бу дүйнөдөн таманым тешилгенче, жаным чыкканча, акыркы дем алуума чейин издебейт белем?!» – деп мунқанды. Анткен сайын аны кусалыктын боз ботосу эзе берди... эзе берди... Анын жапжаш жигитти самаган аппак, тунук денеси күйө берди... күйө берди...

Карт жесирдин үйү те ошо Бакыт кечиккен алгачкы күндөрден тартып ичинен илинген эмес эле, ал береги жигит үчүн ар дайым ачык турган. Эми да ачык.

Чиркин-ай, дүйнө жеткен тар эле! Кечээле ооз жалашып, экөө тен эси оогончо сорушуп алган күндөрүн сагынат аруу... Бир кишилик тар төшөктө эзилишип жанотуна экөө бирдей жалынган тула бойлору коргошундай мөлтүлдөп эрип, чурайлашып жаткан бактылуу түндөрүн эстегенде аруунун ичинен кан өтүп, ошол таалайлуу күндер черлүү көкүрөгүнөн ок жылдыздай ағып өтөт. Эл жаткандан кийин аяр басып, ээн көчөдөн бери короого бурулуп, анан секин кадам таштап үйгө кирген жигитинин элпек дабышына куса болот аруу. Ие, түнкү бирди самайт ал... Түнкү бирди! Ошондогу жигитинин ысык деми менен татты шыбырын, өзүн жылаачтайды баштаган анын карылуу колдорун, анан мунун аппак денесине алоологон от чачкан жалындаган жапжаш кымбатын сагынат аруу!

Андайда аялуу жесирдин кирпиги катат. Түн бою уктабай, оюна ар нерсе келип ошентип, азапка малына жата көзу да илинип кетет. Ана, зарыла күткөн жигити небак келген, муну кучагына алган. Мына, от чачка баштады... Аруунун эбедени эзилип, кымбаты сыга кучактап, жалбара кетти... «О-о-о-о-ох!»

Ойгонсо, түшү. Устүндөгү жуурканын же астындағы жаздыгын сыга кучактап алган. Өзү катуу түштөн уламбы же бетин жууркан думбалап калгандыктанбы көл-шал терге түшкөн. Жанкумарлыгын өлгүдөй көксөгөн аппак денеси али да тиги түштөгү жигиттен албай, алыстай албай... акырындап сууп барат...

Ошентип, Бакыты бир жылдан бери уктаса түшүндө, ойгонсо көз алдында. Күндүз аны ойлобай калган бир да учуру болбойт, а түнкүсүн көзу илинселе тиги анын төшөгүндө...

«Бир жылдан бери буга эмне болду? Деги аман-эсенби? Оорусыркоодон, бөөдөкырсыктан сообу? Деги өзү кайда? Ушул шаардабы же башка жакка кетип калдыбы? Эгер ушул жерде болсо эмне үчүн келбейт? Жо... жо... ал быякта жок болуш керек, эгер болсо эбак келмек. Береги там анын өз үйү, өлөц төшөгү болуп калдыле го?!» Мына ушундай сансыз суроолор асыл арууга тынчтык бербейт. Береги соболдордон соң алардан дагы башка суроолор туулат, антсе да

алигилердин баарына жооп табалбайт. Эзилет. Қүйөт. Мунканат. Итатайы тутулат. Ичи тарыйт. Башы катат. Мээси ачыйт. Чабалакттайт. Айласы кетет. Қөңүлү кароолонот. Ичинен кан өтөт. Ою алда-кайда кетет. Жигитин саргая күтөт. Күтө берет. Чексиз кусага батат. Аны көздөй өжөрлөнө умтулат, талпынат. Аны күткөндөн талбайт. Азапка батса да мейли, күтөт. Сагынат. Куса болот. Куса... Сагыныч... Улуу сагыныч... Улуу куса...

\* \* \*

А бул окуя капыстан болду...

Ал базардан кайтып келаткан. Күтүлбөгөн жерден эле: «Ой, силер мобу кемпирди тааныйсыңарбы?» – деген катындын шаңкэткен дабышы чыгып калды. Муну укканда карт аруунун алдасы башынан учуп кетти, ал баягы сойкунун үнү получу. Аңгыча: «Жо, тааныбайбыз...» деген эркектердин кобуру чыкты. «Бул баягы Бакыттын тапкан бийкечи!» Сойку көчө жаңырта каткырды. «Кайсы Бакыт? Ал ким эле?..» деген алиги эркектердин таңдануусу чыкты. «Ие, силер аны билбей калдыңар, ал бир аңги получу, ушу шаардагы «бээлердин» баарын куруткан...»

«Күмүш чач» береги жерден алыстагыча шашты. А тиги сойку артынан жете келип, муну женден тартып токтотту да: «Ий, карыган жалап, бөбөгүң кайда, билесиңби?!» – деп такый кетти. «Ыймансыз!» Бечара жесирдин оозунан чыккан сөз ушу болду. Ал акыркы күчүн, кайратын жыйып туруп, алсыз колу менен тигини бет талаشتыра шилтеп калды, бирок анысы сойкууга тийген жок. А сойку буга анча деле көңүл бурбады. Ал: «Сен ошо жапжаш жигитке өзүндү тенмин деп жүрдүңбү, ия, карыган... – деп табалап кирди. – Ал үчүн сен бир аңырайган аң болчусуң, билдиңби?! Ал сени утурумдукка, бел суутуш учун гана... Ооба, ал акыры кетмек. Ана кетти. Кеткенде да баласына кетти. А сен ушинтип талаада калмаксың...»

Карт аруу андан ары эмне болгонун билбайт. Эстен танып көчөдө жыгылып калганын да, ары-бери өткөндөрдөн аны тааныган бирөөлөр муну үйүнө жеткизгенин да, анан тез жардам чакырылып, эмделгенин да... эч нерсесин эстей албайт. Жандуйнөсүндө «ал кетти!» деген алиги сойкунун табалаган үнү гана калган.

Ушундан кийин ал өөдө болалбады, төшөк тартып жатып калды.

«Ал кетти...» деген суук кабар карт жесирдин кендириин биротоло кесип, эбегейсиз кайғы аны үстөмөнүнөн бе-ек басып, күндөн күнгө чөгө берди... Кийин тамактан калды... Қөз жашы көлдөй ага акыры күн менен түндү айралбаган түбөлүк караңгылыкка кез келди да,



жаткан үйү кайсы, көрү кайсы билинбей, биротоло азиз болду. Бир айга жетпей карагаттай ка-апкара көздөрүн ак чөл басып, белбаскак тартты. Эми аябай арып, селки кезиндеги сулуулугунун издери али да кетпей келген карт аруунун сыны да, сырды да биротоло күбүлүп, азыр таанылбай калды. Акыркы тиштери түшүп, күмүш чачы өзүнөн өзү үбөлөнө берди. Кийин төшөгүнөн туралбай, чай коюп ичалбай, оозгу үйдөгү чылапчынга жеталбай кор болду.

Ошо, өз өмүрүндөгү абдан жаман кыйналган, азап тарткан акыркы түнү да ал Бакытынан үмүтүн үзбөдү. Жигити азыр эле эшик ачып кирип келип, аны береги кош колдоп сууруп алчудан бетер, өзүн күтө кетти. Эчен ирет эстен танып бараткан учурунда да жансоогалап тыбырчылап, эсине келип, жигитинин атынан чакырып: «Келсең боло...» – деп жөөлүй берди. А тиги бир келсе, так ушул түнү келмек, бирок келбей калды. Карт аруу таң сүрө баштаган кезде гана акыркы бакытынан, сүйүктүү Бакытынан үмүтүн үздү. Ал соңку үмүт карт аруунун карегинен бир тамчы жаш болуп сыйылып чыкты да, бу дүйнөдө кейиштүү да азаптуу өмүр кечкен жесирдин ажемдүү жүзүн аралай, төмөн куллады. Аны акыркы ирет жубатар, кайрат берер, мунун оозуна суу тамчылаттар так ошол Бакыт эле, бирок армандуу дүйнө деген ушул болсо керек, анын эрдине суу тамчылаткан бирөө болдубу...

Ана, бу жарыкчылыктан таптакыр көңүлү калган адам үзүлүп баратып, өлүм менен тириликтин арасында соңку ирет чалды-күйдү түш көрдү. «Түшүндө үлбүрөктөрү жүрөккө окшош түркүн гүл өскөн көк тулан адыр. Ошо көз тойгус жашыл ыраң үстүндө жел кемеден бетер калдайган аппак булуттар... Тээ төбөсүн мөңгү, этегин чер токой баскан улуу тоодон берки шыбактуу талаада аппак кийим кийген Өмүр келатат. Күйөөсү те, кыркынчы жылдардагыдай эле жа-ап-жаш. Ал баягы кичинекей кезинделе чарчап калган секелек кызын жетелеп алган, ал да чачына ак бантак байлап, аппак көйнөкчөн. Булардын артында уулу, ал да аппак кийимчен.

Мына ошол тараптан: «Шайы! Шайы-ы!» «Апа! Ап-па-а!» «Апа! Апаке-е!» деген муңдуу жаңырык чыгат. Муну уккан бечара аруу тигил жакка жаналы калбай тызылдап барат: «Өмүр! Өмү-ур! Айланайын, кызым! Кагылайын, балам!» Байкаса өзү да жаңыдан нике кыярдагы үлбүрөгөн аппак көйнөк менен фата кийип алган экен. Башындагы үлбүрөгөн аппак шалчадан атыр менен нафталиндин жыты келет. Мына ушул керемет жыт бүтүндөй адырды, андан аркы тоону капитап бараткандай.

- Шайы! Шайы-ы! – Күйөөсү.
- Апа! Ап-па-а! – Кызы.
- Апа! Апыке-е! – Баласы.

– Өмүр! Айланайын, Өмүке! – Өзү. – Кагылайын кызым, балам! Тигилер көк тулаң кечип, төмөн карай, а Шайы өөдө карай жанталашып чуркайт, антсе да бири-бирине таптакыр жеталбайт.

Ал аңгыча асман түнөрүп, кайдандыр азоо бороон башталып, шыбактуу тулаң жашыл деңиздей толкуп, чубалжыган каралжын булуттардын арасында чарт-чурт чагылган соймондол, жер астын-үстү болгондој күн күркүрөп айлананы жөө туман каптап, эч нерсе көрүнбөй, алай-дүлөй түшүп калат. Ошо алааматта адыр бетинде: «Шайы!» «Апа!» «Апыке!» «Өмүр! Кызым! Балам!» – деп зар какшаган» учурунда эбегейсиз бакыт жылоологон бир үй-бүлөдөгүлөрдүн муңдуу үнү жаңырып турат да, аны кийин шатыраган жамгыр да-бышы коштойт.

«Шайы-ы», «Ап-па-а!», «Апаке-е», «Өмүр-ур! Кызым! Балам!» Кең адыр ушул жаңырыкка толот. Ана, өзүнүн Өмүрүнүн, кызынын, баласынын добушу чыккан жакка жаналы калбай чуркап барат. Арман ай, асыл аруу береги шыбактуу талаада өзүн эч качан таштабай турган эң кымбат адамдарына жете албай, ботодой боздойт, муңканат. А күндүн алай-дүлөйү күчей берет... күчөй берет да, акыры аруу жесирге калдыр-күлдүр этип келип чагылган тиет. Ошондо анын муңдуу көзүнөн от чагыла кетет да өзөрүп, анан... анан... дем алалбай көгөрүп-татарып, жаткан жеринде чабалактап, акырында жүрөгү катуу бир булкүп алып тына түшөт да, өзүн көздөй «Шайылап, апалап, апакелеп...» чуркап келаткан кымбат адамдарынын аялуу элеси соңку ирет карегине жа-алт! эте тартыла калып, кийин алиги армандуу элес акырындал өчүп, сөнүп барат...

---



*Орус классикасынан*



## БЕКЕТЧИ

*Коллежский регистратор,  
Почта станциясында диктатор.  
Князь Вяземский*



**А.С. ПУШКИН**

Бекетчилерди кимдер каргабаган, кимдер алар менен урушпаган, кыжыры кайнаган кезинде бекетчилердин кысталаны, оройлугу жана адилетсиздиги жөнүндө өзүнүн пайдасыз даттоосун жазып калтырмаха ким ал бекетчилердин кайрымсыз даттоо кинегесин талап кылбаган дейсин? Кимдер гана аларды мурунку Россиянын ыраматылык майда төрөлөрүнөн же кадимки деңиздик каракчылардан кем калышпаган, адам баласынын осолдору деп санабай турган? Ошентсе да калыс бололук, алардын ал-жайына да көз салып көрөлүк, ошондо, балким, алар тууралуу бир канча ырайымдуулук менен ойлонорбуз. Бекетчи деген ким? Ал он төртүнчү класстын, өзүнүн чини боюнча урупсогуудан коргологон, бирок ар дайым эмес, (окуучуларымдын адилеттигине таянам) чыныгы азап тарткычы, Князь Вяземский тамашалап атагандай, бул диктатордун кызматы кандайча? Чыныгы каторганын өзү болбосун? Күндүртүндүр тыным жок. Жолоочу өзүнүн зеригип, көңүлсүз жүрүшүндө жыйналган бардык ызысын бекетчиден чыгарат. Күн ырайы суук, жол жаман болуп, ямщик<sup>1</sup> кексөөлүк кылса да, аттар

<sup>1</sup> Ямщик – арабакеч.

тартпаса да – бекетчи кылмыштуу. Анын жарды, жүдөө үйүнө кирери менен эле жолоочу ага душман сыйктуу карайт, эгер ал чакырылбаган меймандан тезирээк кутулса, анда эчтеке эмес, жакшы, бирок даяр аттар жок болсочу?.. Кудай көрсөтпөсүн! Анын үстүнө кандай гана сөгүүлөр, кандай гана коркутуулар жамгырдай жаабайт! Ал жаан-чачында, чалчыкта короодон короого аргасыз чуркайт. Бороондо, кычыраган аязда ачуулуу жолоочунун кыйкырыгынан, түрткүсүнөн оолактап, бир минута болсо да эс алуу үчүн үйүнө кетет. Генерал келип калат: коркунучта калтыраган бекетчи ага соңку үч пар ат чегилген курьерскийди<sup>1</sup> тарта берет. Ага ыракмат да айтпастан, генерал жөнөп кетет. Беш минут өтпөй конгуроо угулат!.. Аナン фельдегерь<sup>2</sup> кирип келип, өзүнүн жол катын столдун үстүнө таштайт!

Ушунун бардыгын жакшылап ойлоп көрсөк, ачуулануунун ордуна, ага биздин жүрөгүбүз элжиреп, боорубуз ачыйт. Дагы бир нече сөз: жыйырма жыл ичинде мен Россиянын бардык тарабына бардым, почта жолдорунун бардыгы мага маалым; ямщиктердин бир канча тукум жураттары мага белгилүү, мен өң тааныш болбогон, менин ишим түшпөгөн бекетчилер аз: өзүмдүн жолдо байкагандарымдын эң кызык запасын жакын арада бастырып чыгууга үмүтүм бар; азырынча бекетчилердин катмары көпчүлүктүн оюна эң жалган түрдө көрсөтүлгөндүгүн гана айтмакчымын. Жалпы айтканда, мынчалык ушакталган бекетчилер чындыгында жоош, туулгандан эле жароокер, жалпы жашоого жакын, мансапка тырмыш-паган, жөнөкөй жана акчага анчалык жутунбаган адамдар. Алар менен сүйлөшкөндө (мындай сүйлөшүүнү жолоочу мырзалар орунсуз жек көрүшөт) далай кызыктуу жана далай үлгүлүү нерселерди угасың. Ал эми мен болсом, казыналык керектик учун гана сүйлөй турган 6-класстын бир чиновникинин сөздөрүнөн көрө, бекетчилердин аңгемесин артыгыраак көрөрүмдү мойнума алам.

Ардактуу бекетчилер катарынан менин досторум бардыгын ойой эле түшүнүүгө болот. Чындыгында, алардын ичинен бирөөнүн элеси мен үчүн абдан кымбат. Ал-абал бизди бир кезде жакындаштырды, ошон үчүн ал жөнүндө мен азыр сүйкүмдүү окуучулар менен аңгемелешмекмин.

1816-жылы, май айында, мага \*\*\*губернясы аркылуу, азыр жоюлуп калган кара жол менен өтүүгө туура келди. Ал кезде менин чиним кичине получу, почтанын аттарын жалдап, эки ат үчүн акы төлөчүмүн, ошондуктан бекетчилер мага анчалык этибар кылышчу эмес, жана көп убакта, менин оюмча, өз укугума тиешелүү болгондорду мен талашып жатып аллучумун. Жаш жана кызуу кандуу болгондукумдан, бекетчи мага даярдалган тройканы чиндүү мырзанын коляскасынын ордуна берип

<sup>1</sup> Курьерский – эң тез жеткирчү кире.

<sup>2</sup> Фельдегерь – аскердик чабарман. Курьерский тройканы бекетчи фельдегерден башка эч кимге берүүгө акысы жок болгон. Анын келишин күтүп, аттарды ар дайым даярдал коё турган.



жибергенде, анын коркотугуна жана өзүн басынктандыгына кыжырым келчү. Губернатордун үйүндө тамактанууда кесирдүү малай мени алакчылап, табакты башкага тартканына да мен көпкө дейре так ошондой көн албай жүргөмүн. Азыр мага мунусу да, тигиниси да адаттагы иштей болуп көрүнөт. Чындыгында, чин чинди сыйла деген жалпыга ылайык жобонун ордуна, башка бир, маселен, акыл акылды сыйла деген жобо колдонууга киргизилсе, биздин күнүбүз кандай болор эле? Кандай гана талаштар чыкпас эле! Ошондо малайлар табакты кимдин алдынан баштап тарта баштар эле? Болор эми, өзүмдүн ангемеме кирейин.

Күн ысык болучу. \*\*\*станциясынан үч чакырым жерде, жаан себелей баштады да, бир минуттан кийин эле кара нөшөр жаан менин тула боюмdu шөлбүрөтүп жиберди. Станцияга келгенден кийинки биринчи кам – кийимдерди тезирээк алмаштыруу болсо, экинчиси – өзүңө чай суроо эле. Бекетчи: «Эй, Дуня, самоор коё салып, барып каймак алыш кел» – деп кыйкырды. Бул сөздөр айтылар менен тосмонун артынан он торт жашар кызыгып, үйдүн алдына чуркап келди. Анын сулуулугу мени таң калтырды. «Бул сенин кызынбы?» – деп сурадым бекетчиен. «Ооба, кызым, – деди ал өзү өзүнө ыраазы болгон түр менен, – эң акылдуу, отө элпек, дал эле ыраматылык энесиндей». Аңгыча ал менин жол катымды каттай баштады, мен болсом, анын тыптынч, жупуну, бирок дыкан үйүн кооздол турган сүрөттөрдү кароого кириштим. Сүрөттөр бузулган уулдун тарыхын элестетет: биринчи сүрөттө калпакчан жана үйгө кийилчү чапанчан ардактуу абышка шок баланы узатып турат, бала анын батасын жана акча салынган баштыкты ашыгып алыш жатат. Экинчинде жаш жигиттин бузуку жүрүш-турушу даана белгилер менен көрсөтүлгөн; ал столдо жалган достор менен уятсыз аялдардын ортосунда отурат. Андан кийин бардыгын чачып жоготкон жигит көйнөкчөн, үч бурчтуу калпак кийип чочко багып жүрөт: аш-тамагын алар менен орткотошот, анын өнүнөн оор кайгы, өкүнүч көрүнүп турат. Аягында алиги баланын атасына кайтып келгени көрсөтүлгөн: боорукер абышка баягы эле калпагы, баягы эле чапаны менен аны тосо чуркап чыгат, бузулган бала атасын алдында чөгөлөйт. Эң аягында ашмачы семиз музоону соёт, улуу агасы бул кубанычтын себебин кызматчылардан сурал турат. Ар бир сүрөттүн астына жазылган немисче татынакай ырларды окудум. Ушулардын бардыгы ошол кезде менин айланамда турган так эле бальзаминдер<sup>1</sup> күюлган карапалардай, чаар ала көшөгөлүү керебеттей жана дагы башка буюмдардай болуп, ушул күнгө дейре менин эсимде. Элүү жаштардагы таза, сергек кожоюндуң өзүн жана анын оо түшкөн ленталарга таккан үч медалдуу узун, жашыл желеткесин так азыркыдай көрүп турал.

Мен өзүмдүн мурунку ямшигимдин жол акысын төлөп үлгүргөнүмчө эле, Дуня самоорду алыш жетип келди. Кичинекей эрке сулуу экинчи тик-

<sup>1</sup> Бальзамин – жыттуу чайыр.

тештен кийин, өзүнүн мага тийгизген таасириң сезип калды: ал өзүнүн бакырайган көгүлтүр көздөрүн төмөн түшүрдү, мен аны менен сүйлөшө баштадым, бойго жетип, көптү көргөн кыздан бетер, эч бир тартынбастан жооп кайтарып отурду. Мен анын атасына бир стакан ичимдик сундум. Дуняга стакан чай бердим, анан үчөөбүз, капкачандан бери тааныш кишилердей ангемелеше баштадык.

Аттар эчак эле даяр болгон, бирок мен бекетчи менен анын кызынан ажырагым келбейт. Акыры алар менен коштоштум, атасы менин жолум ачылышиң тиледи, кызы мени арабага дейре узата барды. Үй алдына токтолдум да өбүүгө уруксат сурадым, Дуня макул болду...

Бул өндүү өбүшүүгө киришкенден бери карай, далай өбүшүүлөрдү санай аламын, бирок алардын эч бирөө мага мынчалык узак, мынчалык жагымдуу эстелик калтырган эмес.

Бир топ жылдар өттү, иштин жагдайы мени ошол кара жолго, так баягы жерлердин өзүнө дагы алып келди. Мен кары бекетчинин кызын эске түшүрдүм да аны дагы көрөмүн деген үмүт менен өтө кубандым. Бирок кары бекетчи, балким, эчак алмаштырылгандыр, Дуня болсо, күйөөгө чыккандыр деп да ойладум. Мунусу же тигиниси өлүп калгандыр деген ой да эсиме кылт эте түшүп, кайғылуу жоруулар менен \*\*\* станциясына жакындай бердим.

Аттар почта үйүнүн жанына токтоду. Комнатага кирерим менен бузулган баланын тарыхын элестеткен сүрөттөрдү дароо тааныдым: стол менен кровать мурунку эле орундарында турат. Бирок терезенин түбүндөгү баягы гүлдөр көрүнбөйт, тегеректегилдердин бардыгы эскиргендигин жана көз салбагандыкты көрсөтүп турат. Бекетчи тон жамынып уктап жатат, менин келишим аны ойготуп жиберди. Ал ордунан жамбаштап турду... Бул Самсон Выриндин дал өзү, бирок мурункудан карып калган! Ал менин жол катымды каттап бүткөнчө, мен анын көк ала чачтарын, көптөн бери сакалы кырылбаган бетиндеги терең бырыштарын, бүкүрөйгөн белин карап турдум, мындан үч-төрт эле жыл илгери сергек эркекти үлдүрөгөн абышкага айланганына таң калбай коё албадым. Мен: «Сен мени тааныдыңбы? – деп сурадым. – Сен экөөбүз эски досспуз...» Ал капалуу түр менен: – «Болсо болор, бул жердеги кара жол – чоң жол, далай эле жолоочулар меникиндө болушкан» – деди. – «Сенин баягы Дуняң аман-эсен барбы?» – дедим мен.

Абышканын кабагы салынды. «Кудай билбесе, ким билет» – деп, жооп кайтарды. – «Кантсе да күйөөгө чыккан го?» – дедим мен. Абышка менин суроомду укмамыш болду да менин жол катымды шыбырап окый берди. Мен суроолорумду токтоттум да бир чайнек чай коуюга коштум. Кызыксынуу менин тынчымды ала баштады, ичимдик менин эски таанышымды тилге келтире ала турганына ишендим.



Жаңылбаптырмын: абышқа сунулған стакандан баш тарткан жок. Ичимдик анын капасын жазғанын байқадым. Экінчи стакандан киин ал сөзгө келе баштады, эсіне түшүрдү же болбосо, мага мени эсіне түшүргөндөй тұр көрсөттү, ошентип мен андан бардық болгон окуяны билдім, анын аңгемеси ошондо мени абдан өзүнә тартып, мундандырыды.

«Ошентип, сиз менин Дунямын билесизби? – деп, сөз баштады ал, – баса аны кимдер гана билбечү эле? Ай, Дуня, Дуня! Кандай жолоочу өтпөсүн, баарысы мактачу эле, эч ким жамандачу эмес. Бариналар ага же жоолук, же сөйкө тартуу кылышчу.

Жолоочу мырзалар калп эле же обед, же ужин ичүүгө шылтоолоп, чындығында Дуняны узагыраак карап алуу үчүн, бул жерде көпкө токтолуша турган. Кандай гана ачуулуу мырза болбосун жоошуп, мени менен ырайымдуу сүйлөшчү эле. Ишенесизби, төрөм, курьер фельдегерлер аны менен жарым saatча сүйлөшө турган. Үй ошонун барынан гана үй өндөнүп туручу, эмне даярдоо, эмнени жыйноо керек болсо, бардығына үлгүрүп турар эле. Ал мен, кары келесоо, карап да, кубанып да жетише алчу эмесмин. Ушу мен Дунямын жакшы көрчү эмес белем, мен чүрпөмдү эркелетчү эмес белем, ал жыргабаганда ким жыргачу эле? Жок, балакеттен кутула албайсың, маңдайыңа жазылғанды көрбөй койбайсун».

Эми мага өзүнүн күйүтүн толук айта баштады.

Мындан үч жыл мурун, бекетчи жаңы кинегеге сыйзып, кызы тосмонун аркасында өзүнө көйнөк тигип олтурған кыштын бир түнүндө, тройка келип токтойт да, черкес шапкалуу, аскер шинелдүү, мойнуна шалы оронгон бир жолоочу үйгө кирип, ат берүүнү талап кылат. Бул учурда аттардын баары туш-тушка жиберилген болот. Бул кабарды билдиргенде жолоочу бакырып, камчысын үйрө баштайт. Аңғыча мындај көрүнүштөргө көнүккөн Дуня тосмодон чуркап чыгып, жагымдуу мамиле менен жолоочунун тамак-аш ичишин сурап калат. Дунянын чыгышы кадимкідей өз таасирин кылат. Жолоочунун ачуусу тарқап, аттардын келишин күтүүгө макул болуп, өзүнө тамак дайындалат. Суу болгон саксагай шапкесин алып шалысын, шинелин чечип, жолоочу кара муруттуу, жаш, сындуу гусар болуп чыга келет. Ал бекетчинин үйүнө орношуп, аны менен да, кызы менен да көңүлдүү сүйлөшө баштайт. Алдыга тамак коюлат. Ошол арада аттар да келет. Бекетчи аттарды тойгузуп отурбастан, ошол замат жолоочунун арабасына кошууга буйрук берип, үйгө кайта кирет да, жаш жигиттин эси ооп тактанын үстүндө жатканын көрөт. Жигиттин көңүлү айнып, башы катуу ооруп калган, кетүүгө мүмкүн эмес... Эмне кылмакчы! Бекетчи ага өзүнүн керебетин берет. Ушундай кылууга тийиш эле, сыркоо жигит жакшы болбосо, эртеси эртең менен С\*\*\*га табыпка жибермек болушат.

Эртеси гусардын соолугу начарлана түштү. Анын кишиси табып алып келүү үчүн атчан шаарга жөнөдү. Дуня ачык сууга чылаган жоолук

менен оорунун башын таңды да тигип жаткан ишин алып, анын керебетинин жанына отурду. Бекетчи турганда оорулуу онтолоп, бир ооз да сөз сүйлөбөдү, ошентсе да эки чыны кофе ичти, анан онтолоп жатып, өзүнө обед заказ кылды. Дуня анын жанынан кетпейт. Оору минута са-йын суусун сурайт, Дуня өзү жасаган лимонаттан кружкага куюп, алып келип берет. Оору эрдин гана тийгизет да кружканы кайтарып берген сайын, ыракмат айтканын билдирип, өзүнүн алсыз колдору менен Дунянын колун кысып коёт. Обедге жакын табып келди. Ал ооруулунун тамырын карман көрдү, аны менен немисче сүйлөштү, ооруга тынчтык гана керектигин, бир-эки күндөн кийин ага жолго чыгууга мүмкүн экенин орусчалап жарыя кылды. Келгендиги учун гусар ага жыйырма беш сом берди жана анын обед ичип кетишин сурады. Табып макул алды. Экөө тен абдан көңүлдөнүп тамактанышты, бир бөтөлкө вино ичишти, акыры бир бирине абдан ыраазы болуп ажырашты.

Дагы бир күн өттү, гусар кадимкидей онолуп калды. Көңүлү өтө шат болуп, бирде Дуня менен, бирде бекетчи менен үн баспай тамашалаша баштады, ышкырыгы сыйбызгыды, өткөн-кеткендерди сүйлөшүп, алардын жол каттарын почта кинегесине тиркей баштады. Гусар ак көңүл бекетчиге абдан жаккандыктан, ал үйүнө токтогон бул сүйкүмдүү жо-лоочу менен үчүнчү күнү араң ажырашты. Жекшемби күн получу. Дуня чиркөөгө барууга камданып жаткан. Гусарга арабасын алып келишти. Үйүнө тургузгандыгы жана меймандаганы үчүн, ал бекетчини марттарча сыйлап коштошту. Дуня менен да коштошуп, аны кыштактын четиндеги чиркөөгө дейре арабага сала баарын айтты эле, Дуня эмне кыларын биле албады... «Сен эмнеден коркосун? – деди ага атасы. Урматтуу таксыр карышкыр эмес, сени жебейт, чиркөөгө чейин түшүп бара кой». Дуня арабага чыгып, гусардын жанына отурду, кызматчы өз ордуна чыкты, ямщик ышкырды эле, аттар зыр коюп жөнөп кетти.

Шордуу бекетчи өзүнүн Дунясына гусар менен бирге барууга кан-дайча уруксат бергенин, көзүнө кандайча чөл басканын ал убакта анын ақылы эмне болгонун түшүнө албайт. Жарым saat өтпей эле, анын жүрөгү сыйздай баштайт да түк токтоно албай, өзү чиркөөгө жөнөйт. Чиркөөгө жакындай бергенде, элдин тарап баратканын көрдү, бирок Дуня чиркөөнүн короосунан да, чиркөөнүн алдынан да көрүнбөдү. Ал шашылып чиркөөнүн ичине кирди. Поп алтардан<sup>1</sup> чыгып бараткан экен, сопу шамдарды өчүрүп жүрөт. Эки кемпир дагы эле бурчта чокунуп жатат. Чиркөөдө Дуня жок. Куураган атасы анын чиркөөдө болгон же болбогонун сопудан арандан зорго сурай алды. Сопу чиркөөдө Дуня болгон жок деп жооп кайтарды. Бекетчи же өлүү, же тириү эмес, эсенгиреп үйүнө кетти. Бекетчиде Дуня жаштык кызуулугу менен, балким, киндик эннеси турган экинчи станцияга кеткендир деген бир гана үмүт калды.

<sup>1</sup> Алтарь – чиркөөдөгү поп отурчу бийик орун.



Жүрөгү элеп-желеп болуп, кызын отургузуп жиберген тройканын кайра келишин кайты менен күттү. Ямщик кайтып келе элек, акыры ал кечке жуук мас болуп: «Дуня тигил станциядан нары гусар менен кетти» деген суук кабарды айтып, өзү жалгыз келди.

Абышкa өзүнүн бактысыздыгын көтөрө албай, ошол замат, мурунку күнү жаш алдамчы жаткан төшөккө кулады. Анан бекетчи болуп өткөн жагдайдын баарын ойлоп көрүп, гусардын калп ооруганын түшүндү. Куураган бекетчи катту чабалактап жатты, аны С\*\*\*га алыш барышты да, ордуна убактынча башканы дайындашты. Баягы гусарга келген табып мууну да дарылады. Табып жаш жигиттин оорубай эле соо экендигин, ошондо эле анын жаман ниетине түшүнгөндүгүн, бирок анын камчысынан коркуп, тим болгондугун бекетчиге билдириди. Табып немец чын айттыбы же өзүнүн сезгичтигин билдирип мактангысы келдиби, ким билет, бирок ал бул айткандары менен байкуш оорулуунун көңүлүн кенедей да жубаталаган жок. Оорудан аран онолору менен эле бекетчи С\*\*\* почтмайстеринен эки айлык отпуска сурады, өзүнүн оюндағыны эч кимге ооз ачып айтпастан, кызынын артынан жөө-жалаң жөнөп кетти. Ротмистр<sup>1</sup> Минский Смоленскиден Петербургга бара жатканын бекетчи анын жол катынан билген получу. Гусарды жеткирген ямщик Дунянын жолду ката ыйлап баратканын, ошондой болсо да, ал өз эрки менен кеткен өндөнгөнүн айткан получу. Бекетчи: «Балким, мен өзүмдүн адашкан улагымды кайра үйгө алыш келермин» – деп ойлонду. Ушул ой менен ал Петербургга келди, Измайллов полкуна<sup>2</sup> барып өзүнүн эски кызматташи болгон, кызматтан бошогон унтер офицердин үйүнө токтоду да, ушундан өзүнүн жогун издеөгө киришти. Ал тез арада ротмистр Минскийдин Петербургда Демутовдун трактиринде тургандыгын билди. Бекетчи ошонун өзүне кирмекчи болду.

Эртең менен бекетчи Минскийдин алдыңкы үйүнө келди да, бир кары солдат аны менен көрүшүүнү суралып тургандыгын анын улуу урматына билдириүүнү өтүндү. Калыпка салынган өтүктү тазалап жаткан аскер малай мырзанын азыр уктап жаткандыгын жана saat он бирге чейин эч кимди кабыл кылбай тургандыгын билдириди. Бекетчи кетти да айтылган убакта кайра келди. Минский чапанчан жана кызыл калпак кийип ага өзү чыгып келип: «Сага эмне керек, тууган?» – деп сурады андан. Абышканын жүрөгү дирилдеди, көздөрүнө жаш толо калды да калтыраган үн менен гана: «Урматтуу таксыр!.. Кудай үчүн бир жакшылык кылыңыз!..» – дей алды. Минский аны жалт карап алды, кыжыры келе түшүп, анын колунан жетелеп кабинетке кийирди да, эшикти бекитип алды. «Урматтуу таксыр, – деди абышкa, – жолдо жүктөн түшкөн жоголот дептир,

<sup>1</sup> Ротмистр – падыша армиясындагы офицер, эскадрон командири.

<sup>2</sup> Гвардиялык – Измайллов полкунун казармалары жайлашкан район. Ошол убакта Петербургдагы мыкты гостиницалардын бири.

мага эң кур дегенде, менин байкуш кызыымды кайра берициз. Аны менен көңүлүңүздү жакшы эле жубатыныз. Аны бөөдө кор кылбаныз». «Болуп откөндөрдү кайта жандыруу болбойт», – деди жаш жигит өтө шашылып, – сага чоң айыптуумун жана сенден кечирим сураганыма кубанам, бирок мен Дуняны таштап кетет деп ойлобо, ал бактылуу болот, сага абийирдүү чындык сөзүмдү берем. Анын сага эмне кереги бар? Ал мени сүйөт. Ал өзүнүн мурунку турмушун унутту. Сен да, ал да болгон жорукту унута албайсыңа». Андан кийин Минский анын жеңинин ичине бирдемени тыгып, эшикти ачты. Бекетчи эмне болгонун өзү да түшүнбөй, көчөгө чыгып калганын гана бирдилди.

Ал кыймылсыз узак турду, акыры жеңинин ичиндеги бүктөлүү кагаздарды көрдү, кагаздарды сууруп чыгарды да бир нече беш сомдук жана он сомдук ушаланган асигнацияларды жайды. Анын көздөрүнө дагы жаш, ачуунун жашы толду! Ал кагаздарды мыкчый тоголоктоп, жерге ыргытты да, такасы менен тепсеп-тепсеп, кете берди. Бир нече кадам илгери барып, токтоду, ойлонду... Аナン кайта бурулду... Бирок асигнациялар эчак жок болуптур. Жакшы кийинген жаш жигит аны көрө салып, извозчики кайрай чуркады, шашып отурду да: «Жөнө!..» – деп кыйкырды. Бекетчи анын артынан кууган жок. Ал өз станциясына, үйгө кайтып кетүүгө ой кылды, бирок кетүүдөн мурун өзүнүн шордуу Дунясын, эң кур дегенде бир көрүп кетүүнү каалады. Ошол үчүн ал эки күндөн кийин Минскийдикине кайта барды. Каардана: «Мырза эч кимди кабыл кылбайт» – деди аскер малай, бекетчини көкүрөгү менен алдыңкы үйдөн сүрүп чыгарып анын мурдуна жакын эшикти тарс жаап алды. Бекетчи туруп-туруп, аナン жөнөп кетти.

Ошол күнү эле кеч курун, ал Всех Скорбящих<sup>1</sup> чиркөөсүндө кудайга сыйынып, Литейний көчөсү менен келе жатты. Ангыча, анын алдынан кооздолгон дрожка араба зуулдап өтө берди, бекетчи Минскийди таанып калды. Араба так кире беришке токтоду, гусар болсо крыльцого чуркап чыгып кетти. Бекетчинин башына шаттуу ой кылт этип келе калды. Ал кайта бурулду да кучерге теңеле түшүп: «Тууган, бул кимдин аты, Минскийдикى эмеспи?» – деп сурады. «Так ошонуку, эмне кыласың?» – деди кучер. – «Кыларым бу: сенин кожноонун өзүнүн Дунясына кат алып барып берүүнү буюрду эле, мен анын Дунясы кайда турарын унутуп калыптырмын».

«Мына момунда, экинчи катарда турат, сен эми, тууган, катың менен кошо кечигип калдың, азыр анын өзү Дунянын жанында».

«Кереги жок, – деди бекетчи жүрөктүн түшүнүлбөс кыймылды менен, – ыракмат билдиргенинде, мен өз ишимди иштеймин». Оюнда бул сөздөрдү айтып, баскыч менен жогору көтерүлө баштады.

Эшиктер бек эле, конгуроону какты, анын кыйнала күтүшү менен бир канча секунд өттү. Ачкыч шылдырай түшүп, ага эшикти ачып беришти.

<sup>1</sup> Чиркөөнүн аты.



«Авдотья Семенова ушунда турабы?» – деп сурады ал. «Ушунда, – деп, жооп кайтарды жаш кызматчы аял, – сага анын эмне кереги бар эле?» Бекетчи жооп кайтарбастан, залга кирди. «Мұмкүн эмес, мұмкүн эмес, – деп кый-кырды анын аркасынан кызматчы аял, – Авдотья Семеновнада коноктор бар». Бекетчи анын сөзүнө қулак салбастан, илгери жөнөй берди. Бириңчи еки бөлмөлөр караңғы, үчүнчүсүндө жарық бар эле. Ал ачык әшикке жа-кындан келип токтолду. Соңун жасалғаланған бөлмөдө Минский ойлонуп отурат. Моданын бардық кооздорун кийинген Дуня анын креслосунун учунда, англиялық эәрге минген атчан аялча отурат. Ал өзүнүн жылтыл-даган бармактарына Минскийдин тармал кара чачтарын ороп, аны назик кароодо. Байкуш бекетчи! Анын қызы өзүнө мурун әч качан азырқыдай татынакай болуп көрүнчү эмес эле. Ал эриксизден қызына эзиле карады. «Ал ким?» – деди қызы башын көтөрбөстөн. Ал түк унчуккан жок. Жооп ала албаган соң, Дуня башын көтөрдү... Аナン бакырган бойдон килемге жығылып кетти. Чочуп кеткен Минский аны көтөрүүгө чуркады, ангыча әшикте турган кары бекетчини көрө салып, Дуняны таштап, ачуу менен калтырай анын жанына келди. «Сага эмне керек? – деди ал тиштенип, – сен эмне көрүнгөн жерде менин аркамдан каракчыдай аңдып жүрөсүн? Же мени сойгуң келеби? Жогол!» – деди да күчтүү колдору менен абышканы жакадан алып, баскычка тұртүп жиберди.

Абышка өзүнүн квартирине келди. Досу ага арызданууга кенеш берди. Бирок бекетчи ойлоп-ойлоп, колун шилтеди да, өз талабынан кечүүгө ой кылды. Еки құндөн кийин ал Петербургдан өз станциясына жөнөдү, кайта баяғы өз кызматына киришти. «Мына, Дунясыз жашап турганым жана андан әч бир кабар, қаңшаар албаганым үч жыл болду, – деп аяк-тады ал, – тириүбү, өлүүбү кудай өзү билет. Ар кандай иш боло берет. Ошол жолоочу куу чирендин алдашы жеке ал эместир. Алпарып үйлөнүп алып, аナン таштап кеткендир. Петербургда андай жаш ақмактар толуп жатат, бүгүн атлас менен баркыт кийип, шапар тепсе, эртеси карасаң, аракканадагы жылаңаңтар менен көчө шыпырып жүргөнүн көрөсүн. Кәэде Дуняда, балким, ошондой жок болор деп ойлой калсан, эриксизден кудайга күнөкөр болуп, ага өлүм да тилейсің...»

Менин досум кары бекетчинин көз жашын төгө әчен жолу үзүп айткан аңгемеси мына ушундай. Ал көз жаштарын акын Дмитриевдин соңун балладасындағы тырыш Терентичтей өзүнүн этеги менен эң көркөм сұртуп отурду. Бул көз жашты көбүнчө ичимдик күчөттү, аңгемесин узата берген убакта ал ичимдикten беш стакан жутту эле. Кандай болсо да бул аңгеме менин жүрөгүмдү абдан толкундатты. Аны менен ажырашқандан кийин да көпкө дейре кары бекетчини унута албадым, бечара Дуня тууралуу да көп ойлондум.

Жакында эле дагы \*\*\* кыштагы арқылуу өтүп бара жатып, ошол до-сумду эстедим, ал башчы болуп турган станция әчак жоюлганын билдим.

«Кары бекетчи тириүбү?» деген менин суроомо, эч ким канаттандырарлык жооп бере алган жок. Мен тааныш жакты көрүүгө ой кылып, жай адамдын аттарын жалдап, Н. кыштагын көздөй жол тарттым.

Бул иш күзүндө болду. Боз булуттар көктү каптап, эгиндери орулган талаалардан муздак шамал согуп, жолдогу жыгачтардын кызыл жана сары жалбырактарын учурup кетип жатат. Мен кыштакка күн бата келдим да почта үйүнө түштүм. Үйдүн алдында (бечара Дуня бир кезде мени өпкөн жерге) семиз аял чыкты да менин суроолорума: «Кары бекетчинин өлгөнүнө бир жылча болду, анын үйүнө пиво кайнатуучу кирди, өзүм пиво кайнатчунун аялы боломун», – деп жооп берди. Мен өзүмдүн бекер убара болгонумду жана бөөдө чыгымдаган жети сомду аядым. Пиво кайнатуучунун аялынан: «Ал эмнеден өлдү?» – деп сурадым. «Ичип кетти, таксыр» – деп жооп кайтарды ал.

«Аны кайда көмүштү?»

«Кыштактын ар жагына, ыраматылык аялынын жанына».

– «Мени ошонун мүрзөсүнө ээрчитип бара аласыздарбы?»

– «Эмне үчүн бара албайлы! Эй, Ванька! Мышык менен ошончо эле ойно эми. Мырзаны көрүстөнгө ээрчитип барып, бекетчинин мүрзөсүн көрсөт».

Бул сөздөр айтылганда кийген кийиминин тамтыгы жок сөлдөгөй сары бала жаныма чуркап келди да, ошол замат мени кыштактын тышын көздөй ээрчитип келди. Жолдо бара жатканда мен андан:

«Ошол ыраматылыкты сен мурун таануучу белен?» – деп сурадым.

«Кантип тааныбайын! Ал мага чоор жасоону үйрөткөн болучу. Ал аракканадан келе жатканда (жаткан жери жай болсун) биз анын аркасынан ээрчип алып: «Чоң ата, чоң ата! Кана, жаңгак» – дечү элек. Ал бизге жаңгак берүүчү. Дайыма биз менен алпурушар эле».

«Өткөн-кеткен жолоочулар аны эстерине альшабы?»

«Азыр жолоочулар аз өтөт. Заседатель эле буруулуп калбаса, ал келсе да, өлгөндөр менен иши эмне? Баса жайында бир барыня келип, ошол кары бекетчини сурады, анан анын мүрзөсүнө барды».

Анык билгим келип мен:

«Кандай барыня?» – деп сурадым.

«Эн эле татынакай барыня, – деп жооп берди бала, – алты ат кошкон каретада, үч кичинекей баласы, бакмачысы жана бир кара күчүгү менен келди, кары бекетчинин каза болгонун айтышканда, ал ыйлап жиберди, анан балдарына карап: «Тынч отургула, мен көрүстөнгө барам» – деди. Мен аны узатып бармак болдум. Бирок аял: «Жолун мен өзүм билем» – деди да мага беш тыйындык күмүш берди, ушундай ырайымдуу барыня экен!...»

Биз көрүстөнгө келдик, эч нерсе менен тосулбаган, жыгач кресттер менен толгон, бир да бак-дарак отургузулбаган жылаңач жер экен. Мен



туулгандан бери мындаі мостоюңку, жымжырт, капа көрүстөндү көргөн эмсесмин.

Жез сүрөттүү кара крест көмүлгөн үймөк кумдун үстүнө бала секирип чыгып:

«Мына кары бекетчинин мүрзөсү», – деди мага.

«Барыня да ушул жерге келдиби?» – деп сурадым.

«Келди, – деди Ванька, – мен аны ыраактан карап турдум. Ал бул жерге жыгылып, көпкө дейре жатты. Андан кийин барыня кыштакка барып, попту чакыртты. Ага акча берди да жөнөп кетти. Мага да беш тыйын берди, ушундай сүйкүмдүү барыня экен!»

Мен да балага беш тыйын бердим. Жана келгениме да, чыгым кылган жети сомума да ичим ачынган жок.

Которгон **Ташым БАЙЖИЕВ**  
1949-жыл.

---



## Поэзия



**Лариса САПЕГО**

# НЕРАСТРАЧЕННЫХ СЛОВ ТЕПЛО

Лариса Сапего – окончила Киргосуниверситет. По специальности экономист. Работала на предприятиях, главным специалистом Фонда государственного имущества Кыргызской Республики, а затем, не побоявшись резко сменить профессию, занялась литературной, корректорской и переводческой деятельностью.

Начала печататься с 1998 года, выпустила несколько поэтических сборников, является автором многочисленных публикаций в республиканской прессе (стихи и проза). Стихи Ларисы Сапего отличаются мягкостью, душевностью, мелодичностью, проникновенностью. С годами перо ее крепнет. Является членом Национального союза писателей Кыргызской Республики, лауреатом литературного конкурса «Живого слова родники». Большую часть ее творчества занимает переводческая деятельность. Ей доверяют свои переводы поэты Асан Жакшылыков, Алтынай Темирова, Айгуль Элебесова, Анатай Омурканов и многие другие. Особый интерес вызвал перевод книги Асана Жакшылыкова «Учкул ойлор». Её переводы произведений молодых кыргызских поэтов опубликованы в альманахе «Семена яблока» и затем переведены на английский язык.

**Джумадин КАДЫРОВ**

**Директор издательства «Бийиктик», поэт, член Национального союза писателей КР**



## *Значит лето ещё не ушло*

*Вновь приходит ко мне, как чудо,  
Нерастраченных слов тепло.  
Знать, душа всё поёт покуда,  
Видно, лето ещё не ушло.*

*И холодным осенним утром,  
И весною по вечерам.  
Бытия степенная тудрость  
Уступает место стихам.*

*Среди радостей и печалей,  
И в мороз, и в июльский зной,  
Днём и ночью стихи звучали,  
Словно звали меня за собой.*

*Я на зов их лечу, как ветер,  
Словно в детстве, далёком таком,  
Обо всём позабыв на свете,  
Вновь по лужам бегу босиком.*

*Вновь приходит ко мне, как чудо,  
Нерастраченных слов тепло.  
А душа – всё поёт покуда,  
Значит лето моё не ушло!*

\* \* \*

*Неужели душа проходит,  
Словно молодость или любовь?  
Эта мысль в голове моей бродит,  
Навевая страдание вновь...*

*Неужели, взрослея, черствеем,  
Шелестя, как осенний лист?  
Неужели любить не умеем,  
Если годы вдаль унеслись?*

Неужели весной не сливаться  
С вновь проснувшимся листвой,  
Неужели не насладиться  
Этой сочной зелёной травой?

Понимаю, что всё уходит,  
Всё уходит от нас, не спеша,  
Только верю, душа не проходит...  
Ведь на то она и Душа!

## Забытый мотив

Мы с тобой так далеки,  
Как две гордые вершины,  
Как два берега реки,  
И пути между нами длинны.

Лишь порой зовёт и манит  
Тот мотив забытый, нежный  
И тревожит нас, и ранит  
Памятью о встречах прежних.

И хоть канули, как в воду,  
Эти дни и эти ночи,  
Отпустить нас на свободу  
Сердце глупое не хочет.

Только дождик утром ранним  
По стеклу стучит и шепчет,  
Что тщетны воспоминанья,  
Всё прошло, и время лечит.

Что с тобой мы далеки,  
Словно праведник и грешник,  
Как два берега реки,  
Как весна и холод снежный.

Что про все забыли ты,  
Что разлука нас не гложет,



*Но, как ландыш средь зимы,  
Вновь мотив нас том тревожит.*

\* \* \*

*Весенний ветерок о чём-то шепчет,  
Он шелестит листвой за окном.  
Широк, могуч, раскатист и беспечен –  
Нас радует весенний первый гром.*

*Я бусинки-дождинки собираю  
В ладонь, как жемчуг, как от Бога дар.  
И в памяти своей перебираю  
Те вёсны, что умчались навсегда.*

*Хочу узнать: а сколько ещё вёсен  
Ко мне придут с грозою и дождём?  
Но ветерок ту тайну вдали уносит,  
Легко взмахнув невидимым крылом.*

*Весной приходят к нам мечты и грёзы,  
Вокруг всё торжествует и цветёт.  
Проходит жизнь, отсчитывая вёсны,  
Ведя мгновенью каждому учёт.*

## *Ма нога*

*Понуро ветки тёмные висят,  
Весенний ветер не вернулся в сад.  
Та ночь – она, почти, что – ад,  
Лишь силы зла глядят из всех засад.*

*О чём же думать и куда стопрет?  
Воспоминанья хлецут, словно плеть.  
Реальность давит и теснит меня,  
Перед глазами – зарево огня.*

*На небе нет ни солнца, ни луны,  
Ни звёзд – они мертвые, они черны.*

Всё рушится – добра на свете нет.  
Цена святым – несколько монет.  
Учил людей стирению Иисус,  
Учил до времени нести тяжёлый груз,  
Надеяться и тихо света ждать...  
Придёт пора – наступит благодать.

Но, как бывает в этой жизни чаще,  
Переполняется чрез край терпенья чаша,  
И ярость, гнев вокруг – защиты нет.  
Цена святым – несколько монет.

Потом, быть может, будем мы жалеть,  
Ну, а сейчас – смеши, сгrestи, успеть!  
Законы, постулаты все поправ,  
Мы долго будем разбираться, кто в чём прав.

Разрушенное всё восстановим,  
И снова всё построим, в первый ль раз?  
Но город стал холодным и чужим,  
Отгородился словно бы от нас.

Понуро ветки тёмные висят,  
Весенний ветер не вернулся в сад.  
Но Судный день придет, неумолим,  
И многие предстанут перед Ним!

24.04.2005 г.

\* \* \*

В осенней грустной тишине  
Кружат последние листы.  
И на исходе тёплых дней  
Прозрачны мысли и чисты.

Слетают с неба паутинки,  
Как предсказанье зимних снов.  
Деревья, словно на картинке,  
Стоят в предчувствии снегов.

Над увядашей красою  
Струится тихая печаль.



*И хочется душе покоя,  
И лета бесконечно жаль!..*

\* \* \*

*Как радует тепло дней уходящих,  
И кажется, что это – навсегда,  
Что не закружит снег, глаза слепящий,  
И не покроет иней провода.*

*И жёлтая листва, так медленно слетая,  
Посыпает густо травяной ковёр.  
И будет длиться это царство рая,  
Наполнив радостью и душу, и простор.*

*Как жаль мне расставаться с благодатью,  
С очарованьем этих светлых дней.  
Уходит осень в серо-жёлтом платье,  
Надеюсь, не последняя в судьбе той.*

\* \* \*

*Обманчивые легкие слова  
Мне кажутся на призраков похожими.  
И от тревог кружится голова,  
И дни стоят такие неподобные.*

*Но все же простиупит неба синева,  
И дни придут, как в юности, погожие.  
Обманчивые яркие слова  
Покажутся на радугу похожими.*

*Ушедшие годы мелькнут вдали,  
Письмом забытым сердце отогрею я.  
Не все мои ромашки отцвели,  
Пророчеству их лепестков повёрю я.*



**Рюноскэ  
АКУТАГАВА**  
(Япония)

*Которло*



## ЭРГЕЖЭЭЛДИН ЭКИМЕТИ

**Эссе**

(Уландысы.  
Башы журналдын №7–№8 сандарында)

### Искусство – искусство үчүн

Искусство искусство үчүн деп чуулдагандардын көпчүлүгү искусствоун чуркалары. Ашынган улутчул адамдардын көбү да ата мекенсиздер. Биздин эч кими бизге кудай кут кылган нерседен башканын көреги жок.

### Тарыхый материализм

Агер ар бир прозачы турмушту Маркстын тарыхый материализмине тууралап сүрөттөсө, анда ар бир акын ай менен күндү, тоо менен сууну Коперниктин күндү айлануу теориясына ылайыктап ырдашы шарт. «Батыштан күн батты» – деп айтуунун ордуна, «Жер мынча градус, түкүнчө мүнөткө ооду» – деп айтууга туура келет. Аны көркөм сөз деп ким айтат.



## Қытай

Жаңыдан жаралған жалтырак коңуз үлүлдү қанчалық кемиргеги менен аны ақырына чейин жеп үлгүрбөйт. Ал бар болгону улам жаңы тамак табуу үчүн тигинин денесин чукулай берет. Биздин япон империясынын, дегелे бардык дөөлөттөрдүн Қытайга болгон мамилеси коңуз менен үлүлдүн мамилесинен ашпайт.

### **Дагы ошо жөнүндө**

Азыркы Қытайдын ашкан соң трагедиясы – улутчул романтиктеге, мындайча айтканда, «Жаш Қытайга» темирдей тарбия берер Муссолони сыйктуу адамдын жоктугу.

## Роман

Окуя оңтунда кокустук аз учуралган роман эмес, турмушка караңда кокустук аз учуралган роман чындыкка жакын.

### **Адабият чыгармасы**

Сөздүккө караганда адабият чыгармасында сөздүн көркү көбүрөөк ачылышы шарт.

### **Дагы ошо жөнүндө**

Бардыгы эле Тегюну<sup>1</sup> туурап: «Стиль – бул адам» – дешет. Бирок бардыгы: «Адам – бул стиль» экендигин ичинен туюп турат.

## Аялдын жүзү

Кумарга толгон аялдын жүзү кыз көрүнгөнү кызык. Арийне, андай кумар кол чатырга да болушу мүмкүн.

---

<sup>1</sup> Такаяма Тэгю (1871–1902) – япон жазуучусу, адабият изилдегич.

## Тирлик ақылмандығы

Өчүргөнгө караганда өрттөмөк оңой. Турмуштун мындай ақыл азуусы «Bel ami»<sup>1</sup> романын каарманынан катуу байкалат. Оттой ойнош күтүп-күтөлекте, аны менен кантип ажырашууну ойлойт.

### Дагы ошо жөнүндө

Тирлик ақылмандығы жалындын аздыгынан жабыркаба деп жаңсайт. Тескерисинче, бир аз салкындык жетишпегени азап.

### Материалдык байлык

Материалдык байлыкка жетпегендер рухий байлыкка да жетпейт. Эки миң жыл мурдагы байтак мезгилде ушундай эле. Азыр башкача: материалдык байлыкка жеткендер рухий байлыкка жетпейт.

### Алар

Эрди-катын бирин бири сүйбөй кантип ынтымактуу жашаарына ар дайым таңданар элем. А алар болсо бирин бири сүйгөн эрди-катын кантип бирге өлөрүнө таң калышат.

### Балдар

Биз эмне үчүн кичинекей балдарды жакшы көрөбүз? Анткени аларга алдатып ийбей турганыбызга ишенебиз.

### Дагы ошо жөнүндө

Көр көкүрөк, кем ақылдыгыбызды ачык көрсөтүүдөн кичинекей балдардын же ит менен мышыктардын алдында гана уялбайбыз.

<sup>1</sup> «Асылкеч курбу» – француз жазуучусу Мопассандын романы.



## Икэ Тайга<sup>1</sup>

«Тайганы таптакыр эле тарткынчак адам катары карашат. Ал адамдарга аралаша алчу эмес экен, а түгүл Гёкуранга үйлөнгөндөн кийин бир ирет да этегин ачпаган имиш.

Аял алыш, бирок эркектин эрежесин аткарбаганын бул дүйнөнүн кумарынан кечкен адам катары көрсөткүлөрү келгени кызык. А чындыгында бул акылга сыйбаган, ойго жукпаган аңыз».

Ушул үзүндүнүн өзү эле үргүлжү далилдеп туроо: художниктер менен искусство тарыхчыларынын ичинен айрым адамдар азыр да ал аңызга ишенет экен. Тайга мүмкүн, Гёкуранга үйлөнүп, үстүнө бир жолу ашыкпай койгондор, арийне, ага айныбай ишенгендер ашкере сезимталдыктын азабынан антпей коуюга болбойт деп ойлосо керек.

## Огю Сорай<sup>2</sup>

Огю Сорай куурулган боб буурчагын жеп атып байыркыларды боктогону жакшы эмес. Албетте, аны үнөм үчүн ашап атканын түшүнсө болот, бирок байыркыларды эмне үчүн боктогонуна такыр түшүнгөн эмесмин. Кийин ойлоп-ойлоп отуруп мындай жыйынтыкка келдим: замандаштарды сөккөнгө караганда, байыркыларды сөгүү коркунучтуу эмес.

## Жазуучу

Жазмакерлик кылуу үчүн абалы чыгармачыл от зарыл. Ал отту жандырууга, албетте, абалы ден соолук керек. Швед гимнастикасына, вегетириандыкка, тамак-аш таасирине көнүл бурбай, мурун чуйругендөр, демек, жазуучулукка жанын бербегендер.

## Дагы ошо жөнүндө

Жазуучу болом дегендер эки миң шаардык болсо да, жандынөсүндө варвар болушу шарт.

<sup>1</sup> Икэ Тайга (1723–1776) – япон художниги, конфуциячыл-окумуштуу, тарыхчы.

<sup>2</sup> Огю Сорай (1666–1728) – япон конфиячыл-окумуштуусу.

\* \* \*

Жазуучу болом дегенден уялуу – өз тамырына өзү балта чабуу.  
Антип уялгандардын жандуйнөсүнө өзгөчөлүк өспөйт.

\* \* \*

Кырк аяк: «Эр болсоң басып көрчү».  
Көпөлөк: «Эр болсоң учуп көрчү».

\* \* \*

Көркөмдүктүн уясы жазуучунун желкесинде. Жазуучу аны көралбайт. Көркөм десе, мойну сынат.

\* \* \*

Сынчы: «Сен эмгек адамдары жөнүндө гана жазаласын, туурабы?»  
Жазуучу: «Анан бүт бардыгы жөнүндө да жазалган адам болобу?»

\* \* \*

Кайсы заман болбосун генийлер калпагын бизге окшогон күлпен-делер жеталгыс мыкка идет. Ага чыгып жетээр отургуч табылбайт деп ойлобогондуктан эмес.

\* \* \*

Андай отургучтар эски-ускуну саткан дүкөндөрдө толуп атыр.

\* \* \*

Кайсы автордун болбосун көкүрөгүндө кандайдыр бир жыгач устасын сыймыгы жашайт. Анын эч кандай өөнү жок. Кайсы гана жыгач уста болбосун кандайдыр бир өзүнүн авторлугуна сыймыктанат.



\* \* \*

Анан дагы кайсы автордун болбосун кандайдыр бир дүкөнчесү бар. Мен чыгармаларымды канткенде сатпайм? Качан сен албай койгондо. Же мен сатпай койгондо.

\* \* \*

Артисттер менен ырчылардын бактысы – алардын чыгармалары түбөлүк калбайт. Минтип ойлосо да болот.

### **Коргоо**

Башкаларга караганда өзүндү коргомок азап. Ишенбесенер, адвокаттарды карагыла.

### **Аял**

Ақыл айтат: «Аялдарга жолобо!»  
Инстинкт тескерисинче буйрук берет: «Аялдардан качпа!»

### **Дагы ошо жөнүндө**

Биз, эркектер үчүн аял анык турмуш. Айталы, ал бардык жамандыктын булагы.

### **Ақылдын кулу**

Мен Вольтерди жаман көрөм. Караптай акылдын кулу боло берсөң, бүт жашоо каргышка айланат. Арийне андан «Кандиддин» автору дүйнөлүк атак-данқ таап, бакытка тунган.

### **Жаратылыш**

Жаратылысты жандай көргөнүбүздүн себеби, бери калганда, дагы бир себеби, бизден, адамдардан айырмаланып, ал кызганбайт жана алдабайт.

## Тирлик ақылмандығы

Тирлик ақылмандығынын олуттуу осуяты – турмуш шарттуулугун жерибей жаша, ага каршылып каршы чыкпа.

## Аялга таазим

«Түбөлүк аял бойdon калгандарга» таазим эткен Гёте эң бактылуу ёмур өтөгөн. Йехулардын ургачыларын жек көргөн Свифт жинди болуп өлгөн. Бул аялдардын каргышынан улам әмеспи? Же ақыл-эс каргышыбы?

## Ақыл

Ақыл мага ақылдын алсыздығын түшүнүүгө жардам берди.

## Тагдыр

Тагдыр кокустан эле әмес, зарылдыктан да куралат. «Мүнөзүнө жараша тагдыры» деген сөз тегин жерден чыккан әмес.

## Профессорлор

Медицина терминология менен айтканда, адабияттан дарс окуган профессорлор оорукананын дарыгери болууга тийиш. А алар болсо эч качан турмуш тамырын кармап көргөн әмес. Айрымдары англис, француз адабиятын жакшы билгени менен өз элиниң тилин начар билет.

## Билим менен моралдын биримдиги

Биз атургай өзүбүздү өзүбүз билбейбиз. Билбегенибизди билмегибиз да азап. «Ақылмандық менен тагдырды» жазган Метерлик ақылмандық әмнелигин такыр билген әмес.



## **Искусство**

Энд татаал искусство – эркин жашоо. Бирок эркиндик деген бет-сиздикти билдирибейт.

### **Эркин ой жүгүрткөндөр**

Эркин ой жүгүрткөндөрдүн бир кемчилиги – эркин ой жүгүртүүчүлөр экендигинде. Алар көздөгөнүн бербegen көк адамдар сыйктуу «кандуу кармашка» кайыл болалбайт.

### **Тагдыр**

Тагдыр – жака уучтап өкүнүүнүн перзенти. Же жака уучтап өкүнүү – тагдырдын перзенти.

### **Анын бактысы**

Анын бактысы – билимсиздигинде. Ошол эле учурда анын бакты-сyzдыгы... О, кандай гана зериктириме!

### **Прозачы**

Энд мыкты прозачы – турмуш акылына тунган акын.

### **Сөз**

Бардык сөздүн тыйын сыйктуу эки бети бар. Айталы, «сергек» деген сөздүн экинчи бети – «коркок».

### **Материалисттин маңызы**

«Мен Кудайга ишенбейм. Бирок нервге ишенем».

## Идиот

Идиот (мээснинде жели бар адам. – Которм.) – өзүнөн башкалардын баарын идиот ойлойт.

## Тирлик таланты

Жек көрүүчүлүк – тирликтин дагы бир таланты.

## Жака уучтап өкүнүү

Байтак заманда адамдар Кудайдан кечирим сурал, таат-ибадат кылчу. Бүгүнкү адамдар коомчулуктан кечирим сурдайт. Кыязы, кудайдан жөө качкан шылуун-шумдардан башка адам жамааты жака уучтап өкүнүү менен гана турмуш кыйынчылыгына туруштуу берсе керек.

## Дагы ошо жөнүндө

Бирок ал жака уучтап өкүнүүнүн канчасы чын, канчасы калптыгына ишенүү – башка маселе.

## «Жаңы турмушту» окуган соң

Бул «жаңы турмуш» болду беле, болбоду беле?

## Толстой

Брюковдун «Толстойдун өмүр баянын» окуган соң, жазуучунун «Үймандай сырым менин», «Ишенимдин маңызы эмнеде?» чыгармалары карандай калп экендигине ынанасың. Бирок ошондой карандай калпты айтуу учун Толстойчолук эч кимдин жүрөгү канабаса керек. Айрымдардын акыйкатына караганда анын калпы жүрөктуү аябай канаткан.



## **Эки трагедия**

Стриндберг өмүрүнүн трагедиясы – айдан ачыктыгы. Толстой өмүрүнүн трагедиясы, тилекке каршы, айдан ачыктыгында эмес. Андыктан Толстой Стриндберрге караганда чоң трагедияга туш болуп өлгөн.

### **Стриндберг**

Ал баарын билген. Билгендерин эч тартынбай эле эл алдына жая салган. Эч тартынбай... Жок, бардыгыбыз сыйктуу эле ченеп-бычып.

### **Дагы ошо жөнүндө**

Стриндберг «Легендаларында» өлүм азап-тозогун өз башынан еткөргүсү келгенин жазат. Арийне, ал тажрыйба өтө татаал. Андыктан ал дагы «өлөйүн деп, өлөлбай койгондордун» катарына кошуулуп калды.

### **Бир идеалист**

Ал турган турпаты менен реалист экендингин жакшы билчү. Бирок өзүн идеалдаштыра турган.

### **Коркунуч**

Душмандан коркуу – куралданууга аргасыз кылат. Бирок көпчүлүк учурда жок нерседен, элестетип алган душмандан коркосуң.

### **Биз**

Биз өзүбүздөн өзүбүз уялабыз. Ошол эле учурда коркобуз. Бирок эч ким аны чындал моюнга албайт.

## Сүйүү

Сүйүү – жыныстык кумардыктын поэтикалуу чагылдырылыши. Бери дегенде, поэтикалуу чагылдырылбаган жыныстык кумардыкты сүйүү деп атоого арзыбайт.

### Чебер сынчы

Чындыгында ал ашкан билерман эле. Ал сүйүүнү да чыр-чатааксыз элестете алчу эмес.

### Өзүн өзү өлтүрүү

Адамдардын бардыгында бирдей сезим – өлүм коркунучу. Андыктан өзүн өзү өлтүргөндөрдү айыптоо да бекер жеринен чыкпаса керек.

### Дагы ошо жөнүндө

Монтең өзүн өзү өлтүргөндөрдү актап-жактаганынын да негизи бар. Өзүн өзү өлтүрө албагандар өзүнө колу барбагандыктан деле эмес, антүүгө темирдей эрки жоктугунан өзүн өлтүралбайт.

### Дагы ошо жөнүндө

Өлгүң келсе, кай учурда болбосун өлөсүң. Аны аткарууга аракет жасап көр.

### Революция

Бир революцияны бүтүп, экинчисине киришебиз. Турмуштун азап-тозогун мындан да жаман тартарыбызды анда биз азыркыдан дагы аябай сезебиз.

### Өлүм

Майнлендер өлүмдүн сулуулугун өзгөчө так сүрөттөйт. Чындыгында эле өлүм кумарына кирип алсаң, андан чыгуу кыйын. Андан



да ашыра айтсак, анын тегерегине айлана берип, ага жакындагандан жакындај бересиң.

### **«Танк алиппеси»**

Турмуштун зарыл идеялары бүт «танк алиппесинен» алынат.

### **Тагдыр**

Тукум куучулук, жагдай-шарт, коқустук – биздин тагдырдын та-коолу ушул үчөө. Кубанычка баткандар батат. Арийне башкаларды айыптоо адеп-ахлакка сыйбайт.

### **Шылдыңкорлор**

Башкаларды шылдыңдал атып, өзү күлкү боломбу деп коркот.

### **Бир япондуң даңкы**

Мага Швейцарияны, же болбоду дегенде сөз эркиндигин бергилечи.

### **Адамкерчилик, ашынган адамкерчилик**

Адамкерчилик, ашынган адамкерчиликтин акыр түбү айбанчылыкка оқшогон бирдеме.

### **Белгисиз ақылман сөрөй**

Ал шүмүрәйгөн шүмшүк болсом да, эч качан көк мээ болбойм деп ойлоочу. Жылдар өттү. Шүмүрәйгөн шүмшүк болгон жок, көк мээ болду.

### **Гректер**

Юпитерди кек алуунун кудайы кылган о, гректер! Силердин көз бардыгына жеткен.

## Дагы ошо жөнүндө

Бирок ушунун өзү эле адамзат ушунчалык акырын алдыга жыларын далилдеп салды.

## Ыйык китеpter

Адам акылмандыгы менен эл акылмандыгын салыштыруу мүмкүн эмес. Эгер түшүнүктүүрөөк болсо гана...

## Энесинин баласы

Ал энесин аябай жакшы көрчү. Албетте, анын эркелеткени менен өөп-жытtagаны жесир энесинин сезимин жубаттарын билгендиктен.

## Белгисиз азезилчи

Ал азезилчил акын эле. Арийне, албетте, чыныгы турмушта бир ирет коопсуз конолгосун таштап, көрбөгөн кордукуту көргөн.

## Белгисиз өзүн өзү өлтүргүсү келген адам

Бир ирет арзыбаган иш үчүн өз өмүрүн өзү кыймай болот. Бирок арзыбаган иш үчүн өлүп атканына аябай арданат. Колундагы тапанчаны кокурая көтөрүп минткен экен: «Мен түгүл Наполеон деле чиркей чаккан жерин: «Кычышып атат» – деп тим болуптур».

## Белгисиз солчул

Ал ашынган солчулдардан ашкан солчул болчу. Андыктан ашынган солчулдарды жек көрөр эле.

## Аң-сезимсиз

Биздин мүнөздүн өзгөчөлүгү, эң өзгөчөлөнгөн өзгөчөлүгү – аң-сезимди жеңүүгө аракет жасоо.



## **Сыймык**

Биз баарынан мурда өзүбүзгө жок касиеттерге сыймыктангыбыз келет. Т. немис тилин жакшы билет. Бирок столунда ар дайым англис тилинде китептер жатат.

## **Жасалма кудай**

Жасалма кудай жаратууга бүт баары каршы. Бирок бардыгы төң жасалма кудай болгусу келет.

## **Дагы ошо жөнүндө**

Арийне, эч ким жасалма кудай жарата албайт. Албетте, тагдырды эсепке албаганда.

## **Бейишке чыгуучулар**

Бейишке чыгуучулардын ашказаны менен бала туудурага жабдыгы жок болмогу шарт.

## **Бейтааныш таалайлуу**

Баарынан артта калган адам ушул экен.

## **Өзүн өзү жемей**

Жан-жагыңдан бүт жалганга кабылуу – өзүн өзү жемейликке алпарат. Жок, ал эле эмес. Ошол жалганды көргөндөн кымындей да канагат албагандык.

## **Четтөн караганда**

Атам замандан бери эле ашкан суу жүрөктөр айбыкпас эр жүрөк болуп көрүнөт.

## АДАМДЫК

Биз, адамдар, кудай кетирбес кемчиликти кетиргенибиз менен айырмаланабыз.

## Жаза

Жазанын эң коркунучтуусу – жазасыз калуу. Агер жазанды кудай кечип жиберсечи... Анда башка кеп.

## Кылмыш

Адеп-ахлак менен мыйзамды аңтар-төңтер кылуу – бул кылмыш. Андыктан ар бир кылмыш апыртма аңызга чулганат.

## Мен

Менде уят-сыйыт деген жок. Менде нерв гана бар.

## Кайрадан ошо жөнүндө

Мен айланамда жүргөндөрдү: «Ушулар өлүп эле калсачы» – деп ой-лоп да кетем. Арасында а тургай эң жакын агайын-туугандарым да бар.

## Кайрадан ошо жөнүндө

Көп учурда минтип ойлойм: «Мен сүйгөн аялдар сөзсүз мени сүйөт. Мен жек көрө баштаганда алар да мени жек көрсө кандай жакшы болот эле».

## Кайрадан ошо жөнүндө

Он үч жаштан өткөндө менде махабат оту тутанып, сүйүү ырларын жаза баштадым. Бирок аным өз убагында өчүп, анча алыс узаган



жокмун. Бул менин абийир-ыйманга өтө бектигимди айгинелейт. Анткени анын баарын санап, акыл-эсте эсептегенди унутпадым.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Бардык эле аялдар, анын ичинен аябай сүйгөн аялдарым менен да бир saatтан ашык сүйлөшсөм, ушунчалык зеригип кетем.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Кимдир-бирөө менен бир аялга баруудан эч качан арданбайм. Аным жамандыккабы, жакшылыккабы, белгисиз деңизчи, бирок белгилүү бир убакытта ал аялдан аябай жийиркене баштайм.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Кимдир-бирөө менен бир аялга баруудан эч качан арданбайм. Бирок эки шарт менен – же ал аял менен таптакыр тааныш болбошум керек, же ал менден таптакыр алъыс болушу зарыл.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Мен бирөөнү сүйгөнү үчүн эринин көзүнө чөп салган аялдарды деле сүйалам. Бирок бирөөнү сүйүп, балдарын капарга албаган аялдардан жек көргөнүм жок.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Күнөөсүз балдар гана менин көзүмдөн жаш кылгыртат.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Отуз жашка чыкканда бир аялды сүйгөнүм бар. Ал мага бир күнү: «Сенин аялыңдын алдында аябай күнөөлүүмүн» – деди. Мен

аялымдын алдында андай деле күнөө сезген жокмун. Бирок аялдын айтканы негедир көңүлүмө орноп калды. Аナン ойлодум: «Мүмкүн, бул аялдын алдында да менин айыбым бардыр». Ошондон бери ага етө аяр мамиле жасайм.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Мен акчага ар дайым кайдыгер карайм. Балким, бул жашоомо анын ар дайым жетпегенинен уламдыр...

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Мен ата-энемди аябай сыйлаар элем. Анткени алар карып бараткан.

### **Кайрадан ошо жөнүндө**

Эки-уч жан-жолдошко чын айтпасам да, эч качан калп айткан эмесмин. Анткени алар мага калп айтчу эмес.

## **Турмуш**

Революциянын артынан жүз революция жасалганы менен «тандалган жүздөрдүн» турмушунан башкалардын турмушу оңолбойт. «Тандалган жүздөр» – жүзү каралар менен көк мээлердин ылакапаты.

## **Эл**

Шекспир да, Гёте да, Ли Тай-бо<sup>1</sup> менен Тикамацу Мондзаэмон<sup>2</sup> да өлөт. Арийне, искусство элдин жүрөгүнө аларды алмаштырар қүч бар экендигин эскертип турат. 1923-жылы мен жаздым эле: «Ашкан байлыгың апаат болгону менен сени үстүндөгү чатыр сактайт». Азыр да ошол ишенимден бир кaryш да тайбайм.

<sup>1</sup> Ли Тай-бо (Ли Бо – 701–762) – улуу япон драматургу.

<sup>2</sup> Тикамацу Мондзаэмон (1653–1724) – улуу япон драматургу.



## **Дагы ошо жөнүндө**

Барсан доошун тыңшап бакчы. Ошол доош угулуп турганда искусство өлбөйт. (Сева<sup>1</sup> биринчи жылнынын биринчи күнү.)

\* \* \*

Албетте, мен көздөгөнүмө алым жеткен жок. Арийне, менин апкан-тапканымды кимдир бирөөлөр улантары шексиз. Бир дарактын қурамында мин сыр жатат. Анын сыңары айланасына акыл чендебеген жер койнуна канча бир үрөнди катып жатат дейсін. (Ошол эле күнү.)

## **Качандыр бир түндө көргөн түш**

Өлүмдөн көрө түш көргөн жакшы. Бери калганда, андан арылуу жеңил. (Сева биринчи жылнынын әкинчи күнү.)

Орусчадан оодарған **Алым ТОКТОМУШЕВ**

---

<sup>1</sup> Сева биринчи жылнынын биринчи күнү – 1925-жылдын 26-декабры.



## *Адабият тарыхынан*



# «МАНАС» ЭПОСУНУН АЙДЫНЫНДАГЫ АКЫРКЫ АЙГАЙ?

*Айкөлүңдүн арбагы эч кимди тынч уктаткан эмес. Кыргызыңды да, кыргыз эмстерди да. Айрыкча совет мезгилинде идеологиялык ач айкырык, куу сүрөөнгө бир кыйла курал болду. Бул жерде анын баарын санап берүү кажетсиз. Не дегенде, ал тууралуу канча айтылып, канча жасылды. Илиний да, илиний эмес божсомол-дөдөмөл деңгээлинде адабияттар көп. Анын ичинде Кыргызстанды чейрек кылым башкарған Турдақун Усубалиев аксакалдын «Манас» эпосунун тегерегиндеги советтик «тегирменди» ийне-жисбине чейин сүрөттөгөн эмгегинин мааниси чоң. Илиний эмес, хронологиялык жасактан. Совет мезгилинде «Манас» майданында эмнелер болгондугу тууралуу толук маалымат аласыз дегеним.*

*Арийне, кайра куруубу, кайра кулаттуубу ооматы оожасала жүрүп жаскан 1987-жылда бир жарк этип, жасалынчын «Манастын» тегерегиндеги майдан көпчүлүктүн көнүл сыртында калып келет. Аттүгүл Советтик Кыргызстандын ар кыймылына так, сак Усубалиев Турдақун аксакал да жогоруда кеп кылган эмгегинде аны укпамыш, көрбөмүш болуптур. Арийне, ал окуя кыргыз адабияты тарыхында, айрыкча манас-таанууда бир кыйла кызыктуу процесс. Биз анын негизги материалдарынын чаңын үйлөп, датын сүртүп, журналга жарыялоону туура таптык. Канткен менен дагы кайталап айтабыз, бул тарых, кыргыз адабиятынын тарыхы. Ал гезитке бир чыккан бойдан архивге оттүп көтпеш керек.*

*Ал окуя окурмандарга эмнени кабарлайт? Жалпылап айтканда, заман оошуп бараткандағы эски*



түшүнүк менен жсаңы түшүнүктүн кагылышын. Жекече айтканда, эки залкар – Аалы Токомбаев менен Чыңғыз Айтматовдун сөздүн түз да, кыйыр дагы мааниндинеги айыгышынын эң ақыркы этабын. Аны адабий чөйрө билет, бирок жсамы жүртчулук биле бербейт. Ал айыгыш көп жылга созулган, негизинен, тымызын, айрым учурда ачык.

Ал айыгыш «Манас» эпосуна байланыштуу да тымызын жүрдү. Мен анын түздөн-түз катышуучусы катары түз айталаам. Ага себеп: Сагымбайдын алтын сандығындағы «Манастын» 4 томдугу биринчи жолу 1978-жылы чыкты. Ага баш сөздү Ч.Айтматов жазды. Редакция тобун ал киши жетектеди. А. Токомбаев кирген жсок. Ага болгон ыза кошул-ташыл болдубу, айттор, Аалыке Сагымбай вариантынан идеологиялык идет таап, КП БКга арызданын үстүнө арыз жаадырды. КП БК же Аалыкеге акаарат айтмалбай, же Чыккенин чындығын коргой албай, аябай кыйналды сяяктуу. Ошентип КП БК Жазуучулар союзуна түртө салат, жазуучулардын талкуусуна Аалыке моюбайт. Анткени Союздун башында Чыңғыз Айтматов турат, жазуучулардын көпчүлүгү өндүр көрсө, жуз тайды, кошоматчы экендигин Аалыке беш колундай билет.

Кыскасы, талаشتын ақыры Айтматовдун өз атын атабаган жообуна алтын келди. Мен анда «Кыргызстан маданияты» гезитинин сын болумундө шаштепчүмүн, чыгармачылык өмүрүмдүн көпчүлүгү ошол болумдө оттү. Сынды да, илимди да биз карачубуз. Ал мезгилде болум башчы – Самсак Станалиев. Бир күнү эле редакцияда күбүр-шыбыр болуп, жетекчилер А. Токомбаевди соккон макаланы үстөлгө таштады: азырынча эч ким билбесин, муны Айтматовдун өзү жазды мааниндинеги таташырма менен.

Макала орусча экен, мыкты экен, кыргызчасы Союзда которулуп жасатат дешти, бир кишинин атынан жазылыштыр. Айтматов колду кечинде коём деген имши.

Макаланы басмаканага жеткирбей кечке күттүк. Эртеси гезит чыгыш керек. Гезит убагында чыгышы учун материалдарды басмаканага бир-еки күн мурда түшүрүп, бүгүнкү түндө басылып калыш керек. Чый-пыйыбыз түшүп күтүп атапбыз, бир убакта кабар келди: Айтматов менин атыман эмес, редакциянын атынан чыгарыла дептир. Кандай кылыш керек? Орус тилинде жазғандарды таап, баштан-аяк оңдотуш керек деген маселе койдук Самсак экөөбүз. Анда маркум Кудайберген Жуманазаров жооптуу секретарь: «Кечинде кимди каяктан издейбиз, колуңдардан келбесе, бергилечи» – деп материалды жуулуп алтын кетти. Эмне дейбиз? Ал орусчага бизден да жсаман чаламоңол экендигин билсек да унчуккан жокпуз. Унчукпаганыбыздын азабын кийин түнү бою тарттык. Ал «я» деген жерлерди «мы» деп оңдоптур да, басмаканага уруп жисбериттир. Ал кезде компьютер жсок, коргошун, бир тамганды оңдоо учун бир сап коргошунду кайра куюп чыгуу керек.

Ошентип, түнү бою азап чеккенбиз. Басмакана жумушчулары Айтматовдун айбаты болбосо, түкүрүп басып кетмек, жаразанага жылкыл. Бир оокумда орус тилинде жазған ақын Сабыр Куручбековду алдырып келишиши. Биз басмаканын майына аралашып шаштеп атабыз, Айтматов ар саат сайын телефон чалып, ар кай жерин оңдотот. Биздин жсана Жазуучулар союзунун төбөлдөрү – Ашым Жакыпбеков, Казат Акматов, Жолон Мамытов, Сүйөркүл Тургунбаев улам тиги болмөдөн жүзөшүп келип, тоббөбүздөн карап турат. Иштен эртеси таңга маал, саат 5–бларда тарадык.

Ушинтип чыгарганбыз. Коомчулук дуу эле дей түштү. Аалы Токомбаев – Балканы балталап сого баштады. Аалыке моюн берген жсок. Арызды уланта берди, жообумду чыгарыла деди. Чыгарышкан жсок. КП БКга жазған катын жсарыялап, Ч. Айтматов кайра жсооп жазды («Дагы бир жолу Токомбаевдин каты жөнүндө»). Кайра редакциянын атынан. Аны Ашыке (Жакыпбеков) экөөбүз



котордук. Аалыке ага да моюн бербеди. Жообумду чыгаргыла – деди. Аргасыз болдук. Аалыкенин макаласы да орусча экен, аны мен котордум.

Шиул жерден бир ескерме. Кызмат милдетиме байланыштуу көп эле чоң акын-жазуучулардын, ишмпоздордун үйүнде болдум. Аалыкенин үйүнде да көп бардым. Кээде уктаган бөлмөсүнө кирчумүн. Башында ар дайым бир бөтөлкө кефир, анан ар түркүн конфеттер салынган идии болор эле. Тигинден куюп ич деичу, чыгып баратканда конфеттен учтап чөнтөккө салып көрөн эле. «Кереги жок, Аалыке, муну эмне кылам?» – десем: «Балдарыңа ала бар» – дечу. Короодогу чарпаяда жолуксак: «Тиги алмадан үзүп ал» – дээр эле жарыктык. Анда өөн учурачу, кийин ойлосом, кыргыздын нарк-насалин каттуу сактаган киши экен.

Ошентип котормомду Аалыке окуп, макулдугун берет. Анда оорука наада жасаткан. Бир гана жерин ондоптур. «Ни каких интеллигентностей» дегени бар эле, аны «билимдүү-силимдүүсүнбөгүлө» деп которгом, ошону ондоптур: «Айлантып чаптыла» – деп. Оозум Оишту карады. «Жакиын которуттур, ушу баланы ыраазы кылтып койгула» дептир уул-кызына. Макаласы чыгалекте эле көз жсумду. Көрбөй калды. Кийин кызы – Тамара эхе, уулу – маркум Улан ага келинтири редакцияга, арак-шарап, казы-картасын көтөрүп. Кереги жок, – деп чалкаман кептит. «Эмне, тигинден коркуп атасыңбы» – деди, Улан ага Ашым Жакытбековдун кабинетине колун жаңсан. Ашыке орун басар баши редактор, анын үстүнө Айтматовго айылдаш иниси болуп кетер эле. Эмнеге коркмок элем, алдык дагы беш-алтыбыз чогулуп, бир күүлөнүп алдык.

Ушундай күлкүлүү, күйүттүү окуя.

**АЛЫМ ТОКТОМУШЕВ,**  
КР маданиятына эмгек сицирген шимер

#### **РЕДАКЦИЯДАН:**

Кыргызстан Жазуучулар союзунун партиялык жыйиналышинда чыгып сүйлөгөн жасана ордунан сөз коштогон коммунисттер «Кыргызстан маданияты» газетасы окурмандардын алдында А. Токомбаевдин «Манас» эпосуна карата айткан сынына ачык-айкын негиздүү жообун айттып чыкса деген сунуш болгон. Ошого байланыштуу газета жсообун жарыялайт.

## **ТОКОМБАЕВГЕ ЖООП**

Озүнүздүн айтып келаткан сөзүнүз боюнча «Манас» эпосуна койгон Сиздин доолорунуз олуттуу «идеологиялык» мүнөзгө ээ. Сиз дайыма ушундан баштайсыз, анткени орундуу болсо да, орунсуз болсо да, элдин баарын «идеология» менен коркутуу – Сиздин эскиден берки туткан жолунуз. Бирок чын-чынына келгенде, турмуштан эчак сүрүлүп калган «рапповчулуктун» жарамсыз духунда талкууга алынган «идеология» менен эпикалык төкмө ырчылардын байыркы көркөм ан-сезим дүйнөсүнүн кандай байланышы бар? Утурумдук конъюнктураларга таянып, 800 жылдан бери өмүр сүрүп келаткан байыркы «Игордун кошууну жөнүндөгү сөзгө» эч ким «идеологиялык» ревизия жүргүзүп жаткан жери жок го. Бул деги – адамдын башына келчү ойбу. Кокусунан дейли, өзүн саясатчы эсептеген, саясий чатактардан кумар кандырган «орус Токомбаев» табылып калса, ал «Игорь



кошууну жөнүндөгү сөздөн» «улутчулдуқ», «улуттук кекирийүүчүлүк», «славянчылык» сыйктуу канчалаган коркунучтуу «чылыктарды» оңой эле таап чыгаарын элестетип көрөлүчү. Ошондо ал славян сөз өнөрүнүн тунгуч дарагын кандай гана силкилдөтер эле! Тилекке жараشا, орустун улуттук ой жүгүртүүсү мындайга жол бербей турган денгээлге жетип калганына шүгүр. Орус элинин кан-жанына синген, аздектеген «Игорь кошууну жөнүндөгү сөз» тарыхта кандай жаралса, так ошол турпатында кылымдарга сакталып келатат. Орустун улуттук маданиятынын көркөм генийин чыныгы баалоочулардын бардыгы ушул жолду тутушат.

Анткени ар бир доор өзүнүн көркөм өнөр мектебин, өзүнүн эстетикалык чен-өлчөмдөрүн жана мұдөөлөрүн жаратат. Мисалы, «Махабхаратының» санскриттик тексттерин азыркы социалисттик реализмдин талаптарынан жана чен-өлчөмдөрүнөн кароого жол беришке болобу? Мындей мамиле түп-тамырынан тескери жана илимийликке каршы келмек. Себеби булардын ортосунда талтакыр башка ойлоо маданияты, эстетиканын башка тиби, ошого жараша башка тарыхый чындыктар жатат. Токомбаев болсо, «Манасты» андан эки көче арыраакта жашаган Сыдықбеков жазғансып, мындейлар жөнүндө ойлоп да койбөйт.

Сөздү иштин удулуна буралы. Сиздин ойлоо ыгыңыздагы, маселени тескери буруп, эл алдында опурулуп сүйлөп жүргөн сөздөрүнүздөгү саясий маданияттызыбы, жөнү жок көшөрө чыргайлангандык, биреөнү бирөөгө айдактап кайраштырып, «чон» чуу чыгаргандык бизди таң калтырат...

Эпостогу кейипкерлердин бирөөсүнүн оозу менен кытай тиги-бу жер чектерин талаш кылыш жүрбөсүн деп чала болжол менен айтылган жылт эткен сөздү (ал азыр эскирген жергиликтүү жер аттарынын атальш тегин изилдөө тарабында гана кызыкчылык туудурушу ыктымал) Сиз дароо илип алып, көчмөн элдин байыркы турмуш баянынан учуралган бул сөз азыркы официалдуу мамлекеттик чектерге тикеден-тике жана эң коркунучтуу түрдө таасирин тийгизет деп, айнысыз саясий бүтүм чыгарасыз. Баланын кыялыша окшогон мындей ойдон шык алып, бүткүл чыгыш жарым шарынын масштабында дүйнөлүк согуш чыгып кетиши ыктымал деп трибуналардан элди коркутасыз. Кокуй эле кокуй! Кытай жеризи тартып алмай болду!

Токомбаевди угуп отурган эл күлө берип жыгылып калбаганына шүгүр. Эми ушунчалыгы да жетишет, абылайсаның жолдош Токомбаев, эсицизге келинiz, жашының да өр таяп калды...

А эгер Кытай жөнүндөгү сөзгө олуттуу маани берип карай турган болсок, деги кайсы Кытай жөнүндө сөз болуп жатат? Сиз кайсы негиз, кайсы түзүлүштөгү Кытайды айтып жатасыз – этникалыкпен, уруулукпен, географиялыкпен, мамлекеттик түзүлүштөгүсүнбү? Өткөн доорлордо көп эле Кытай болгон, андан бери да көп жолу куралып, көп жолу кыйраган, аны каршылашкан империялардын жыйындысы катары ала турган болсок, анда кайсы доордун, кайсы мезгилдин, кайсы династиянын, кандай императордук мұдөөнүн Кытай? Байыркы кездеги Кытай жөнүндөгү түшүнүк чар-жайыт, анткени бул региондо көптөгөн уруулардын жана элдердин аралаша жашашы ар түрдүү феодалдык түзүлүштөрдүн пайда болушун шарттаган, алар жарыкка кандай тез жаралса, ошондой эле тездикте изсиз жоголуп да турган. Сиз «Манаска» негизсиз асылуунун, элди «коркуткан» кинелерди коюунун ордуна андагы өзүңүз сөз кылыш жаткан Кытайды тактап алуунуз тийиш. «Кытай» деген уруу, атүгүл кыргыз элинин составында да бар. Же сиз өзүңүздү чындал биздин чектердин жападан-жалгыз кадик сакчысы, келе жаткан коркунучту алдын ала көрүп турган көзү ачыгы санайсызыбы, башкалардын бардыгын эчтеме билбegen маңбаш ойлойсузб? Мамлекеттер аралык мамилелер качан, кайсы жерде оозеки чыгармаларга таянып түзүлдү эле? Мамлекеттин



жетекчилери качан жана кайсы жерде өз учурунун талаш маселелерин чечүүдө кара қылды как жарган юридикалык документ катары алгачкы уруулук коомдун оозеки эпосуна таянышты эле? Абайланызы жолдош Токомбаев, түркөйлөнүүнүн да чеги болууга тийиш... Сиз бекер эле эч нерседен күнөм санабаган ак пейил элди өзүнүз жок жерден ойлоп таап алган «идеологиялык» иримчиктер менен коркутуп жатасыз...

Айта кете турган нерсе, Кытайда, байыркы эмес азыркы Кытай Эл Республикасында, көп калк жашаган Манас шаары, анан да Манас дарыясы бар, «Манас» эпосунун өзү болсо бул улуу өлкөдөгү ханзу, кыргыз, уйгар жана башка тилдерде жарык көрүүдө. Токомбаев, балким, Манастын атын жайылттоо үчүн ошол тарапты да тартипке келтириси бардыр?

Эгер дүйнө токомбаевдик түшүнүктөр боюнча курулган болсо, бизди Кытай менен коркуткан бул күлкү келтирерлик опуздан алда канча катаал сыноолор күтөр эле. Бул беймаани логиканы кармана турган болсок, анда өз кезегинде азыркы Орто Азия регионунун зор территориясы, анын ичинде Чүй, Талас өрөөндөрү, азыркы Тажикстандын жарымына жакыны, бүткүл Өзбекстан жана Казакстандын түштүгү, Аму жана Сыр дарыяларынын аралыгы Александр Македонский тарабынан багындырылгандыгын, аскер гарнizonдору орнотулуп, анын эллинисттик дүйнөлүк державасынын системасында мамлекеттештирилгендигин жана маданиятташтырылгандыгын сөзсүз түрдө кыйдылык менен жашырып-жабышыбыз керек. А эгер жазып-тайып азыркы Греция жана Югославия Македонскийдин укугу боюнча бизге территориалдык талап кооп, бүткүл Орто Азияны, анын ичинде бизди да кайтарып бергиле десе, анда не кылабыз? А ырасында да Александр Македонскийдин дүйнөлүк державасы болгондугу миф да, жомок да, талаа ырчысынын оозундагы жарымы жалган, жарымы чын легенда да эмес, дүйнөлүк илимде жалпы такталган жана документтештирилген накта тарых эмеспи. Мында канттик, сиздин айткандарынызды ээрчисек, анда кайсы идеологияны карманып, ким менен, кайсы улутчулук менен күрөшбөз?

Манастын Каныкейге үйлөнүү эпизодунан да улутчулукту таап жатасыз. Байыркы дүйнөде баатырлардын өзүнчө үйлөнүү салт-санаасы болгондугу, алардын «тамашалары» кээде эр жигиттик кааданы айгинелеп, «баш айрылып, көз чыгып» дегендөрөр орой, одоно мүнөздө өткөндүгү сизди канааттандырбайт. Байыркы замандарда баатырлар ызасы келгенде жаалданып, тегерегиндегилердин тополонун тоз чыгарып жибергени баатырдык мүнөз катары саналган. Жини кайнаган баатырдын жаалданган кылыш-жоруктарын апартып сүрөттөө «Манаска» эле эмес эзелки замандардагы бардык элдердин оозеки чыгармаларынын табиятына таандык көрүнүш. Ырас, колуктунун өргөөсүндөгү Манастын оройлугу эпосто азыркы адамдардын моралдык, этикалык талаптары күткөндөй айыпталбайт, тескерисинче, ал ызадан итатайы тутулган, баатырдын бүк жазган жоругу катары сипатталат. Кудаларына таарынган Манастын күйөлүлүк кадырымын тоготпогон кожноондардын көзүнө бир көрүнөйүн деген жосуну болочокку өкүмдардын аброян көтөрүү максатында көрсөтүлөт. Ал ачуусуна буюгуп, өзүн унуткан абалда айыптууларын да, айыпсыздарын да онду-солду көмөлөтөт, мунусу, албетте, окурмандардын көңүлүндө кубаттоо сезимин жарата албайт, бирок кызыгы – ошо кездеги дүйнө таануунун этикасы, эпостогу баяндоонун логикасы боюнча Манастын бил жоругу орун-ченемдүү эсептелип, колукту тарабындағылар Манастын тезирәэк жоошутууга аракеттенет, акыр-аягында эки тарап жарашышып, үйлөнүүнүн салтанаты, тойдун шаан-шөкөтү башталат. Ушул чатак кырдаалда да эпостогу оң мотивдердин ички тең катарлыгы сакталат, ал жалпы адилеттики жана тажиктердин көн пейилдигин даңктоо, ушул учурдан тартип өзүндө аялдын



сулуулугун жана акылмандығын чагылдырган эпостогу башкы каармандардын бири болуп калған тажик қызы Каныкейдин артықчылығын даңазалоо менен бекемделет. Дүйнөлүк искуство жараткан эн көрүнүктүү фигуralардын катарында туррууга толук укугу бар, маани-мазмуну боюнча шекспирдик масштабдагы улуу эне – Каныкейдин образы арқылуу «Манас» эпосу жалпы адамзаттык гуманисттик салттардын бийиктигине көтөрүлгөн. Эпостун контекстинен ушул кудалашуу кыяппаты көрсөтүлгөн эпизодду жулуп алыш, сиз мындан «улутчулуктун» көрүнүшүн табасыз. Ушул жерден жаалданып, Манаска улутчул деген жалаа жабасыз. Эпосто сүрөттөлгөн окуялардын мезгилинде улут дегендин аты-жыты да болбогондугуна карабастан, Манас – улутчул, манасчылар – улутчулдар деген доону баскан-турган жерлериниздин баарында жарыя саласыз.

Мына ушундан-улам – бул болбогон сөз деп айтууга туура келет. Манастын үйлөнүү салтанаты коншу элдерде эмес, өз элинде өтсө деле кудалашуу учурундагы жогорудагыдай чырдуу кырдаалдын болушу ыктымал болучу.

Эн башкысы – колукту тарабындагы теги тажик адамдар менен болгон Манастын күйөөлүк жосундагы чала-чарпты кагылышы алардын жерин тартып алыш, элин кулдандырып, зордук өкүмүн жүргүзүп, ал элдин кадыр-баркын, салт-санаасын, тилин жоюп, аларга өзүнүн турмуш тартибин тануулап жаткан-дыйын далилдебейт.

Бул бар болгону акыр аягында кудалашкан эки тараптын тең көнүлдерү жарашып, жарпы жазылган, көргөн көздү кубанткан ажайып чон тойдун адепки, «үй-бүлөлүк» гана маанидеги ыйкы-тыйкысы, мында улутчулук катары кине көё турган кымындей да негиз жок. Бул жагдайда «Манас» эпосу күзгүдөй таза жана андагы Ата Мекенди коргоого жана сүйүүгө болгон чакырык – башкы пафос катары жалпы адамзаттык традициялардын структурасына жуурулушуп турат. Мындан кабары аз карапайым элди ишенирүүгө далалаттанып, жогорудагы Манастын үйлөнүү эпизодунан улутчулукту издегенинiz жарамсыз иш. Бутунуз жеткен жердин баарында кыргыз эпосуна мындей таң каларлык жалааны жабууга сизди деги эмне түртүп жатат?

Эпоско объективдүү баа берүүдө баарыдан мурда текстологиялык талдоого таянуу керек, анткени ар кандай чыгарманын, ар кандай доордун так түшүнүгүнө текстти талдоо аркылуу гана жетишебиз. Сиз болсо, жолдош Токомбаев, адегенде эле искуствонун турмуштагы милдет, орду жөнүндөгү саясий бурмаланган түшүнүктөн эпоско баа берүүгө умтуласыз. Саясий бурмaloочулук, тигил же бул айтуучуга, тигил же бул инсанга болгон жеке мамиленин он же терстиги сизде өзүнчө чон факторго айланат. Кийинки көздөрдө Сиз биздин кылымдын башындагы манасчы Сагымбай Орозбаковду көбүрөөк жаманаттылап келатасыз. Орозбаковдун вариантын көркөмдүк жана маанилик жактан талдап көрүп, биз «Манас» изилдеген окумуштуулардын, кыргыз жазуучуларынын концепцияларын туура табабыз.

Егер жалпы кыргыз окурмандарынын арасында өзүнчө бир референдум өткөрүлсө, анда алардын басымдуу көпчүлүгү, аттагүл Сагымбай Орозбаковдун улуулугуна тан берерине толук ишенич бар. Сагымбай Орозбаковду – бизге жеткендердин арасындагы эн бир таланттуу, гигант манасчы деп эсептейбиз. Сиз көшөрө каршығып келаткан Орозбаковдун варианты түпкүлүгүндө «Манас» эпосунун негизги капиталы болуп саналат.

Орозбаков – кыргыз элинин улуу уулу, аны менен дагы көптөгөн муундар сыймыктанат. Сиз өзөөчө маани берип жүргөн анын социалдык теги – хандын, манаптын же кедейдин тukумунан болбогондугу бизди кызыктырбайт. Граф Лев Николаевич Толстой дүйнөлүк маданиятка жөнөкөй катмардан чыккан До-



стоевский же төмөнкү мещандык катмардан чыккан Максим Горький сыйктуу эле баалуу. Биз Ороздбаковду анын поэзиясынын кубат, күчү, чыгармаларынын улуулугу боюнча урматтайбыз.

Айтмакчы, Токомбаев жолдош, сиз Сагымбай Ороздбаков өз элинин маданиятына өтөгөн эмгегинчелик мээнет эткен болсоңуз – анда сөз башка эле.

Сизди, «идеялык» күрөштөргө маш Токомбаевди, «Манас» эпосундагы дагы бир учур канаттандыrbайт. Кеп жалпы эле эпостогу, анын ичинен Ороздбаков айткан варианttагы диний мотивдер жөнүндө болуп жатат. Мында да сиздин доолорунуз одоно жана чектелген мүнөздө, чыгармачыл эмес ыкмада коюлууда. «КМнын» редакциясы мына ушул жагдайда да жооп кайтарууну зарыл деп эсептейт.

Үрас, эпосто анын узак мезгилдерден бери жашап, көп татаал кездерди басып келатканыгынан кабар берген диний мотивдер, алардын белгилери бар. «Манас» сыйктуу тарыхый чыгармада андайлар болбой коюшу да мүмкүн эмес. «Манас» «генетикалык» жактан кыргыздар ислам динине киргенге чейин жаралса да, соңку тарыхтын 20-кылымга чейинки негизги бөлүгү көп замандар бою Орто Азияда үстөмдүк кылган ислам маданиятынын таасири алдында өткөн. Бул фактор ошол доорлордогу адамдардын ойлоо образында жана дүйнө кабылдоосунда өз изин калтыrbай койгон эмес. Бирок эпостун текстинде диний катмарлар реакциялуу философиялык окуулар түрүндө эмес, негизинен, күнделүк турмуштук сценаларда, ырым-жырымдарда гана көрүнөт.

Мына ушундан аларды талтакыр танбай, тарыхый мамиле, чыгармачылык түшүнүк менен, дин элементтерин идеалдаштыrbай, эпостон баарыдан мурда доордун тарыхый эстелигин көрүү, ошого ылайык мамиле этип, ошого жараша кабылдоо он. Бул маселени жеткиликтүү, кенен түшүнүүгө өлкөбүздө азыр чоң маани берилүүдө. Мисалы, 17-кылымдагы Россиянын көрүнүктүү диний окуулук протопоп Аввакуумдун «Житие протопопа Аввакуума» деген чыгармаларынын жыйнагынын жарыкка чыгарылышы буга так далил. Аввакуумдун бул китеbi орустун коомдук-көркөм оюнун классикалык мурасына кирет. Ал эми жазуучу Жуковдун Аввакуум жөнүндө жазылган «Огнепальный» повести азыр окурмандардын жана өлкөбүздөгү китецканалардын текчелеринен өз ордун ээледи. Ушул эле сөзүдүк академик Д. С. Лихачевдун редакциясы алдында байыркы орус адабияты сериясынан жарык көргөн, касиеттүүлөрдүн турмушун баяндаган «Киевско-Печерский патрик» аттуу эмгекке айтууга болот. Бул багыттагы дагы бир жаркын мисал катары 10-кылымда жашаган кечил Григор Нарекацинин «Аза китеbi» аттуу эң сонун поэмасынын Ереванда орус, армян жана чет тилдерде басылып чыгышы эмеспи.

Ушунун өзү эле советтик идеологиялык системанын бул чыгармаларга качан-кы бир убактардын диний белгилери жатканына карабастан өткөндүн адабий-тарыхтык мурасы катары позитивдүү баа бергенин күбөлөндүрүп турат. Анан калса бул мисалдар бүгүнкү окурмандардын түшүнүгүнүн өсүп жетилгендигинин, анын тарыхты түшүнүү илимий бийиктигинин далили.

«Манас» эпосу боюнча бул багытта кандай күдүктөр болушу ыктымал. Жого-руда айтылган китецтердин фондун да «Манасть» атеисттик дастан эсептөөгө боло турган жөнү бар. Токомбаевге да, ага окшогондорго да схоластикалык-идеялык жалаа жабуулардан, ушундай ракурслагы кол салуулардан кутулуу эң абзел.

Түшүбүзда башка заман – коомду артка тарткан догматизм менен жеке адамга сыйынуучулуктун оор кесепттерин басып өтүп, бардык нерсени ачык сүйлөшүү, ачык чечишүү, революциянын тамырында соккон канды жаңыртты, биздин жаңыча тарыхый ой жүгүртүүбүздү, искусствного болгон мамилелеребизди терендетти, аң-сезимибизди примитивдүү, беймаани нерселерден арылтты. Бирок сүйлөгөн сөздөрүнүзгө караганда Сиз, бүгүнкү жаңылануу мезгилине,



талағына ылайык өзүнүздүн көз караштарыныңды кайра карап чыга электигиңиз, далайларга саясий айып тағып каралап, атын булашынызға курал болуп берген эски ықмалардан кутула электигиңиз көрүнүүде.

Бул жолу Сиздин курулай жалаалар қыргыз элинин тарыхындағы эң ыйык, көздүн карегиндей сакталған нерсе – «Манас» эпосуна бағытталып отурат. Жеке адам өзү шумдук гениалдуу болгон күндө да, эл далай запкыларды тартып, канжанынан сығып жаратып, кылымдардын түпкүрунөн бери аздең алыш келаткан мұраска мемменесине караганы, андан атайлап саясий кемчиликтөрді издеғени, Манастын аты менен биздин бүтүнкү турмушубузға аралашып калған символикалық атальштар улутчулуктун көрүнүшү деп жар салганы – эң эле жарамсыз иш... Өткөндүн мұрасын каралап танған көз карашының эл тарабынан да эң качан колдоого алынбай тургандығы бышык.

Сиз өзүнүздү ар качан интернационалист-күрөшчү катары көрсөтүүгө аракеттөнесиз, бирок элдин көркөм генийине сөз тийгизип, жалаа жабуу кантит интернационализмге жатсын. Интернационалист деген – жоопкерчилик, ал улуттар аралық мамилелердин маданияттуулугу, адептүүлүгү үчүн тынымсыз кам көрүү болуп саналат. Коомчулуктун көз алдында «Манас» эпосунун улуулук беделин төмөндөтүүгө аракеттенгенициз, «Манас» аэропортунун жана Манастын атына байланыш башка символикалық аттардын болушуна каршыгып, бушайман болгонунуз өзүнүз белсene күрөшкөнсүгөн интернационализмдин жана улуттар аралық мамилелердин ишине анча деле алғылыктуу қызмат кылбайт.

Ақыркы сөз. Адамда өз жаңылыштыгын теришитируүгө ар дайым мумкүнчүлүк боло келген, турмуштан далилдебей калған көз караштарды кайта чыгууга да эч убакта кеч эмес, ал эми кол тийгис ыйык нерсеге кол көтөрүп, арсызыздыктын оор жүгүн моюнга алыш жашагылык кылбасын.

**«Кыргызстан маданияты»,  
10-сентябрь, 1987-жыл.**

*«КМнын» редакциясы газета окурумдардын отүнүчүн жана кат эссиинин көшөрө койгон талабын эске алым, А. Токомбаевдин 1986-жылы март айында Кыргызстан КП БКга жазған, кийин «Манаска» байланыштуу эл алдында бир нече жолу чыгыт сүйлөшүнө негиз болуп берген катын жарыялайт.*

**Кыргызстан КП БКнын секретарлары  
жол. А.М. Масалиевге, Г.Н. Киселевго  
Кыргызстан КП БКнын мүчөсү Аалы Токомбаевден**

## КАТ

«Манас» эпосу СССР элдеринин эпостору менен катар адамзаттын маданий казынасына кирди.

Ушул кезде Кыргыз ССР илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун фондусунда эпостун жазылып алтыншаштан ашык вариантын сакталып турат. Албетте, чыгарманын тигил же бул коллизияларын сүрөттөп



көрсөтүүдө алар кайсы бир жагынан бири-бирине карама-каршы келет. 1952-жылы 6-июлдан 10-июлга чейин Кыргыз ССР илимдер академиясында бүтүндөй «Манас» эпосуна арналып өткөн илимий конференцияда мына ушул факт бөтөнчө белгиленген болчу.

Конференцияга республиканын үч жүздөн ашуун илимий кызматкерлери, Москвандын, Ленинграддын, союздуқ республикалардын окумуштуулары, ошондой эле Кыргызстандын партиялык жана советтик жооптуу кызматкерлери катышкан.

Бардык каралган вариантардын ичинен Сагымбай Орозбаковдун версиясы башка вариантарда кездешпеген окуялар менен фактыларга толтура экендиги жана ошонун баарын айтуучу өзү кошкондугун конференция бир добуштан белгилеген. Манастын түндүктөгү орустарга, Кавказга, Кашкарга жана д. у. с. дал Индиянын өзүнө чейин жасаган баскынчылык жортуулу; ошонун баарында мусулман динин жайылтуу идеясын басымдуулук кылат, панисламизм менен улутчулуктун тенденциясы ачыктан-ачык көрүнөт.

«Кыргызстан» басмасы, нускасы – 20 000.

Ошондуктан «Манастын» редколлегиясы 1978-жылы эпосту бастырууда дал ошол Сагымбай Орозбаковдун вариантын негиз кылып алууга чечим чыгарган-дигы таң калтырбай койбайт.

Мен ал турсун көз жүгүртүп баратып эле жогорудагы каталарды көрдүм, айрымдарын мисал келтире кетейин:

Манастын атасы Жакып ага мындай дейт:

Ая-Күздө тарып,  
Орол-Тоого чейин  
Арасындағы Сары-Арка  
Жана Арал көлү  
Жана Иле чөлү кирген мейкиндикти  
Анжиян, Кашгар жери сыйктуу эле  
Кытай бербейт деп ойлойм,  
Эгер талашчу болсок,  
Жаныбызды ала качып,  
Муз ашууну ашарбыз.  
Демек, кайда караба –  
Тегерегин бүт капыр,  
Сак-сактанып турбасак,  
Бизде башка арга жок.

(Сөзмө-сөз көртмө. Кыргызча тексти: «Манас» I том, 263-бет, 1978-жыл).

Бул саптар Кытайдын дооматтарын айгинелерин түшүндүрүп олтуруунун кереги жоктур.

«Манас» эпосунун 1-тому чыкканда мен муну Кыргыз ССР ИАнын Коомдук илимдер бөлүмүнүн президиумунда айтып, саясий мүнөздөгү каталар бар экенин баса белгилегем.

Кытайдын ССРГа койгон территориялык дооматы жалпыбызга белгилүү. Бирок катышып олтурушкан Т. Сыдыкбеков менен Ч. Айтматов менин айткан-дарыма көнүл бурмак турсун, эпосто андай көрүнүштөр боло берет дешип, мени катуу сындал сүйлөштү.

Мен ошол эле жерден сектор башчы жол. С. Мусаевден сурадым:

– Эпосту башкаларга караганда аздыр-көптүр дурус билген жол. Мамыровду иштен бошотууга кандай себеп болду?

Таң каларлык жооп уктуум:



– Анын мүнөзү жаман!

Иштин кызыкчылығы үчүн билимдүү кызматкерди ишке кайра алууну мен каттуу сунуш эттим, бирок сунушум ошол кезде Кыргызстан КП БКнын илим боюнча бөлтүм башчысы А. Карыпкуловго жакпай калды, бардык проблемаларга унчукпай койду.

Айткандай, кийин өз оюмду толук катка жаздым да, Кыргызстан КП БКнын секретары А. Карыпкуловго өз колум менен тапшырдым. Бирок менин Молдо Кылыч, кыргыз орфографиясы жана жазуусу жана башка материалдарым сыйктуу эле ал дагы жоопсуз калды.

Жакында, ушул жылдын 26-февралында (1986-ж. – Ред.) жол. К. Молдобаевден алардын тагдырын сурадым. Ал андай документтер колуна тийбекенин айтты. Мүмкүн алар архивге тапшырылгандыр.

Белгилей кетүү керек, 1-томдун басылышы 20 000 нұска болчу. Мен муну атайын баса көрсөтүп жатам, анткени бир аз убакыт өткөндөн кийин, бир жылдан кийин, ошол эле 1-том кайра басылды, анын тиражы да 20 000! Ошентип бул вариантын 1-томунун жалпы тиражы 40 000 нұскага жетти, ал эми идеологиялық жактан да, саясий жактан да сыналган Саякбай Карапаевдин варианты 1984-жылы бар болгону 10 000 нұска менен чыкты. Сурагым келет, эмне үчүн Сагымбайдыкы боюнча «Манастын» бузук варианты 40 000 нұска менен чыгат да, Саякбайдын жакшы варианты 10 000 гана!

1984-жылы Москвадан оруча чыккан «Манас» эпосунан менин сунушум эске алынып, жогорку эпизодго тиешелүү 16 сабы алынып ташталды.

Бул маселени мынча курчутпай койсо деле бolor беле. Бирок кеп айтпай коюуга болбой турган «алалык» 2-томдон да орун алышинда.

Мына, Манасты күйөөлөп барғандагысын мисалга алалы. Колуктусу Каныкейге жинденген Манас, кайдан алганы белгисиз орус сөзүн аралаштыра мындей деп ачууланат:

– Ашепке артык сөз айтсан –

Акыр заман башына...

Салганы келген Манасмын...

«Кыргыздышып» кеткен варианта баса белгиленип жаткан «ашепке» деген сөз контекстке караганда кызы, «каршылык» деген маанини билдирсе керек.

Ошентип жаакташып жатканда кокусунан Манастын колун Каныкейдин канжары чийип кетет. Каарданган Манас 6 000 кол аскерине Хиваны басып алууга буюрат:

Тилеги кабыл болду эми:

Добулбастар дүкүлдөп,

Согуштун берди кабарын.

Сан жетпеген көп аскер

Аттарына жабылды.

Шашып-бушуп аттанып,

Шаарга баары жөнөдү.

Колунда мылтыгы барлар,

Мылтыктарын октоду,

Милтelerin чоктоду.

Колунда жаасы барлар

Жебелерин камдады.

Миндеген көп аскер

Заматта шаарды курчады

Жана токтоп турушту.



Алдыдан чыкты чаңырып;  
– Токтогула, бузуктар, – деп,  
Пайда болду карыялар Жакып менен Бакай.  
Карыялардын типин албай көй албады  
Шаарды дароо басып ала албай  
Токтоду баатыр.  
Караса,  
Алдын тосуп Атемир  
Алтымыш ат тартуу алып келатат.  
Атемирди таарынта албай  
Шаарды дароо басып ала албай  
Кара кыргыздар токтолду.

403-бет.

Манаска белек-бечкеңтерди тартуулап жатышып, аран ачуусун басышат. Атайын ага арналған ак сарайга киргизишет, еки күн тамаксыз калат, анткени коркконунан анын ұстүнө әч ким даап кире албайт. Ал турсун кырк жигити да даабайт – каары келгенде Манастын сүрү ошончолук. Колуктусунун атасына ачуусу келип, мындейдай дейт:

– Атемир арамды  
Кызы менен кошо  
Өлтүрөм.  
Кыргыздарым аман болсо,  
Баарыңарды кырамын.

Элдик эпостун каарманынын минтип сүрөттөлүшү чечмелеп олтурууну талап кылабы?

Бирок бул да аздық кылат, андан ары Манастын кенешчиси ақылман Бакай аны көрүү үчүн 40 жигити менен келет, тигинин ачуусу дале тарабайт:

Кырк баатыр бүт бар,  
Башында Бакай карыя.  
Вельможа туруп ордунан,  
Бакайды ушундай түрттү эле,  
Ал полго тоголонуп кетти.  
Анын артында Кыргыл турган,  
Тебетейдей көтөрүп,  
Аны менен Алмамбетти урду.  
Сыргакты жерден көтөрүп,  
Ажыбайды урду.  
Жанында Серек турган,  
Аны кармал алып,  
Кутубайды урду.

408–409-б.

Акыры Серек алдап-соолап Манасты жооштутат, ал турсун Серектин сөзүнө муюй түшөт.

Андан ары дагы бир кызығы бар, аны менин оюмча түзүүчүлардын адресине айтуу керек жана д. у. с.

Кырк баатырдын баарысы,  
Алар менен Кыргыл, Бакай биргে,  
Шашып атка миниши



Дүйнөдөгүнүн баарын астын-ұстүн кылууга  
 Кыйкырық салып кырк баатыр  
 Шаарды көздөй ат койду.  
 Куда болуп алышип, күтүрөп кетиши,  
 Келген кыргыздар –  
 Алтымыш миң аскер,  
 Тигил жак аны түшүндү,  
 Асманга чыкканда калың чан,  
 Кыргыздар ошончолук көп эле.  
 Бейкут жаткан Хива  
 Күнөөсүз тартты кыйноону.  
 Эл туш-тушка кашты  
 Басып келаткандардын алибеттүү түрүн көрүп,  
 Атемир кыргынды билбеди.  
 Ага айтышты:  
 – Күйөө балаңыз аскерлері менен  
 Элди курутту  
 Аны угуп  
 Атемирдин айласы кетти.

409–410-б.

Манасчы мурдагы айтканын кийин унутуп коюшу мүмкүн. Текстке караганда ошондой көрүнөт. Бирок кадырман редколлегия мындайды байкабай калууга укугу бар беле? Кыска катта элди патриоттук жана идеологиялык тарбиялоодо эпостун маанисин айтып олтуруунун жөнү жоктур. Бул элдин ыйык казынасы жана ошондуктан ал элге жат кошмолонгон тенденциялардан тазартылышы керек.

Төмөнкүдөй саптардын китепке чыгып кеткенине айран каласын:

Баарынан мурун кырк баатыр  
 Туура ат ұстүнөн атышты.  
 Алардын каздарын  
 Жана ак кууларын учурбай,  
 Баарын атышты.  
 Көздөрүнө көрүнгендү  
 Ушундай өлтүрүштү, өлгөндөр  
 Уу ичкендей сулап жатышты,  
 Кыйратышты, өткөн жерлерине  
 Эчтеме калтырышпады:  
 Наабайчылардын дандырларын да,  
 Атүгүл кыңышлаган иттерди да...  
 Саадак зыңылдал, жебелер ырдал,  
 Мылтыктар тарсылдал, октор ышкырып,

Чаң асманга чыкты.  
 Мына, кырк баатыр  
 Кыргыздан чыккан  
 Жолуна туш келгендин баарын кыйратып баратат.

411-б.

Алар кайдагы бир мифтик, жок элди эмес, тажиктерди сабап-кырып жаткан-дығын эске алуу керек. Манастын чыргоо жана зөөкүрлүгүн далай кордук менен ызага дуушар болгон Каныкей араң дегенде токтотот. Ал минет:



Эркинзіге мен кайыл,  
Төрөм өзүңүз талаشتы чецинiz.  
Каарлуу кыялышында токтотунуз, кечириңиз!  
Таарынып элди кырбаңыз.  
Эмне? Таарынып, эмне таптыңыз?  
Кайнатаңыздын шаарын кыйратып,  
Кетесиз!  
Эл тонолду, таланды!  
Ошону менен эмнеге жеттиңиз?

415-б.

Окурмандарга биз эмнени сунуш кылыш жатабыз деги! Биздин каарман күнөөсүз тажиктерди кырып-жоуп жатпайбы.

Айта кетүү керек, Сагымбайдын вариантында гана Манас зулум, жинди катары көрсөтүлөт.

Баса, 1984-жылы «Манастын» 1-тому жарық көрдү; Карадаевдин вариантында ошол эле эпизод, Манастын Каныкеиге үйлөнүшү чыр-чатақсыз, кыргын-сүргүнсүз эле берилет. Бул эпизод калган вариантарда да ушул эле планда берилген.

Жогоруда ескерилген конференция аябай кылдат, сак карап, эпостун жазылыш алынган вариантынын баарынан эң мыкты жерлерин таңдал алып, кошмо вариантын түзүп, китеп кылыш чыгарууну сунуш эткен болучу. Бул жагынан азырынча эч нерсе жасала элек. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптардын бирине да жооп бербеген, ал аз келгендип, идеологиялык жактан кынтыксыз эмес варианты чыгаруу үчүн мынча күч-кубат, каражаттарды, убакытты кетириүүнүн кандай зарылчылыгы бар эле?

Катыбыздын аягында партиябыздын XXVII съездиндеги М.С. Горбачевдун докладынан келтиргим келет: «...Ар бир улуттук маданиятта болгон байлыктарга чын ниет менен кызыгуу улуттук маданияттардын өз ара аракеттенишинин жана жакындашусунун объективдүү процессинен обочолонуу аракетине айланбоосу маанилүү. Муну адабияттын жана искуствонун айрым чыгармаларында, илимий эмгектерде улуттук бөтөнчөлүктүн көрүнүшүнө шылтоолоп, биздин идеологияга, социалисттик турмуш мүнөзүнө, илимий көз карашка каршы келген реакциячыл-улутчулук жактан да диний калдыктарды идеологиялык мүнөздө көрсөтүүгө аракеттер жасалып жаткан кезде да көнүлгө алуу керек».

Ушул жөнүндө ойлонуу менен жана жогоруда айтылгандарга салыштырып олтуруп, мени таң калтырган да, кыжырымды келтирген да жана чочулаткан да нерсе жөнүндө айткым келет.

Таң калтырганы – кимдир бирөө тарабынан идея берилип, кимдир бирөө аны ишке ашырганы. Кыжыр келтиргени – эпостун тегерегиндеги ақмактанган чайкоочулуктун ашкерелиги жана зордогондугу, анын ақыр түбү жакшылыкка алпарбайт.

Ырас, Октябрь революциясынын жеңишинен кийин бириңчи кемебизге Манастын ысымын бергенбиз. Маданий-эстетикалык жактан да урмат көрсөтүлгөн: «Манас» операсы коюлган.

Андан соң сел кантагандай болду. Өзүңөр карап көргүлө. Бери жагын эле санап өтөйүн:

1. «Манас» аэропорту;
2. Кинотеатр «Манас»;
3. «Манас» каналы;



4. «Манас» селосу;
5. «Манас» колхозу;
6. «Манас» совхозу;
7. «Манас» району;
8. «Манас» папирору;
9. «Манас» бальзамы;
10. «Манас» конфети;
11. «Манас» конъяги;
12. «Манас» карандаши;
13. Т. Сатылганов атындағы филармонияның алдындағы «Мамас» комплекси: әл аерди «Манас» аянты деп аташат.

Баса, комплекс жөнүндө. Менин оюмча, аны Т. Сатылганов атындағы филармонияның алдына жайгаштыруу орунсуз болгон, ошондой эле В. И. Лениндин эстелигинин алдындағы аянтты «Ала-Тоо» деп атоо дагы туура эмес деп эсептейм.

**Коммунисттик саламым менен  
Аалы ТОКОМБАЕВ**

### **Дагы бир жолу Токомбаевдин каты жөнүндө**

Токомбаев өз катында өтө олуттуу деп тапкан жана Борбордук Комитетке кайрылууга шылтоо болгон маселелерин бекемдөөгө аракет кылат, тактап айтканда, эпос болуп жарагандан берки тарыхында академиялык мүнөздө биринчи жолу чыгып жаткан «Манастын» Сагымбай айткан вариантының төрт томдугунун айрым жерлеринен «идеологиялык» айып издең, кыйкым табат.

Ушуга байланыштуу редакция Жазуучулар союзунун позициясын билдириүү менен бирге али коомчулукка кеңири белгилүү боло элек айрым бир жагдайларга токтоло кетүүнү туура көрөт.

Жөнөтүлгөн адресине караганда кат оболу элге жарыялоого ылайыкталган эмес. Бирок Борбордук Комитет Токомбаевдин катын талкуулаш үчүн Жазуучулар союзуна тапшырууну туура тапкан, анан ал кат Союздун секретариатында абдан изилденип, маселенин эч кандай олуттуу эмес экендиги, ал тургай бүгүнкүчө ойлой алган адам үчүн беймаани эле бир нерсе экендиги бир ооздон такталган болчу. Арийне, кат ээси демагогиялык кыйкым менен тигил же бул адабий-редакциялык органдарга эмес, Борбордук Комитеттин өзүнө кайрылып жаткандан кийин так жана официалдуу баа берүүнү талап кылды. Секретариат Токомбаевдин катын бир жактуу, илимге да, адабиятка да жат жалаа катары, кимдир бирөөлөргө жана жалпы эле эпоско саясий айып тағып каралоо максатындағы кат ээсинин табиятына мүнөздүү эски ыкма деп баалады.

Жазуучулар союзунун секретариаты Борбордук Комитетке өз учурунда кат жүзүндө жооп берген (ал кийин «КМГа» жарыяланды – № 37, 1987), ал жооп менен Токомбаев өзү БКда таанышып чыккан, ошону менен бирге Жазуучулар союзунун секретариаты катта козголгон маселе ушунчалық майда жана үстүрт экендигин, ошондуктан ал ашып эле кетсе Жазуучулар союзунда же Илимдер академиясының алдындағы эпостун редколлегиясында гана сөз болууга арзыйт деп эсептей туртандыгы кат ээсине түшүндүрүлгөн.

Бирок секретариаттын жүйөлүү кеңешине Токомбаев ийикпеди, тескерисинче, андан ашып түшүп, «Манаска» өлөрманданып асылууну күчтөттү, башы батып, багалчагы сия калган бардык жерден сөз алыш, тамтығы кетип, тарпы чыккан



социологиялық түшүнүктөр менен эпосту өз билгениндей башка-көзгө койгулап кирди. Токомбаев мурда Ороздаковдун вариантынын айрым гана жерлерин сындал келсе, эми ойдан чыгарып алган ыпилас-социологиялық түшүнүгүнө муюбаган угуучуларды муютуш үчүн эч кимди ишендире албаган, жедеп жек көрүмчү болуп бүткөн саясий айыптар менен бүтүндөй «Манаска» кол салып, XX кылымдын башындагы атактуу манасчы Ороздаковдун инсандык касиетин кандай гана жол менен болбосун каралоого кирди. Ошентип, Токомбаев коомчуктуктун көз алдында сындан жалаага ётту, улам күүлөнгөн сайын сүйлөгөн сөзү да ошончолук кара ниет, далилсиз демагогияга толуп чыкты жана анысы түгөнөт десе тутөп, кайталангандын үстүндө. Ушул жагдайдан караганда, Борбордук Комитетке жазылып, бүгүн «КМГа» жарыяланып жаткан Токомбаевдин «Манаска» каты каты ушул тапта анызга айланган токомбаевчылыктын жортуулuna кымындай да жаңылык киргизе албайт. Токомбаев адабиятчылар арасынан же бир колдоо, же бир түшүнүк таппай, катында да, сүйлөгөн сөздөрүндө да бир айтканын миң айтып келүүдө.

Анын бири Кыргызстан КП Борбордук Комитетинин Бюро мүчөлөрү менен жазуучулар активинин үстүбүздөгү жылдын май айындагы белгилүү жолугушуусунда да кайталанды. Кайра куруунун жана ачык айкындыктын учурнадагы чыгармачылык процесстин эң бир зарыл маселелери талкууланып жатса, Токомбаев адатынча тууралан чыгып, «Манаска» каршы беттегенин бербей, кой-ай деген жазуучуларды ойлонбостон эле улутчулук менен опузалап, андан мурдааак Илимдер академиясында сүйлөгөн сөзүн дагы кайталады. Токомбаевдин сөзү дагы бир ирет, бу саам республиканын жетекчилеринин көзүнчө, негизинен, жолугушуунун бүткүл катышуучулары тарабынан колдоого алынбай, четке кагылды. Жолугушууда сүйлөгөн көптөгөн жолдоштор ага туура түшүндүрмө бериши, ошол эле учурда анын эскирген көз карашына, «Манас» менен анын айтуучусу Сагымбай Ороздаковго опсуз асылып, жапкан жалааларына курч жана илимий негиздеги сокку урулду. Тилекке каршы, жазуучулар уюмунун бир добуштан жактырбаган мамилеси да Токомбаевге сабак болгон жок. Токомбаевдин жолугушуудагы чуулгандуу сөзү анын ден соолугу менен карылыгын аяган Жазуучулар союзунун жетекчилигинин сунушу боюнча «КМнын» баяндамасына киргизилбегени, элге жарыя айтылбагандыгы да сабак болуп бералбады.

Адашкандын алдын жөндөө аракети, тилекке каршы, ошентип бүт бойдан текке кетти. Кыргызстани КП БКнын 1987-жылы август айындагы пленуму азыркы учурдагы социализмдин өнүгүшүнүн турмуштук мааниси зор маселелерин – партиянын экономикалык жаңы стратегиясын, өлкөбүздүн эл чарбасынын жаңы милдеттерин, алардан келип чыккан республиканын эл чарбасынын жаңы проблемаларын талкуулоого арналса, Токомбаев анда да конкреттүү күн тартибинен чөттөп, пленумдун катышуучуларын талкууланып жаткан негизги маселелерден алаксытып, «Манас» эпосуна байланыштуу ыпилас-социологиялык жоромолун республиканын КП Борбордук Комитетинин пленумуна тануулоого аракет кылды, кыргыз элинин, анын айтуусу боюнча, «чириген интеллигенциясын» улутчулук, пантүркчүлүк ж. б. көптөгөн жөөлүмө «чылыктар» менен далилмалил жок эле күнөөлөдү. Демейдегидей бу саам дагы Токомбаевдин сөзү ач бел, куу жондогу арабөк кыйкырыктай болуп, Кыргызстан КП БК пленумунун катышуучуларынын сүйлөгөн сөзүнүн бирөөндө да эске алынбады, колдоого илинбеди.

Кийин, ушул жылдын 3-сентябринде Жазуучулар союзунун партиялык ачык чогулушу өтүп, анда сөз алгандар Токомбаевдин БКнын пленумунда сүйлөгөн сөзүнө кызырлангандыктарын билдиришти, Токомбаевдин жалпы эле «Манас»



эпосуна, анын ичинен Сагымбай Орозбаковдун вариантына көө жабууга қылган далалатын партиялық чогулуш бир добуштан айыптады. Партиялық чогулуш талкуулаган маселелерди газета бетине толук бойдон чагылдырууну, Кыргызстан Жазуучулар союзунун секретариатынын Борбордук Комитетке кат жүзүндөгү жообун калкка тааныштырып, илимий позициядан Токомбаевдин эч негизсиз ой жорусу менен жалаалуу доосунун бетин ачкан редакциялык макала менен коштоону «КМга» тапшырган.

Партиялық чогулуштун чечимине ылайык ал материалдардын бардыгы «КМнын» беттерине жарық көрдү (№ 37, 10-сентябрь 1987-ж.). Алар калктын калың катмарына тегиз жетиш үчүн жана Токомбаевдин айрым жактоочулары чыгып калса, кыргыз текстинин мазмунун туура эмес түшүнүп албас үчүн орус жана кыргыз тилдеринде бирдей берилди. Маселенин таржымалы кыскача ушундай.

Токомбаевге айтылган сын пикирлердин канчалык ынанымдуу, канчалык далилдүү экендигин айгинелеш үчүн ар кандай курактагы, ар түрдүү кесиптеги окурмандардын республиканын бардык булуң-бүрчтариынан келген каттарын (газетага алардын жүздөн бири гана жарыяланды) гана айтпастан, «КМ» аркылуу өзүнүзгө карата болгон сынга жооп жазыныз, «Манас» иликтөөнүн жана маданият саясатынын кайсы маселеси, кайсы аспекти болсо да мейли, иши кылыш көптөгөн сыйндардагы аргументтерди төгүндөнүз, өзүнүздүн далилдеринизди бекемдеп, актыгынызды көрсөтүнүз, ошону менен окурмандарды ынандырыныз деп Токомбаевге бир нече жолу кайрылганыбызды да айта кетүүбүз керек. Бирок Токомбаев да, мүмкүн аны жактап чыга тургандар да берилген демократияны өз кызыкчылыгына пайдалана алышпады, жалпы пикирди жалган деп эч кимиси ооз ача албады. Эл-журттун алдында күнөөнү моюнуна алышың, ошону менен талаш-тарыш токтолуп, бул маселеге экинчи кайрылбоо такилиби да болду, Токомбаев аныбызга да көнгөн жок.

Тескерисинче, Борбордук Комитетке жазган катым жарыялансын деген талап койду жана анын кечиктирилбестен мына эми аткарылып жатат. Андан эмне өзгөрөт? Эмне, «Манас» ар түрдүү тилде, ар кандай вариантта дал Кытайдын өзүндө чыгып жатканына карабай, бир нече сабы бир кытайдын көзүнө илинип калса, «Кытайдын чек ара дооматы» башталары шексиз деген түпсүз түркөй түшүнүгү «КМнын» өткөн сандарында (10-жана 24-сентябрь) далилденбей койду беле? Же, ал «коңшулаш калкты кырат» деп кынтык издеген байыркы куда түшүүнүн архаикалык расмысы эпикалык жанрдагы сөздүн мыйзамченемдүүлүгү, апыртмалуулугу экендиги Токомбаевге түшүндүрүлгөн жок беле?! Токомбаев катында, мейли, БКГа жазган катында дейли, көрсөтүп, жок жерден таккан таң каларлык айыптарына ишене бере тургандай окурмандар анчалык ооздон түшө калма энөө эмес го! Ойдун терендиги, чындыгы, канчалык коомдук мааниси бар экендиги арыз менен кайрылган жердин бийик дөөлөтүнө эмес, башкага байланыштуу каралат го деп ойлойбуз...

Тамтыгы кетип, тарпы чыккан түркөй ой жүгүртүүдөн, интернационалдык түшүнүктүү саясий куру кыйкырык, коркутуп-үркүткөн ярлыктар менен, пайдакечтик менен маданияттың, чыгарманың, инсандын тагдырын чечен 30-жылдардын ыкмаларынан кутула турган мезгил небак эле жеткен. Ошол ыптылас социологиянын куралдары өткөн кылымдын музейинен алынгансып, Токомбаевдин БКГа жазган катында да сенейип турган жокпу? Өлбөс-өчпөс эпикалык мурасыбыз болгон «Манас» эпосуна тил тийгизип, улуттук маданиятыбыздын ага байланыштуу бүгүнкү символдорунун бийик даражасын басмырлоо – рухий өз ара баюудагы интернационализмдин чыныгы кадыр-барын кетириүү болбой-



бу. 30-жылдарда көңүлгө жакпай калган маданият ишмерлерин жашыруун кат, кызыл кекиртек сөз, басма сөздө урткомок макалалар, абийир төгөр ярлыктар, чагым чагуу жана ушак-жалаа – ушуга окшогон амал-айлалар менен сөздүн түз жана кыйыр маанисіндегі ақ жеринен көзүн тазалап салчу эмес беле?!

Мен «Манас» эпосуна каршы эмесмин, Сагымбай Орозбаковдун вариантына гана каршымын дейт да Токомбаев, алиги БКГа жазған катында бети чымыра-бастан филармониянын алдындағы аянтка Манастин монумент скульптурасы орнотулғаны орунсуз деп ошол эле жерден өз бетин өзү ачат. Ал монумент, эмне, Сагымбай Орозбаковдун проектиси боюнча тургузулуптурбу? Логика деген кайда? Көзү өткөнүңө жарым қылым болгон көөнө манасчы Орозбаковдун кече жакында тургузулған Манас эстелиги менен тиешеси кайсы? Орозбаковду мындаи көлү, бүтүндөй бир элдин ыйык эпосуна карата да ушунчалық иchte катып жүргөн кастық борорбу? Кызызы, Токомбаев өзүнүн катын БКГа жөнөтүп жатып, филармониянын алдындағы аянттан монументти алдырысам, андан соң аэропорттун «Манас» атын жойдурууга жетекчилерди ишендірермин деп алакан ушалагандыр. Мына ошондо гана көксөгөнү кабыл болуп, жаны жай тапмак окшобойбу. Ушундан ашкан уят иш борорбу! Еревандын ортосунда армян улутунун эпикалық сыймыктуу каарманы Давид Сасунскийдин эстелик-монументи эмне үчүн турат деп ызырынган армянин чыгар бекен, же Москвандын ортосунда турган Юрий Долгорукийдин эстелигин жоготкула деп талап қылған орус адамы борор беле! Жергебизде кыргыз элинин тарыхына байланышшу монумент объекттер ашып-ташып жаткан жери жок, болсо бирөөдүр, же экөөдүр, ошо да Токомбаевге көп көрүнүп, жанын кашайтат экен. Мунун себеби эмнеде? Себеби манасчы Орозбаковду сындамыш болуп, чын-чынына келгенде Манастин аты менен затына байланышкан бардык нерсеге Токомбаевдин өзөгүн өрттөгөн заары түгөнбөстүгүндө. Момпосуидун этикеткасы, же жанагы папирос Манас аталашып калганын шылтоо кылып, «Манасты» көмө чабыш кыргыз ақыны деген аты бар кишинин өмүрлүк көксөөсү болуп калганы ақылга сыйбаган өкүнүч!

Азыр болсо Токомбаев ыза көргөн киши кейиптенип, анын адресине айтылган ойлордун катуулугуна капа болот имиш. Катуулук, өндү көрүп жүз тайбастык, а түгүл ачуу какшык адабий күрөштүн дамамат куралы боло келген, көз көрүнө болуп жаткан ыймансыздыкка, жутунган кызыл кекиртекчиликке же арам ойго туш келгенде оппоненттер качан да болсо ушул куралды колдонгон.

Сөз жүйөсү ушундай. Улутунан тануучулук, өз элинин кадыр-баркын басмырлоочулук интернационализмдин жетилишине жана чыңалышына эч качан пайдасын тийгизген эмес. Интернационализм деген – кичине болобу, чоң болобу, бардык улуттардын тарыхый тажрыйбаларынын жуурулушу, улуттардын өмүр жолунда ала жүргөн бардык жакшы нерселеринин эритмеси, төтөн эпикалық санжыранын, улуттук тилдердин жана аруу салттардын туундусу.

Токомбаевдин күясы – интернационализм дегендеги өз элинин руханий жигеприн басмырлоо деп түшүнгөнүндө, «менден» таңгандыгында, «менсиз» «биз» болбостугун кашайып кабыл албаганында.

Токомбаевдин күясы – 30-жылдардын каарынан бери коом жүрүшү алдаган-ча алгалап кеткенин, маданият менен көркөм өнөр чолкомуңдо асыл-наркты насилинен түшүнүү жүрүп жатканын, сталинизм менен ждановчулуктун сенек түшүнүктөрүн кайра таразалоо жүрүп жатканын андабагандыгында. Анда сталинизм менен ждановчулук түбөлүк бузулгус жобо көрүнчү эмес беле, ага саал эле шек көлтиргендин башы алынып, элдин ою менен рухун шал кылып салбады беле. Ошол түшүнүктөрдү турмуштун адал логикасы өзгөртүп жатканы билебегенинде.



Тарыхты тетири бургусу келип, Токомбаев өзүнүн каттары менен жыйын сөздөрүндө пайдаланып жүргөн пролеткультчулуктун үрөй учурган жалаалары бүгүн кыртыштан көк соё чыгара албай чириген тамыр сымал күчүн жоготкон кез.

Кайра куруу ардак наамга, сыйлыкка, жашка карабайт. Мына ушул жагдайда эпостун мааниси менен манызын булгап калууга тажаалданып далбас урган Токомбаевге бетине карабай түз айтып, кыргыздын улуу эпопеясынын идеялык-маанилик ажытына концепциялык жаңы бийиктен дагы бир жолу кылчайып коймогубуз оң. Сенек түшүнүктүн кишенин башотуп жаткан кайра куруу улуттун улут касиетин жаңыча кароого көз ачты, эл пейилинин даанышмандыгын эпосто баяндалган илгерки бир кездеги элибиздин тек менен тек ортосундагы мамилелерди канчалык көсөм түшүнгөндүгүн айқынады. Мына ушул жerde «Манастан» «улутчулукту» издеген токомбаевчылыктын куру уbaraасына каршы дүйнөлүк эпиканын чаркын жылоологон, улуу десек улуттун ашкан, татаал десек татаалын баскан, философия-трагедия касиетин камтылган Алмамбеттин – кытайдын хантегини, кийин Манастын билерман жол башчы чоросу болгон Алмамбеттин образы чыга келет. Элин адилет, кайрымдуу сурасам деген кытай безери, кудай менен акимдердин садагасына адам жаңын кыюуга каршы чыккан кытай безери, кыргыздарга кас ордонун өкүлү болгон кытай безери Алмамбет тегинин бөтөндүгүнө карабай эпостун кайнаган борборундагы көрүнүктүү кейипкер болуп чыгат, дин чели жабылган болсо да насили элдик асыл-нарк менен адептин аруулугун касиет кылган кейипкер болуп чыгат. Акыйкатын айтсак, Алмамбет руханин зили жагынан Манастан бийик турат жана жердигинен көсөм ойчул жаралган кытайдын хантегини Манастан жалаң гана улуулук менен кара күчтү көрбөстөн, ақыры жүрүп анын өз башын жутаар кыйчалыш табиятын да билип турат. Дүйнөлүк адабияттан ушуга окшогон канча мисал таба алабыз? «Жолборс терисин кийген баатырды» албаганда, бөтөн улуттун адамына ушунчалык улуу урмат көрсөтүлгөн мындай учурду дээрлик таба албайбыз десек болот. Мына ушунун өзү «Манас» түпкү тегинен бери интернационализмдин асыл-наркын ала келатканына күбө болор. Ушулардын баарын көрбөй-билбей эле, кокуй, «Манаста» «улутчулук» бар экен деп, БКГа алдыртан кат жөнөтүү деген жорукту эмне десе болот. Айдан ачык көрүнүп турган мындай куру жаланды камчыланыштын кажаты эмнеде?

«КМ» редакциясы кийинки учурда «Манаска» байланыштуу башталган олуттуу сөздүн ақыры эртегинин эпикалык маданияты, бүгүнкү күндө көп улуттуу совет коомунун көркөм асыл-нарк системасына киргөн кыргыз элинин тарыхый ата мурасына билгилік менен мамиле кылуу салтына айланар деп ойлойт.

«КМ» редакциясы бул санда «Манасты» изилдөөчу окумуштуулардын атынан Токомбаев БКГа жазған катында козгогон маселелерди илимий териштирген илимпозго — Кыргыз ССР ИАнын сектор башчысы С. Мусаевге сөз берет.

«КМ» редакциясы согушка катышкан ардагер жазуучулардын А. Токомбаевге багышталган ачык катына орун берип отурат.

«КМ» редакциясы ошондой эле окурман Черемушкинанын ушул санга чыгып жаткан катына илимпоз, «КМ» редколлегиясынын мүчөсү К. Асаналиевдин жообун жарыялайт.

Ушуну менен «КМ» редакциясы «Манас» эпосуна байланыштуу сөздү жыйынтыктайт да, Жазуучулар союзунун секретариатынын тапшыруусу боюнча төмөнкү билдириүүнү кабарлайт: бардык каалоочулар үчүн, Токомбаев жана егер болсо, аны жактоочулар үчүн, дегеле «Манастын» оппоненттери үчүн Жазуучулар союзунда кецири оозеки дискуссия өткөрүүгө кайсы күн, кайсы saat



болбосун ар дайым әшик ачық жана ошол дискуссиянын материалдары «КМГа» толук жарыялакмакчы.

«КМнын» дагы бир әскертуүсү, «Манас» эпосунун академиялык басылып чыгышынын методикасына байланыштуу. Токомбаев эл-журтка жар салып, «Манастын» 40пы, 60пы варианттары бар деп, көпчүлүктүн көнүлүнө дүрбөлөң салып жаткан максаты түшүнүксүз. Маселе, негизинен, чакан фрагменттер, кай бир эпизоддордун, үзүл-кесил чачкын үзүндүлөрдүн кайсы бир жылдарда майда манасчылардан жазылып калғандыгы тууралуу экендигин журтчуулукка түшүндүрүп коюу ИАнын «Манас» секторунун моюнундаты парыз деп билишибиз керек. Илимий көз карашта андай үзүл-кесил материалдарды варианттар деп эсептешибиз акыйкattыкка жатпайт.

Редакция ушуга байланыштуу «Манастын» академиялык түрдөгү басылышын түзүп жаткандарга төмөнкү ойду айта кетүүнү зарыл деп эсептейт: түп нуска квалификациялуу илимий аппарат менен – комментарийлер, тарыхый түшүндүрмөлөр, альтернативдүү маалыматтар жана версиялар менен жабдылыш, алар басылып чыгып жаткан материалдын тигил же бул мазмунун, инсандардын чоо-жайын, тигил же бул кеп оролдорунун идеялык-көркөмдүк өзгөчөлүктөрүн, эпостун жаралган доорун айкындал турушу керек. Андай илимий комментарийлер саясатчыл бурмaloочулукка, айрым түшүнбөстүккө, жөнсүз жыйынтык ойлорго жол бербей, арам ниетти жолотпой турар эле. Акыл-эс менен кандай гана нерсенин болбосун ажатын ачууга болот. Бүтүн дүйнөлүк тажрыйбада, илим менен көркөм өнөрдүн бардык тармактарында мына ушул жол – жамы жалпыга ылайык болгон жол.

«КМнын» редакциясынын көпчүлүк окурмандар алдында дагы бир айтып отөрү: «Манас» эпосуна байланыштуу жүрүп жаткан сөзгө өз пикирлерин жазып жиберген окурмандардан жүздөгөн каттар келип түштү. Эл өзүнүн ыйык туткан кенчине сүүк кол тийгизбесин көрсөтүүдө. Алардын баарын жарыялоого газетанын чаркы жетпеди. Окурмандарга ыраазылык билдириүү менен бирге келген каттардын баары редакциянын сандыгында сакталуу турганын эскертип, ушундай астейдил пикир алышуу улана береринен үмүт үзбейбүз.

«Кыргызстан Маданияты», №50,  
10-декабрь, 1987-жыл.

**(Уландысы бар)**



## *Проза*



# ТОЛУВАЙ СЫНЧЫ ЖАНА ЭШКАРА ҮРЧЫНЫН УРПАКТАРЫВЫЗ



**Тайтөрө  
БАТЫРКУЛОВ**

Толувай сынчы балдары менен багып жетилткен Буурул тулпарды улуу уулу экөөвү учкашып, Котон ганынын эгиз дувалдуу коргонунан секиртип өтүп качат. Котон ганынын белгилүү құлұктөрүн минген куугунчуларына жеткирбейт. Эсен-аман туулуп өскөн айылы Тентекке келет. Ошол кезде он жашар уулу гандын атканасында калат.

– Бул окуя жөнүндө Эсиркеп карыя абдан толук айтыптыр. Эми мен Толувай сынчынын кенже уулу жөнүндө айттайын, – деди Эгемберди карыя. – Толувай сынчы киндик каны аккан жери Тентекке келет. Тентектин башы жайыкка катарлата көп тал тигип өстүрөт. Жибектен аркан әштириет. Ал, Котон ганынын туткуунунда калган бала, менин балам болсо, бир келерин келет, – деп, кенже уулун күтүп, үмүтүн үзбөй жашап журөт.

\* \* \*

Толувай сынчы качып кеткендөн кейин, Котон ганынын куйкасы курушуп, Толувай сынчынын он жаштагы баласына пада<sup>1</sup> бактырып коёт.

<sup>1</sup> Пада – уй, сыйыр.



Арадан жылдар өтөт. Пада багып жүрүп бала балакатка жетет. Кача-йын десе айласын тапбайт. Качса да кармалат. Анткени гандын атайылап койгон адамдары күндүр-түндүр баладан көз үзбөй карашат. Ошентип, уй кайтарып жүргөн күндөрдүн биринде ал бир чукурдан бир аттын куу башын таап алат. Бала куу башты күчктап, көз жашын көлдөтүп ыйлайт.

– Менин Толувай сынчынын баласы экенимди ким билет. Сенин тулпардын башы экенинди ким билет, – деп, көпкө ботодой боздоп ыйлайт.

Бул кавар Котон ганына жетет.

– Оббо-о! Бала атасын тарткан э肯 да-а! Бала мага керек! Мага керек! Мен Толувай сынчыдан жеңилдим деп жүрсөм... Жо-ок! Жеңилбепмин, – деп Котон ганы баланы чакыртат. Бала келет.

– Сынчы бала! Менин ат сарайларыма кирип, күлүктөрүмдү көрүп чык! – дейт ган.

Бала атайы койулган адамды ээрчиp гандын аттарынын баарын көрөт. Котон ганынын айтканын аткарып, ага кайра келет.

– Улдуу урматтуу ганым, мага көрсөткөн күлүктөрдүн арасында тулпары жок, – дейт.

Котон ганы капалуу ойго батат. Атайылап бөлек бактырган күлүгүн апкелдирип баланын алдынан жетелетип өткөртөт.

– Бул кандай ат? – деп сурайт ган өзү.

– Урматтуу ганым. Бул атыңыз мен көргөн аттарыңыздын баарынан жакшысы, бирок бу атыңыз бука баласы э肯, – дейт бала сынчы.

Бул сөздү угуп гандын оозу ачылып, ан-тан боло түшөт. Бир аз увак өтүп ган өзүнө келип бууракандап ачууланат. Ат чаптырып, «тулпардын тукуму» деп мактап саткан адамды алдырат. Толувай сынчынын уулун беттештирип мындай дейт:

– Бу баланын атасы айтылуу ат сынчысы болгон. Бала да атасын тар-тып сынчы болду. Күлүктөрүмдү бүт сындаттым, бир да тулпар тапбады. Эң артында сенин «тулпар тукуму» деп саткан атыңды көрсөттүм. «Бул ат сиздин аттардын баарынан жакшысы, бирок тулпардан эмес, букадан чалышкан» – деди. Эми сен чыныңды айт! Саткан атың тулпардын таза уругуву же букадан бутташканы ырасбы? – дейт Котон ганы.

– Улдуу даражалуу ганым, эми мен сизге болгонун болгондой айтайын, – дейт, аттын ээси. – Ганым, мен бээмди дайым тулпарга токтотчу элем. Бир жолу бээмди сугарганы жетелеп баратсам, жол боюнда турган бир бука кокустан секире койду эле. Ошондон гүмөндөнүп, бул күлүктү мен сизге жарым баасына саткам, болбосо кымбатка сатмакмын. Сынчы бала тууру айтат. Мас буканын бедени бээме тийгени чын. Урматтуу ганым, эми менин сынчы балага бир суроом бар. Уруксат этсеңиз, сурасам?!

– Уруксат. Сура! – дейт ган.

– Бу сынчы бала, тулпар тууп жүргөн бээгэ буказын көлөкөсү түшкөнүн кайдан билди эке-ен? Ошону айтып берсин – дейт.



- Сынчы бала, далилде! – дейт ган.  
 – Ардактуу ган ата, тулпар тукуму букага бурулганынын бир белгиси  
 – күлүктү суудан кечиргиле. Ат суудан өтүп, арткан аяктарын каккылайт.  
 Белгиси ошол, – дейт бала.

Тулпар делинген күлүктү ган ордонун ичиндеги суудан кечирип өткөрүп көрүшөт. Акыйкат, ат сууду кечип өтүп, арткы буттарын тырсырсактырса каккылайт. Ошентип баланын далили аныкталат. Котон ганы баланын сынчылыгына биротоло ишенет.

\* \* \*

Күндөрдүн биринде Котон ганы сынчы баланы ган сарайга чакыртат. Кадырлуу ганды увазирлери, кенешчи жан-жоокери тегеректеген. Уллу урматтуу ган жаш сынчыга кайрылып мындай дейт:

– Сынчым, эми сен мага бир тулпар таап бер! Менин өлкөмдүн булунчубурчуна апарып бирге жүрүп көрсөтөр адамдарды дайындаым, – дейт.

Нары жагы Жунгария, бери жагы Кашгария, кыргыз АлА-Тоовлоруна чейин бала сынчыны аралатып жылкы уругун көрсөтөт. Эч жерден тулпар туулган жылкы уругун жолуктурбайт. Котон гандыгынын кол астындағы жылкылардын баарын көз алдынан өткөрүп көрүп, көксөгөнүн көрбөй, көксөсү сууп тапбай ган ордого кайтып келишет. Көргөн-билгенин ганга айтышат. Калк арасында күлүктөрдүн көп экенин билдиришет. Тавылып калар дешет.

\* \* \*

Сынчы бала гандан уруксат алыш кыргыз тоовлорун карай жөнөйт. Капчыгай өрдөп баратып бир жерде шылдырап аккан сууга туш болот. Сынчы баланын аты сууга умтулат. Сынчы бала атынын тизгинин боштуп, суу жуткуруп туруп, жээктен аттын тезегин көрөт. Атынан ыргып түшөт. Суудун чети – жээктө жаткан тезекти колуна алыш сынчы бала кыйкыра жарыялайт. Куванычы койнуна батбай каткырат.

– Мына-а, тулпа-ар! Мына-а, тулпа-ар! Тулпа-ардын тезеги-и!

Ошол жерден кайра кайтып ган ордого келишет. Сынчы бала ганга тавылганы көрсөтүп:

– Мына, тулпардын тезеги, – дейт. Котон ганы буйрук берип Кыргыз АлА-Тоовлору тараптагы жылкыларды бүт чогултуп, сынчы баланын алдынан чуватып өткөртөт. Сынчы бала тулпар урук атты тапбайт. Котон ганы кайыланат, каарданат. Тынчы кетет.

– Деги бир жерде жылкы баласы калган бекен? Жакшылап жарыялап сурагыла?! – дейт ган.

Баланча деген капчыгайда бир кичине суудан өтө албай бир жоор кашаң ат жыгылып калган деген кавар угутат Котон ганына.

Котон ганы чериктерин чаптырып (черик – салдат, жоокер) өлөсөлүү ошол атты алдыртат. Айтылган жерге чериктер барса, апти жаман бир ат жатып, оттомуш болуватат. Сагызган, кузгундар аны тегеректеп алышкан. Сүйөмөлөп тургуса, калтандал кайра жыгылат. Ошол ордунда жем-чөп берип эки күн багышат. Буттары шилтөөгө келип калтандал, темтөндөп баса баштайт. Эптеп-септеп дегендей жоор да, котур да болгон атты ган сарайдын атканасына апарышат.

Кавыргалары каркайган, күнсүк жыты алыстан буркураган, эки жылдык түлөктөрү түлөп түшүп бүтбөгөн, беденин ар кайсы жайларында дагы эле самсаалаган жаман атты алысыраак байлашты. Котон ганы увазирлери, дагы башка жан-жоокерлери менен овочорооқ, аттан алыс жайда атты карай жел, жецил шамал жүргөн жерде турушту.

Сынчы бала, тыяк-быякка жыгылып кете жаздал араң турган атка жакын келип, тегеренип тиктеп байкаштырыды. Анан Котон ганы турган жайды карай жүгүрдү. Котон ганы бала жакка тандана тиктеп ордунан турду.

– Урматтуу ганым! Ган ата-а! Акыйкын тулпар мына ушу-ул, – деп, энтигип күлүп, сүйүнүвтты сынчы бала.

Көз салып тургандар өз ара сүйлөшүп дуулдашты. Көргөн көздөрүнө, уккан кулактарына ишенишбеди. Кантип эле бул тулпар болсун дешти.

– Тулпарлыгын кантип билгизесиң? – деп сурайт ган.

– Урматтуу ганым, өзүм эки жыл баксам тулпарлыгын билгизем, – дейт сынчы.

Котон ганы баланын айткандарына көнөт. Жаман жатак атка деп жертөлө каздырат. Жоор жана котур атты жертөлөгө киргизип жел тийгизбей, күн көрсөтбөй бир жыл багат. Ат оңолуп өнүнө кирет. Сынчы бала атты адам аттууга көрсөтбөй багат.

Бир жылды өткөрүп, атты жертөлөдөн чыгарып атканага киргизет. Атты дагы бир жыл багып таптап суутат. Сынчы бала атты түнкүсүн суутат. Бираарда гана ээр токуп минип бастырат. Көвүнчө узун арканга айланма казыкка байлап суутат. Аргымактын көрүнүш сымбаты болорунча болду, мерчемине жетти, мындан артык болбойт. Жүрүш-турушу, акыл-эси, бир нерсени сезгичтigi көөнүнө толгон күндөрдүн биринде сынчы бала ганга кавар айттырат:

– Урматтуу ган атамдын тулпары тавына келди. Эми жүгүртүп көрсө, пайгеге кошсо болот – дейт.

Каварды угуп Котон ганы эки жыл илгери өлөсөлүү, өнү-түсү жийиркеничтүү, жылкы баласына таптакыр окшошбогон бир аранжан айбанды көргөнүн көзүнө элестетет. Котон ганы тулпарын көрүшкө көпчүлүк болуп келишет. Сынчы бала тулпарды атканадан жетелеп чы-



гат. Котон ганы баш болуп карап тургандардын алдынан тыяка-быяка жетелеп өткөрөт.

Тулпардын өтө көрүмдүү көркүнө көргөндөрдүн көздөрү тойбойт. Дагы көрсөм дейт, келбеттүүлүгү башкача, тулпардын түгүү күн нурун чагылтып жылтылдайт. Котон ганы мындай, перидей тулпарды көрөм деп деги эле ойлогон эмес.

– Сынчым, эми оволову өзүң жүгүртүп көрсөт, – дейт ган.

– Эмесе, ган ата менин бир шартым бар. Он алты атчан черикти экиге бөлүп катар тизип койунуз. Ар биригинин колуна узун чывык бериниз. Мен ошолордун ортосунан тулпарды чаап өтөм. Мен тулпарды чаап өткөндө колдорундагы чывык менен менин бир-бир чаап калышсын, – дейт.

Котон ганы чериктеринен он алтоон тандатып, экиге бөлүп, сегиз-сегизден беттештирип катар тургузат. Колдорунда узун чывык даяр болуп турушат. Сынчы бала тулпарды токуйт. Бир жүл куржундун эки көзүн топуракка толтуруп тулпарга арттырат. Тулпарга минет. Кырк карыш бөз менен өзүн ээрге байллаттырат. Тулпарды ойсоктото бастырып жүз метрдей барып бурулуп, катар тизилип турган атчан чериктерге беттенет. Бир азга токтоп туруп анан.

– Чү-үү, жаныварым, – деп теминет. Чывыктарын карманп, колдорун көтөрүп чавышка даяр турган атчан чериктердин ортосунан «шуу» этип өтүп кетет. Чериктердин бири да чывыктарын шилтешке үлгүрбөй калат.

Сынчы бала тулпарын буруп, Котон ганынын бет алдына бастырып келет.

– Урматтуу ган ата, тулпар көөнүнүзгө толдуву? – дейт.

– Бали, сынчым, бали! Сынчылыгың атаң Толувай сынчыдан кем эмес! – дейт ган.

– Эмесе ган ата-а, мага берген наны-тuzuңа ыраазы болунуз!? Мага ак жол каалаңыз. Оомийи-ин, – деп кооз токума куржундун капиталдарына канжар уруп тилип топурагын чуурутат. Ган ордонун кооз дувалынын күн батыш таравына тулпарды баштантат. Камчысын бир-эки үйрүп:

– «Чү-үү» жанывар тулпарым, – деп теминет.

Тулпар көз ачып-жумгуч аземдүү бийик дувалга жакындал, бүргөдөй түйүлүп, асмандал секирип ашып кетет. Котон ганынын оозу ачылып нес болуп туруп калат. Увазирлер, дагы башка кадырлуу кызматчылар Котон ганын тегеректешет.

– Урматтуу ганым, куугунчулар даяр болду!

\* \* \*

Котон ганы бир азга башын чайкан туруп, көнүлүнө көптөн бери топтолуп жүргөн чын бикирин гептейт:

– Бу тулпарды кууган күлүк жетбейт! Жөн койгула. Мен Толувай синчыдан жеңилдим. Мен «оозунан алдырган бөөрүгө окшош» болдум.

Бириңчи жолу олжого келген кыргыз баатырдын кызын алдырып жеңилдим. Ошого ичим күйүп, Толувай синчынын эки көзүн ойдуруп таштадым. «Өчүмдү алдым! Жеңдим» – дедим.

Толувай синчы баласы менен багып таптаган Буурул тулпарга учкашып качып кутулуп кетти. Мында кайра жеңилдим.

Эми болсо өзүңөр көрдүңөр. Гүвө болдунар! Эми мен биротоло жеңилдим! Кыргыз кыйын эл экен. Он миң черик менен калмак ашууду ашып кыргыздын жерине басып кирдик. Куралсыз, жайлоолоп мал багып, кымыз ичип жашаган кыргыздарды кырдык, айыл-кыштактарынан сүрдүк. Букара, Самаркан, Тирмиз, Вакыш тараптарга сүрдүк.

Бирок кыргыздар жайдыр-кыштыр бизди тынч жашатбады. Сайгылай берди. Түрткүлөй берди. Канчалаган баатырларыныз өлтүрүлдү. Акыры бизди ата-журтунан кувалап айдады. Кыргыздар кыйын эл экен. Биз калмактар, кыргыздарга каршы кол көтөрбөс болуп жеңилдик! Синчы баланы тим койгула! Ак жол! Аны кууп жетбейсинер!

\* \* \*

Ошентип Толувай синчынын кенже уулу Котон ганынын өзү багып таптаган тулпарын минип, туткунунан бошоп чыгат. Элим, жерим кайдасың деп Ала-Тоолорду карай болжолдоп тулпардын башын бурат. Артынан куугунчулар куувайт.

Бала ашуулардан ашып Ысык-Көлгө түшүп жээкте, Сары-Өзөн Чүйгө кирет. Таласты кесип өтүп, Чаткалдын тоолорун аралап, адыр-чөлдөп жүрүп Оштон нары Кызыл-Кыя, Баткендин тоолоруна жетет. Тоомо-тоо Лейлектин тоолоруна өтөт. Өзүнө тааныш Кашка-Суу, Текели тоовлорун жандап Санзар сүудун башынан түштү.

Санзар дайра Бакмал өрөөнү менен Самаркандын ысык чөлүн карай агат. Бакмалдын башкы кыштагы Тентек. Синчы баланын туулуп өскөн киндик каны аккан айылы. Синчы бала абдан сагынган ата-энесин ага-тууган айылынын жакындыгын сезип пичи бошошот. Бүт беденин сүйүнүү бийлеп, көзүнө жаш келет. Синчы бала кайра чыйралат. Ээрде отурушун ондойт, тулпардын тизгинин тарта кармайт.

\* \* \*

Толувай синчы бул увакта: «Баламдын келер учуру болду» – деп жолдун эки таравына катарлап тиккен талына, атайылап бышык эшилген



жибек арканын катуу тартып байлап даярданып жүрөт. Катар талдардын жанындагы дөвөгө чыгып тан аткандан күн баткыча туш-тарапка кулак түрөт. Ошентип күтүп жүргөн күндөрдүн биринде баласы минтип келаткан тулпардын дүбүртүн угат. Толувай сынчы дөвөдө туруп баласына минтип кыйкырат: «О-о бала-а-мм! Арканды карма-а-а!? Арканды карма-а-а!? – деп, солуган көздөрүнөн кан ағызып, тоо жаңыртып айкырыкты салып турат.

Атасынын айткан сөзүн баласы дабдаана угат. Бала даярданат. Бөз менен ээрге бекем байлаган жерлерин канжары менен кесип бошотот. Ат үстүнө тура калып ак жибек арканды кармап эсен-аман калып калат...

Жүгүрүштөн тула бойу кызыган тулпар токтоно албайт. Жүгүрүшүн жазбайт. Санзар дайраны бойлоп жүгүрүп ээн талаага чыгат. Чөлдүү жайларды басып Чаткал-Талас тоовлору тарапка баштанат, Ысык-Көлгө туш болуп ыргып түшүп кетет...

\* \* \*

Биз Толувай сынчынын урпактарывыс. Толувай сынчы да Эшкара ырчы да байтейиттин чапаң уруусунан болот. Экөөвү кавырга тууган жана бирге өскөн мойунса-курдаш болгон.

Азыр биздин чапаң уруувузда Эшкара ырчыдан тарагандар бар. Аларды биз Эшкара тову дейбис. А-а, Толувай тову жок. Севеви Толувай сынчынын балдарынан бала калбалтыр.

Бирок Толувай сынчы биздин бававыс! Кандайча? Биз Толувай сынчынын бир туугандарынан тараалавыс. Толувай сынчынын атасы биздин топтун түпкү бавасы болот. Менин товумду чоңой тову дейт.

Толувай сынчыдан кейин да биздин Тентек, Кара-Шакшак кыштактарында жашаган чапаң уруусунун адамдарынан жылкы уругун сынданандар көп болгон.

Атактуу сынчылардан Мача чоро агасы деген болгон (өткөн). Мача сынчы, Толувай сынчы менен Эшкара ырчы экөөвү Котон ганынан ажыратып көчүрүп келген Баян баатырдын кызынын уулу, кызылдын уругунан чыккан бектин чоролорунун агасы (башчысы) болгон экен. Ошондуктан аны Мача чоро агасы дешкен.

Мача сынчыдан кейин Сатывалды сынчы, Орозбай сынчы дегендөр болгон. Деги биздин уруктан ат сынчылары үзүлгөн эмес. Орозбай сынчы өзүүзүздүн Бакмал, Жети-Кечүү, Заамынга белгилүү сынчы болгон. Орозбайдын таптаган күлүктөрү ар кандай пайгелерде алдына ат өткөргөн эмес!

Бир жолу даңазалуу чоң тойдун түнөмө пайгесине (түнөмө пайге – ат жарыш, аралыгы алыс болот. Күлүктөрдү апарып ошондо түнөтүп, эртеси

таң атканда коё берет). Орозбай саяпкер эки атын кошот. Аттарды айдал барып түнөтүп, Бакмал өрөөнүнүн этеги, Камыр-Таш деген жерден коё берет. Той Сопу кыштакта болгон. Аралыгы кырк чакырым. Ошондо эл эртелеп бир дөвөгө жыйылып, аттардын алдын күтөт. Күздүн күнү аркан бойу көтөрүлгөн маалда:

– Аттар келатат! Аттар келатат! – деп эл дуулдашат. Орозбай саяпкердин (сынчы) карыган кези экен, алысыраактагыны дурус көрүп таанывайт экен.

– Кайсы ат келатат? Кандай ат алдыда келатат, – деп сурайт жанын-дагылардан.

– Шапак ат алдыда. Эң алдыда сиздин шапак ат келатат! – дейт тургандар.

– Шапагы курусун (чегир ат), торуну айткыла? Тору көрүнөвү? – деп сурайт Орозбай.

Ошондо Орозбайдын тору күлүгү анча аттардын аркасында экен. Чаңга бөлөнүп, торулугу билинбей келаткан кези экен. Паттага (марага) жакындаганда аркада келаткан тору аты алдыга озуп чыгып, аттардын алдында бириңчи болуп келген экен.

Орозбай сынчы айланага айтылуу улакчы да (көк бөрүчү) болгон. Орозбай сынчы токсон алты жашында каза болду. Өлөр өлгүчө ат минип жүрдү. Мен Орозбай сынчыны көрүп калдым. Орозбайдын уулу Кожовай да азыраак саяпкерлик кылды, Кожовай айыл чарбалары биригип, колхоз болгондон кейин каза болду.

\* \* \*

Толувай сынчы жылкы уругун гана эмес, адам баласын да алыстан көрүп байкаган кыраакы сынчы болгон. Буга бир мында мисал бар: Бир жылды кышта Толувай Эшкаралар болуп, он чакты адам короо алдында турушса, те-е нары жактан келаткан үч атчан көрүнөт.

– Толувай, ана ошо атчандарды байкачы? Кандай немелер? – дейт тургандардан бир-экөө.

Толувай сынчы келаткан атчан адамдарды бир азга карап туруп:

– Булар жокчулар экен. «Жокту» издең (жоголгон мал) келаткан адамдар, – дейт.

– Эми булардын ачы-тогун байкачы? Карындары ач бекен, ток бекен? Эмне оовкат ичти эке-ен? – дешет.

Толувай дагы көз салып тиктеп туруп:

– Бири үйүнөн атала ичип аттаныптыр. Экинчиси куурума жеп жөнөптүр. Үчүнчүсү гойдун сары курутунан тойуп алып атына миниптири, – дейт Толувай сынчы.



Үч жолоочу келишет. Амандашып ал-авал сурашат. Анан «жок» издең, жоголгонду издең жүргөндөрүн айтышат. Толувай сынчынын бир сыны тууруу чыгат. Эми үч атчандын эмне таам ичиپ-жеп чыккандарын сурал билмекчи болушат. Тургандардын бири атчандарга кайрылат.

– Туугандар бизде бир бүдөмүк маселебис бар. Ошонун ырас же жалган экенин аныктап угалы дейбис. Бая, силердин карааныңар көрүнөр замат биз мында туруп аравыздагы синчывыздын алдына эки маселе койдук. Суровуздун бири: «Бу атчандар кандай адамдар? Билсең айтчы?» – дедик. Синчывыз: «Булар жокчулар, жоголгонду издең жүргөндөр» – деди. Ал айтканы далилденди. Акыйкат, сиздер жоголгон малды издең келипсиздер.

Эми экинчи суровуз бар. «Булар үйлөрүнөн кандай оовкат (тамак) ичиپ-жеп чыкка-ан? Ошону билчи?» – дедик. Синчывыз аны да айтты. Бирок анын ырас-жалганын авал мурда силердин оозуңардан угалы дейбис! Меймандар, ката болбой, үйүнөрдөн эмне оовкат (тамак) ичиپ-жеп чыкканыңарды айттып берсеңиздер? – дейт.

– Мен үйүмдөн атала ичип чыккам. Кардым ач. Үшүп турал – деп тургандарды күлдүрдү бири.

– Мен куурумага тойуп аттангам, – дейт экинчиси.

– Мен гойдун койуу эзилген майлуу курутун ичип жөнөгөм, – дейт үчүнчү жолоочу.

– Синчывыздын синдаганы баары чын чыкты. Синчывыз мына! Аты Толувай, – деп тааныштырды Эшкара ырчы.

– Билевиз... Атын укканбыз. Сиз Эшкара ырчыга окшойсуз – деп кат-кырды үйүнөн гойдун курутун жутуп жөнөгөнү.

– Эми Толувай синчы, бизге айткандарыңыздын түйүнүн чечип түшүндүрүп бер, – деди Эшкара ырчы.

– Атала ичип аттанган адам сүүкка үрпөйүп үшүп келатты. Аны өзү да айтты. Куурума жеген кишинин эки бети кызырып сүүкту сезбей келатты. Гойдун майлуу койуу сары курутуна тойуп аттангандын бүт бедени (денеси) алоолонуп, эки ийнинен булоо чыгып келатты, – дейт Толувай синчы. Жоголгон малды издең келгендердин аттарын алып оовкатка отургузушту.

*1890-жылы Өзүбекстандын Самаркан обласы, Галла-Арал району, Бакмал совхозу, Тентек кыштагында туулган Назаркул Эгембердиевден 1971-жылы 1-апрелде жазылып алынган. Автордун орфографиясы менен стилистикасы сакталды.*



**Мұхтар  
АУӘЗОВ**

*Данакер*



«Тураг» басмасынан «Мұхтар Ауэзов жана Кыргызстан» аттуу жыйнак жарык көрдү. Жыйнакта кыргыз илимпоздорунун, жазуучуларынын казак элинин атактуу жазуучусу, илимпозу жана коомдук ишмери М. Ауэзовдун Кыргызстанга жалгашкан өмцирүү жана чыгармачылыгы тууралуу көптөгөн илимий иштер, пикирлер, макалалар топтолгон. Алардын «Манас» эпосуна байланыштуу так жана талаши пикирлерди жаратып келген айрымдары менен окурмандарыбызды тааныштырууну туура таптык.

## **МҰХТАР АУӘЗОВДУН 1952-ЖЫЛЫ «МАНАС» БОЮНЧА ӨТКӨН КОНФЕРЕНЦИЯДА СҮЙЛӨГӨН СӨЗҮ**

Бүгүнкү өтүп жаткан конференцияда биз биринчи иретте төмөнкү суроолорго жооп берүүгө тийишпиз:

1. Советтик кыргыз элине «Манас» эпосу керекпи, же жокпу?
2. Анын варианттарынын биритирилген туундусу болушу мүмкүнбү, же жокпу?



3. Эгерде мүмкүн болсо, бул ишти кандайча жол менен ишке ашыруу керек?

Ушул суроолорго жооп алгандан кийин гана «Манасты» окуп, изилдөө жана анын жарагалуу доору жөнүндөгү суроолор коюлганы туура болот.

Ошентип, менин оюмча, бул сөзүмдө бая айтып өткөн ошол уч суроого жооп берүүгө милдеттүүмүн.

Мен кабыргасынан койгон биринчи суроо – бул кыргыз совет элине «Манас» эпосу керекпи? – деген суроо. Дегеле бул суроо бүгүнкү конференциянын алдына коюлуп олтурат. Ошондуктан, бул суроого негизги докладчы жана кошумча доклад жасаган жолдоштор жооп берүүлөрү зарыл. Биз негизги докладчы жолдош Боровковдун сөзүнөн ушул суроого ачык жооп ала алдыкпыш? Же башка кошумча сөз сүйлөгөн жолдоштор ачык жооп беришиби? Жок, биз бул суроолорго жооп ала албадык. Боровковдун сөзүнүн 99 пайызы Сагымбайдын варианты жөнүндө гана болду. Докладчынын ой жүгүртүүсүндө өңчөй терс жактар гана камтылып, эпостогу чыныгы элдик элементтер каралбай калган. Анан дагы ал «Манасты» изилдебей эле, эпоско жабышып жүргөн кошумча нерселерге алаксып кеткендей болду.

Ошонун натыйжасында эпостогу баалуу сапаттарга докладдын бир гана пайызы бөлүнүп берилиптири. Боровков өзүнүн сөзүнүн аягында: «Эпосту колдо бар материалдардын негизинде кайра иштеп чыгуу керек» – деп айтышы – бул абдан туура жыйынтык.

Ал эми «Манас» эпосу чынында эле кыргыз элине керек. Бул жөнүндө жеке эле жазуучулар, окумуштуулар гана эмес, кыргыз эли дагы өзүнүн жаңыланган, социалисттик доордогу кайра жарагалган маданияты менен жооп берип жатат. Мына, отуз төрт жылдан бери советтик кыргыз эли «Манасты» окубай жүрүшкөн деп кантип айта алабыз?

Же ушул кезде дагы аны менен катар эле панисламизм, пантүркизм пропагандаланган деп айтсак болобу? Анткени эл өзү совет доорунда мурда ооздон-оозго гана айтылган «Манасын» популярдуу кылып жайылтпадыбы: мектептерде окулуп, театрларга коюлуп, ал тургай колхоз-совхоздордун сахналарына чейин жетти. Эл өзү эле өзүнө керексиз, жакпаган жерлерин эбак алыш таштаган.

Кыргыз эли революцияга чейин дээрлик кат-сабатсыз эл болуп келгенин да эстен чыгарбашыбыз керек. Албетте, феодалдар арасында да, жөнөкөй эл катмарында да жашап келген эпос үчүн эбегейсиз күрөш жүргөн.

«Манас» кыргыз совет элине керекпи, же жокпу деген суроону чечип жатып, биз башка бир маанилүү нерселерди да эстен чыгарбашыбыз керек. Бул байыркы эстеликке кыргыздын бүткүл рухий



байлығы, илгертен жыйнап келген маданий мурасы кирген. Мында поэтикалық, тилдик байлық көп кылымдар бою кыргыз элиниң социализмге чейинки кыргыз адабиятының өнүгүп-өрчүп келгендигин чагылдырып турат. Эми кандай гана тилчи өз адабиятында (жазма) классиги болбой туруп, көптөгөн чыгармалары жок туруп, ушундай бай тил мурасын камтыган чыгарманы жәэрий алат? Мындан сырткары, әпосто көп кылымды камтыган поэтикалық маданияттын өнүгүшү дагы бар. Әпосто әлдин тарыхы менен бирге эле, мен жогоруда айтып өткөндөй, көптөгөн мифтер, уламыштар, санжыралар, макал-лакаптар бар. Анда әлдин үй-булелүк, тиричилик, коомдук, экономикалық турмушу кецири чагылдырылган. Әпосто монгол чабуулу, XIV–XVIII кылымдардагы кыргыз-калмак согушу жөнүндөгү жана башка тарыхый окуялар да орун алган – уйгур падышашылыгына чейин.

Ушул айтылгандардын баары «Манас» кыргыз совет элине анын өткөн тарыхын баяндаган баалуу эстелик катары керек экенин билдирип турат. «Манас» чыгарылышы жана изилдениши керек. Өткөн ондогон жылдардын тажрыйбасы менен гана чектелип калууга болбайт. Бирок әпос кандай сапатта чыгарылышы керек? Бул суроого жооп бериш үчүн мен экинчи коюлган суроомо өтөйүн.

Мен варианттардын бириктирилген туундусу мүмкүнбү? – деген суроо койбодумбу. Докладчылар жана башка чыгып сүйлөшкөн көп жолдоштор сыйктуу эле мен дагы мындай бириктирилген туундуну жасоого болот деп ойлойм. Бирок аны кандайча жасоого болот? Бул суроого биринчи болуп академик Радлов жооп берген. Ал уч манасчынын айтуусу боюнча өз вариантын түзбөдү беле?

«Манас» ырынын размер-өлчөмүнүн бирдиктүүлүгү, образдык-стилистикалық өзгөчөлүктөрү, кандай манасчы болсо да бирдей нүкта айткан сюжеттик негизги багыты – бул Радловго өзүнчө тематикалуу жана фабулалық жактан бир бүтүн болгон әпос вариантын түзүүгө мүмкүндүк берген. Ар бир манасчы, аткаруучу – әпостун автору деген тар, илимге каршы түшүнүктөн качуу керек. Бардык эле варианттарында жалпы окшош жерлер, даяр клишелер бар. Ал тургай айрым ырлар да кәэ бир сөздөрү гана өзгөчөлөнбөсө, өтө окшош. Дал ошондуктан бул жерде сүйлөшкөн жолдоштор Радлов жасаган жана кийинки варианттардын окшоштугун белгилеп өтүштү. Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карадаевдин, Сагымбай Орозбаков менен Шапактын, Карадаев менен Шапактын варианттарын салыштырып, жалпы белгилерин айтышты. Бул окшоштук идеялык-тематикалық гана эмес, сюжеттик-поэтикалық, образдык-стилдик сапаттарда да бар. Ошондуктан, Сагымбай Орозбаковго окшош болгон кийинки варианттардын ага окшоштугун Сагымбайды



туурагандык деп түшүнбөстөн, биз бир гана жазма эстеликтин ар кайсыл варианттарын салыштырып көрүп жатканыбызды түшүнүп, мууну илимий жактан туура ачып беришибиз зарыл.

Эгерде бириктире турган туундуну ушуңдай ойлордон келип чыгып жасай турган болсок, анда бардык башка варианттарды карап жатып ар бир айтуучунун өзгөчөлүгү, негизинен, башталышында жана аягында гана боло турганын байкоого болот. Албетте, эпостун бул бөлүктөрүндө ар бир айтуучу өз дараметтерине жарапша өзгөртүү киргизип, кошумчалай алышкан. Бирок бул айтуучунун өз сөзү катары айтылган ырлар эпостун нукура тулкусуна, сюжетине кирбей, кириш сөз иретинде гана калган, ар бир манасчынын өзүнүн гана эпоско, эпостун каармандарына болгон мамилесин, сезимдерин билдирген.

Убакыттын тардыгына байланыштуу, мен ошопол жалпы окшош жерлерди жана айырмачылыктарды санап отурбайын. Бирок Өмүркул Жакишевдин докладына жана Кубанычбек Маликов, Аалы Токомбаев, Түгөлбай Сыдықбеков сыйактуу «Манасты» эң жакшы билген жолдоштордун сөздөрүнө токтоло кетейин. Алардын баары өздөрү талкууга алышкан варианттардагы элдик элементтерди ишеничтүү далилдешип, ачып көрсөтө алышты. Башкача айтканда, ушул эле жолдоштор өздөрүнүн так талдоолору менен эпостун нукура элдик касиетин ача баштап, бириктирилип чыгарыла турган туундуунун кандай боло тургандыгы жөнүндөгү ишти башташты деп айтсам болот.

Демек, биз бардык варианттардан ондогон, жүздөгөн эле эмес, миндеген жалпылыктарды көрдүк. Ошондуктан айрым бир саптарды гана салыштырып олтуруп албастан, толугу менен бир эпизоддун ар кандай варианттарда кандаicha айтылганына көңүл бурушубуз керек. Ал эми аткаруучунун, манасчынын өзү кошкон ырларын алып салуу керек. Окуяларды баяндаган ырлар, поэтикалык курулмалар өзүнүн стилдик түзүлүшү менен эле өзгөчөлөнүп турат. Ошондой эле ар бир манасчы, аткаруучу бул ырларды бирөөдөн үйрөнүп алып айтканы билинип турбайбы. Ар бир манасчы мурунку муундагы манасчыдан аларды өзүнө сицирип алып калган. Анын устатынын да өз кезегинде өз устаты болгон – коллективдүү чыгарма болгон бул эпикалык чыгарма ошентип кылымдардан бери ооздон оозго өтүп айтылып, сакталып келген. Дал ошон үчүн биз аны элдик чыгарма деп атайбыз.

Ушул айтылгандардын негизинде мен бул эпостогу ар кандай варианттарды бириктиричу жалпы түзүлүш-канва жок дегендерге жооп кайтаргым келет: канва бар, сюжет да бар. Ал – бардык эле манасчыларга белгилүү болуп, алар ошонун тегерегинен чыга албаган окуялар, сюжеттер, тема. Бул фабула да илгертен жашап келген. Ушуга



мисал катарында, ушул жерде олтурушкан айрым жолдоштордун күмөндөнүүлөрүн жок кылуу үчүн бул жерде катышып жаткан Ысак Шайбеков, Молдобасан Мусулманкулов, Саяkbай, Ыбрай сыйактуу манасчыларга алдын ала тема берип, айттырып көрсөк болор эле. Ошондо алар мурда өздөрү кошуп жиберишкен кириш сөздерду, ашыкча жерлерди айтпастан, бир эле ырды айтып беришмек. Биз анда ырды айтуу гана манерасы эмес, ырдын өзү да, өлчөмү да, сөздүк составы да, образдык-стилистикалык системасы да окшоштугуна ынанмакпаз. Ошол окшоштуктун өзү эле бириктирилген туундуунун мүмкүн экенине күбө болуп турбайбы?

Бул бириктирилген туундууну жасоо боюнча оюмdu жыйынтыктап жатып төмөнкү маселелерге токтолгум келет: жаңы вариантын үстүндө иштеп жатканда бир гана вариантка айланчыктап туруп алыш керек эмес – Карадаевдин, же Шапактын вариантына гана. Менин оюмча, карадаевдик, шапактык жана радловдук варианттардын үчөөнү төң бирдей пайдалануу зарыл. Айрым бир учурларда башка бардык варианттарды дагы пайдаланып, ошонун негизинде бириктирилген жаңы вариантты түзүү керек. Мындан сырткары, албетте, мен эл арасынан дагы накта элдик мүнөздө жазылып, сакталып калган варианттардын изделишин каалар элем.

Мындан ары да өз сөзүмдү, сунушумду тактай кетейин: менин оюмча, иш жүргүзө турган редакциялык группанын арасында Аалы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Түгөлбай Сыдыкбеков сыйактуу эпосту мыкты билишкен ақын-жазуучулардын болушу керек жана талаш учурларда алардын сөзү өзгөчө бааланышы керек деп ойлойм.

Эми мен үчүнчү суроо боюнча – жаңы вариантты кантип кайра түзүп чыгыш керек деген суроо боюнча – өзүмдүн оюмdu кыскача айтып берейин. Ушунчалык көп материалдын ичинен, миллиондогон саптардан керектүү нерсени кандай жол менен тандап алуу керек? Биз бул жерде көлөм эң башкы максат эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Көптөгөн кайталоолорду алыш салыш керек. Бирок ошол эле учурда сактала турган кайталоо болушу да мүмкүн. Анткени ар бир эле эпоско кайталоо мүнөздүү эмеспи. Мындан сырткары, панислиамизм жана пантүркизмге байланышкан, хандарга, монархтарга байланышкан жерлерин, дин үчүн болгон агрессияны баяндаган жерлерин, элдин биримдиги үчүн деп жалгандан, кайталап айтам, жалгандан идея көтөрүлгөн жерлерин алыш таштоо зарыл. Ошол эле учурда күрөш жөнүндө, кыргыз эли байыркы жана орто кылымдарда бөтөн элдин эзүүсүндө туруп, боштондук, биримдик үчүн күрөшкөн жерлерин сактап калуу керек. Албетте, Манастын ойдон чыгарылган, апыртылган жортуулдарын да алыш салуу керек. Бирок ошол эле учурда элге таандык кулк-мүнөздү, өзгөчөлүктөрдү чагылткан –



элдин жакшылык жана жамандық, ишенич, космогония жөнүндөгү түшүнүктөрүн, каада-салттарын чагылткан ырларды сактап калуу зарыл. Алар фантазиялуу болсо да, реалдуу түшүнүктөргө баш ийбесе да сакталып калуу керек. Эпос деген эпос да. Ал биздин заманда жаратылган чыгарма эмес. Элдин ой жүгүртүсү, көз карашы да тарыхый категория сыйктуу эле мезгил менен кошо өзгөрүлүп жүрүп олтурган. Ошондуктан эпосту биздин бүгүнкү күндүн чыгармасына окшоштуруп ондоп салуунун эч кажети жок. Муну бизден советтик илим да, социалисттик маданият да талап кылбайт. Жолдош Сталин айткан: «Тарыхты жакшыртып ондоштун да, жамандап бузуунун да кереги жок», – деген сөздөрүн эстен чыгарашыбыз керек.

Бирок эң башкысы – ушул жарагала турган бириктирилген жаңы вариантты жарыялоодо анын биринчи чыгарылчы китептерин өтө терең, бардык тарапты камтыган илимий түшүндүрмө (комментариялоочу) макалалар менен жабдып, бул варианттын үстүндө жасалган иштер жөнүндө жазуу керек. Ошол эле макалаларда бул жерде докладчы жана кошумча докладчылар, башка чыгып сүйлөшкөн жолдоштор айтышкан фальсификациялар (эпостун нукура мазмунунун бузулушу), идеализациялоо жөнүндө жазылышы абдан маанилүү.

«Манас» эпосунун жарагалуу доору жөнүндөгү суроого кайрылып жатып мен профессор Климовичтин эсине муну салгым келет: эпостун байыркы негиздерин IX кылымдан издөө, сиз айткандай, антилиялык түрктөргө эмес – аларды биздин көбүбүз бул жерде биринчи ирет угуп олтурабыз – ыраматылык Фалевге таандык. Сиз да өз эмгектерицизде ага шилтеме берип жүрөсүз. Кээде Орхон жазмалары менен салыштырып, сиз бул жерде айткандай «Манасты» XV–XVIII кылымдардагы дунган-калмак согуштарына гана байланыштырып, ушул ойду таңуулап жатпайсызыбы, бизге – эпос ошол кезде жараган деген идея, сиз ушул кезге чейин таанып жүргөн Жирмунскийге таандык.

Ошол эле учурда бул маселе боюнча мен айттар элем: жарагалуу доору жөнүндөгү суроо боюнча эпосту бир эле доорго такап салганыбыз туура болбос. Анткени азыр эч кимибиздин колубузда муну так айгинелей турган документтерибиз жок. Ал эми Бартольддун жалпы жонунан гана айтылган «калмактардын өткөндөгү тарыхы» деген сөзүнө ишенип, шилтеме берүүгө болбайт. Себеби Бартольд «Манас» жөнүндө айткан эмес, ал эпосту да билген эмес, фольклорчу да болгон эмес. Ал, бул суроо боюнча адис болбогондон кийин анын сөзүнө таянганыбыз да туура болбайт.

Мен болсо бул боюнча Орхон жазмаларын эске алганыбыз абдан туура болот го деп ойлойм. Айрыкча, Тюнокуктун эстелигине орнотулган таштагы, Құлтегиндин эстелигиндеги таштагы жазууларды



эске алышыбыз абдан зарыл. Ошол жазуулардан айрым жерлерин эске сала кетейин: «Кегмен кара тамандарын басып өтүп, биз согуштук, кыргыздардын өлкөсүнө чейин жеттик».

Андан ары ошол эле жазмаларда айтылат: «Барс-бек деген болгон, биз ага ошол кезде Каган деген наам ыйгардык жана менин карындашымды аялдыкка бердик. Бирок ал өзү күнөөгө батты, анан Каган өлдү (демек, өлтүрүлдү б.а.), анын эли болсо кул менен күңгө айланды. Биз кемген өлкөсү кожоюнсуз калбасын деп, аз калган элдин арасын иретке келтирип (башкacha айтканда, согуштан улам кырылган элге), биз кайра дагы согуш ачтык жана аны кайрадан кыргыздардын башкаруусуна бердик».

Бул жазууларда мындай деп айтылган жери да бар: «Менин таякем Кагандын урматына кыргыз каганын «Балбан» деп атап, мен эл башына койдум».

Андан ары – ошол эле жазууларда: «Құлтегин 26 жашка толғондо биз кыргыздарга жортуулга аттандык. Найза бою үйүлгөн кар үстүндө чыйыр жол жасап, Кегмен кара тамандарына жетип, биз кыргыз элин алар уктап жаткан кезде чаап алдык. Алардын каганы менен биз Сунга карасында согуштук. Құлтегин ак кула атка минип, бизге каршы чабуулга умтулду, бир аскерди жебе менен жыга атты. Дагы экөөнүң найза менен сайып өлтүрдү, биригин артынан бириң, ушул салгылашта ал өзүнүң атынан ажырады, атынын бели сынгандан биз кыргыз каганын өлтүрүп, анын уруулардан турган кошуунун басып алдык».

Ушул эле жортуул (kyргыздарга каршы жасалған жортуул) Тюнокуктун эстелигинде қоюлган ташта да жазылған.

Жолдоштор, эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү? Бул жазуулар байыркы кандуу согуштардын күбесү эмеспи? Кыргыздарга каршы кытайлар, кийинчөрээк калмактар жана жунгарлар, же болбосо, коңшулаш эле жашашкан түрк урууларынан, түрк каганаттарынан мындай жортуулдар дайыма болуп турганын далилдеп турбайбы.

Орхон жазуулары деген әмне? Аларды азырга чейин тил эстеликтери катары үйрөнүп, изилдеп жатышат. Бирок алар ошол эле учурда байыркы фольклордун үлгүлөрү, эстеликтери болуп жүрбөсүн? Себеби мында эпикалык баяндын кыскача фабуласы, түзүлүшү көрүнүп турбайбы? Эгерде ушундай, ташка чегилип жазылған эстеликтер бар экенин эске алсак, анда әмне үчүн оозеки түрүндө толугу менен эл арасында жашаган болбосун?

Эгерде ушундай эстеликтерди тогуз-өгүздөр, түргөштөр жана башка элдер жасашса, анда әмне үчүн мындай баяндарды ошол эле учурда, ал тургай андан да мурдагы доорлордо – VI–VII кылымдарда эзүүдө болуп, дал ушундай өзүн коргоочу баатырга муктаж болуш-



кан кыргыздар жарата алышпасын? Эмне үчүн кыргыз эли көргөн ушундай кандуу согуштар эпостун кайра жаралуусуна түрткү бербей, таасирсиз калмак эле?

Андан кийин кыргыздар уйгурлар тарабынан талоонго туш болуп, кийинчөрөөк Чыңгыз хандын уулу Жүүчу тарабынан басылып алынган... Эмне үчүн кыргыз эли көргөн ушундай кандуу согуштар эпостун кайра жаралуусуна түрткү бербей, таасирсиз калмак эле?

Мен калмак жана жунгар эпостору «Манаска» такыр таасир эткен эмес деген ойдон алысмын, анткени бул окуялар кийинчөрөөк өтүп, эпоско аз да болсо өз изин калтырып кеткен. Бирок ал окуялардан эпоско жаңы кошумчалар, күчтөүүлөр, башкacha трактовкалар гана кошулушу мүмкүн эле. Бирок бул «Манас» эпосунун жаралышында калмак-жунгар согушу чечүүчү мааниге ээ экендигин билдирибейт. Бул, ошол доорлорго чейин эле «Манас» эпосунун айрым баяндары, варианты, ырлары жана легендалары жаралгандыгын жокко чыгара албайт.

Эпостун жаралуу доорун аныктоодо дал ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу зарыл. Бул жагынан алып караганда «Манас» эпосу өзүндө байыркы доорлордун белгилерин да камтып турат деп өз докладында айткан Климовичтин сөзү туура. Бирок чындыкты табуу үчүн изилдеп, талкуулап жатып биз баарыбыз тек калыс, бирдей багытта ой жүгүртсөк, улам эле бир айтканыбызды танып, кайра башка ойго көчө бербесек. Анда биз эпостун – «Манас» эпосунун жаралуу доору байыркы мезгилдерден башталган деген өз алдынча, өз көз карашы менен оюн билдиригендеге мынчалык каттуу сын менен кайрылбас элек.



**ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ**  
Кыргыз Эл жазуучусу

## АУЭЗОВ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ

Жыл өткөн сайын көзүбүз жетип, ынанып жатпайбызбы: бул жалганда баары өтүп, баары өзгөрүп турат. Жазмыштагы жан бүткөндүн баарына түгөл таандык бул мыйзам кала берсе алда качан көзү өтүп, аты-жөнү урпактардын эсинде жүргөн маркумдарга карата айтканда да маанин жоготпойт. Алар үчүн убакыт, арийне кыйыр түрдө – биздин

аң-сезимибиз аркылуу өтүп жатат, алар үчүн тарых да ушинтип уланып жатат.

Мындаи деп айтканым, мезгил аттуу фактордун эч кимдин кадыр-көңүлүнө карабаган, эгерим өзгөрбөс жана шексиз болбой койбос мерездик жайы бар. Башкача айтканда, ал баарын өз ордуна коюп, өткөндүн тарыхына, санжыра-санатына, качандыр бир мартаба көрүнгөн каадалуу иштерге, тигил же бул адамга, тигил же бул окуяга байланыштуу айтылган официалдуу жана жеке мүнөздөгү ой-пикирлерге, берилген бааларга алымча-кошумча кийирип турат.

Мезгилдин мына ушул мыйзамченеми бүткүл ыраатынан жана калбаатынан жанбаган шексиздиги менен айрыкча адабиятта жана искустводо, жазуучулар менен чыгармалардын тагдырында кашкайып таасын көрүнөт. Неге дегенде улам кийинки урпактар ким болбосун, эмне болбосун анын баарын муундардын рухий тажрыйбасындагы жаңы баскычтын талаптарына, өнүгүүнүн алдыда турган түйүндүү маселелерин ақылга салып, аңтарып карап чыгуунун муктаждыгынан улам келип чыккан жаңыча чен-өлчөмдергө ылайык сыноого коюп, сынынан өткөрүп турат. Биз демейде, акыйкат деп атап койчу тарыхый объективдүүлүктүн өзү дал ушул күч.

Бир кезде тоодой болуп көрүнгөн бараандуу ысымдар, айланып мезгил өтсө, кадимки кол жетчү дөңсөөдөй болуп пасайып кеткен күтүүсүз кокустуктар ушундан келип чыгат. Андыктан, бул ачуу чындыкка тен берип, моюн сунбаска чара жок. Ырас, кәэде мындан башкача да болушу ыктымал. Башкача айтканда, урпактар күтүүсүз жерден капкалуу казына таап алгандай көзү бар кезинде анчейин баркталбай калган же таанылбай кеткен чоң талантты ачып алыши мүмкүн. Мындалар да болот. Бирок сейрек болот. Буга караганда бир учурда көкөлөтө макталып, сый-урматтын мамыгына бөлөнгөн бараандуу көрүнүштөр сыйынан тайып, жели чыккан шар сымал бөксөрүп кеткен учурлар көбүрөөк жолугат.

Бирок кеп аңтыты мында эмес. Бул өндүү кокустуктар кантсе да турмуштун туткасы боло албайт. Чындыктан жаралган чындык, жер катмарынын силкинүүсүнөн пайда болгон туу чокулар, заман өзү жараткан азамат уулдар болот. Буга калганда башкача чен бирдиги керек.

Мына эстеп көрсөк, Ауэзовдун арабыздан кеткенине а-бу дегиче канча бир жылдын жүзү болуп калыштыр. Баягы унутулбас кезеңдердеги аны менен маңдай-тескей олтуруп, масылет салып, маек курбай калганыбызга көп болду. Ошондогу өзөк өрттөгөн кайгыбыз да аз-аздал унутулуп, ага көнүп калгансызык. Андай экен, бүгүн биз Мухтар Ауэзов сымбат-сыры күбүлбөй муундардын сынынан өтүп, тарых алдында зоболосу ого бетер бийиктеди деп кесе бүтүм чыга-



рып айта алабыз. Бул мезгилдин ичинде Мухтар Ауэзовдун ысымы, анын чыгармалары жеке бир адамдын өмүр таржымалынан жалпы әлдин тарых таржымалына өсүп чыкты. Ушу тапта Мухтар Ауэзов менен казак әли деген сөз бир түшүнүктүн туюнтысы болуп калды. Ушу тапта М.Ауэзовдун ысымы казак элинин бүгүнкү маданиятын, анын руху менен акыл-эсин туюнтуп, улуттук сыймыктын туусу болуп калды. Ушу тапта XX кылымдын классиктери деген сыйпаттама түшүнүктө Мухтар Ауэзовдун да ысымы бар. Кеп оролу мына ушул жөнүндө болмок.

Мен бул жерде доклад жасайын деп жатканым жок. Бар болгону жүрөктүн каалоосунан улам чыгармачылық жактан Ауэзовдун ииниси жана жолун туткан шакирти катары жумурда жүргөн кебимди, анын улуулугуна башымды ийип, тен берген терең ыраатымды журт алдында угуза айтып, Ауэзов тууралуу айрым ойлорумду бөлүшүп, кээ бир фактыларды айта кетсемби деп кана турам.

Мухтар Ауэзовдун улуулугу жөнүндө айтканда, мен анын улуттук аң-сезимдин, казак элинин философиясы менен образдуу дүйнө туюмунун терең кыртышынан угутун жарып, тарыхый жактан тамырын түптөп өнүп чыккан таланттынын, коомдук жаңы идеялар менен сүрөткердик ойдун байманасын ташыткан азыркы замандын көрүнүктүү окуясына – Октябрь революциясына ыкыбалы түш келген таланттын, өз доорунун турмуштук тажрыйбасы менен кошо бардык мезгилдердеги ортот тажрыйбанын түп мааниси – адамзаттын эңсеген эң башкы идеяларын өзүнө сицирип, жакшылық менен жамандыктын дүйнөлүк ажытына ой чаптырып, көз таштаган бийиктикке чапчаң көтөрүлүп чыга алган таланттын эволюциясын эске алып олтурам.

Мухтар Ауэзовдун залкарлыгы дал ушунда, анын чыгармачылыгынын нарк-насили да ушунда. Казак элинин тагдыры жайында кеп салып, казак элинин турмушун сүрөттөп жазуу менен Ауэзовдун ою адам болмушунун маңызын универсалдуу маанидеги масштабдарда андап билди. «Эңлик-Кебектен» тартып монументалдуу «Абайды» көздөй кадуулап жүрүп олтурган өзүнүн чыгармачылық жолунда жазуучу бизге дал ушулар жайында өлбөс-өчпөс санатын калтырды. Андыктан, Ауэзовду ал өзү талашсыз түрдө татыктуу болгон наам менен атай турган маалы келди. Мухтар Ауэзов – биздин күндөрдүн улув гуманисти. Буга анын бүткүл өмүр жолу, залкар тоодой чыгармачылыгы күбө.

ХХ кылымдагы басма ишинин тенденциясын – адамзаттын бардык мезгилдердеги көркөм акыл-оюнун шедеврлеринен: алгачкы жазма даректерден, Шумердин чопо табличкаларынан, байыркы Египеттин папирустарынан, Вавилон менен Акада жазуу-

ларынан тарта сан-миндеген жылдардын катмарланган чыпкасынан сарыгып өтүп, бардык кылымдар менен доорлорду басып, жер – жер болуп жарагандан берки маданияттар менен цивилизациялар аркылуу бизге келип жеткен, тарых өзү тандап, ылгап элегинен өткөргөн көөнөргүс көркөм эстетикалык мурастардан түзүлгөн бүткүл дүйнөлүк адабият китепканасынын 250 томунда – Данте менен Шекспирдин, Толстой менен Томас Манндын, Горький менен Шолоховдун катарында – дүйнөлүк адабияттын 250 томунун 2 тому биздин Мухтар Ауэзовго ыйгарылгандыгы жөнөкөй бир кокустук эмес! Мындай орун классик атанган ар кандай эле адамдын энчиси-не тие бербейт. Муну мен казак элинин жалпы адамзаттын көркөм дөөлөтүнө кошкон салымы деп эсептейм.

Ал турсун мен муну түрк тилине кирген өткөндөгү бардык көчмөн элдердин салымы деп айттар элем. «Абай жолу» эпопеясы – бул биздин көркөм жана социалдык энциклопедиябыз, жалпы мандатыбыз, көз кайкыткан Евроазиянын мейкининде жашап келген бардык мезгилибиз жөнүндө, өткөндүн мукураган мун-зарлуу тарыхында эмне көрүп, эмне баксак, ошонун баары жөнүндө, көчмөн маданиятыбыздын, поэтикалык улуу сөзүбүздүн түбүн түптөп, тириүлүктүн асылдык жана ымандык зыйнатын ылгап, бу дүйнөдө не таанып, нени билсек, ошонун баары жөнүндө жарнакташып, берген жалпы отчётубуз. Булардын баары Мухтар Ауэзовдун чыгармачылыгында, анын прозалары менен драмаларында, баарыдан мурда Россиянын революциячыл тагдырына жазылган социалдык добулдуун жакындал калган шоокумун даана туйдуруп турган «Абайда» таасын көрүндү.

Ушул кыяппаттан айтканда, Ауэзов биздин жалпы маанидеги көркөм тарыхый ойдун дүйнөлүк чабытына алыш чыкты. Кең ааламга көз чаптырып караш учун, башка элдердин баамына урунуп байкальш учун, адам рухунун кадырын кастанлап, алар менен үн алыша, үзөңгүлөш журуш учун – рухий кароол дөбөгө ээ болуу зарыл. Мухтар Ауэзов биз учун дал ошондой бараат чыккан бараандуу бийик чоку. Демек, өзүбүздүн ким экендигибизди, кандай даражада тургандыгыбызды да М.Ауэзовдун бийиктигинен баалап, ал аркылуу башка маданият, башка элдер менен алака түзүп, алыш-бериш жасай алабыз.

Бүгүн дал мына ушуулар жөнүндө айта турган маал келди. Бүгүн дал мына ушуулар менен дүйнө жамаатынын алдында сыймыктанар чак келди. Анткени Ауэзовду мусап тутуп, андан өзүбүздүн акыл-эсибизди, ар-намысыбызды жана рухубуздун ажайып көркүн көрүп, ал аркылуу дарек-дайыныбызды башка элдерге маалым кылып, алардын алдында баркыбызды мустакемдей алдык. Ауэзов аркылуу биз ойдун куралы катары, биздин тарыхый салт-санааларыбыздын



казына кампасы катары түрк тилдеринин мүмкүнчүлүгүн дүйнө элине таанытып, анын байлыгы менен күчүн көрсөтө алдык.

Андыктан Ауэзовдун әмгегин, анын чыгармачыл ой-чабытын мөөр чөбүндөй сейрек жана теңдешсиз деп айтканга биздин толук жүйөбүз бар. Бул жерде мен «Абай жолу» үчилтигинин тарыхыйлыгын, масштабдуулугун, а болбосо эпикалык залкарлыгын гана айтып жатканым жок. Бул аныз деле белгилүү, төтөн көңүлгө түйөр нерсе, романдын башкы каарманы – Абай Кунанбаев азыркы туштагы реалисттик адабияттын айбары бийик, алп образдарынын катарында шаңкайып алда-кайдан көрүнүп тургандыгында. Ал эми романдын урумда жок керемети, кайталангыстыгы болсо ракета сымал ааламдын айдыңын көздөй Ауэзов өзүнө жол ачып, «Абайды» анын түбөлүк орбитасына чабыттатып, кецири чөлкөмдө кара аттын кашкасындаі кылыш таанытып, муну менен кошо бирдей эки ачылыш жасап, кош бирдей милдеттин өтөлүнө чыгып жатканында.

Ауэзов Абайдын адамдык арбайын бийик көтөрүп, даңаза кылса, Абай өз кезегинде ойчул жана акын катары казак элин урумга угузуп, даңаза кылыш турат. Мунун баары эгиздин жубундай болгон жарашыгынан жанбай, телегей жүртка тең ортоқ энчиге айланып, кайда гана жашабасын, кайсы гана тилде сүйлөбөсүн, кандай гана обондо ырдабасын сөз кудурети жан-жарандын баарын баш коштуруп, боордош кылышп, санаалаштык сезимин жаратып, ар бир пендезаттын жандүйнөсүнө жаңырыктап шоокум салган, ага түшүнүктүү, жакын турган түбөлүктүү сезимдер менен түшүнүктөргө барып тогошот. Болмушту көркөмдүк жактан аңдал-билүүнүн керемет-күчү мына ушунда эмеспи. Абай менен Ауэзов менин түшүнүгүмдө бир-биринен ажырабас адамдар.

Учурдан пайдаланып, жазуучунун ушул сабактары мени эмнеге үйрөткөнүн айта кетким келет. От материянын тулкусуна жердинен эле кошо буткөн сыңары улуу акындын чыгармачылыгында да жеринен эле элдин үнү кошо бүтөөрүн шарттаган өзүнчө бир мыйзам болорун мен дал Ауэзовдон улам түшүндүм. Дээринде кошо жашап, канында кошо кайнаган нерсенин баары, адамдардын акыл-эсинде, жан-жүрөгүндө, дүйнө туюмунда тургандын баары акындын өнерүндө өзүнүн эң бийик туюнтасын табат. Акын дегениң таң-тамашада, кыйын кысталышта эл чогулуп, эл жыйылып турчу өзүнчө эле бир граждандык аянтка айлангандай болот.

Ошондуктан әгер акындын ырлары элдин жандуйнөсү менен үмүт-тилегин ибараттап турса, әгер акындын ырларында Ата Мекен даңкташып, анын тарыхы баяндалса, әгер акындын ыры адамды бешиктеги кезинен тартып, өмүрүнүн эң соңку күнүнө чейин, ал баралына келип иштесе ишке тойбой, сүйсө сүйүүгө канбай, күчкө

келип, күр болуп турган чагында да, турмуштун ачуу-таттуу тузун татып, акылы ааламды калчап, адам рухунун түбөлүк өлбөстүгүн, тирликтин маанисин тамыр кармаган табыптай туюнуп, тажрыйбага карк болуп турган чагында да, кыскасы, өмүр жолунун бардык учурларында коштол жүрүп отурса, анда акыл-эстин көзөлү жана сыймыгы, ата-бабаларыбыздан келаткан тилибиздин кутманы жана байманасы аталган ыр жашасын. Кайсы тилде болбосун аны ким бириńчи ойлоп тапса да сөздүн пири – туңгуч ыр жашасын, эртеңки күндө дүйнөгө келе турган ыр жашасын...

Ауэзовдун «Абай жолун», анын маанисин ар ким өз алдынча көрүп, өз алдынча түшүнгөнгө ақылуу. Мен болсо аны жогоруда айтып өткөнүмдөй түшүнөм.

Өзү учун гана жашап жана өз үйүнөн чыкпаган бир да бир адабият улуу атана албастыгын Ауэзов эң жакшы билген. Орус реализминин тажрыйбасына, европалыктарча ойлоонун келберсиген кеңдигине жана маданиятына жазуучунун канчалык канык болгондугун анын бүткүл чыгармачылыгы ырастап турат. Бул жерде Ауэзовду көнүлгө тута туруп, мындай деп айтуу жөндүү болор эле: орус классикалык адабияты, орус совет адабияты биз учун чеберчиликтин жана идеялык бийиктиктин тунук баштаты болгон жана болуп жатат.

Мен баяраакта көзү өткөн маркумдар учун да мезгил өтүп жатат, аты-жөнү урпактардын эсинде жашап жүргөндөр учун да тарых уланып жатат деп айтканымда, аларды сөздүн көркү учун айтканым жок.

Жазуучунун жетимиши жылдык мүчөлүнөн берки он жылдыктардын ичинде Ауэзовдун чыгармачылыгы кең-кесири изилденди, толукталып, өнүктүрүлдү. Ауэзовдун алгачкы жана керемет чыгармаларынын бири «Дүрбөлөң заман» повести анын көзү өткөн соң бириńчи мертебе орус тилинде жарыяланды. Менин баамымда бул биз учун чоң жана принциптүү окуя болду. Мунун өзү совет адабиятынын өнүгүшүндөгү туура жолдорду партия адаттагысындай эле айнабай көрүп жатканына кепил боло алат.

«Дүрбөлөң заман» жайында мен өз учурунда азыноолак пикиримди айткан элем. Чебердиги, көркөмдүк күчү жагынан алганда повесть чыгаандык менен жазылган. Бул саам мен Ауэзовдун ушул чыгармасынын саясый маанисин айтсамбы дейм. «Дүрбөлөң заман» – Россия империясынын бардык аймактарында социалисттик революциянын болбой койбосу шексиз экендигин көрсөткөн дагы бир далил, социалисттик интернационализм элдердин ортосундагы мамилелердин өнүгүшүндөгү жалгыз туура жол болгонун ырастап, биздин турмуштун таламын жактаган дагы бир далил.

Ушуга байланыштуу мага бул жерде «Дүрбөлөң заманга» жазган баш сөздө айткан оюмду кайталап коюунун ыңгайы келип турат



окшойт. Эгер Октябрь революциясы болбосо, көчмөн казактар менен кыргыздардын андан аркы тағдыры эмне болорун ойлоп көрсөн үшүң качат. Айтууга оозум барбайт, мүмкүн, биз болбос белек. Ал эми түбөлүк өмүр сүргүсү келбegen эл барбы? Ошондуктан жалгыз ушу нерсе учун эле – Октябрь революциясынын Россияда көз жарып, империялык колониянын сөөгүн сөпөт кылып, ошол аркылуу биздин элибизди күмда изи, сайда саны калбай түкүм курут болуудан куткарып калгандыгы учун гана мен өлөр-өлгөнчө даңкташ өтүүгө даярмын жана балдарымдын балдарына уркубуздун башатын Октябрдан баштап санагыла! – деп осуят айтаар элем.

Деген менен акыркы жылдарда биз Ауэзовдун көркөм санжырасынан ачкан жаңылыштардын эсеби «Дүрбөлөң заман» менен эле бүтпөйт. Айтылуу «Караш-караш окуясы» жана «Көк серек» повесттери киноэкрандан экинчи өмүрүн тапты. Эгерде, ар нерсени өз аты менен атоо керек болсо, бул чыгармалар кино өнөрүнүн табиятына жана мыйзамдарына ылайык нукура таланттуулук менен тартылды деп айтууга тийишпиз. Ошон учун алар советтик кинематографтын соңку кездеги эң мыкты жетишкендиктеринин катарына кирип олтурат.

Кыргыз кинематографисттеринин билдириши. Бул окуяга тикеден-тике тиеси болгондуктан, мага был тууралуу айтуу андан бетер жагымдуу. Кыргыз искуствоосунун көрүнүктүү ишмерлери – Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сүймөнкул Чокморов Ауэзовдун чыгармалары боюнча тартылган фильмдерге бүткүл жан-жигерин, кайталангыс чеберчилигин сарпташып, жалпы баарыбызга бирдей кымбат көрүнгөн Мухтар Ауэзовдун алдындагы өздөрүнүн иниликтүү сүйүүсүн жана таазимин билдиришти. Эгер Мухтар Ауэзовдун кыргыз маданиятына жасаган өзгөчө бир ыкластуу мамилесин жана анын алдында сицирген өлчөөсүз эмгегин эске алсак, анда казак эли менен бирге эле аны өз уулу, өз жазуучусу, өзүнүн көрүнүктүү өкүлү катары эсептеген аттай кыргыз журтунун көңүл жүйөөсү да толук мыйзамдуу.

Муну мен дале болсо сыпаалык учун айтып жатканым жок. Ауэзов жамаатташ кыргыз адабиятына канчалык көп убактын бөлүп, көңүлүн буруп, жардам көрсөткөнү жумурай-журтка маалым. Элдин оозеки поэтикалык чыгармачылыгына текеберлик менен карап, жүнү тескери айланган мамиленин айынан кыргыздын улуу эпосу «Манас-ка» обу жок айыптоолор тагылып, кыйын-кысмак күн түшкөндө Ауэзовдун таш жарган билимине таянып, анын принциптүүлүгү жана тандырбас далил-жүйөлөрүн арка тутуп, коомчулук элдин ушул өлбөс-өчпөс көркөм казынасын кол тийгизбей коргоп калгандыгын биз баарыбыз билебиз. Ауэзовдун ошондогу атуулдук азаматтыгын, жазуучулук эрдигин биздин эл эч качан унутпайт.

Кыргыз кинематографисттери Ауэзовдун ысымын ыйбаа туткан ыраазылык сезимден, анын алдында өздөрүн милдеткер сезген боордоштук парзынан улам анын чыгармаларына кайрылышты.

Ауэзов коомдук процесстердин маңызын кең-кесири карап, чыгармачылык жүйөдөн туруп түшүнгөн. Ал элдердин ортосундагы нукура мамыр мамилелердин мыяктери болгон. Улуттук маданияттардын бардык саралуу, прогрессивдүү жана өнөгөлүү жактарын ортоң энчи катары өзүнө сицирип, ошол эле учурда ар түрдүү тилдердин жана маданий өзгөчөлүктөрдүн оожалып өсүшүнө кеңири мейкиндик ачып жаткан совет коомунун бирдиктүү маданиятын түзүп жатып деп айткан ал, биз өзүбүздүн улуттук жактан текстештигибизди – тарыхый жактан калыштанган этникалык, лингвистикалык жана маданий жалпылыктарыбызды эсептен чыгарып салууга акыбыз жок. Тескерисинче, казактар менен кыргыздарга бактылуу тагдырыдын барактарын ачып берген социализмдин жаңы шарттарында аларды революцияга чейинки мезгилде энчибизге түшкөн рухий кенемтенин ордун тезирээк толуктоо үчүн, искусство жана адабият жагынан күчтөрүбүздү бириктириүүдө бири-бирибизге жардамдашуу үчүн пайдаланууга тийишпиз.

Өңгөнү билбейм, мен өзүм ауэзовдук ушул салттардын, ауэзовдук ушул осуяттардын, интернационалдуулукту ауэзовчо түшүнүүнүн жалындуу тарапкеримин. Андыктан Калтай Мухамеджанов экөөбүз азыркы туштагы казак-кыргыз интеллигенциясынын турмушунан алып, «Фудзиямадагы кадыр түн» аттуу пьеса жазганыбызда, биз мууну ар бирибиздин кыларга ишибиз, саларга күшубуз жоктугунан эмес, Ауэзовдун осуяттарын тажрыйбада, иш жүзүндө оруннатуу ниетинен улам жасадык.

Биздин күндердө, биздин коомдун шартында тигил же бол улуттук адабият интеллектуалдык жактан кандай өрүшкө, не деген көркөм бийиктиктөргө, не деген рухий өркүндөөгө жетишиш аларын Мухтар Ауэзовдун тажрыйбасы тана алгыстай кылышып далилдеп турат. Ошол үчүн биз совет адабиятынын өрмөк жиптей бир өзөккө байланып бараткан өнүгүү жолун чет элдик айрым чилистендер айтып жаткандай сай-сайлап, ажырап бөлүнүү же болбосо улуттук тилдердин жугу калбай монолингвизмге жутулуп баратышы катары эмес, көп түрдүү жана көп тилдүү социалисттик маданияттардын идеялык саясый бүтүндүгү катары түшүнөбүз, себеби ар бир тилде бүтүндөй бир элдердин кылымдардан бери кыяrbай келаткан турмуштук тажрыйбасы, илгери үмүтү менен арзуу тилектери катылып жатат. Тил деген – бул элдин автопортрети макалдуу. Ар бир тил өз жөнү менен, ордунда турганы менен улуу, ар бир тил жалпы адамзаттык нарк-зыйнаттардын кампасындагы кымбат баалуу жана кайталан-



гыс казына. Муну биз – лениндиң улут саясатының салтында тарбияланган адамдар ушундайча түшүнөбүз.

Сүрөткер менен әл – әки өркөч тоодой өзөктөш, эгиз нерсе. Талантты әл жаратат, анын чебер өкүлдөрү түзгөн бардык көрөсөн иштердин баалоочусу да, сактоочусу да ошол әл. Булардын байланышы тутумдаш: сүрөткер – элдин рухий жөлөгү болсо, әл – сүрөткердин рухий тиреги болот. Орус элинин улуттук аң-сезими болбогондо Пушкин – Пушкин болмок беле да, грузин тили, грузин эли болбосо Шота Руставелинин дарек-даңы да ошол әл. Анын сыңарындай, азыркы казак эли болбогондо, совет коому болбогондо, Ауэзов канчалық чыгаан болгон күндө да, анын атак-даңы менен улуулугу азыркыдай бийик угумга айланмак эмес. Ушул мааниде айтканда, Мухтар Ауэзов бактылуу жарапган адам. Анткени анын ысмы юбилейлик даталарда гана эмес, ташпиши көп күнүмдүк турмушта деле канчалық сүймөнчүк, жалпы элдик мээримдүү медил менен аталаңып жүргөнүнө, казак элинин рухий турмушунда азыр Ауэзов кандаи орунду ээлеп турганына биз баарыбыз күбөрөбиз.

Жер бетинде казак тили менен казак эли жашап турганда Мухтар Ауэзовдун ысымы да жашай бермек. Адамдар бул турмушта китең окуп турганда Мухтар Ауэзовдун ысымы да доорон сүрө бермек...

1977-жыл.

## УЛУУ ЖАЗУУЧУНУН «МАНАС» ЖАНА МАНАСЧЫЛАР ЖӨНҮНДӨ АЙТКАНДАРЫНАН

- «Манастын» айрым үзүндүлөрүн гана билген ырчы аталгандардын бардыгы манасчы боло бербейт.
- Ырчынын канча убакыт ырдаганынан анын билим өрүшү, күчүй байкалган. «Манасты» баштан-аяк бир аптада, же он күн ырдал бүтүргөн ырчы – нагыз байталман манасчы эмес.
- Азыркы заманга чейин дегеле манап аттуудан жомокчу чыкты деген сөз уламышта да, тарыхта да жок.
- Келдібекке чейин «Манасты» ким айтканы белгисиз.
- Жүрттүн оозундагы азызга караганда, башка ырчылардай эмес, Келдібектин сөзүнүн кудурети өтө күчтүү болгон. Анын дастанын табият да, ата-бабалардын арбагы да сүйүнө уюп тыңдаган дешет.

- Келдибекти көзү менен көрүп, кулагы менен уккандар ага тен койсо, ал эми жаңы муун Балыкка эч кимди теңдештиргөн, андан ашкан ырчы жок жана болбайт деп билген.
- Балыктан кийин анын уулу атактуу ырчы Найманбай чыгат. Ошентип, Балыктан баштап «Манасты» айтып таратууда, кийинки урпакка берүүдө мурастык салт жарапат.
- Казак элинин айтыштары көп эле болсо эки saatka созулган. Ал эми «Манастын» миллионго жакын ыр сабын жалгыз башына сыйгызып отурган Саякбай Карадаевди улуту ақындык кылат го.
- Атаганат, ушу Сакемдин көзү өтүп кетсе, «Манасты» Саякбай-дын дал өзүндөй аткара турган шакирттери артында калаар бекен?
- Бул адам түрк элинен сейрек кездеше турган талант, тамаша ақын. Сакеме теңештиргенде, гректердин аэддери, Гомери тушарына тең келбейт!

### **Зияш БЕКТЕНОВ,**

«Манасты» алгач изилдөөчүлөрдүн бири,  
тилчи, адабиятчы, жазуучу

## **МУХТАР ОМОРХАНОВИЧ АУЭЗОВ**

1946-жылы «Манас» эпосунун юбилейин откөрүүгө камылга көрүп жаткан кезибизде, «Манас» жөнүндө жазылган илимий изилдөө макалаларга редактор болсун жана «Манас» эпосунун томдорун басмага даярдоодо «Манастын» редколлегиясына консультант болсун деп, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, атактуу «Абай» романынын автору, Казак илимдер академиясынын академиги, казак элинин атактуу жазуучусу Мухтар Оморханович Ауэзовду Фрунзеге чакырган элек, анткени ал 1920-жылдардын экинчи жарымында, өзү Ленинград университетинин аспиранты болуп жүргөн кезинде, жайкы дем алыштарында, 1928–1929-жылдарда эки жылы удаа Фрунзеге келип, биз окуп жаткан борбордук педтехникумдун мурдагы завучу, кийинки директору Базаркул Данияровдун үйүндө уч айдай жатып, Қыргызстандын акцентринен «Манастын» Сагымбай Орозбак уулунун оозунан жазылган вариантын изилдеп журду да, 1930-жылы «Манас» эпосу боюнча кандидаттык диссертация жактаган эле.





Биз Фрунзенин борбордук педтехникумунда окуп жүргөн 1925–1930-жылдарда Базакем бизге казак тилинин грамматикасынан, казак адабиятынан сабак берчү. Ал учур кыргыз тилинин жана адабиятынын орто мектептерге жазылган окуу китептеринен дайын жок кез.

Ал кезде Касым Тыныстановдун башталгыч класстарга жазылган «Окуу китеби», сабатсыздарга жазған алип-бәэси, Ишеналы Арабаевдин «Кыргыз алип-бәэси», Арабаев менен Қусейин Карасаевдин «Жаңылығы» жана Касымдын «Эне тилинен» башка окуу қуарлдарыбыз жок эле.

Жалпы эле көркөм адабиятка биздин көзүбүздү биринчи ачып, көркөм искусствово биздин аягыбызды биринчи шилтеткен, казак элинин Абай, Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Мухтар Ауэзов, Майлын Байымбеттердин адабияттары менен бизди тааныштырган биздин завучубуз жана директорубуз Базаркул Данияров болгон эле.

Абайдын:

Сулуунун колуң тийсе билегине,  
Дүпүлдөп кан согады жүрөгүңө.  
Бетиңди тамагына таяп барсаң,  
Чыпылдал буу инеди сүйегиңе, –

деген саптары, Магжандын:

Бото кыз, сыйлы сөз жаным гүлсүн,  
Көктөгү күн күлмөсүн, Гүлсүн күлсүн.  
Гүлсүн күн көктө акын жүзө билет,  
Сүйдүрүп, күйдүргөнүн кайдан билсин, –

деген саптары, Ахмед Байтурсыновдун «Кырк мисалы»:

Казагым – элим,  
кайкайып белиң,  
сынууга тур таянып.  
Канган жокпу али уйкун,  
Уктайтын не бар сыйкың,  
Ач көзүндү оянып, –

деген ыр саптары менен ошондо таанышкан элек.

Мухтар Оморхановичтин «Эңлик-Кебек», «Айман чолпаны», «Окуган азаматы», «Караш-карашы», «Кыйлы заманы», «Каракөз» пьесасы менен ошопол жыйырманчы жылдардын ичинде бала кезибизде, орто мектепте окуп жүргөн чакта таанышканбыз.

Ал кездеги казак адабиятынын Габбас Тогжанов сыйактуу сыңчылары Мухтар Ауэзовду: «Совет доорундагы казак элинин турмушунан чыгарма жазбайт. Мухтардын жазгандарынын баары өткөн заман жөнүндө, өткөн замандын бий, болуштарын,

акылман-чечендерин, ашкан сулууларын мактайт. Мухтар бизге орто жолдон кошуулган байчыл жазуучу», – деп, Мухтарды көп жактырчу эмес.

1920-жылдардын орто ченинде Ташкент шаарында пьесаларга жарыяланган конкурста Мухтар «Каракөз» аттуу пьеса жазып, конкурстун байгесине татыктуу болду. Мухтардын ошол байге алган «Каракөзүн» казак «сынчылары» көп жактыrbай, аны ар түрдүү сындап жүрүштү. Казактын, Ормонов беле же Ормонбаев беле, бир сынчысы казак газетасына:

«Бир мал көрбөгөн татар интеллигент казак айылына келип, төөнү биринчи көргөндө:

- Бу нендей хайбан? – деп сурайт.
- Бу төө деген айбан, – деп жооп беришет.

Ал интеллигент казактын дагы бир айылына барса, боз үйдүн көлөкөсүндө бир боточук чөгүп жаткан эжен. Аны баягы интеллигент астына бир чыгып карап, артына бир чыгып карап, ага аябай боору ачып, башын чайкан:

- Ай, ай, бичара! Түе болам деп боло алмаган бит! – деген экен.

Анын сыңарындай, Мухтардын «Каракөзү» «Гамлет» боломун деп боло албай калган», – деп, сын жазғаны али эсимде.

1928–1929-жылдардын жай айларында Мухтар Оморханович Ауэзов Фрунзеге эки курдай келип, ар дайым Базаркул Данияровдун үйүнө токтоп, үч-төрт ай Фрунзеде иштеп кетип жүрдү.

Мухтар биринчи келген жылы Базакемдин үйүндө жатып, эртеликчөк серуүндөп Дзержин көчөсү менен өйдө-ылдый басканда: «Казак элинин белгилүү жазуучусу Мухтар Ауэзов деген ушул киши эжен да! Көзү бакырайган, тармал чач, жапалдаш жигит турбайбы?» – деп, биз артынан таңырkap бир топ жерге чейин ээрчиp басып калар элек.

Алгачкы мезгилдерде Мухтардын Фрунзеге эмне максат менен келгенине түшүнбөй да жүрдүк. Кәэ бирөөлөр: «Мухтар Базакемдин бойго жеткен балдызын алганы жүрүптур», – десе, кайсы бирөөлөр: «Жок, андай эмес, Наркомпрос аны бир иш менен чакырган экен. Ал ошону иштеп жүрүптур», – дешчү.

Кәэде Мухтар, Базакем, аялыш жана балдызы менен киного ээрчишип барышар эле. Анда биз да аларды ээрчий басып, аркасынан таңырkap карай турганбыз.

Көрсө, ошол мезгилде Мухтар Ленинград университетинин аспиранты экен да, анын кандидаттык диссертациясынын темасы «Кыргыз элинин баатырдык эпосу – «Манас» экен. Ошондуктан эки жыл удаасы менен Фрунзеге келип, кыргыздын академиялык борборуна барып, андан «Манас» эпосунун Сагымбай Орозбак уулунун оозунан жазылган вариантын алыш окуп, аны изилдеп жүргөн кези экен.



Мухтар ошол келишинде жаш балдарга арнап «Көк серек» («Көк жал») аттуу повесть жазып, аны Кыргызмамбас ошол эле жылы басып чыгарган болчу. Мухтар Оморхановичтин кыргыз эли менен илимий жана адабий байланышы биринчи иретте ушундайча башталган эле.

1934-жылы Москва шаарында казак искусствосунун он күндүгү өткөрүлүп, эл ырчысы Жамбыл Жабаевдин чыгармалары жогору бааланып, анын ырлары орус тилинде «Правда» жана «Известия» газеталарына жарыялана баштады.

1935-жылы кыргыз эли революциядан мурда айдоодо жүрүп, Сибирде бир нече жыл өмүр өткөргөн Токтогул Сатылгановду көтөрүп, анын чыгармаларын эл оозунан жыйиноо иши колго алынды. Ошол эле жылдын жай айында «Манасты» орус тилине которуу жөнүндө Фрунзеде чоң илимий кеңешме чакырылып, ал кеңешмеге катышуу учүн «Манас» жөнүндө кошумча докладчы катарында Алма-Атадан Мухтар Ауэзов да чакырылып калды.

Ал кеңешмеге уч жүздөн ашык киши катышып, уч доклад угулду.

1. «Кыргыз эли учүн «Манас» эпосунун мааниси» деген темада биринчи докладды Касым Тыныстанов жасады.

2. «Манас» эпосу жөнүндө» деген кошумча докладды Мухтар Ауэзов жасады.

3. «Манасты» орус тилине которуунун негизги принциби» деген темада докладды отуз эки тилдин теориясын жана он сегиз тилди өз эне тилиндө билген, «Орусча-кытайча сөздүктүн» жана «Орусча-японча сөздүктүн» автору, атактуу окумуштуу, профессор Евгений Дмитриевич Поливанов жасады.

«Манас» эпосу жөнүндө кошумча докладды жасоо учун казак элинин филолог-окумуштуусу жана белгилүү жазуучусу Мухтар Оморханович Ауэзовго сез берилет дегендө, залда отурган калың эл дүркүрөтө кол чабышты. Мухтар жай баскан, шашпай сүйлөгөн өтө токтоо, терең ойчул, залкар окумуштуу эмес беле. Ал кафедрага жай басып, акырын чыкты да:

«Жеке гана кыргыз элинин фольклору менен эпостору эмес, бүт түрк элдеринин фольклору менен адабиятын жана тарыхын мыкты билген окумуштуу Касым Тыныстановдун «Манас» жөнүндө жасаган эң сонун докладынан кийин, ага мен кошумчалай турган сөздүн өзү да аз калды го», – деп сөзүн баштаса да, Мухтар «Манас» эпосу жөнүндө докладды илимий жактан терең, өтө кызыктуу жасап, ал сезүн аяктаганда, залда угуп отурган эл аябай ыраазы болуп, колду дуулдата чабышкан эле.

Ошого чейин мен Мухтардын жазган көркөм чыгармалары менен жакшы тааныш болсом да, анын сүйлөгөн сөзүн жана илимий

докладын биринчи жолу уккан болчумун. Мұхтардың бир тууган казак әлиниң чыгаан жазуучусу гана эмес, дүйнөлүк эпосторду мыкты билген залкар илимпоз экенине биз ошол кеңешмеде жакшы түшүнгөн элек. Ошентип, 1935-жылдагы илимий кеңешмеде көрүшкөндөн кийин Мұхтар Омарханович менен дагы 11–12 жылча көрүшпөй калган элек.

1946–1947-жылдарда, мен Советтик Армиядан кайтып келип, ССР илимдер академиясының Кыргыз филиалында фольклор жана «Манас» секторунда иштеп турғанымда Мұхтар Омархановичты «Манастын» юбилейлик комитетине, «Манас» жөнүндө жазылған илимий макалаларга редактор болуп берүүгө чакырганыбызда, Мұхтар Омарханович бир тууган казак әлиниң атақтуу жазуучусу, дүйнөнү дүңгүрөткөн «Абай» романының автору, ССРдин Мамлекеттик сыйлыгының лауреаты, Казак илимдер академиясының анык мүчөсү болуп калган эле.

Мұхтар Омарханович биздин чакырыгыбызга жазғы отпускасынын мезгилинде келет да, Фрунзеде эки айча жүрөт. «Манас» жөнүндө жазылған илимий макалаларды редакциялайт. Эки-үч күндө «Манас» секторуна бир келип, биз менен ар түрдүү маселелер боюнча аңгемелешип, биздин берген суроолорубузга жооп берет.

Ташым Байжиевдин кандидаттық диссертациясының темасы «Семетей», анын илимий жетекчиси Мұхтар Омарханович эле. Қөп учурда, секторго келген кезинде жана өзү жаткан конок үйүндө Мұкаң Ташым Байжиев менен көп аңгемелеше турган.

«Манастын» юбилейине карата анын өз тексттеринен 15 томду басмага даярдоо пландаштырылып, ал ишке Аалы Токомбаев, Түгөлбай Сыдықбеков, Кубанычбек Маликов, Ташым Байжиев, мен, Өмүркул Жакишев, Керим Сооронбаев, Мукамбет Дөгдүров, Күсейин Қөлбаев редакторлору болуп жана Мұхтар Ауэзов, Күсейин Карасаев, Константин Юдахин, Виктор Жирмунский, Александр Бернштам консультант болушуп, бардыгы он беш киши иштегүүз.

«Манастын» редколлегиясында иштегендер дем алыш күндөрүндө Мұхтарды конокко чакырышат. Конокко чакырууну эң биринчи болуп Жапар Шүкүров, Күсейин Карасаев башташты. Мұхтарды ким конокко чакырса, редколлегияда иштегендер бут жана консультанттардан да кәэси кошо барышат. Конокто отурганда кандай сөздөрдүн сүйлөнөрү белгилүү да. Лакаптар, апартма сөздөр, анекdot, күлкүшкактардын күнү тууйт.

Жапар Шүкүров менен Күсейин Карасаевич казактар жана кыргыздар жөнүндө ар түрдүү күлкүлүү анекдотторду биринен сала бири жарыша сүйлөшүп, отургандарды кыраан-каткы күлдүрушөт. Андай күлкүлүү сөздөрдү Мұхтар Омарханович өтө жакшы көрө турган.



Анда сүйлөгөн көп күлкүлүү сөздөрдүн ичинен Мухтар Оморхановичке Кусейин Карасаевич айткан «Казакка намаз үйрөткөн кожно жөнүндөгү анекдот» эмнегедир айрыкча жагып калды. Кусейин Карасаевич ал анекдотту айта баштаганда, капитдан Аалы Токомбаев сөзгө аралашып:

– Эй, Кусейин, байкап сүйле! Арабызда кожно тукумунан киши отурат, – дейт.

Көрсө, Мухтардын чоң аталары кожно тукумунан экен. Ал сөзгө Мукаң ууртунаң гана жылмайып коёт, ызаланбайт. Кимдин гана үйүнө конокко барбайлык, бир аз отургандан кийин Мухтар Оморханович Кусейин Карасаевичке кайрылат да:

– Эй, Кусейин, осы үйгө бир аз дем алыш, көңүл ачканы жыйналып отурабыз го. Бир аз күлүп отуралык. Алиги казакка намаз үйрөткөн кожно жөнүндөгү анекдотуңду айта отурсаңчы! – дейт.

Мухтардын бул сөзүнөн кийин Кусейин Карасаевич күлкүлүү сөзүн дагы баштайт:

– Илгерки заманда бир кожно казак айылына барып, бир казакка намаз үйрөтүп, акысына казактын торала бээсин алыш кетет. Ошол жылы кыш катуу болуп, биринчи эле кар жааганда, казактын кыяда оттоп турган төөсү учуп өлөт. Кышкы катуу суукта алтымыш кою кырылат.

**Жазга жуук казактын кемпири чатак баштайт:**

– Даарат, даарат деп жүрүп дамбалыңдын баун чиритин, кыйгалат салаа, кыйгалат салаа деп жүрүп, кыядагы түйөмди учуруп жибердин. Аллоу акбар, аллоу акбар деп жүрүп, алпыс коюмду кырып салдың. Энди: «Ассалому алейкум, Рахматулла!» – деп, алак-жулак жан жагыңды карай бересиң, какбас! Жалгыз баламдан аулак өз басыңа көрүнсүн! Осы намазың жок да биздин исимиз етө жакшы эди. Намазың үйгө киргенден бастап, исимиз керисинен кетти. Мынау намазыңды жогот да, биемди акел дейт.

Кемпирдин чатагы күндөн-күнгө күчөй берет. Айласы кеткенде чал районго барып, издеп жүрүп кожону таап алат да:

– Кожоке, сиздин намазыңыз бизге жакпады. Даарат, даарат деп жүрүп дамбалымдын бау чирип кетти. Кыйгалат салаа, кыйгалат салаа деп жүрүп, кыядагы төөм учуп өлдү. Аллоу акбар, аллоу акбар деп жүрүп, алпыс коюм кырылып калды. Сөздүн кыскасы, сиздин намазыңыз бизге жакпады. Намазыңзызды кайтарып алышыз да, торала биемди бериңиз, – дейт.

**Анда кожно:**

– Эй, алжыган чал, сен кет ары. Үйрөнүп алган намазыңды сен кайтып мага бермексиң? Мен сенин торала биенди алда качан сатып, жеп койгомун, – дейт.

Экөө эки-үч saat чатакташкандан кийин, кожно торала бээсин бербесине казактын көзү жеткенде:

– Торала биемди бермесең, бермей ак кой. Мен дагы сенин намазыңды жыргатып окуп жүргөн жерим жок. Бирде даарат алып окусам, бирде дааратсыз окуп жүрмүн, – дептири казак чал.

Бул анекдотко конокто отургандардын баары қыраан-каткы күләт.

Анда Мұхтар:

– Мына, осы құлқиден кийин карын бир аз бәксөрду. Кана, энди тамакка караңдар! – деп, ал да қүләт.

Мұхтар Оморханович қыргыздын фольклоруна, анын ичинен айрықча «Манас» жомогуна, аны әл алдында аткарған манасчы-жомокчуларға жана алардын өмүр баяндарына, алар қыргыздын кайсы жери, кайсы районунан әкендигинеabdan қызыгаар эле. Бир күнү Мұқаң «Манас» жана фольклор секторуна келип, ар кыл маселелерден аңгемелешип отурганыбызда, революциянын алгачкы жылдарында жашап, тез көздөрү өтүп кеткен соң жомокчулар жөнүндө сөз козгоп калды.

«1922–1923-жылдарда: «Манас» жомогунун уч бөлүмүн бүт билген қыргыз арасында уч жомокчу чал бар. Тез аранын ичинде алардын ооздорунан билген манастарын жазып қалбасақ, кокус алар каза болуп кетишсе, «Манас» жомогу ошол карыялар менен көргө кошо кетет», – деп, Ташкенттеги қыргыз, казак илимий комиссиясы сөз қылып жүргөнүн кулагым чалган эле. Жаңылбасам, ал чалдар жөнүндө «Ақ-Жол» газетасына Магжан Жумабаев тарабынан да жазылған болсо керек эле. Ошол чалдын бирөө Сагымбай Орозбак уулу дейлик. Ал эми қалган эки манасчы чал кимдер эле?» – деп, Мұхтар Оморханович Ыбраі Абдрахмановдон сурап калды. Ыбраі Абдрахманов революцияга чейинки соң манасчылардын көбүн өз көзү менен көрүп, алардын аткарған манастарын өз кулагы менен уккан жана Сагымбай Орозбак уулунун оозунан «Манастын» бириңчи бөлүгүн бүт жазған киши эле.

– Сиз туура айтасыз, Мұхтар Оморханович. Ал уч чалдын бири – Сагымбай Орозбак уулу. Экинчиси – Қөл башындагы Чоюке манасчы. Үчүнчүсү дагы көлдүк атактуу Дыйканбай манасчы эле. Дыйканбай 1923-жылда, Чоюке 1925-жылда каза болуп қалышканыктан, алардын ооздорунан өч кандай «Манас» жазылбай калды, – деди Ыбраі.

Бир күнү Мұхтар Оморханович «Манас» секторуна келип: «Мен Казакстан мамлекеттик университетинде СССР әлдеринин адабиятынан лекция окуп жүрөмүн. Сиздерде уч эл ырчысы бар экен. Мүмкүн болсо, ошол ырчыларды бир ээн кабинетке киргизип, бир аз айтыштырып берсөңиздер, жакшы болор эле», – деп калды.

Эртеси Мұхтар Оморхановичтин ал суроосун Жапар Шүкүровго айттык эле, ал: «Сөзсүз уюштуруп, айтыштырып берелик. Жыйырма кишиге стол даярдагыла», – деп, геология институтунун экспеди-



цияга деген азыгынан бир аз тамак-аш жазып берди. Анткени ал кезде дүкөндөрдө тамак-аш сатылчу эмес, заборный книжканы мезгили болучу.

**КИРФАНДЫН** залына эл ырчылары: Калык, Осмонкул, Алымкул учөөнү чакырып келип, сажнага чыгардык. Мухтар Оморханович баш болуп, жыйырма чакты киши залга чогулуп, уч ырчыга «Согуш» деген темада айтышкыла деп, капысынан тема берилди. Калык, Осмонкул жана Алымкул кезектешип ырдап киришти. Оң жагында – Калык, ортосунда – Осмонкул, сол жагында – Алымкул. Ырды Калык баштап, кезекти Осмонкулга узатты. Осмонкул жооп берип, кезекти Алымкулга жөнөттү.

Калык ошол кезде жашы жетимишке таяп калса да, токтолбой ырдап, кезекти тез эле Осокене берет. Осмонкул буйдалбай жооп берип, кезекти Алымкулга жөнөтөт. Алар бир жарым saatча айтышып калган кезде, Алымкул комузунун кулагын көбүрөөк бурап, ыкшоо тарта баштады. Бир кезде Мухтар Оморханович: «Аксакалдар тердеп кетти го. Чарчашкан чыгар. Айтышты токтотсок кантет?» – деп жанында отурган Жапар Шүкүровичке шыбырады.

– Жок, болбойт. Сиз эки saat айтышсын деп заказ бергенсиз. Дагы бир аз айтыша түшсүн, – деди Жапар Шүкүров.

Уч ырчы тынбай, бир saat элүү мүнөтчө ырдашты. Ошол учурда Калык аксакал кары сокмокко салып чарчаганын билгизбеди. Айрыкча Осмонкул эти жаңы кызыгап күлүктөй алкынып, ажылдай берди. Ал эми Алымкул болсо, комузунун кулагын көп бурап, эмнегедир абдан ыкшоо тартып калды. Ошондо: «Энди жетти го!» – деп, Мухтар Оморханович айтышты токтоттурду.

Аксакалдар айтышын аяктап, сажнадан түшүп келе жатканда, Мухтар Оморханович алардын астынан утурлай басып:

– Кадырлуу аксакалдар, күндүн ысыгында узагыраак айтыштырып, сиздерди бир аз кыйнап койдук көрүнөт. Кечиресиздер, сиздерге үлкөн ыракмат. Мындан мурда сиздердин бирге отуруп айтышканыңдарды уккан эмес элем. Өтө мазмундуу айтыштарыңыздар менен сиздер бүгүн бизди аябай ыракаттандырыныздар! Өз атымдан мен сиздерге үлкөн ыракмат айтайын! – деп, алардын колдорун кысты.

Дасторкондо отуруп, бир аз тамак ичкенден кийин Кубанычбек Маликов:

– Мухтар Оморханович, казак менен кыргыздын фольклорун сиз жакшы билесиз го. Казак эли акын келеби же кыргыз эли акын келеби? – деди.

Мухтар Оморханович Маликовдун бул суроосуна көп ойлонуп отурбастан, жай гана түрдө:

– Кыргыз эли акын келет, – деди.

Анан Кубанычбек:

– Мұхтар Омарханович, сиз туура айтпай жатасыз, казак эли акын келет, – деди.

– Эй, Кубанычбек, нени айтып, бас оорутуп отурсун! Казак элини акындарынын айтыштары көп болсо эки сааттык эле убакытка созулган. Ал энди «Манастын» миллионго жакын ыр сабын жалгыз басына сыйғызып отурган Саяқбай Карадаевдин улуту акындык кылат го, – деди.

Ошондо капиталдан чыгып, мен сөзгө аралашып:

– Мұхтар Омарханович, Кубанычбек туура айтат. Сиз туура айтпай жатасыз, – дедим. – 1920-жылдардын башында Казакстандын Түндүк областындагы бир казак кемпирдин эки уулу, бир кызы болуп, анын үлкөн уулу аулнай экен. Ал сельсоветтин иш кагаздарын (черновоюн) куржунга салып, атына артынып жүрчү экен. Ал аулнай бир күнү бир кишинин үйүнө барып, конок болуп отурса, аттын үстүндө турган куржунун черновою менен уурдал кетет.

Аулнай үйүнө келип, иштин жайын айтып, карындашы менен шешеси үчөө чай ичиp отурса, эшиктен иниси кирип келип:

– Ассалому алейкум, аулнайым, – дейт.

Анда чай куюп отурган карындашы:

– Аулнай жоготты гой черновайын, – дептир.

Анда аулнайдын өзу:

– Боту менен сотунда өзүм болом, басыма сала берме сары убайым, – дейт.

Ошондо оозунда тиши жок, нан чайнаp отурган сексен жаштагы шешеси:

– Баракелде, балдарым, найым, найым! – деген экен. – Көрдүңүзбү, Мұхтар Омарханович, бир казак кемпирдин үйүндө төрт адам болсо, алардын төртөө тең түгөл акын болуптур. Кыргыздын бир үй-бүлөсүнөн мындай акындар чыккан эмес. Кубанычбек туура айтат. Кыргызга караганда казак эли чечен да, акын да келет, – дедим.

Мұхтар күлүп, мага кайрылып:

– Апырмай, Зияш, мен казак фольклорун көп жылдан бери зерттеп жүрдүм эле, бирок мына бул сиз айтып жаткан фольклорду эч жерден кезиктирген жок элем. Сиз муну казактын кай жеринен угуп эдициз? – деди.

– Мұхтар Омарханович, менин шешем казак, акем кыргыз. Казак эли менен менин көп катнашым бар, – дедим.

Мұхтар күлүп:

– Баса, сиз казакка жиен экенсиз гой! Ой-бай, мен онунду типти билген жок эдим. Казактын бир жиени таякесине келип: «Нагач, нагач, мен сизден бир ичик чыга турган түлкү сурап келдим», –



деген экен. Анда таякеси: «Қарагым жиен, «Жиен келгенче, жети берү келсин», – деген. Жиенден аяй турган менин эч нерсем жок. Тұлқұлөрүм талаада жайылып жүрөт. Короомдо үч тазым (тайганым) турат. Тайгандарымды әэрчитип чыккын да, тұлқұлөрүмдүн канчасын кармасаң, ошончосун алып кете бер деген экен», – деп, құлду.

Мухтар Оморханович «Манас» эпосунун мен кара сөз менен жазған сюжетин оқуп отуруп, «Манастын төрөлүшү жана балалық чагы» деген темасын көргөндө: «Қыргыздын мына «төрөдү» деген сөзү кандай көркөм сөз!? Бул сөздү казакта «тууду», «уул тапты» дейт. Бул сөздөргө караганда мынау «төрөдү» деген сөз не курлум көркөм әмеспи! Ушу «төрөдү» деген сөздү казактын адабий тилине киргизсе, кандай адеми болор эди», – деди.

– Мухтар Оморханович, сиз казакча бир қызықтуу аңгеме жазып, «төрөдү» деген сөздү ошол аңгеменизге киргизип койсоңуз, бул сөз казактын адабий тилине кирет да, калат! – деди Ташым Байжиев күлүп.

Мухтар Оморханович өзүнүн әртели-кеч сүйлөгөн сөздөрүндө қыргыздын «Манас» жомогу, анын аткарған жомокчулары, назданған сулуудай мелтириген Ысық-Көлү жана казак, қыргызга ортоқ атактуу Каркыра жайлоосу жөнүндө көп сөз қылыш, алар жөнүндө кимдир бирөө аңгеме сүйлөп берсе, аны аябай күнт кою менен тыңшап отурап эле.

Көздөрү өтүп кеткен қыргыздын атактуу жомокчулары: Келдібек, Балық, Тыныбек, Чоюке, Ақылбек, Дыйканбай, Сагымбайдын өмүр баяндары, алардын «Манасты» аткаруудагы өзгөчө ықмалары, бөтөнчөлүктөрү жөнүндө алардын айткан манастарын өз кулагы менен уккан манасчы Ыбырай Абдрахмановдон көп сурап, ал сүйлөп жатканда, ага кошумча суроолор берип, анын айткан сөздөрүнүн кәэ бир жерлерин жазып отурап эле.

– Башка манасчыларды көрбөгөнүм жана алардын аткарғанын өз кулагым менен укпагандыгым кечиримдүү го. Бирок Сагымбай Ороздак уулу 1930-жылы гана каза болгон экен. Мен Фрунзеге 1928–1929-жылдарда жылыга әки-учайлап келип, Базаркул Данияровдун үйүндө жатып журуп, Сагымбайдын өзүнө бир жолу жолугуп, анын аткарған «Манасын» өз кулагым менен укпай калғаныма катуу өкүнүчтөмүн, – дәэр эле Мухтар Оморханович.

Бир күнү Мухтар Оморханович жана Саякбай Карадаев болуп бир үйдө конок болуп отурганыбызда, Мухтардын суроосу боюнча Сакем «Манастын» Каныкейдин Тайторусун чапкан жеринен жарым saat айтты да, Каныкейдин ролун аткарып жатып, ал кадимкідей ыйлады. Саякбайдын анысы Мухтар Оморхановичке аябай таасир этти. Мухтар Оморханович: «Апырмау, осы Сакемдин көзү өтүп

кетсе, «Манасты» Саякбайдын дал өзүндөй аткара турган шакирттери артында калар бекен?» – деди. Кыргыз фольклорунун түрдүү жанрларынан ага айттырып коюп же «Манастан» үзүндү айттырып угуп отурганды жакшы көрөр эле да: «Бул адам түрк элиниң сейрек кездеше турган талант, тамаша акын, Сакеме тенештиргенде, гректердин аэддери, Гомери тушарына тең келбейт!» – деп, Сакемдин талантын аябай жогору баалай турган.

1949–1952-жылдарда, элдин артта калган катмарларынан чыккан, улуттук сыймыктын маанисине түшүнбөгөн дээри жок салпаяк ушакчылар кыргыз элиниң улуу мурасы болгон «Манасты» элдик эмес, бай, манаптык, феодалдык эпос деп, ага каршы чыгып, суук колдорун сала баштаганда, Фрунзе шаарында чакырылган илимий конференцияда, окумуштуулардын алдында чоң доклад менен чыгып, ушакчыларга катуу сокку уруп, «Манасты» арачалап калган окумуштуулардын өтө ириси Мухтар Оморханович болгон эле.

Мухтар кыргыздын Ысык-Көлүн айрыкча жакшы көрүп: «Касиеттүү Ысык-Көлгө көркөмдүгү, абасынын тазалыгы, айланындағы табигаттын сулуулугу жагынан дүйнөдө эч бир жер тең келбейт го!» – деп, аябай суктана турган.

1950-жылдардын ақырында Кыргыз Өкмөтү Мухтар Оморхановичке Чолпон-Ата шаарынын аймагынан жер берип, ал жерге Мухтар дача салдырып, ар жылы анда келип, жай мезгилинде эс алыш кетип жүрдү. Мухтар Оморханович Көл жәэгине жайгашкандан кийин, ар жылы Саякбай менен көп кезигишип, аны менен маек куруп, кәэде машинасына отургузуп, Сакемди Ысык-Көлгө алыш кетип да жүрдү.

«Кыш бою көп иштеп, чарчап, жаз чыгып, күн жылығанда Ысык-Көлдөгү дачама келсем, эркин дем алыш, эс ала түшөм», – деп, Мукаң ар дайым Ысык-Көлгө суктанып отурап эле.

1958-жылды бир күнү Кусейин Карасаевич мага телефон чалып:

– Зияш, сен азыр биздикине басып келчи. Алма-Ата шаарынан менин эки досум, казак элиниң эки академиги – Исмет Кенесбаев менен Ахмет Жубанов Кыргыз Декадасынын тыянактоочу концертин көргөнү келиптири, анткени Ахмет казактардын Декадасынын көркөм жетекчиси экен, – деди.

Мен Карасаевичтин үйүнө барсам, анда конокторунан башка Аалы Токомбаев, Константин Юдахин, Жапар Шүкүров жана Болот Юнусалиев отурушкан экен.

Тамак ичиш, тамаша сөздөр сүйлөшүп отурганыбызда Ахмет Жубанов Мухтар Ауэзов жөнүндө бир топ күлкүлүү сөздөрдү сүйлөп калды.

– Мухтардын бир пьесасы театрға коюлуп, анда Замзамгүл деген бир сулуу келин аялдын ролун жакшы аткарат. Коюлган оюнду



талкуулаган кезде, Мухтар сүйлөп: «Карагым, Замзамгүл, ролду өтө жакшы аткардыңыз. Сизге Замзамгүл деп аке-шешеңиз начар ат койгон э肯. «Замзам» деген Арабиядагы бир нарзан суу гой. Сиздин атыңызды Каусаргүл деп өзгөртүп койсо жакшы болотун э肯. Аткарган ролуңуздун сизге түсүндүретин бир жери бар. Валентина жеңгейин әртең үйдө болмайды, әртең сен биздин үйгө келип кетчи. Ошо жерин түсүндүрэйүн» – дептир да, әртеси келин үйүнө барса, аны менен эки-үч saat отуруп, Мухтар ал келингэ өч нерсе түшүндүрө албаптыр.

Мухтар өзү өтө ызакор, кызык адам. «Победа» машина жаңыдан чыккан кезде, бир күнү Мухтардын машинасына түшүп, далага барып көңүл ачып, кайтып Алма-Атага келе жаткан элек. Шаардын четине келгенде, Мухтар машинасын токtotуп, бир аз бой жазып турганыбызда, мен ага: «Машинаңыздын арт жагынан «тырт, тырт» эткен үн чыгат. Анысы әмнеси?» – дедим эле, Мухтар: «Олай болсо, сен тырсылдабаган машина менен келерсис», – деди да, машинасынын эшигин шарт жаап, мени таштап кеткен эле, – деди Ахмет.

Алдыга эт келгенде, мен устукандап, башты Исметке берейин десем, менден Ахмет улуу дегенинен башты Ахметке берип, Исметке жамбашты койсом, «Бул аялдын устуканы, муну жебеймин. Асыкты жилиги бар бекен?» – деди Исмет.

Болот Юнусалиев экөөбүз эт туурап, элдин алдына койгон соң мен:

- Исмет агай, мага сөз тиеби? – дедим эле:

- Эй, Күсейин, Жапар, сөздөрүңөрдү токтолуңдар. Энди Зияш сүйлөйт, – деди Исмет.

– 1930-жылы Казактын борбору Алма-Атага көчүп келгенде, ошол жылды дароо шаарга трамвай курулат. Аны Чыгыш-Казакстандан келген бир казак жигит көрүп барып: «Мен кечээ Алма-Атадан трамбай деген бир кереметти көрүп келдим», – десе, анда бир казак: «Ой, сорлуу, анын несине мактанаң? Трамбайды өзүмүз столвоййон далай ирет жегенбиз го» деген э肯, – дедим эле, Исмет:

– Ой, Зияш, биз мына бу этти жейбизби же жокпу? Сен нени сүйлөп отурсун? Трамвай менен котлетти айыrbай турган ал кандай казак? – деди күлүп.

Ошол күнү Күсейин Карасаевичтин үйүнөн чыгып, кечинде биз баарыбыз барып, Кыргыз Декадасынын тыянактоочу концертин көрдүк. Концерттен тарай берерде, Ахмет:

- Кыргыз Декадасынын концертинде бизде жок эки жакшы номур бар э肯. Алардын бирөө – Бубусара Бейшеналиеванын керемет бийи. Мындај келишкен бийчи биздин Орто Азия элинде жок. Бубусаранын бийи Уланованын бийинен кем эмес. Экинчи номур – Артык Мырзабаевдин үнү. Мунун үнү биздин Эрмек Серкебаевдин

унүнөн бийик экен. Ушул әки номур Кыргыз Декадасының зоболосун бийик көтерөт го, – деди.

Ахмет Жұбанов да, Исмет Кенесбаев да өздөрүнүн жаңып алған «Волгаларын» минип келген экен. Жапар Шүкүровдун отпускада жүргөн кези эле. Исмет: «Жүр, Жапар, Нагыйма әкөөнөр Алма-Атага барып, бир жума жүрүп, көңүл ачып келгиле!» – деп, әкөөнү машинасына отурғузуп, Алма-Атага алыш кетти.

Үйүнө түшөрү менен Исмет телефонду алыш:

– Мука, бармысың? Кыргыз туугандардан салам, мен Фрунзеден келдим азыр. Казакта «Т» буквасы менен башталган кандай тамак бар? – деп, Мухтардан сурайт.

Мұхтар:

– Таруу менен талкандан башка тамакты билбейт экемин. Тамакты Сабит түзүк көрчү эле, ошондон сурачы, – дейт.

– О, Сабике, саламатсыбы? Кыргыз туускандардан салам сизге. Мен азыр Фрунзеден келдим. Казакта «Т» буквасы менен башталган кандай тамак бар? – дейт. Сабит да: – Таруу менен талкандан башка тамакты билбейм, Деликатес тамактарды Габит жакшы билет, ошондон сурачы, – дейт.

Исмет:

– Ой, Габике, мен азыр кыргыз туускандардан келдим. Кыргыз агайындардан сизге салам! Казакта трамбайга жакын кай тамак бар, – дейт.

– Гурьевде «тран балық» деген балық бар. Ал кайырмак сууга жетелегинде, секирип келип, кайырмактын этин жулуп кетет. Өзү тыраңдал мөңкүп жүрөт. Бу күү кыргыз тран балыкты трамвайга оодара салган го, – дептир Габит.

– Ой, Зияш, сенин Ахмет менен Исметке айткан баяғы «трамбайың» казактын жазуучуларының арасында бүлүк түшүрдү, – деп күлгөн эле Жапар Алма-Атадан келгенде.

Мұхтар Оморханович Ысық-Көлдүн жәэгінде дача салғандан кийин нары өтүп, бери өткөндө Фрунзеге кайрылып, көбүнчө Түгөлбайдын үйүндө болор эле. Бир жолу Түгөлбайдын үйүндө отуруп:

– Түгөлбай, сен ушул үйүнду салғанда, канча акча жумшадың эле? Менин Алма-Атадагы үйүмө 220 миң сом акча кетти. Ысық-Көлдөгү дачамды салууга 95 миң сом акча кетти, – деди Мұхтар.

– Мука, сиз үйүңүздү менин үйүмдүн планын алыш салдырыбадыңызыбы. Мен бул үйдү курганда өзүм кошо катышып, кирпичте-рин, растворорун өзүм кошо табышып куруштум. Бул үйгө бардығы 145 миң сом акчам чыкты. Сиз болсоңуз чоң жазуучусуз, сизде акча көп, үй курууга өзүңүз катышпай, инженерлерге салдырыпсыз. Сиз мага караганда 75 миң сом ашык төлөгөнсүз, – деди Түгөлбай күлүп.



Бирок бир гана өкүнүчтүү нерсе – өзү чын жүрөгү менен сүйгөн Ысык-Көлдүн жээгине салдырган дачасында көпкө жашап, ойдо-гудай чыгармаларды жазып, өмүр сүрө албай, өкүнүчтө арабыздан эртелеп кетип калды, кайран киши!

Мухтар Оморхановичтин кыргыз эли учун иштеген камкорду-гун биз эч качан унутпайбыз. Кыргыз элинин таланттуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун таланттын биринчи байкап, анын «Жамийла-сын» эң жогору баалаган. Бир кезде «Абай» романы менен Мухтар Оморханович казак элин дүйнө элине кандай таанытса, Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн таланттуу чыгармалары менен кыргыз элин дүйнөгө таанытып жатат жана «Манас» эпосу да кыргыз элин дүйнө элине дал ошондой таанытып жатат. Чыңгыздын баш сезү менен «Манастын» төрт тому кыргызча басылды жана орусчасы да Чыңгыздын баш сезү менен басылганы жатат.

Мухтар Оморханович казак менен кыргыз бирге жайлай турган Каркыра жайлоосун да жакшы көрө турган. Ал жайлоонун дал орто-сун жарып, Каркыра өзөнүнүн суусу агат. Өзөндүн күн чыгышын – казактар, күн батышын, кыргыздар жайлайт. Бул жайлоо туш-тарабы карагайлуу тоо менен курчалган, бетегеси белден буралган, кол менен жасап койгондой мелтиреңген түз талаа.

«Манас» эпосунда Каркырага Көкөтейдүн ашы берилip, мында миңдеген эл чакырылып, ат чабыш, эр сайыштар болуп, ар түрдүү тамашалар өткөрүлгөн атактуу тарыхый жайлоо. Бул жайлоого 1920-жылдардын биринчи жарымында, жарманкеси кызып турган мезгилде, Мухтар Оморханович өзүнүн «Кыйлы заман» аттуу чы-гармасын жазардын алдында жана «Манас» эпосун изилдеп жүргөн кезинде да бир гана эмес, бир нече жолу келип жүргөн экен.

Мукаң Каркыра жайлоосуна абдан суктанып: «Манас Көкөтейгө аш бериш үчүн бекеринен Каркыраны тандаган эмес экен. Бул эки элдин достуугун чындаид турган казак менен кыргыздын орто жай-лоосу турбайбы! Чиркин, жери не деген көркөм! Бул жердин суусу – күмүш, абасы – алтын!» – деп мактаар эле.

Кыргыздын казакка жээн бир жигити көпкө чейин көрбөй жүрүп Каркырага келгенде:

Атындан айланайын, кең Каркыра,  
Жайлаган казак, кыргыз эл бар тура!  
Жашардым он беш жашка кайра келип,  
Өзүндө энем берген дем бар тура.  
Таркатып каткан черди гүл бураган,  
Жөлиндөй Каркыранын жел бар бекен?  
Кой союп, коногуна кол куушурган,  
Казак менен кыргыздай эл бар бекен? –



деп ырдаган экен десем: «Баса, солай гой!» – деп, Мукаң жылмайып койгон эле.

Мухтар Оморханович ар дайым өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүндө кыргыз жергесин, Ысык-Көлдү, «Манас» эпосун жана аны аткаруучу жомокчуларын, бөтөнчө Саякбай Карадаевди мактап сүйлөр эле. Мухтардын анысын – анын кеменгерлик сапаты деп гана түшүнчүбүз. Каркыра жайлоосу казак менен кыргызга кандай ортоқ жайлоо болсо, Мухтар Оморханович Ауэзов да казак менен кыргыздын сыймыгы, алардын ортоқ жазуучусу жана окумуштуусу болучу.

**Раиса КЫДЫРБАЕВА,**  
Кыргыз Республикасынын  
Улуттук илимдер академиясынын  
мүчө-корреспонденти

## «МАНАС» ЭПОСУНУН КАТААЛ БИР УЧУРУ

1952-жылы июнь айында «Манас» эпосуна арналган чоң авторитеттүү окумуштуулардын, жазуучулардын, коомдук ишмерлердин кецири чөйрөсүнүн катышуусу менен илимий конференция болуп өткөн. Конференциянын алдында бир гана суроо, «Манас» эпосу элдикпи, же элдик эмеспи деген бир гана суроо коюлган. Конференцияга катышкандар бул суроого же оң, же терс жооп бериш керек болчу. Маселенин ушундайча коюлушу «Манас» эпосунун тағдыры кыл учунда деген сөз эле. Ошол мезгилдеги эпоско карата болгон саясый кырдаалды эске келтирсек, калмак элинин «Жаңгары», өзбек элинин «Алпамышы», азербайжан элинин «Деде Коркуту», казак элинин «Эдигеси» элдик эмес деп табылып, тыюу салынган чыгармалардын катарына кирген. Ушуга караганда эмки кезек «Манас» эпосуна да жетип калган болучу.

Бул жерде конференцияга чейин «Кызыл Кыргызстан», «Советская Киргизия» газеталарынын беттеринде жүргөн талкууну да эске ала кетиш керек. Себеби бул талкуунун жүрушүндө «Манас» эпосуна карата келишпес карама-каршы эки тенденция, эки көз караш бар экени ачыкка чыкты. Бириңчиси – түздөн-түз каралоочулар, жокко чыгаруучулар.



Бирок баарынан да «Манас» эпосунун тагдыры чечүүчү факторго – ошол учурдагы советтик турмуштун идеологиялык саясый абалына, жалпы союздук масштабда космополиттердин, улутчулдардын, ар түрдүү саясый кылмышкерлердин «бети ачылып», аёсуз түрдө репрессияга дуушар болуп турган учурга байланыштуу болчу.

Мына дал ушундай идеологиялык-саясый кырдаалда «Манас» эпосуна арналган илимий конференция башталып, андагы негизги докладды москвалык окумуштуу-тилчи, Өзбек ИА мүчөкорреспонденти, профессор А.К.Боровков жасады. Кошумча докладдар менен филология илимдеринин кандидаттары М.И.Богданова, А.А.Валитова, Б.Керимжанова, кыргыз жазуучулары К.Маликов, А.Токомбаев, Т.Сыдыкбеков, сынчы Ө.Жакишев, философия илимдеринин кандидаты К.Давлеткелдиев чыгып сүйлөштү. Жарыш сөзгө казак элинин жазуучусу жана окумуштуусу М.Ауэзов, москвалык окумуштуулар Климович, Бернштам, кыргыз тилчиси Б.Юнусалиев, чуулгандуу «училтик» – Балтин, Нуров, Самаганов ж.б. чыгып сүйлөшкөнүн эске түшүрсөк, бул конференция канчалык саясый курч деңгээлде өткөнүн байкоо кыйын эмес. Негизги докладчы профессор А.Боровков, көп сандаган кошумча докладчылар, ошондой эле жарыш сөздө чыгып сүйлөгөндөр (бир Самагановдон башкасы) «Манас» эпосуна байланыштуу ар башка материалдарга кайрылышса да, акыр-аягы келип, бир гана суроого: эпос элдикпи, же элдик эмеспи деген суроого так кесе, оң же терс жооп берүүгө аракеттениши. Албетте, азыркы көз караш менен, фольклористика илиминин азыркы деңгээли менен Караганда, «Манас» эпосуна карата, дегеле эпоско карата – «ал элдикпи же элдик эмеспи» деген суроонун коюлушу таптакыр туура эмес, мындан да ачыгыраак айтсак, эпоско карата маселенин мындаайча коюлушу илимге эч кандай тиешеси жок.

Бирок биз мезгилдин тарыхый шартын, коммунисттик идеологиянын бир беткей саясатташкан үстөмдүгүн, анын үстүнө ошол жылдарда жарык көргөн И.В.Сталиндин «Марксизм жана тил маселеси», «СССРдеги социализмдин экономикалык маселелери» деген эмгектери коомдук аң-сезимди бүтүндөй «кишендеп» салганын эске албай коё албайбыз. Мына ушундай шартта илимий конференцияны кириш сөз менен ачкан А.Алтымышбаев маселени бир гана ушундайча («Манас» эпосу элдикпи, же элдик эмеспи) койгонун идеологиялык учурдун өкүм талабы катарында түшүнүшүбүз керек. Элдик оозеки чыгармачылыктын байыркы эстелигине азыркы замандын саясатынан келип чыккан маселе коюлган соң, конференциянын жүрүшүндө идеологиялык каршылашуу улам күчөндөн күчөп отурганы, айрым учурларда душмандашуу позициясына чейин өтүү

табигый иш болучу. Илимий талаштын жүрүшүндөгү ушундай атмосфераны байкаш үчүн Клинович менен Бернштамдын, Клинович менен Богдановынын, Балтин менен Юнусалиевдин, Самаганов менен Керимжановынын ж.б. сүйлөгөн сөздөрүнө, бир-бирине берген репликаларына кайрылсак жетиштуү болот.

Мына ушундай шартта өткөн «Манас» эпосу боюнча талаштарыштын мүнөзүн жана жыйынтыгын алдын-ала белгилөөдө Боровковдун доклады өзүнчө бир ишенимдүү таянычка айланды. Ырас, Боровков өзүнүн докладында «Манас» эпосуна ачык түрдө каршы чыккан жок. Ал турмак, сөзүнүн аягында кыргыз эпосу сөзүз сакталыш керек дегендөй жыйынтыкка келди. Бирок докладчы эпостун ондон ашык вариантынын ичинен жалгыз гана Шапактын вариантын жарактуу деп эсептегени, бул калгандарын бүтүндөй жокко чыгаруу менен барабар эле. Ачыгын айтканда, Боровков өзүнүн докладын өтө бир беткей, өтө тенденциялдуу тандалып, иргеп алынган фактылардын негизинде куруп, «Манас» эпосу «элдик эмес» деген жыйынтыкка келгенин азыр байкоо анча деле кыйын эмес. Ал эми ошол татаал жана курч саясый кырдаалда бир гана М.Ауэзов «Манас» эпосу боюнча Боровков жасаган докладдын илимге таптакыр негизделбegen дал ушул тенденциясын эң туура байкап, таамай мүнөздөгөн. М.Ауэзов минтип айтыптыр: «Докладчынын ой жүгүртүүсү жалаң терс, элдик негизгө жат материалдарга негизделген, эпостун негизги сюжеттик өзөгүндө жаткан элдик элементтерге көңүл бурулган эмес. Натыйжада докладчы «Манасты» изилдебей эле, жалаң ага жабыштырылган, чапталышкан нерселерди изилдеп калган».

М.Ауэзов бул конференцияда доклад жасаган эмес. Ал жарыш сөздө катардагы адамдардай эле чыгып сүйлөгөн. Бирок өзүнүн мазмуну жана пафосу боюнча илимий жагынан далилдениши жана аргументтелиши боюнча Ауэзовдун бул сөзү Боровковдун кецири баяндамасынын антитезасы, б.а., карама-каршы бет келген сүлпөтү десек болот. М.Ауэзов өзүнүн концепциясын докладчыга окшоп, эпостун ар кай жеринен үзүп-жулкуп алынган ыр саптарынын негизинде түзбөй, ал конкреттүү уч суроо коёт:

- а) кыргыз совет элине «Манас» эпосу керекпи же жокпу;
- б) бириктирилген вариант түзүүгө мүмкүнбү;
- в) эгер мүмкүн болсо, кандай жол менен. Кеп бул жерде маселенин конкреттүү коюлушунда гана эмес.

М.Ауэзов кецири сөзүндө ушул уч суроодон турган позициясын так, ишенимдүү далилдер менен аныктады. А ачыгын айтсак, өткөөлсүз туюк жарга келип капиталган конференциянын ишин кецири жолго алып чыккандай болду. Ырас, М.Ауэзовдун мурун



айрым жолдоштор (маселен, М.И.Богданова ж.б.) «бириктирилген вариант» жөнүндөгү идеяны терең илимий талдоого алып, конференциянын ишинин эпицентрине, борбордук маселесине («Манас» элдикпи, же элдик эмеспи деген жалган илимий суроонун ордуна) айландыра алган жок. Дал мына ушул жагынан алганда, эгерде Боровковдун атайы доклады «Манас» эпосуна арналган конференциянын саясатташкан прелюдиясы болсо, М.Ауэзовдун чыгып сүйлөгөн сөзү көп түйүндүү талаш-тартыштын өзүнчө бир апогейи, эң бийик илимий чекитине айланды. Конференциянын чечими да, негизинен, Ауэзовдун дал ушул «бириктирилген вариант» идеясына келип токтолгону бекеринен эмес. «Манас» эпосун сактап калыш учун мындан ашкан даанышман чечим болушу мүмкүн эмес болчу. Ошентип, өз учурунда тымызын билинбegen, байкалбаган Боровков менен Ауэзовдун ортосундагы «дуэль» акыры келип Ауэзовдун жеениши менен аяктады.

**Жыйнактын түзүүчүсү Мундузбек ТЕНТИМИШЕВ,**  
*КР маданиятына әмгек синиргөн ишмер, журналист*

---



*Санарбек Карымшаков*

*70 жашта*



**КАРЫМШАКОВ Санарбек** – филология илимдеринин кандидаты, профессор. 1941-жылы Жумгал районундагы Базар-Турук айылында төрөлгөн. 1962-жылы КМУ-нун филология факультетин бүтүргөн. Кыргызстан ИАсынын философия жана укук институтунда, «Кыргызфильм» киностудиясында, «Кыргызстан маданияты» гезитинде ж.б. мамлекеттик мекемелерде шитеген. 2003-жылдан БМУ, 2005-жылдан ошол университеттин кафедрасынын профессору.

Көптөгөн илмий эмгектердин, адабий сын макалалар китептеринин, котормолордун автору.

## САНЖЫРГАЛУУ САНАРБЕК

Мезгил деген билинбей өтүп, кечээ эле карылыш капарына кирбебен көңүлү тетик, маңдайы жарык, балалык мүнөзү, тамаша сөзү калбаган адамдарга да байкатпай «мыштын» жүгөнүн катып кете берет экен. Эртедир-кечтир «мышка» баарыбызды акыл сезгени менен, журөк таңазар албай, мойноп туруп алат тура. Ошонун бири менин замандаш курбум Санарбек Карымшаков. Ал, жакында 70 жашка толот дегенди угуп: «Опей!» – деп жиберипмин. Ырас эле, толот да! Ал турсун, буюрса, дагы бир нече өмүр белестерин, ашууларын илгиртпей басып өтөрүнө ишенем. Анткени көңүлү ачык, тамашакөй, жайдары адамдын «мышка» оцой менен моюн бербеси белгилүү.

Биз замандашыбызды алдынчагы кутман курагы менен куттуктап, ага чыңден соолук, чгармачылык орошон ийгиликтерди жана андан ары чарчабай өмүр сапарын улай беришин тилейли.



Сакем оозун ачса эле азил-тамашасы чачылып турган шайыр, етө сөзмөр адам. Төмөндө анын эл оозунда кала берүүчү бир нече куйкумдуу тамаша түрмөгүн окурмандарга сунуш этебиз...

## Таанымалдар

Мындан бир нече жыл илгери акын Совет Урманбетов көз жумуп, бир топ жазуучу топурак салмак болушуп маркумдун айылына барат. Эл көп, күн ысык. Борпулдаган ак топуракты кечип табытты көтөргөндөрдүн артында жазуучулар баратышат. Алардын арасында жакында эле «Кыргызстан маданияты» жумалыгынын баш редактор-лугунан бошогон Исабек Исаков – көөнөргөндүктөн жылтырай баштаган күрең костюмчан, анын катарында устунөн түшүрбөй кийген чаар пиджак, бозомук шымчан, баш редактордун орун басарлыгынан бошогонуна аз убакыт болгон Дайырбек Казакбаев маркумга катуу күйгөн киши болуп башын жерге салып – ал баратат. Экөөнүн артында он кадамча алыс – Санарбек Карымшаков, бул дүйнөнүн опосуз экендигине әбак көзү жеткенсип, өлгөнгө өкүнгөндө не, өкүнбөгөндө не дегенсип дегеле жайдары. Аナン он, сол жагындагы жазуучуларга алмак-салмак карап туруп, алдында бараткан экөөнө ээк шилтеп: «И-ки, дегеле кой буларды, «Кыргызстан маданиятынын» эски подшивкаларындай болушуп!» – деп турбайбы ченемде жок Саня. Процессияда бараткан жазуучулар каткырып жибере альшпай, күлкүлөрүн араң тыйышып, «кых-кых-кых!» дешип ооздорун басышып сапар улашты.

Кайран акындын сөөгү топурак алдында түбөлүк кала берди, Санянын ыгы келе калганда «балп» эттирип айтып салган эки ооз сөзү да эл арасында түбөлүк кала тургандай окшоду...

## Таарыныч

Мындан кыйла жыл илгери Санарбектин атасы каза болот. Угуп үлгүргөн беш-алты жазуучу: «Күр дегенде айылына барып узатып коёлу» дешип көңүл айттып барышат. Машинага олтуруп калган Санарбектин көңүлүн улап: «Биз барабыз, кайсы айыл?» – деп Дайырбек такып дарегин сурап жатса, Санарбек ишнене бербей: «А-а, силер бармак кайда, барчулардын баары Ата Мекендик согуштан кайтпай калышпадыбы!» – деп коюп, жөнөп кетет. Санянын акыркы сөзү на-мысына келтиргенби, айтор, Дайырбек өзүнө окшогон «жылаач» баатырдан 2–3 жолдошту алып, Санарбектин айылына түн ката барып өкүруп түшүшөт. Жолдо: «Балдарынын алдына кеткен чал

бактылуу да» дешип өздөрүнө өздөрү кайрат айтышып, «асылдан» алыш коюп барган немелер өпкөлөрү көөп дегеле кыйлага басылбай өкүрүштөт. Тигилер тигинтип басылбай өкүрүп жатса Санарбектин басылып калышы уят да! Ал да кой десе болбой, алмак-салмак эки жагына ооп, бейрөгүн таянып солкулдай бериптири.

Эртеден бери жакшы эле кайраттуу турду эле, буга эмне болду дешип, 2–3 айыл аксакалы: «Ой, Санарбек айланайын, кой, басыл. Атаң ченемде жок киши тура, ушу силердин алдыңарга кеткен» – дешсе, анда өпкөсү көөп, солуктаган Санарбек: «Кой, кой» – деп көёсуңар, ооба, атам ченемде жок киши болчу. Жай сайын мага кур дегенде бир кара козусун, бир фляга кымызын алыш барып турчу. Эми силердин бирөөңөр ошону кылмак белеңдер!» деген экен талтөөндөй Саня.

## Арман

Чүйдүн жайкы аптабынан жанын коёрго жер таппай, эки көзү көлөкөдөн өтүп, көмөкөйү суусун көксөп турган күндөрдүн бириnde Санарбек:

– Атаганат, ушундай ысыктын күнүндө бутун арыктагы сууга салыш коюп, бир кружка муздак пивону тартып жиберип, экинчисин эми ичмекчи болуп кармап олтурган киши кандай бактылуу! – деп арман кылган экен.

## Аялдын баары бирдей

Санакең тууган жердин топурагы тартып, кыштын кыраан чилдесинде айтылуу Қызарт ашуусун ашып, түн жамына ата-энесиникине кирип барат. Бала ата-эне учүн дайым жаш эмеспи: уулу келгенге жетине алышпай, берерге аш таппай, айтарга сөз таппай калышат.

– Тур, кемпир, Санашым жолдон үшүп келиптири. Жерден чукусаң да баягыдан таап кел. Жанагы жазуусу өпөң-чычаң болгон немесин кой, аны жаман деп угам, дурусунан алыш кел, – дейт атасы. Апасы кантсин, жүгүргөн бойдон кетип, табылган аракты көтөрүп келет.

– Ээ, кудай аткыр, дурусунан алыш кел дебедим беле, – дейт атасы, бөтөлкөнүн боорундагы ийри-муйру жазууну көрүп.

– Ээ, ата, бардын жаманы жок, ушунун болгонуна шүгүр, – деп Санакең бир чөйчөктү ирмеп жиберип, бети-башын бырыштырып калат. Анда ата:

– Ка-ап, дурусунан алыш кел десе. Бир айтканды угуп өлбөйсүң го, – деп кемпирин жемелейт.



Ошондо экинчи чөйчөкту шилтеп жиберүүгө үлгүргөн Санакең:  
– Ата, эми аны айтканыңызда эмне, айтпаганыңызда эмне, аялдын баары эле бирдей, – деген экен.

## Аярлык

Санарабек Карымшаков бир жолу үйүнө түн ортосу оогондон кийин келет.

– И-ий, ушул убакка чейин кайсы киши көчөдө жүрсүн?! Кокус мас-сас, хулигандар жолугуп калса эмне болот?! – деп аялыш күйүп-бышса, Сакең камырабай:

– Мен да ошол мас-сас, хулигандар жатсын деп жүрбөдүмбү, – деген экен.

## Булгабайм

Мурунку коммунисттик заманда жаңыдан эле ЦКга орношкон бир жолдошуна С. Карымшаков жолугуп калат. «О, кандай...» – деп атынан айтып, бакылдап учурашат. Тиги эски жолдошу тырчый түшөт.

– Ой, сага эмне болду? – десе, тигил:

– Эмне, бешигимди терметкенсип... «Баланча Төлөнччеевич» деп имя, отчеством менен айтпайсыңбы, – дейт жолдошу. Анда Санарбек:

– Сенин «имяңа» кошуп атандын атын булгабай эле койдум, – деп басып кеткен экен.

## Жүрөгү түшпөйбү

Ошол эле Санарбек 7-кичи райондон жаңы эле квартира алган күндөрдүн биринде Качкынбай Осмоналиев жолугуп:

– Ой, жубарымбек, үй алышсың, эшик-төрүндү көрсөтсөң боло агаңа, – деп калат.

Анда Санарбек адатынча бардацкедей атылып:

– Макул, бирок элден мурда келиницизди отко киргизип, көзүн үйүр алдырыңыз, болбосо мурун-күйин көрбөгөн неме карп-курп кирип барсаңыз жүрөгү түшүп калбайбы, – деген экен.

**Мырзаян ТӨЛӨМУШЕВ,**  
жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына  
эмгек сицирген ишмер



Марк  
ФРЕНКЕТТИ

Жаны тарых



## ОЛИГАРХАТ ООМАТЫ: КАНТИП КЕЛИП, КАНТИП КЕТТИ?

*Кремль эшигин тээп кирүү укугун сатып алган бул чириген байлар абалы бийликтен ажырады, анан миллиарддаган акчасынан айрылып отур. Ал олигархтардын кантип оболоп учуп, кантип жерге түшкөнүн англиялык журналист Марк Френкетти иликтеп, Уллу Британиянын дүйнөгө белгилүү «THE TIMES» газитине жарыяланган.*

*Биз аны оруусчасынан которуп жарыялоону туура таптык. Канткен менен масштабы жагынан айырма болгону менен эски СССР этегинен чыккан мамлекеттерде олигархтар ооматы көндөй окишоши.*

Өздөрүн дүйнө түркүгү санап алган бул адамдар Москва жакасына жайгашкан революцияга чейинки мергенчилик чарбагынан жолукту. Орто кылымдагы немис өнөрүн туурап курулган бул сепил азыр Кремлдин менчиги. Россиянын менменсинген байлары жан-сакчыларынын бүтүндөй армиясы, өз шоопурлары, брондолгон БМВ, атайын заказ менен 300 миң фунтка жасалып, көз тайгылткан «Майбах» лимузини менен «Бентли» аркылуу келди.



Миллиардерлер готика сыптынан тыш мунараларды кыйгап өтүп, дубдан курулган мейманканага жайгашканча Кремлдин «Мейендорф» чарбагына чейинки 25 миль кан жолду милийсалар каз-катар тизилип кайтарып турду. Чычкан мурдун өрдөтпөгөн ошол «жашыл» кан жолдон саатына 100 миль менен үлпөттүн кожоюнун кортежи өттү.

Откөн жылдын май айында шайланган Россиянын жаш, жаңы президенти Дмитрий Медведев алар менен галстуктун өзү тургай жыты жок кырдаалда бейформал жолугушуу өткөрмөк. Кремль ноябрда откөн ал жолугушууну өлкөнүн эң бай, эң таасирдүү магнаттары менен президент финансы кризиси маселелерин талкуулады деп аныктады. Россия коммунистик борбор пландоосунан жапайы капитализмге канталап өтө баштаганда мамлекеттин кызарган же-рин үзүп-жулкуп байыган бул адамдарды олигархтар деп коюшат. Эпчил десе эпчилдиги андан ашкан, шылуун десе шылуундугу мындан ашкан, акча дегенде атасын сатуудан таюу тартпаган бул жаштар (көпчүлүгү кырктан араң ашкан) бийликтеги байланыштары аркылуу жыйырма жылга жетпеген убакытта эсеби сансыз байлыкка ээ болуп чыга келди.

Арийне бу саам алардын көңүлү анчалык шат эмес. Анткени Россиядагы кредит кризисинен олигархтар баарынан көп жабыр тартты. Откөн жылдын майында өлкөнүн фонду рыногу өз наркынан 80 пайыздан ашуун төмөн түштү.

Кечээ жакында эле Россияда долларлуу 110 миллиардер боло турган. Алардын көпчүлүгү антташып алгансып Москвада жашашчу. Дүйнөнүн бир да шаарында мындай эмес. Кризис кызызы, ал миллиардерлердин санын эки эседен ашуун кыскартты сыйкынат. Айрым маалыматтарга караганда, Россия магнаттарынын чыгымы төбө чачты чын эле тик тургузат: 150 миллиард доллар!

Лорд Питер Менделсонду Коргадагы наркы 80 млн. фунт турган яхтасына чакырган алюминий магнаты Олег Дерипасканы алалы. Мен аны менен ақыркы ирет жолугуп ангемелешкенде (жаздын аягы эле) Россиядагы байлардын байы деп Дерипаска эсептелчүү. Анын байлыгы болжол менен 14 млрд. фунтту түзгөн. Перуда өтө турган экономикалык форумга менчик самолету менен учуп баратып, Медведевди бирге түштөнүүгө чакыруу максатында Москвага конгон 41 жаштагы Дерипаска 6 млрд. фунтунан ажырады. Кремль ага шашылыш 3 млрд. фунт кредит бөлгөнүнө карабастан, кредиторлоруна карызы ушу тапта да кабат-кабат болуп үйүлүп туру.

Же президенттин «Мейендорфдогу» жолугушуусуна келген Россиянын алгачкы магнаттарынын бири – Михаил Фридманды айтталы. Россия журналынын божомолунда анын байлыгы 10 млрд. фунтту



түзүп, дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмесинде жыйырманчы орунда турчу. Кризиске чейин. Эми уюлдук байланыш операторунун акция пакетин эштеп сактап калуу үчүн Кремлден 1,3 млрд. фунт шашылыш жардам суроодо.

Фридмандын теке мандайында «Арсенал» футбол клубунун акционери Алишер Усманов отуру. 12 гектар жерге жайгашып, туштуптан ишенимдүү күзөт менен қурчалган, куну бир нече миллион фунттук чарбасында аны менен түштөнгөнүмө бир жылдан анчамынча эле ашты. Анда анын байлыгы 5 млрд. фунтту түзөт дешчү. Акыркы айларда бизнеси оожалып өсүп бараткан. Азыркы учурда ал байлыгынын каймагын калпытып ийди дешет...

Кремлге «кичи-кичилеп» колун сунгандар олигархтар өчүрөтүндө атургай «Челси» футбол клубунун ээси, мультимиллиардер Роман Абрамович да бар. Анын «ЕврАЗ» тоо кен-металлургия компаниясы мамлекеттен 1,7 млрд. фунт карызды эки бөлүп алыш, чет мамлекеттердеги бересесин төлөөгө үлгүрдү.

Кабат-кабат берилип жаткан карыздарды Кремлдин арам аракети катары карагандар көп. Айрым компаниялар менен анын ээлериyne шашылыш кредит берип, карызга белчеден батыруу менен Кремль баалуу активдерди кайрадан мамлекеттештирип, көптөн көксөгөн мүдөөсүнүн үдөөсүнө чыгышы, тагырак айтканда, мамлекет көзөмөлүнө өткөрүшү ыктымал. Ар тараптан ой жоруп келгенде кризис бар болгону олигархтардын, алар качандыр бир ээ боло калган бийлик табытына кагыла турган акыркы мык экендигине ынанууга болот.

Россиялыктардын көпчүлүгү «каракчы-барон» дешип аябай жек көргөн бул адамдардын Кремль менен болгон алакасын тогуз жыл мурда бийликтө келген, азыр премьер-министр аталганы менен өлкөнү бура бастыrbай башкарып аткан Владимир Путин таптакыр башка нүкка бурду. «Олигарх» деген түшүнүк постсоветтик Россияда бардыгы ошонун колунда дегенди билдирет. Арийне Батышта чириген байлардын саясый бийликтө келишин эскинин саркындысы катары карайт.

Азыркы тапта биз, батыштагылар, карандай бизнес менен шугулданғандарды гана олигарх деп элестетебиз. Олигархтардын айрыымдары Кремль менен башкалардан алда канча артык алакалаш. Бирок бири дагы саясатка кийлигишпейт. Андай алака олигархтар үчүн албетте керек, бирок бизнеси мизилдетип өстүрүү үчүн саясый мансаптан баш тартууга туура келет. Россия олигархтары бизнестин мындай мыйзамдарын мыктап өздөштүрүп, бийликтө бүгүлүп кызмат кылуудан оңу жок деп тапты. Эсеби маселең, каражаты аз спорт командаларын колдоп коёт, тигил же бул иштерге мартчылык менен



жардам көрсөтөт же компанияларды сатууга же сатып алууга сөзсүз макулдук берет.

«Мейендорфто» Медведев менен жолугар алдында Москвадагы кабинетинде Фридман мага: «Ири бизнес бүгүн Россия саясатына таасир тийгизет деген жөнеле жөө жомок, жөөлүгөн кеп» – деп айтты. Ал постсоветтик капитализмдин эң ийгиликтүү ишке ашкан долбоору, Россиянын бизнес тарыхындагы жапайы мезгилдин ветераны ТНК-ВР мунаизат гигантынын деректирлер көнешинин төрагасы. «Олигарх» түшүнүгү Россияда 1990-жылдардагы маанисин жоготту. Бийлик тизгини Путинге тийгени бизнес саясатка реалдуу таасир бералбай калды. «Путин ири бизнести саясат менен ширеңкедей ойнотпой турган ётө чечкин адам» – дейт ал.

Украинада туулган, жаш кезинен «Свобода» радиосун кууп уккан Фридман 17 жашында Москвага келип, эң жакыр студентке айланган. Ал совет учурунда эле театр белеттерин товарга алмаштырып, көмүскө көмө бизнес жасачу. Ал Советтер Союзундагы жеке бизнес жасагандардын алгачкыларынан. Оболу тажыйба жасай турган чычкандарды баккандан баштап, бизнес ишмердигинин бардык түрлөрүн сынап көрдү. Кийин терезе жуучу компания ачты. Ал мунаизат өндүрүү, чекене соода, телекоммуникация, банк ишмердиги өндүү бизнеске тиешеси бар «Альфа-Груп» консорциумун түзүүнүн алгачкы кадамы болуп берди. Фридманды иш боюнча өнөктөшү Петр Авен катуу сүрөдү. Авен 1992-жылы тышкы экономика байланыш министри боло калып, Санкт-Петербург мэриясынын чиновнике-ринин бири, КГБнын мурдагы полковники, ошол тапта чет эл инвестициясын тартуу боюнча жоопкер Владимир Путин менен ысык ымалага ётөт.

«Бийликти ёз ишиңдин кызыкчылыгына көндүрүү аракети бир кеп, саясый чечимге, айталы, өкмөт кызматына дайындоого таасир этүү – башка кеп, – дейт Фридман. – Мен өлкө саясатынын чыгаандары менен ымала түзүү ётө кооптуу деп эсептөчүмүн жана эсептейм. Тескериシンче, алардын далдаасында жургөн он. Бирок Россияда бийликтен бирөө артыңан жөлөп турбаса, сени эч ким укпайт».

Фридман менен Авен мурдагы маалымат технологиясы жана байланыш министри Леонид Реймандан кирешеси көп уюлдук байланышынын жалпы улуттук операторлугу акциясын талашып, аз жерден бычак мизинде кала жаздаган. Бирок андан аман-соо ётту. Эки жак тең бири-бирин сотко берди. Рейман Путиндин кабинетин какпай кириүүгө мүмкүнчүлүгү бардыгын эске алганда, Фридман анда тоодой тобокелчиликке барган. Бирок Авен Путин менен андан ашса ашкан, бирок эч кем калбаган таттуу болчу. Натыйжада, президент министри коррупциянын бетин ачам деп коркутканына



карабай, эки жакка тең болушкан жок. Тек талаш-тартышка чекит кюолар алдында шап ооздугу үчүнбү, айтор, Рейманды отставкага айдап жиберди.

ТНК-ВР биргелешкен ишканасынын акционерлери – Фридман жана россиялык уч миллиардер өткөн жылы генералдық деректирлик маселесинде англиялык өнөктөштөрү менен катуу чарыша кетип, ал айыгышуу көпкө созулду. Магнаттар анын отставкасын талап кылышты. ВР аны аябай катуу колдоду.

Биргелешкен ишканага ким кожноон экендигин россиялыктар британдыктарга бат эле билгизди, Россия бийлиги генералдық деректирдин кызмат өтөө мөөнөтүн көтөрүп чыкты, визасын андан нары узартпай койду. Ошентип компаниянын жаңы деректири дайындалды. Магнаттар көшегөнүн артындагы оюнга канчалык тиешеси бардыгын, албетте, моюнга албайт.

А тургай Россия туткасын кармап турган адам менен тутумдаш Авен дагы олигарх феномени өткөн чак деп эсептейт.

«Биз олигарх болбой калдык, – деп билдириди жакында ал. – Мен грек тилин билбейм, бирок менин түшүнүгүмдө олигарх деген акчасы, саясый бийлиги бар киши болуш керек. Путин келгени ал эреже езгердү. Азыр бирибиз дагы саясый бийликтө жокпуз».

Борис Ельциндин учурунда иш таптакыр башка эле. Россия кылмышкерлик, башаламандык, жакырчылык сазына белчеден батып калган. Көпчүлүк көөнөрүп, ыргалып араң турса, совет түзүлүшүнүн урандышынан пайда болгон ашкан айлакер, тоодой тобокелчил, асмандаган дымагы бар бир ууч топтун арааны жомоктогудай ачылган. Эч нерседен кайра тартпаган эпчил, шылуун-шум бир ууч топ коммунизм корун бир заматта оодара тартып, талап-тоноп кетти. Тарыхта бир дагы мамлекет мынчалык ылдам талап-тонолбосо керек.

Байлыгы 12 млрд. фунтту түзөт деген Абрамович сибирдик жетим бала эле. Бул мансабын резина өрдөктөрдү сатуу менен баштаган. Хутордо өскөн жакын досу Дерипаска мага ал автомобильди алгач 10 жашка чыкканда көргөнүн айткан.

Россиядагы ири мунаизат компанияларынын бири ЮКОСтун мурдагы баштыгы, азыр түрмөдө жаткан Михаил Ходорковский бизнесин студенттердин арзан кафесинин кожоюну катары баштаган. 2000-жылга чейин Россиянын кудурети күч олигархы болуп турган Борис Березовский автомобиль импортунан ашкан пайда тапканча илимий кызматкер эле.

Кыялга чапчаң, ишке ыкчам бол адамдардын олигархка айланышына, албетте, Кремль өзү шарт түздү. Акчага да, саясый колдоого да зарурат болуп турган Ельцин администрациясы өз учурунда «кылым кызыл кулактыгы» аталган мамлекет байлыгынын мерчемдүү



бөлүгүн барымта аукциону деген шылтоо алдында дээрлик бекер сатууга макулдук берди. Мындай көз боёмоочулук келечектеги олигархтарды очойгон олжого батырды.

Аз да болсо жаңы чыга баштаган олигархтардын алгачкыларынын бири – Владимир Потанин никель жана платина чыгарган дүйнөдөгү эң ири ишкананын негизги акция пакетин 170 млн. долларга сатып алды. Кризиске чейин бул тоо кен-металлургия гиганттын баасы 19 млрд. фунт болчу.

Березовский Абрамович менен биргелеш бизнес ачар алдында «ити жаңыдан чөп жей баштаган» нефть трейдери болчу. Бул бизнесмен үчүн атайын ачылган нефть компаниясын сатуу указын чыгарууга Ельцинди көндүрүү учун көп деле убакыт талап кылышкан жок.

А тургай ишкананын приватштыруу боюнча жоопкер жетекчи-син Березовский түн ортосунда төшөктөн тургузуп келип, керектүү документтерин даярдаткан дешет. Ошентип жаңыдан ачылган «Сибнефть» компаниясы Березовский менен Абрамович консорциумуна 100 млн. долларга сатылат. Абрамович анда бар болгону 29 жашта болчу. 10 жыл аралыгында бул ишканы Абрамовичке 7 млрд. фунт таза киреше түшүрдү.

Бийликке коммунисттер келип калбасын деп корккон Россия магнраттары 1996-жылы Ельциндик шайлоо компаниясын финансыйлайт, өздөрү жана Кремль түзгөн медиамперия аркылуу ар кандай колдоо көргөзөт. Ошентип ана-мына ээрден оодарылат акыбалына жеткен Ельцин шайлоодо жеңип чыгат. Фаустукундай бул пакт олигархтар өкмөткө таасир этмек түгүл, анын бир бөлүгүнө айлантууга шарт түзөт. «Биз Ельцин чөйрөсүнүн таяныч-жөлөнүчүнө айландык, – дейт Фридман. – Анткени бизде акча да бар эле, коммунисттерди бийликке жолотпойбуз деген максат да бар эле». Олигархтар 1995–1998-жылдардагыдай бийликке эч качан жеткен жок.

Анын башында эл әмдигинин Распутини деп алигиче жек көргөн Березовский турду. Магнат Ельциндик кызы жана эң жакын көнешчиси Татьяна Дьяченко, президент администрациясынын башчысы, кийин Дьяченкого үйлөнгөн Валентин Юмашев менен ысык мамиле түзөт. Саясат «чабуулчулары» Таня, Валя деп эркелетип чакырган бул экөөнүн тең Ельцинге таасири күч болчу. Анын «каныжанына» бул экөөндөй Россияда эч ким аралаша албаса керек. Алар даана дарбаза кайтаруучулар эле. Аз жерден ажалы жетпей калган Березовский (машинесине коюлган бомба шоопурунун башын жулуп кеткен) аларды аябай пайдаланган. Алар менен Абрамовичти да Березовский тааныштырган. Ал тааныштыктын канчалык таттуулугун ушундан билициз, Абрамович белгилүү убакытка чейин алар менен чогуу жашаган.



«Бир күнү кечинде Танянын дачасына бардым эле, – деп эскерет меймандардын бири. – Сакал-муруту алынбаган, жынсы кийген бир жигит машинеден эң мыкты француз винолорун түшүрүп, муздат-кычка азық-түлүк жайгаштырып, шашлык жасап жүрдү. Мен жаңы повар го деп ойлогом. Бу ким деп сурасам, Юмашев күлүп: «Бул Рома эмеспи, дачасынын ремонту бүткүчө биз менен жашап атат» – деди.

Мартабасы ашып, таасири ташып турган мезгилде Березовскийге бир топ байкоо салып жүрдүм. Падыша доорунан калган Москвадагы ак сарайда жайгашкан анын «клубунда» атмосфера айрыкча езгөчөлөнүп, кабыл алуу бөлмөсү күдүм Кремлдикин эске салчу. Менменсинген бизнесмендер менен саясатчылар тишине чейин куралданган жансакчылары менен магнат качан кабыл алат ала-кетинде күтүп турчу эле. Сүйлөшүүлөрдү узун түштөнүү үстөлүндө кызматчысын улам кнопкa басып чакырып өткөрчү.

Березовский байлыкка караганда бийлиktи жана алардын тиштешип, тытышып турганын жакшы көрчү. Россиянын көлөкөдөгү кардиналына айланганына сыймыктанчу. Бир жолу мага клубунда Россиянын премьер-министрин алмаштырууну көздөп атам деп тишкычырата жылмайып сыр төккөнү бар. Айткандай эле оорулдуу президенттин ордуна Путин ылайыктуу деген Ельциндин күйөө баласы Юмашевди каттуу колдогон. Ошол колдоосу муш болуп кийин өзбашына тийди. Березовский менен Абрамович Путиндин шайлоо компаниясына каражатты катыра жумшаган.

2000-жылдын башында Ельцин отставкага кетип, президент бийлигин аткарууну Путинге тапшырып, бүт дүйнөнүн оозун аңырдай ачырганда мен Березовскийге Чоң театрдан жолугуп калдым. «Биз жеңдик, – деп кубанычын жашыралган жок ал. – Биздин өлкө дүйнөдөгү эң мыкты мамлекет. Биздин президент дүйнөдөгү эң мыкты президент» – деди ал Путин тууралуу. Аны менен кошо өзүнүн күнү батып баратканы, азуусун айга жаныган Россия олигархтары бийликтен эртең-бүрсүгүнү кол жууру эки тараалты тытыштыруунун москвалык мастеринин ал кезде үч уктаса түшүнө кирген эмес.

16 жыл КГБга кызмат кылган, жеткен көрөгөч, ашкан чечкиндүү Путин ишти ошол замат мурунтуктан алды. Кийин аңызга айланган жолугушуу 2000-жылы Кремлде өттү. Путин ооматы ашып-ташып бараткан Россия олигархтарынын баарын чакырып, жаңы шарт, жаңы эреже койду.

Андагы жакшы жаңылык – арам жол менен чогулткан байлыгыцарга тийбейм деди. Жаман жаңылыгы – мындан нары алар саясатка жолобос болду. Жараплан жасаты менен күчтүү мамлекеттин жактоочусу Путин Кремлди приватташтырууга аракет жасагандарды аябастыгын ачык каңкуулады. Арийне айтканын айткандай



аткарды. Анын көз кырына эң алгач Ельцинди жактап, Путиндин президент болушуна бүт медиаимпериясынын күч-кубатын жумшаган медиаолигарх Владимир Гусинский илинди.

Кийин Россияны таштай качкан Гусинскийге көз боёмочулук айыбы тагылып, Москвандын жаман жагынан атагы чыккан тергөө түрмөсүнө тыгылды. Натыйжада, «Калашников» автоматын кезеген маскачан жоокерлердин катышуусу менен Гусинскийдин медиахолдинги Кремлдин көзөмөлүнө өттү.

Андан кийинки кезмет Кремль саясатын сындай баштаган Березовскийге жетти. Прокуратура магнаттын ишкердик «илимин» текшере баштады. Бир кезде Кремлдин ажыт атасы аталган адам камактан коркуп, Россиядан кечип, өз самолету менен Лондонго конду. Аяктан саясый башпаанек алышп, Путиндин айыгышкан сынчысына айланды.

Березовский Путин менен таймашын таңдайы катканча эле таңшыды. Анын эң жакын досу, иш боюнча 20 жылдан берки өнөгүү, Абрамовичтин арбайы ушунчага жетишине чоң турткү болгон Бадри Патаркацишвили андан айырмаланып, коңулдан башын чыгарган жок. Өткөн жылы куну бир нече миллион фунт турган Сурреедеги ак сарайында жүрөктөн каза болгондон бир топ ай мурда мен аны менен Жансыз деңиз жээгиндеги Израилдин бир бейиштей болгон курортунда жолуккам.

«Бир күнү мени Lubyanaga (мурдагы КГБ, азыркы ФСБнын штаб-квартирасы) чакырды, – деп айткан ал мага бассейн жээгинде кофе ичип отуруп. – Мени аяктан ФСБ деректери машинеге отургузуп, Кремлге алышп келди. Путин менен жекеме-жеке жолуктум. Путин Санкт-Петербургда иштеп турганда аны менен ысык мамиледе элек. Березовский экөөбүзгө Петербургга автосалон ачууга жардам берген».

Маркум Патаркацишвилиниң айтымында, Путин ага: «Сиз ким тараптасыз, Борис тарабындабы, биз тарабындабы, мен ошону билгим келет, – деген имиш. – Биз тарапта болсоңуз, Россияда каласыз, бизнесиңиз гүлдөп өсөт. Борис тарапта болсоңуз, сиз дагы анын таз кейпин киесиз, ошону билип қоюшунуз керек».

Көп өтпөй миллиардер грузин Россияны таштай качып, орус прокуратуrasesы ага издөө жарыялайт.

Мурдагы өнөктөштөрүнүн нефть компаниясы менен телеканалын Абрамович сатып алышп, кайра мамлекетке соодалаганынан эле ири бизнес менен Кремль канчалык алакалаш экендигин элесттес болот.

«Абрамович менен Кремль айрыкча алакада, – дейт Путиндин мурдагы жардамчысы. – Кремль ага тигил же бул компанияны сатып алууга же сатууга кененчилик кылат. Ал анткени оюн эрежесине



кыңк этпей баш иет, Россияда ким биринчи экендин жадыбалдан жат билет. Эч нерсеге кийлигишпейт, тагылган милдетти так аткарал.

Гусинский менен Березовский Россиядан безген соң, Путин Россиянын эң бай адамы Михаил Ходорковскийди кокодон алды. Аны кыйкылдатып муунтууга себеп-жөн көп көрүнгөнү менен Ходорковскийдин саясый дымагы Кремлдин кыжырын, кыязы, катуу кайнатты.

Магнат Дума шайлоосунда төмөнкү палатага ат салышкан партияны каржылай баштады. Путин жана анын КГБдан келген калдайлары Ходорковский парламентти жарым-жартылай приватташтырып, премьер-министр болгусу келет деп шек санады.

Мурдагы миллиардер 2003-жылы камакка алынды. Россия сот системасы Кремль тандап бергендерди кандай жазаларын ушундан билициз, Ходорковскийге көз боёмолонгон, каражатты дайынсыз чачкан деген айып тагып, 8 жылга кести. Мындай айып менен Россиянын алгачкы олигархтарынын кимисин болбосун түрмөгө тыкса болот. Көпчүлүк байкоочулар бул процессти сот системасына пародия катары баалады.

Анын артынан ЮКОСту банкрот жарыялап, анын активи Путиндин шериги башкарган мамлекеттик нефть компаниясына сатылды. Муну башкалар түгүл Кремль калдайлары да мамлекет уруксаты менен таламандын тал түшүндө талап-тоноо катары баалады.

Ушу тапта Кремль мурдагы магнатка кайрадан жаңы иш ачты. Кыязы, муну менен Ходорковский экинчи жолу узак мөөнөткө кесилет. Ходорковский Москвадан 3000 км алыс Сибирь түрмөсүндө жатып, акыркы бир жарым жылда тууган-туушкандары менен бир нече saat жолукту. Бирок ага чөгүп, бийликтө тизе бүгүп берген жок. Жашыруун жол менен камерага катарылуу жиберген менин суроомо кат менен минтип жооп берди: «Путин мени мамлекеттик көнтөрүш жасайт деп ишенип алышы ыктымал. Ушунун өзү күлкү келерлик да. Анткени мен парламенттик шайлоодо жок дегенде 15% добуш алат деген эки оппозициялык партияны мыйзам негизинде колдодум. Анын эмнеси бар? Жок, бул жөнеле Россиядагы бирден бир кирешелүү тармак – ЮКОС нефть компаниясына жасалган чабуул шылтоосуна шына болуш керек. Эгер соттор көз карандысыз болсо, бул ишти акылынан таптакыр адашкандары эле албаса, эч кими алмак эмес».

Таюуңдан тарт деп аны камалалекте көндүрө албай койгон Фридман: «Ходорковскийдин камалышы, албетте, калган олигархтарды катуу коркутуп салды, – дейт. – Албетте, айрым адамдарды алаңдатты. Анын жаңылыштыгы ушундан болду: эки мин



көрүнүктүү фигура болсо да, азыркы Россияда бийликтөр араан агытып, көз кызартып чоң бизнес жасоого болбайт. Ходорковский өзүн өтө белгилүү инсан сезип, мага эч ким даай албайт деген жалган элеске жетеленип алган. Бул жөнеле баёолук».

Алгачкы олигархтардын ошентип терисин тескери жамынтаандан кийин Путин бийлик айланасына бут баарын душман санап, жеп-жуутуп жиберүүгө дайым даяр КГБнын мурдагы агенттерин топтой баштады. Андан башка мамлекеттик чиновниктер менен Кремль чабуулчуларынан турган жаңы магнаттар клубун ачты. Алар Россиянын ири мамлекеттик корпорацияларын жетектеп турмай болду. Путиндин жакын жан-жөкөрлөрү өлкөнүн эң ири нефткомпаниялары – Газпром менен Роснефтинин деректирлер кеңешин башкарат. Алар андан башка мамлекеттик Темир жол компанияларын, алмаз чыгаруучу эң ири концернди, чет мамлекетке согуш куралдарын сатууга укуктуу мекемелерди жана башка бир катар мамлекеттик корпорацияларды жетектейт.

Путиндин расмий магнаттары катардагы мамлекеттик кызматкерлердөй эле айлык алат делинет, бирок ага өтөле баёо бирөөлөр ынанбаса, эч ким ишенбейт. Абрамович менен Дерипаскага ожшогон көрүнүктүү фигурандардын көлөкөсүндө кандайдыр бир аты-жыты белгисиз магнат турганы турган. Геннадий Тимченкону алалы. Путиндин жакын досу, КГБнын мурдагы агенти Россия нефтисинин учтөн бирин экспорттот, жылына 45 млрд. фунт киреше тапкан компанияга ээликтештик кылат. Айрым рынок аналитиктеринин божомолунда, анын байлыгы 10 млрд. фунттан кем эмес. Мындай капитал менен Россиядагы эң бай адамдын бири катары көзге көрүнүп, оозго илинмек. Арийне, Россияда 11 жыл жашап, аны бир гана жолу сүрөттөн көрдүм. Же Юрий Ковалчукту алалы. Бул Путиндин дагы бир таламдаш миллиардери банкка жана Россиядагы ири камсыздандыруу компаниясына ээликтеш. Алардын кардарларынын ичинде кадимки Газпромдун өзү бар...

Олигархтар Кремлге кыңк этпей баш иет. Бир дагы алуу, сатуу иштерин бийликтин макулдугусуз жүргүзө албайт. Ельциндин учурунда Кремлге кошомат кылып да, коркутуп да көнгөн олигархтар эми Путинге жагынгандан башкага жарабайт.

Беслан мектебиндеги теракттан өлгөн балдардын үрөй учурган сүрөтүн чыгарганы үчүн «Известия» гезитин Кремлдин көрсөтмөсү менен сатып алган олигарх Потанин анын баш редакторун кызматтан алды. Кийинчөрөк гезитти мамлекеттик компанияга сатып жиберди.

Дүйнөгө белгилүү виолончелист Мстислав Ростропович өлгөндөн кийин анын коллекциясы сатыкка коюлду, Березовский менен Патаркацишвилинин Россиядагы эң мыкты «Коммерсантъ» ишкерлер



гезитин сатып алган «Арсеналдын» акционери Усманов аны қоюлган баасынан эки эс кымбат – 40 млн. фунтка сатып алыш, мамлекет музейине тартуу кылды.

Медведев менен ысык ымаласы бар бол олигархты ошенткиниң деп Кремль кыйнаган деле жок.

Тек башка миллиардерлер сыйактуу эле ал азыркы Россиядагы мэзгил талабын аткарды. «Мен Кремль менен жыцайлак катыштамын дебес элем, – деп айтты 55 жаштагы Усманов мени 23600 кв фунт ак сарайына коштоп баратып. – Арийне, мен жасаган жана жасап жаткан иштер бийликке жагат деп ойлойм».

Бул бизнесмен ФСБга толук тиешеси бар «Динамо» футбол клубун дагы каржылайт. Дерипаска, Потанин жана башка бир катар миллиардерлер 2014-жылы Сочиде өтө турган кышкы олимпиада даярдыгына олчойгон каражат кошуп атышпат...

Путинге чейинки доордон айырмаланып, Россия магнанттарында болгон дүйнөбүздөн алеки saatta айрылып калабызы деген кооптонуу күч. Кремлдин кычыгына тийсе, ашып-ташкан байлыгы, байланыштары кебекке турбасын алар жакшы түшүнөт.

«Россияда жакырчылык менен түрмө каш-кабактын ортосунда» дегенди жакшы көрөт Абрамович. Дерипаска өз империясы тууралуу бир ирет минтип айтты: «Мамлекет бардыгынан баш тарт десе, биз даярбыз». Кийин ал тамаша деп жооткотту.

«Россияда мыйзам улуктугу сыйактуу эле менчик укугу таптакыр башка түшүнүк. Биздин тарых ошондой», – дейт Фридман.

«Мен жеке менчигиме болгон укугум бил олкөдө шарттуу экендигин билем, ошондуктан бийликке эч качан каш кайтарып, кайыр айтпас элем. Андан эч майнап чыкпайт. Системанын телегейи тегиз эмес, бирок биз аны түшүнүшүбүз керек. Бийлик менен өзүндүн ортосундагы чегараны сактай билүү шарт. Бул жер сага жакпайбы, төрт тарабың кыбыла, ошол күнү самолетко отур дагы, учуп кет. Биздин ата-энелерибиз анчалык ашып-ташкан турмушта жашаган эмес, андыктан бул өлкөдөн кетүүгө менин көнүлүм да, негизим да жок».

... «Мейendorffdogu» түштөнүүдөн бир жума өткөн соң Медведев менен жолугууга катышкан алгачкы олигарх-миллиардерлердин биринен өлкөдө олигархиянын келечеги кандай болот деп сурадым. Магнат көк чайды шыпкап ичи дагы, булгаары креслого чалкалай берип, кыжырдуу жылмайып мындай деди: «Биз олигарх болгондон небак калганбыз. Биз жөнеле бизнесменбиз. Путин мамлекет бийлигин калбына келтирим деп убада берди эле, келтирди. Баштагыдай эле бардык бийлик анын колунда. Бийликке да, көп акчага да эгедер чыныгы олигархтар барбы десеңдер, Россияда андай бирин-экин адамдар калды – алар өлкөнү башкарып аткан биздин лидерлер».




*Көтөрлио*



## ЭЗОПТУН САПАРЫ

(Алгачкы басылышы)

(Уландысы. Башы журналдын №7–8-сандарында)



Эзоп

– Эзоп ти्रүү!..

– О кудай, Эзоп тириүбү?.. Сен өлбөйсүң. Сенин күнүндү баткыс кылам. Сен Эзопту гана эмес, менин да жанымды сактап калды! Бүгүндөн тартып сен – падышанын ажалдан алып калуучусу атасың. Алып кел Эзопту тезинен!..

Зынданда бир топко жатып калган Эзоптун чачы ұксүйүп, денесин кычы басып сенделип кирип келет. Анын кебетесин көргөн падыша терс бурулуп ыйлап жиберет. Жуунтуп тазалап, кийим кийгизип келгиле деген буйрук берет. Баары жайына келгенден кийин Эзоп падышанын алдына келип, падыша аны мээримдүү кабыл алып, жайынча маектешип киргендө Эзоп өгөй баласынын жалган жалаа жапканын айтып, Кудай алдында карғанат. Өз атасынан эки эссе ардактай турған өгөй атасына қылган кыянаттығы үчүн падыша Гелийди ошол замат даргага астырмак болгондо Эзоп өтүнүп:

– Сабыр қылышызды падышам, дароо өлтүрүп койгондо анын айыбын шум ажал далдалап калат, тириү турса өзүн өзү жазалайт, – деп ажалдан алып калат. Падыша анын суроосун канагаттандыргандан кийин, «Египеттин падыш-

шасы бизге эмне деп жазганын окуп көрчү?» – деп Эзопко катты сунат. Ал катты окуп чыгып, күлүмсүрөп:

– Буга мындай жооп жазғын: «Кыш өткөндөн кийин мен сага мунара куруучулар менен сурооң жооп берүүчү кишимди жиберем». Артықбаш сөздүн кереги жок, – дейт.

Падыша анын айтканындай катты жазып, элчилер аркалуу Мисир падышасына жөнөтөт. Эзопту кайрадан казыначы кылыш алыш, бакма уулу Гелийди анын колуна тапшырат.

Эзоп баласынын күнөөсүн кечирип, акыл-насаатын айтат:

– Уулум Гелий, мурда мен кандай тарбия берсем, азыр да айтарым ошол. Унутуп калсан, эсиңе салайын: менин кылган жакшылыгыма жамандык менен жооп бердин. Аш менен урсам, сен таш менен урдун, бардыгын кечирдим, бирок айткандарымды унутпай кут катары сактап алсаң болгону, ал маган эмес, саган керек!

Биринчиден, Кудайынды унутпай тобо келтирип жүр. Андан кийин падышаңды сыйлай бил, анткени: «Улук кудаа эмес, кудаадан жудаа эмес» – дейт. Экинчиден, насаат айтып тарбиялаган кишинди өз ата-эненден кем көрбө, анткени ата-энең сени жаратса, жашооң жол салып, өз ыктыяры менен сени кабыл алыш, адам кылууга аракеттенгени үчүн асырап алган насаатчынды эки эссе урматташың керек.

Эртеңки иштей турган ишиңе жараша күч-кубаттуу болуш үчүн каалаган тамагың өзүңдө жетиштүү болууга тийиш.

Өзүң жерге көмүлүп калбайын десен, падышанын сарайынан укканынды көөдөнүңдө көөмп салгын.

Башка эркектерди жакшы көрүп кетпесин десен, алганың менен жакшы бол. Аялзаты женил ойлуу болот, өзүң алпештей албасан, алпештеген башкасына азгырылып кетет.

Кызып алыш акылдуусунбай жүргүн. Айтканындын бардыгы талаага кетип, кайра өзүндү мазактайт. Тилинди тиштен чыгарба.

Бирөөнүн иши илгерилеп баратса ага көз артпа; анын қубанычын бөлүшсөң, сенин да ишиң онолот. Суктук – сук адамдын өзүңө зыян келтирет.

Кулундун камын көрүп, андан жакшылыгында аяба. Ошондо ал кулдук уруп тим болбостон, жан-дили менен берилип калат.

Башкага көз каранды болбойм десен, өзүндү башкара бил.

Иш үйрөнгөндөн картайганда да уялба. Эчтеке билбей өткөнчө, бир нерсени билип өтүш, ар адамга парз болот.

Аялыңа ачылып сырынды айтпа. Эриш-аркак турмушта аял-эркек атааңдаш болот, колунан келсе сени багындырып алат, анткени анын сага кезөөчү жарагы ар дайым даяр.

Буюрган ашкага топук кылыш, бүгүнкү үлүшүндөн артканын эртеңкиге сактагын. Досторундан үмүттөнүп жүргөнчө досторундун сенден үмүттөтүп турганы дурус.



Бирөөгө ишин түшсө анын тилин таба бил. Ит деле шыйпандап тамак жейт, арылдап токмок жейт.

Байлык тапсаң анын акылын тап. Ақылын таппаган байлығың бат эле түгөнөт, акылын тапсаң байлығыңа байлык кошулат.

Бийликке жетсең кекчил болбогун. Жамандық қылганга жакшылық қылсаң, акырында кандай кишини ката қылғам деп өкүнүп калат.

Бирөөгө жакшылық қылғың келсе кечиктирибей қылғын. Таалайды тагдыр колдон талашып турараын ар дайым унутпа.

Өзүндүн уялашың болуп, чагымчы, ушакчы болсо жаныңа жакын жолотпо. Жашоодо анын сага пайдасынан зияны көп болот.

Ақчаң көп болсо кутурбагын, аз болсо мұңқүрөбөгүн. Дүйнө деген оомалуу-төкмөлүү келет...

Ошентип, Эзоп ақыл-насаатын айтып, асыранды баласы менен коштосшот. Бирок Гелий өзүнүн оңолбой турган ишин ойлонуп, уккан насааттарын талдай берип, акырына чыга албай ачкасынан өлөт. Эзоп аны өз баласынан артық қылыш көмөт.

Убакытты өткөрбөй Эзоп ишке киришет да түлөкчүлөрдү чакырып алып, төрт бүркүт карманп келүүгө тапшырма берет. Карманп келген бүркүттөрдүн чалғын канаттарын жулуп салып, тапка келтирип жакшы багып, жаш балдарды көтөрүп учууга машыктырат. Жулунган канаттары өсүп, жетилгенден кийин бүркүттөр кадимкидей балдарды көтөрүп учууга машыгып калышат да, түмшугуна байланган жиптер менен балдар каалаган тарапка имерилип учушат. Ал эми жаз чыгаары менен Эзоп бүркүттөрдү, балдарды, күлдер менен ар кандай шаймандарды алып, Мисирди көздөй жөнөп кетет.

Ал Мемфис шаарына келип түшкөндө Нектанебон падышага Эзоптун келгендиги жөнүндө кабар беришет. Аны уккан падыша айласы кетип, өзүнүн насаатчыларын чакырып алып:

– О жараткан, Эзопту өлүп калды деген кабарды угуп мен Ликург падышага табышмактуу катты жаздым эле, көрсө адашкан турбайбызы, – деп, Эзопту кемеден түшүрүп тосуп алууга буйрук берет.

Эртеси Эзоп учурашуу үчүн падышанын алдына келет. Нектанебон болсо өзүнүн жан-жөкөрлөрү менен жоокер башчыларынын бардыгын актан кийиндирип, өзү ак чепкен жамынып, башына айча тагынып тактысында отурат да, Эзопту үстүнө киргизет.

Эзоп аларды көрүп таң қалат:

– Мен кимге окшошуп калыпмын? – деп сурайт падыша.

– Өзүн Айга, нөкөрлөрүн жылдыздарга окшоп калыптыр. Башындағы иймейген Айга окшоп жаркырап тегерете нурун чачып, нөкөрлөрүн Айды курчап турган жылдыздардай жымындашат...

Анын сөзүнө падыша ыраазы болуп, Эзопко толгон белек тартуулайт. Эртеси Нектанебон өзү чоктой кызыл кийинип, колуна гүл карманп та-

тысында отурат да жан-жөкөрлөрүн тегерете отургузуп, Эзопту үстүнө киргизет.

– Мен эмнеге окшошуп калыптырымын? – дейт.

– Сиз күздүн Күнүнө окшоп, нөкөрлөрүн жердин жемишине окшоп калыптыр. Өзүндүн чоктой демиң менен көз кумарын кандырып, гүлдөгөн жер болсо сага жемишин тартуулап жаткансыйт.

Падыша анын ақылына таң калып, сыйлуу белектерин берет.

Үчүнчү күнү Нектанебон ак кийимчен болуп, жан-жөкөрлөрүн кызылдан кийинтип тактысында отурат. Эзоп кирип келгенде дагы баяғы суроосун берет.

– Эмнеге окшоп калыптырыбыз?

– Сиз Күнгө окшоп, нөкөрлөрүнүз Күндөн тараган нурга окшоп калыптыр, – дейт Эзоп. – Өзүңүз көздү уялткан Күндөй таптаза нурданып, жан-жөкөрлөрүнүз күндөн бүткөн оттон бетер кызарып турат.

Падыша бул жообуна да таң калып:

– Менин өкүмүм кандай экенин көрдүңбү? Мага караганда Ликург падыша ким?.. Бир жүргөн жандык да! – дейт.

Эзоп ага жылмайып туруп:

– Ойлонбой айтылган сөз падышага жараашпайт. Балким, пайгамбардан Кудай канчалык улук болсо, ал дагы сизден ошончолук улук болуп жүрбөсүн? Кудайыңды тааный жүр! Күндү силерге тийгизип, Айды жаркыратып, жылдын мезгилин алмаштырып турган ошол болбосун? Ачуусуна тийсениз замананды куушуруп, көктөн чагылған атып, жериңди титиретип койбосун? Ликург чындаса күндүздү түн кылып, күйгөнүндү өчүрүп койсо анын алдында муунунду жайып муңканып, чөгөлөп калып жүрбөнүз?!

Нектанебон анын кыраакылыгы менен чечендигин байкап ақыры:

– Мага мунара куруп бере турган адистеринди алып келдинбى? – деп сурайт.

– Алар сиздин буйругунузду күтүп турушат, – дейт Эзоп. – Курула турган жайды көрсөтүп берсениз эле болду.

Падыша айран таң калып, Эзопту ээрчитип шаардын четине чыгат да, курулуш курула турган жайды көрсөтүп берет. Эзоп көрсөткөн жердин төрт бурчuna бүркүт минген төрт баланы кооп коёт да, анын белгиси менен төртөө төрт тарааптан чурулдашып учуп чыгышат. Учуп чыккандар: – Курулушка даярдығыңар кана? Кышыңар, саманыңар, чалмаңар, жыгач-ташыңар барбы же биз курулай учуп жүрө беребизби? – деген талапты коюшат.

– Бул эмне деген шумдук? – дейт Нектанебон. – Кайдан келген канаттуу адамдар?

– Падыша Ликургдун ушундай канаттуу адамдары да бар. Аны билбей сиз Кудай менен курдаш адамга теңелгиниз келет.



– Сен жендин Эзоп, – дейт Нектанебон. – Дагы бир сурообуз бар?

– Каалаган суроонузду бере бериниз? – дейт Эзоп.

– Менин Гречиядан алып келген бир бээм бар. Эмнегедир Вавилондун айтыры кишинегенин угуп калса кулун салып коёт. Ал эмнеси?

– Жарайт, – дейт Эзоп, – бул суроондун жообун мен эртең берем!

Эзоп жаткан түнөгүнө келет да малайларды бир мышык кармап келгиле деп жумшайт. Алар бир килейген мышыкты кармап келип беришет. Эзоп аны египеттиктердин (мисирдик) көзүнчө бакыртып сабап кирет. Аны көргөндөр Эзоптун жанына келишип, чуру-чуу чыгарышат. Эзоптун үстүнөн арызданып падышага барышат. Падыша Эзопту чакырып алып:

– Бул эмне кылганың? Мышык деген биздин ыйык көргөн жаныбарыбыз. Мисирдиктер мышыкка сыйынышат! – дейт.

– Бул мышыгыңар түндө биздин падышабыздын мүлкүнө кол салыптыр. Ликургдун ыйык көргөн корозу аны ар дайым уйкудан ойготуп, болгон жаңылыкты айтып берип туруучу. Бул мышыгың түн катып уурданып барып, уктап жаткан жеринен муунтуп салыптыр, – дейт Эзоп.

– Ушунчалык калып айткандан уялбайсыңбы? – дейт Нектанебон. – Кантит эле ушул мышык бир түндүн ичинде Вавилонго жетип барып кайра келип калсын?

– Айтканыңыздын калети жок, – дейт Эзоп, – андай болсо бул жердеги бээнер кантит эле биздин айтырдын кишинегенинен коркуп кулун салып койсун? Өз табышмагыңыздын жообун өзүңүз айтып бердииз.

Падыша Эзоптун берген жообунан бүшүркөп, аны жеңе албай турганын сезет. Чыны менен эле Ликургга салык төлөп каламбы деп абдан чочулайт. Айласы кеткенде Гелиополь шаарына киши чаптырып, ал жерден жаратылыштын бардык жайын билген айлакер аярды алдырып, аны Эзоп менен беттештириүүнү чечет. Той берип, тойго бардыгын топтоп алгандан кийин гелиополдук айлакер Эзопко:

– Кудаанын кудурети менен сизге айта турган табышмагы бар, – дейт. Анда Эзоп:

– Өзүңе шек келтирсөң келтир, зили Кудайга шек келтирбе! – дейт. – Адамдын оюнdagысын бүт бойдон өзү берип туруп, кантит эле адамга табышмак тапшырсын? Табышмагыңды айта бергин?..

– Дүйнөдө бир сепил бар, сепилдин түркүгү бар, түркүктө он эки шаар, ар бир шаары отуз шыргыйдан жабылган, ар бир шыргыйды тегерене эки аял куушуп жүрөт. Буга эмне дейсин!

– Мындай табышмакты биздин балдар да таап берет деймин. Сепилиң – жарык дүйнө, бардыгы анын алдында; түркүк болсо – жыл, он эки шаарын – он эки айың, ар бири өзүңүн түйшүгү менен алек; анын отуз шыргыйы – отуз күн, убакытты өткөрө турган; күнүлөшүп куушуп жүргөн эки аял – күн менен түн болот.

Эч кимиси ооз ача албай орундарынан туруп кетишет.

Эртеси Нектанебон падыша өзү жакындарын кеп-кеңешкө чакырат:

– Эми айлабыз эмне болот? – деп кейийт Нектанебон, – ушунчабыз биригип алып ушул макулуктан жецилип, уялбай Ликуррга салык төлөйбүзбү?..

Ошондо кеңешчилердин бирөө мындай дейт:

– Ага дагы бир суроо берип көрөлүк. «Биз такыр билбеген, укпаган эмне?» – дейлик. Ал эмне айтса да аны билгенбиз, укканбыз дей берелик. Бир жецилсе ошондо жецилет.

Бул амал падышага да жагып калат, канетсе эми утуш биздики болот деп ойлойт. Нектанебон падыша Эзопту чакырып алып ага:

– Дагы бир табышмакты чечип берсөң, биз Ликуррга салык төлөп тургудай бололук. Биз билбеген, укпаган нерсени таап берсөң болгону!..

– Мага ойлонуу үчүн үч күн улуксат берсениз, – дейт Эзоп, – мен таап берүүгө аракет кылайын!

Эзоп падышадан чыгып ойлоно баштайт. «Эмне айтпайын, бардыгын эле билгенбиз, укканбыз дей беришет».

Эзоптон айла-амал качып кутулган эмес, улуу аяр болгон. Отуруп алып карыз алган жөнүндө тил кат даярдайт. Анда: «Мен, Нектанебон Ликуррг падышадан миң талант алтын карызга алдым...» – деп жазылып, мөөнөтүн кыйлага өткөрүп көрсөтөт. Уч күн өткөндөн кийин Эзоп Нектанебон падышага барат. Падыша эчтекеден кам санабай нөкөрлөрү менен тактысында отурган болот. Эзоп кирәэри менен падышага тил катты сунат:

– Окуп көрүнүз таксыр, өзүңүз берген тил кат экен, – дейт.

Падыша окуп чыкканга жеткирбей нөкөрлөрү: «Биз аны билебиз, укканбыз!» – деп жаалап киришет.

– Андай болсо сilerге чоң раҳмат, сilerди билбейт го дедим эле, көрсө, баарыңар билет турбайсыңарбы. Ордуңуздан жылбай туруп карызыңыздан кутулунуз, анткени анын мөөнөтү өбак өтүп кетиптири! – дейт Эзоп.

Аны уккан падыша токтоно албай:

– Эмне? Өмүрүмдө бирөөдөн карыз албаганымды жакшы билип туруп, сiler уялбай буга күбө өткүнөр келеби? – дейт падыша.

– Жок, таксыр, жок, – дешет шашкан кеңешчилири, – биз аны билген да, көргөн да эмеспиз!

– Эгер ошондой болсо, – дейт Эзоп, – табышмагыңардын жообу ошол болот.

– Элинде ушундай акылманы бар Ликуррг падыша кандай бактылуу! – дейт Нектанебон.

Эзопко үч жылдык салыкты төлөп, колуна ынтымакта жашоо жөнүндө ишеним катты тапшырып жөнөтөт. Эзоп Вавилонго кайтып келип олжосунун бардыгын Ликуррг падышага тапшырат да, Мисирде болгон окуяларды чыпчыргасын коротпой айтып берет. Ликуррг Музалардын



арасына Эзоптун алтындан жасалган статуясын орнотууга буйрук берет. Анын ақылмандығына арнап чоң той өткөрөт.

Эмнегедир Эзоптун Дельфияны көргүсү келет. Кайра келгенден ки-йин өмүрүмдүн калганын ушул жерден өткөрөм деп падышага убадасын берип коштошот да, Грециянын шаарларын қыдырып жөнөп кетет. Барган жеринин бардыгында өзүнүн ақылмандығы менен окумуштуулугун далилдеген жолугушуларды өткөрөт. Ақыры Дельфияга келет да ақыл-насааттуу сабагын окуп, бардыгы кызыгып угушат, ақысына бир тыйын төлөбөй таркап кете беришет. Жергиликтүү адамдар ар кандай чөп-чар жей беришип, өндөрү да кара сур тартып калган. Аларды байкаган Эзоп:

– Мөмөсүз дарактын дүпүйгөн барчасындай адамдар экен! – деп, тамаша иретинде аларга минтип кайрылат: – Силердин адамдар деңизден деңизге калкып жүргөн дөңгөчкө окшоп кетет. Алыстан карасаң толкунду жиреп баратканын көрүп ой бир керемет окшойт дегендей, жакын барып карасаң кармоого татыбайт, тыйынга арзыбаган бир дөңгөч! Мен дагы силерди чириген бай, шаары керемет, эли адептүү деп алыстан карааныңарды көрсөм экен деп көксөгөм. Көрсө, аябай адашкан экемин. Шаарыңар да, элинөр да мен ойлогондой эмес, арзый турган эчтекенер жок, жер жүзүндө жашагандардын абдан жардысы экенинцер, кыял-жорук жагынан түпкү ата-тегиңдерден өтүп кетипсиңер.

– Биздин кайсы ата-тегибиз жөнүндө айтып жатасың? – деп сурашат дельфиялыктар.

– Силердин тегиңер кул болгон, – дейт Эзоп, – билбесенер, билип алгыла. Илгертен бери келе жаткан гректердин бир салты бар, душмандын шаарын каратаң алганда түшкөн олжолордун ондон бир үлүшүн Аполлонго садага қылып беришкен. Жүз бододон он бодо, майда малдан да ошондой, акча менен алтынды да, кул менен күндү да ошентишкен. Дал ошол Аполлондун энчисине келген кулдардын тукумунан болосуңар. Өзүңөрдү эркин сезгениңер менен эркиндерден тубаса ажырап калгансыңар. Бүт бойдан Эллинанын кулдары экениңерден өзүңөр көрсөтүп койдуңар. Кулдар садага-секеттин эсебинен жашашып, бирине бири суу да беришпейт.

Ошентип, Эзоп жолуна түшүүгө камынып жатканда, анын сөзүн уккан Дельфия башкаруучусу: «Кокус мууну коё берсек, жер қыдырып жүрүп элдин баарына биздин жаманатыбызды жайып жиберет» – деген ойдо эбин таап, Эзоптун көзүн тазалоону ойлонот. Аларга Самостогу Музалардын арасына өзүнүн статуясын орнотпой койгондугу үчүн ызаланып калган Аполлон да жардам берет. Эзопко башкалары жардам көрсөтө албагыдай, таламын талаша алтыс амал издешип, ылайыктуу шылтоо таба алышпайт. Ақыры дельфиялыктар Эзоптун эшигин кайтаргандардын уктап калышын күтүшүп, уктап калгандан кийин табыш билгизбей кирип,

Эзоптун буюмдарынын арасына ыйык храмдын алтын чөйчөгүн жымшырып салып коюшат. Ал жөнүндө Эзоп да, башкалары да билишпейт.

Эзоп Фокида шаарын көздөй жолго чыгат. Артынан дельфиялыктар куугунтукташып, Эзопту байлап туруп кайра алып келишет.

– Мени эмне үчүн байлап алып келдинер? – деп сурайт Эзоп.

– Храмдын алтынын уурдап баратканың үчүн! – дешет.

Эч кандай күнөөсү жоктугун сезген Эзоп буркурап:

– Эгерде бирдеме таап алсаңар, ошол жерден өлтүрүп салгыла! – деп жалдырайт.

Дельфиялыктар анын буюмдарын антарып, ичинен алтын чөйчөкту сууруп чыгышат. Эзопту уруп-согуп, бүткүл шаарга ууру катары шермендесин чыгарып жарыя салат. Чөйчөкту атайлап салып коюшканын билип, дельфиялыктарга Эзоп карганса да ишенишпейт. Айласы кеткенде Эзоп элге кайрылып:

– О, калайык, калың журт. Адам болгондон кийин адамдын убалынан корккула. Кудайыңар болсо күнөө кимде экенин өзү билип, өзү жазалайт!

Ага карабастан аны жазалаш үчүн камап коюшат. Акыры кутулбай турганына көзү жеткен Эзоп: «Мен деле өлүм үчүн жаралгам. Буйрук ушул болсо көрбөске чара канча!» – деп демин суутат.

Эзоптун жакын жолдошторунун бири сакчыларды сөзгө көндүрүп, анын үстүнө кирет да, көз жашын көлдөтүп туруп:

– Бул эмне деген мүшкүл иш? – дейт.

Ага жооп катары Эзоп мындай тамсил айтып берет:

– Бир аялдын күйөөсү жаздым болуп, күйөөсүнүн мүрзөсүнө келип ыйлап жатканын көргөн бир дыйкан жер айдалап жүрүп, делебеси козголуп кетет. Өгүздөрүн айдоо аңызга токtotуп коюп аялдын жанына басып барат да, аялга кошомат кылышып кара күчкө шолоктоп ыйлап кирет. Аял ыйын токtotуп: «Сен эмне ыйлап жатасың?» – деп сурайт. Кош айдаган дыйкан: «Менин дагы жакшынакай жароокер жарым бар эле, өлүп калып күйүтүн тартышып ыйлап жатам. Бир аз ыйлап алсам бугум чыгып женилдей түшөм!» – дейт. Анда аял: «Мен дагы жакшынакай чалымдан ажырап, бир аз ыйлап алсам бугум тарай түшөт» – дейт. «Экөөбүздүн күйүтүбүз бирдей турбайбы, – дейт кошчу дыйкан, – издешпей табышкан экенбиз, ынтымакка келели. Макул десен мен сени ардактаган аялымдай көрөйүн, сен мени ардактуу күйөөндөй көр. Өзүбүздү өзүбүз сооротпосок, биздей шордууларды ким сооротот, чер жазып алалы!» Ошентип аялды сөзгө көндүрөт. Экөө сүйүшүп, жытташып чер жазышканча дыйкандын кошко чегилген өгүздөрүн ууру алып кетет. Кошчу күбүнүп-кагынып ордунан туруп караса, сокосу калыш, өгүздөрү жок. Дыйкан ошондо чындалап ыйлайт. Анда жанында турган аял: «Эмне мынча шолоктоп ыйлайсың?» – деп сурайт. «Эх, аял, ыйлабаска айлам канча!» – деп жооп берет. Анын сыңары бардыгын өзүн көрүп, билип туруп мүшкүлүмдү эмне сурайсың?

– Өз эли, өз жеринде өз билгенин жасап жатышкан бул шаардын элин мазактап эмне кыласың? Бардыгына жеткен ақылың ушуга жетпей калдыбы? Ақылдуулугун, билимдүүлүгүң кайда кетти? Шаардан шаар кыдырып, элге берген ақылыңдан өзүң үчүн калган жокпу, бир айласын таптайсыңбы? – деп күйүп-бышат.

Буга жооп катары Эзоп башка да бир тамсил айтып берет:

Бир аялдын келесоо кызы болот да, кызынын көзүнчө апасы Кудайдын куттуу күнү Кудай буга ақыл киргизбей койду го деп какшана берет. Күндөрдүн бириnde келесоо кызын ээрчитип алыш коншу кыштактагы бирabyсыныкына барып калат. Ал экөө кызуу сөзгө кирип калганда кызы ойноп короого чыгып кетет. Кепени карап көрсө бир киши эшектин артына жабышып алганын көрөт да кыз: «Байке, эмне кылып жатасыз?» – деп сурайт. Ал киши: «Ақыл киргизип жатам!» – дейт. Макоо кыздын оюна баягы энесинин күнде какшанып Кудайдан суранганы түшө калат да: «Мага да ақыл киргизчи?» – дейт. Анда эркек керсейип: «Жок, аялга жакшылык жарараптайды!» – дейт. Кыз болсо: «Андей дебе ырайымдуу киши, апам канча кааласаң ақысын төлөп берет. Маган ақыл кирсе экен деп күнде Кудайдан тиленет!» Ал кызды белгисинен ажыратып баса берет да, кыз кубанганынан энесине чуркап кирип кыйкырат: «Мына апа, мага ақыл кирип калды!» – деп. «Ақыл кантип кирди?» – деген энесинин суроосуна кызы: «Бир эркек кызарган бирдемесин ичиме киргизип, ары түртүп, бери түртүп бат эле ақыл киргизип койду!» – дейт. Иштин чоожайын түшүнгөн апасы: «Аа, кара жерге кир, ақыл кирбей эле болгон ақылыңдан ажырап калган турбайсыңбы!» – деп кейийт. Анын сыңары мен дагы Дельфияга келгенде болгон ақылымдан ажырап калыптырмын достум.

Аны уккан жолдошу көз жашын көлдөтүп чыгып кетет.

Дельфиялыктар Эзопко келишип:

– Биз бүгүн сени бийик аскадан кулатып өлтүрөбүз, анткени Кудайга шек келтирип, элибизди кордогонун үчүн урматтап көмүүгө татыксыз деп чечтик. Далярдана берсең болот, – дешти. Аны Эзоп уккандан кийин тамсил айтып калууга улуксат бергиле деп суранат. Алар улуксат беришет.

– Айбандардын бардыгы адамча сүйлөп жүргөндө бир чычкан менен бир бака дос болушуп, бирин бири мейманга чакырышат. Чычкан баканы чоң кампага ээрчитип кирип, андагы эт, май, нан, быштак, курут, түркүн жер-жемиштер менен коноктойт. Тоюшунча ичип, жеп алган бака: «Сен да мага келип конок болуп кет, менин сыйымды да көрүп аласың!» – дейт. Чычканды көлмөгө ээрчитип барып: «Кана, сүзүп жөнөдүк!» – дейт. Чычкан: «Мен сүзгөндү билбейм!» – деп жооп берет. «Эчтеке эмес, мен үйрөтүп коём!» – дейт бака. Жиптин бир учун өз бутуна байлап, экинчи учун чычкандын бутуна байлайт да сууга секирип кирет. Чиркелген чычкан сууга кошо кетет. Ошондо сууга тумчуккан чычкан: «Мен өлүп

баратам, бирок өлгөндө да өчүмдү аlam!» – дейт. Чычкандын өлүгү сууда калкып калып, аны учуп бараткан кузгун эңип кетет. Ага чырмалган бака кошо кетип, кузгун адегенде чычканды, андан кийин баканы жеп салат. Чычкан ошентип өчүн алыштыр. Анын сынары силер мени өлтүрөсүңөр, менин убалыма калган өзүңөр да соо калбайсыңар. Лидиялыктар, вавилондуктар, ал тургай бүткүл Эллада менин кунумду кууйт.

Эзоптун бул айткан сөзүнө карашпастан аны бийик асканы көздөй жетелеп жөнөштөт. Эзоп жулунуп качып чыгып, ыйык Музалардын арасына кирип жашынат. Ал жердегилер да аны аяп коюшпайт. Аны дегдендетип сүйрөп бараткандарга кайрылып:

– Дельфиялык адамдар, бул ыйык жерди жерибегиле! – дейт. – Бир сапар бүркүттөн качкан коён жанталашып жампа конуздан жардам сурайт. Конуз жан соогалап бүркүткө барса, бүркүт аны түртө салып коёнду жеп коёт. Жини келген конуз бүркүттү ээрчиp учуп жүрүп отуруп анын уясына чейин барат да, жумурткасын сындырып салып учуп кетет. Бүркүт жарылып жаткан жумурткаларын көрүп аябай каарданат, бирок айласы жок. Экинчи жылы жумурткаларын андан бийик аскага тууп, конуз аны да жарып салат. Бүркүт аябай капаланып, тукумумду курут кылгыдай Зевстин каарына калгамбы деп кейийт. Шордуу бүркүт кийинки жылы жумурткасын уяга туубастан Олимпке учуп барып Зевстин этегине тууп коёт да: «Эки жолу тукумдан ажырадым, үчүнчүсүн аман сактап калайын деп Сизге табыштадым!» – дейт. Конуз аны билип калып, жаңы жампадан чампалап алып Зевске учуп барат да, мурдунун алдынан аркы-терки зынылдап учат. Зевс жампанын жытынан жийиркенип, этигендеги жумуртканы унутуп коюп ордунаң ыргып тура калат. Ошентип бул сапар да бүркүт тукумунан ажырап калат. Конузду аябай ызалантып койгонун Зевс түшүнүп, бүркүт келгенде: «Жумурткандан бекер ажырап жүрбөптүрсүн, конузду аябай ыза кылып койгон турбайсыңбы?» – дейт. Ага кошумчалап конуз: «Жеке гана мени ызалантпастан, ал сени да кордогон. Сенин атынды атап кечирим сурап жан соога десем болбой, жанталашып жардам сурап келген бечараны да жалмап койгон. Андан кегимди алмайынча жаным тынбайт!» – дейт конуз. Ошондо Зевс бүркүттүн тукуму курут болбосун деп, бир ачуунду мага берип ырайым кыл десе, конуз караманча кашайып туруп алат. Аргасыздан Зевс бүркүттүн тууй турган учурун конуз чыга элек мезгилге которуп коёт. Анысы кандай дельфиялыктар, мен жанталашып жардам сурап коргологон ыйык жерди кордобогула, кусуру анча чоң болбогону менен ыйык храм эмеспи. Жампа конузду эсиңерге алып, Олимптин мээримдүү Зевсинин арбайы үчүн ырайым эткиле!?

Дельфиялыктарды бул дагы токтото албайт. Аны бийик асканын башына алып барып тургузуп коюшат. Акыры өлгөн экемин деп Эзоптун айтып турганы:



– Кандай айтсам да болбодуңар. Айла канча, өлөр алдымда өзүмдүн тамсилдеримден айтып калууга улуксат бергиле.

Бир дыйкан өмүрүнүн бардыгын айыл жерде өткөрүп, эч качан шаарды көрбөптүр. Ал өлөөр алдымда шаарды бир көрүп калайын деп балдарынан улуксат алат. Балдары эшек арабаны дайындал берип: «Эшекти айдай берсең эле шаарды өзү таап барат!» – дешет. Жолдо карата нөшөрлөп жаан жаап, түн кирип, эшеги адашып жолдон чыгып кетип, аска жардын кырына алып барып кептеп салат. Кандай кырсыкка дуушар болгонун көрүп: «Оо, кудуреттүү Зевс, акыры жүрүп ушунтип өлмөк белем? Аттан өлсөм да арманым болбос эле, ажалым ушул эшектенбى?» – деп зарланыптыр. Анын сыңары мен дагы кишиликтүү адамдардын колунан өлбөй, куураган күлдәрдин колунан өлөт турбаймыбى?!

Аскадан кулаар алдында акыркы тамсилин айтып калат:

– Бир киши өзүнүн кызына ашык болуп калат. Акыры чыдамы түгөнүп, уятын жоготуп, аялын айылга жумшап жиберет да өз кызын зордуктап көёт. Ошондо кызы: «Абийир калбаптыр го атасы. Сага кордолгончо жүз эркектин тепсендисинде калсам, мага женилирээк болмок!» – деп тир. Ошондой эле менин сilerге, дельфиялыктарга акыл айтам деп зордукталып өлгөндөн көрө, Сирияны, Финикияны, Иудеяны кыдырып, кайырчылык кылсам дурус болмок.

Дельфиялыктар көшөрүп туруп алышты. Ошондо Эзоп Музалардын чилтени Фебаны чакырып, ак жеринен өлүп баратканымды көргүлө деп, дельфиялыктарды каргап, аскадан учуп өлөт.

Ошондон кийин дельфиялыктарды кара жымаа дарты каптап, бул окуяны уккан Элладанын, Вавилондун, Самостун адамдары Эзоптун күнүн дельфиялыктардан алышат. Эзоптун жашоого, өмүргө жана өлүмгө карай сапары мына ушундайча аяктайт.


Которгон **Акун АШЫРОВ**



## Көргөзмө-жарманке

### «Туарга 15 жыл». Жазуучулардын жаңы китептери...

Конур күз күндөрү – 17–18-сентябрда Бишкектеги айтылуу «Ала-Тоо» кинотеатрынын алдындагы аянтчада «Китепкөй Бишкек – 2011) көргөзмө-китеп жарманкеси болуп өттү. Ага баш кала-абыздагы «Нуска», «Раритет», «Одиссея», «Бийиктик», «Айат», «Аль-Хода» сыйктуу көпчүлүк китеп дүкөндөрү, басмалары катышып, китептерин сатыкка чыгарышты жана «Кыргызкитең борбору», КР



Улуттук китепканасы, КР УИАнын Тил жана адабият институту сыйктуу уюмдар көргөзмелерүн коомчулукка тартуулашты. Бул көргөзмө-жарманке учурдагы кубаттуу басылмага айланган «Туар» басмасынын 15 жылдыгына арналып, анын жакынкы мезгилде чыгарган китептеринин бет ачарлары өткөрүлдү. КР Улуттук жазуучулар союзунун, Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчилери, республикабыздын адабий, илим, билим берүү жана окурмандар чөйрөсүнүн катышуусунда белгилүү киносценарист, жазуучу Т.Ибраимов «Простите меня», жазуучу Ж.Сулайманов «Вся жизнь – триюк» (атактуу актер, каскадер Үсөн Кудайбергенов жөнүндө), акын Т.Жолдошбеков «Послание Луи Брайля к потомкам», журналист Г.Свирщевский «В паутине соблазна» документалдуу повестинин бет ачарын өткөзүп, жаңы жарық көргөн чыгармалары тууралуу ойлорун бөлүшүп, окурмандарынын суроолоруна жооп бериши.

Кыргыз Эл жазуучу-акындары В.Шаповалов, О.Султанов, К.Акматов, «Литературный Кыргызстан» журналынын башкы редактору А.Иванов, академик Т.Койчуев, жазуучу, адабият иликтөөчү С.Темиралиев учурдагы кыргыз адабиятынын абалы, китеп басып чыгаруу иштери, жаш муундарга китептердин он таасири ж.б. маселелер боюнча ойлорун ортого салышты. Эмки, салтка айланып калган ушундай китеп жарманкелерине Россия, Казакстан, Турция сыйктуу жакынкы, алыскы өлкөлөрдүн китеп басмаларын, таркатуучуларын чакыруу сунуштары көтөрүлүп, аларды ишке ашыруу аракеттери көрүлмөк болду.



**Н. Шульгин жана О. Бондаренко**

майрамдары өлкөбүздүн областтык, райондук борборорунда да жок дегенде айына бир ирет өткөрүлүп, китең окурумандарынын, жалпы эле калкыбыздын рухий таңсыктыгын канагаттандырып турса деген өкүт-тилек көнүлдө орноп турду.

### **«Киргиздерге» китең чыгат**

Ала-Тоонун артында болсо да Ата Мекенин, эне тилин бизден артык аздектешкен Кытайdagы кыргыздардын өкулү М.Өмүрбай 150 мин сөздү камтыган кыргыз тили сөздүгү даярдалып жаткандыгын жарыя кылды. Сөздүк колубузга тийсе далай «киргиздерибиздин» эне тилин үйрөнүүсүнө шыпаа болор. Актанбастан ардансак туура болчудай.

Майрамдык иш-чарада көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланып, башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилинде ырларды айтып, «Манас» эпосунан үзүндүлөр айтышты.

### **Таберик китең**

Ай башында ар адамдын жан азыгы болор «Ата-бабалар табериги» аттуу китең жарык көрүп, мектептерге, ЖОЖдорго жана китеңканаларга акысыз таркатыла баштады. Кыргыз элинин соңку кылымда унтуулуп бараткан адеп-ахлак, салт-саная, үрп-адат жана ырым-жырымдарын камтыган жыйнакты «Эл үчүн» партиясынын, «Аурдин» ЖЧКнын директору А.Абдылдаев демилгэ көтөрүп, толук каржылап чыгарган. Түзүүчүсү жана басмага даярдаган жазуучу, журналист М.Каримов. Жыйнактын көлөмү 45 басма табак. Бул, ар бир үйгө зарыл китең алгач 1000 нускада чыгарылып, дагы ошончо көлөмдөгү жана максаттагы китең кошумча таркатылууда.

### **Элдик жетекчи... бар экен**

Токтогул районунун Чолпон-Ата айыл округуна караштуу Мазар-Суу айылнадыгы айкашкада акын, таланттуу драматург Ж.Бекенбаевдин музейин ремонттоого Токтогул районунун «Суу чарба обьектилерин каржылоо боюнча атайдын фонд» мамлекеттик ишканасы 2065514 сом каражат бөлүп, ондоп жатат. Бул тууралуу Токтогул райондук мамлекеттик администрация башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары Айна Набат кызы коомчулукка билдириди.

Көргөзмө-жарманкенин жүрүшүндө Мамлекеттик китең палатасынын директору Койчуман Момункулов «Туар» басмасынын жетекчиси Тилек Мураталиевге басманын мааракеси менен күттүктап, Маданият жана маалымат министрлигинин «Ардак грамотасын» салтанаттуу тапшырып, алгы ийгиликтерди каалады.

Көргөзмө-жарманкени Бишкек мэриясынын колдоосу менен Басмалар жана китең таркатуучулар ассоциациясы жана Мамлекеттик китең палатасы уюштурду. Албетте, ушундай угуттуу китең майрамдары өлкөбүздүн областтык, райондук борборорунда да жок дегенде айына бир ирет өткөрүлүп, китең окурумандарынын, жалпы эле калкыбыздын рухий таңсыктыгын канагаттандырып турса деген өкүт-тилек көнүлдө орноп турду.